

# АЛГАЧКЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫК КҮЙМЫЛДАР ЖАНА САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

СССР мезгилинде горбачевдүк башкаруунун ақыркы жылдарына чейин өлкөдө КПССтен башка саясий партия болгон эмес жана башка саясий партияларга жол да берилген эмес. Ал эми социалисттик коомдо коомдук-саясий уюмдар, саясий системанын составдык бөлүгү катары, алар коомдун иштерин башкарууга граждандардын катышуусунун маанилүү каналдарынын бири болуп саналган.

Союз мезгилиндеги коомдук бирикмелерди шарттуу түрдө топторго бөлүп кароого болот.

Биринчи топко саясий партиялар кириши керек. СССРдин тарыхында Союз тараганга чейин, албетте, эң ири, жападан жалгыз жана өлкөнү башкаруучу саясий уюм Советтер Союзунун Коммунистик партиясы болгон.

СССР кулаганга чейин, 1980-жылдардын аягынан баштап, союздун аймагында КПССтен башка, майда партиялар түзүле баштаган: демократиялык, республиканлык, либералдык-демократиялык ж.б. Бирок бул партиялар союздун ақыркы жылдарында түзүлүп, алар СССРдин тарыхына олуттуу салым кошууга үлгүрүшкөн эмес, анткени убакыттын жетишсиздиги болгон. Бүгүнкү күнде КМШ өлкөлөрүндө түзүлүп, түптөлгөн партиялар

постсоветтік мамлекеттердин саясий түрмушуна активдүү катышууда.

Экинчі топко, СССР мезгилиnde, шарттуу түрдө саясий партиялар болуп саналбаган, бирок ачык саясий багыты бар бир катар уюмдарды кошууга болот – булар Бүткүл Союздук Лениндик Коммунисттик жаштар Союзу (ВЛКСМ), Бүткүл союздук пионер уюму, Октябряттар уюму.

Учунчү топко професионалдык союздар, анын ичинде чыгармачылык союздар: жазуучулар союзу, композиторлор союзу, сүрөтчүлөр союзу, чыгармачылык союздар, спорттук коомдор, маданий эстеликтерди коргоо коомдору, китең сүйүүчүлөр, сергектик, мергенчилер, балыкчылар ж. б. сыйктуу ар түрдүү уюмдар киргөн.

СССРде бир партиялуулук жана команда-лык-административдик система болгондуктан советтик профсоюздар, кесиптик бирикмелер иш жүзүндө уюштуруу жагынан өз алдынчалыгын жоготушуп, КПССтин тыкыр контролунда болуп, партия кабыл алган мамлекеттик пландарды ишке ашыруунун үстүндө иш алыш барышкан.

“Билим” коому (Общество “Знание”) формалдуу түрдө ыктыярдуу коомдук уюм катары эсептeliп, иш жүзүндө Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин үгүт жана пропаганда белүмүнүн структуралык белүгү, ал эми анын жер – жерлердеги белүмдөрү тиешелүү партиялык комитеттердин белүмдөрүнө киргөн. Албетте, бул жана башка коомдук уюмдардын бардыгы партиялык системага киргөн эмес жана ага эч кандай таасир тийгизген эмес.

1985-жылдын 11-мартында КПСС Борбордук Комитетинин Генеральный секретары болуп

М.С.Горбачевдүн<sup>1</sup> шайлануусу менен СССРде реформалардын мезгили башталган.

СССРдин “эки тизгин, бир чылбыры” колготийер замат М.Горбачев өлкөнүн көп жылдар бою калыптаган саясий системасын демократиялаштырууну, экономикада рыноктук мамилелерге жол берүүнү жогортодон таңуулаган “кайра куруу” деп аталган реформасын баштаган. “Кайра куруу” реформасы менен коомдук түрмушта КПССтин ролунун төмөндөшүнө, парламентаризмдин, айкындуулуктун кайра жаралышына, экономиканын борборлоштуруулган башкаруунун начарлашана алыш келген. Бирок “кайра куруу” реформасы экономикалык кризис менен коштолуп, өлкөдө саясий жана социалдык-экономикалык кырдаалдын начарлашына алыш келген.

Горбачевдук башкаруудан баштап, тагыраак айтканда 1988-жылдан тартып, советтик коомчулук көптөгөн демагогиялык убадалардан тажап, радикалдуу өзгөрүүлөргө барышып, саясий чатактар менен кооздолгон косметикалык чаralарга канаттанган эмес.

СССРдин бардык региондорунда массанын саясий активдүүлүгүнүн жогорулашынын, коомдук кыймылдардын толкундарынын күчөшүнүн натыйжасында, СССРдин европалык белүгүндө эле эмес башка, союздук республикаларында калктын кеңири катмарын камтыган ар түрдүү саясий уюмдар, элдик фронттор, кыймылдар массалык түрдө түзүлө баштаган. Алар өздөрүнүн алдына жетишерлик кеңири максаттарды жана милдеттерди: улуттук кайра жаралуудан жана коомду демократиялаштыруудан тартып, экономикалык жана саясий

суверенитетке жетишүүгө чейинки максаттарды коюшкан.

Жаңыдан уюшулган саясий кыймылдар менен коомдук бирикмелер ошол мезгилдеги официалдуу бийлик структураларына карата оппозициялык маанайда болушкан. Бирок саясий плюрализмдин жана коомдук турмушту демократиялаштыруунун шарттарында бийлик коомдогу ёзгөрүүлөргө макул болууга аргасыз болгон.

1989-жылы СССРдин жана 1990-жылы соодук республикалардын эл депутаттарын шайлоо мезгилинде оппозиция өздөрүнүн көптөгөн өкулдөрүнүн жеңишинин натыйжасында позицияларын андан ары чыңдал алганга жетишшикен.

1990-жылы 14-марта СССРдин эл депутаттарынын кезексиз III съездинде СССРдин Конституциясынан алтынчы статьянын алышын салынганына байланыштуу бүткүл союз боюнча көптөгөн формалдуу эмес (неформальный) бирикмелер, кыймылдар биригишип, партиялардын түзүлүүлөрүнө көнери жол ачылган.

Башка, Орто Азия республикаларына салыштырмалуу, Кыргызстанда демократиялык институттар жана оппозициялык бирикмелер эрте пайда болгон. Коомдук турмуштун саясатташуусу төздик темп менен жүргүзүлгөн. Жаштардын алгачкы коомдук саясий дискуссиялык клубдары уюшулуп, союздагы жана республикадагы болуп жаткан саясий-экономикалык абалдарды, жүгүзүлүп жаткан ички жана тышкы саясатты, жалпы эле дүйнөлүк кырдаалдарды кызуу талкуулашып, позицияларын ачык-айкын айта баштashкан.

1980-жылдардын аягында жана 1990-жылдардын башында формалдуу эмес коомдук-саясий

кыймылдардын калыптанышы Кыргызстандын саясий трансформация процессинин чагылышы болгон. Эң алгачкы расмий формалдуу эмес уюмдар дискуссиялык клубдар түрүндө пайда болгон. Алардын мүчөлөрү көптөгөн кейгөйлүү, курч проблемаларды активдуу талкуулашып, терең саясий жана социалдык-экономикалык реформалардын зарылдыгын түшүнүү менен советтик чындыкты сыйдашкан.

Республикада алгачкылардан болуп Электрондук эсептөөчү машиналар заводунун алдында “Замандаш” жана “Комсомолец Киргизии” жаштар газетасынын алдында “Демос” саясий клубдары уюшулган. 1988-ж. Кыргыз Мамлекеттик университете “Замандаш”, Мамлекеттик пландоо комитетинин экономика институтунда “Көз караш”, Нарын областынын Миң-Күш шаарчасындагы “Оргтехника” заводунда “Демилгелүү жаштар биримдиги”, Москва шаарында кыргыз жаштарынын “Акыйкат” дискуссиялык клубдары уюштуруулуп иштей баштаган.<sup>717</sup> 1988-1991-жылдар ичинде республикада бир топ саясий уюмдар, элдик кошуундар жана бирикмелер уюшулушуп, алар кийинчөрөк партияларга чейин өсүп жетилген.

Кыргызстандагы улуттук-демократиялык кыймылды чындоонун жана институтташтыруунун маанилүү фактору болуп, биринчи кезекте Бишкек жана Ош шаарларында турак-жай жана жер кейгөйлөрүнүн курчушу болгон. Республиканын ири шаарларында, айрыкча Фрунзе (1991-жылдын 5-февралынан баштап Бишкек) жана Ош шаарларында титулдук улуттун өкүлдерүнүн турак жай

<sup>717</sup>. Нур уулу Д., Осмонов ئ., Алимова ك. Кыргызстан тарыхы. -Б., 2014, 215-6.

менен камсыз болуусуна совет майлекети шаарда каттоосу жок деген мыйзам менен тымызын бөгөт көюлүп, көптөгөн жылдар бою тұрак жай проблемасының чечилбей келиши кыргыз жаштарын 1989-жылдың жай айларында Бишкектин жерин өзүм билемдик менен басып алууга, үй салууга тұртқөн.

Бийлик менен жаштардың үй куруу үчүн жер тилкелери боюнча кескин тирешүсүнүн жыйынтығы кыргыз жаштарының пайдасына чечилген. Бул жеңиши жарылуучу кырдаалды жумшартып, ошол эле учурда жаштарды мындан аркы саясий активдүүлүккө шыктандырган. Жаңы бөлүнгөн жерлерге үй курууга байланышкан кейгөйлөрдү биргелешип чечүү үчүн “Ашар” коомдук уюмунун түзүлүсүнө тұртқу берген.<sup>718</sup>

Кийинчөрәк башка шаарлардың жана айылдардың жаштары Бишкек жаштарынан үлгү алышып, жер участокторун өз билемдик менен басып алуу башталған. Ал эми Ош шаарында жер участокторун алууну максат кылган жаштар 1990-жылдың жазында “Ош аймагы” бирикмесин түзүшкөн. Жаштардың ежөрлүгүнөн жана бекем ийкемсиздигинен улам гана Ош облусунун партиялық жетекчилиги тұрак жай курууга жер бөлүп берүүгө аргасыз болгон.

Көп етпөй “Ашар” жана “Ош аймагы” жаштар уюмдары жер менен катар башка маселелерди да көтөре башташкан. Алар улуттук экономиканың жана маданияттың өнүгүшүнө, ошондой эле кыргыз тилине мамлекеттик статус берилүүсүн жакташып, ошону менен демократиялық саясий структура-

718. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.37.

ларды түзүүдө үлуттук кыймылдардың пайдубалын бекемдешкен.

1990-жылдын май айынын аягында Ош шаарында кыргыз жана езбек улутундагы жаштардың тирешүсү күчөп, кырдаал кескин начарлаган. Улуттук каршылашуунун негизги себеби Ош шаарынын айланасында тұрак жай курууга жер бөлүштүрүү себеп болгон. Бул жерде эки әлдин өкүлдөрүнө бирдей шартта жер бөлүп берүү менен олуттуу чыр-чатактардың алдын алуу мүмкүнчүлүктөрү болгон. Тилекке каршы, бийликтин маҗиреөлүгүнүн айынан маселе ынтымакта чечилген эмес. Бирок көп узабай “Ош аймагы” жана башка бейформал бирикмелер 1990-жылдын июль айындағы Оштогу каргашалуу окуялардың чордонуна түшүп, дараметин толугу менен жоготушкан же өз ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушкан.<sup>719</sup>

Жалал-Абадда Демократиялық союз, Токмокто 4 улуттук уюм түзүлүп, алардың эң белгилүүсү “Адилет” тобу болгон. Көптөгөн демократиялық бирикмелер Чолпон-Атада, Ошто, Базар-Коргондо, Таласта, Кара-Балтада, Кеминде иштерин жүргүзүшкөн. Ал мезгилдерде массаның саясий активдүүлүгү гиперактивдүү мүнөзгө әэ болгон. Жалпысынан өлкөдөгү коомдук-саясий кырдаал бир катар социалдық-маданий бирикмелердин түзүлүшүнө кеңири жол ачып, алардың ишмердүүлүгү социалдық коомдук психологияны олуттуу түрдө өзгөрткөн. Мындай уюмдарга “Демилгө”, “Көк-Жар”,

719. Пономарев В. Самодеятельные общественные организации Казахстана и Киргизии 1987-1991 (опыт справочника). М., 1991. - С.8; Анарбаева Г.А. Формирование и эволюция института политических партий в независимом Кыргызстане. Б.: «Турад», 2017. - С.46.

“Мемориал”, “Дыйкан ордо”, “Эколог”, “Акыйкат”, “Ак-Кеме”, “Жаш тарыхчылардын” бирикмелери жана башкалар кирген.<sup>720</sup>

1990-жылдын 25-26-январында Бишкекте жаштардын жана студенттердин күчтүү митинги болуп еткөн. Анын уюштурулушуна жер титирөөдөн жабыркаган Армениялык качкындардын Кыргызстанга массалык түрдө келиши жана аларга Бишкекте батирлер берилип жаткандыгы тууралуу имиштер себеп болгон.

Турак жайдын жетишсиздигинин курч шартында мындай ушактар массалык нааразычылыкты пайда кылган. Митингдин катышуучулары жашоо шартын жакшыртууну талап кылышып, ошол эле учурда башка социалдык-экономикалык маселелерге кошумча эми саясий талаптарды көтөрүп чыгышкан. Бир нече күндөн кийин, 1990-жылдын 5-февралында Бишкектин борбордук аянында дагы бир митинг болуп, ушул эле маселелер көтөрүлгөн.<sup>721</sup>

1990-жылы кыргыз жаштарынын массалык митингдери коммунистик бийликтөө каршы нааразычылыктын жана күрөштүн жаңы формасынын көрүнүшү катары башталган.<sup>722</sup> Жаштардын митингдери улуттук демократиялык уюмдарды: “Асаба” (апрель 1990) жана “Атуулдук демилге” ж.б. түзүлүүсүнө

720. Анараева Г.А. Формирование и эволюция института политических партий в независимом Кыргызстане. Б.: «Туар», 2017. – С.47.

721. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М.,1999. – С.38.

722. Асанканов А. Кыргызы: рост национального самосознания. – Б.,1997. – С.32-33.

алып келген.<sup>723</sup> “Асабанын” негизги программалык талаптар катары төмөнкүлөрдү алдыга койгон: коомдук турмушту демократиялаштыруу; жергиликтүү калктын жашоосундагы социалдык-экономикалык шарттарын калктын башка топторунун турмушуна тендөө; мектептерде жана мектепке чейинки балдар мекемелеринде кыргыз тилин окутууну жайылтуу ж.б.<sup>724</sup>

1989-жылы 15-июлда “Ашар” коомдук-саисий кыймылдын уюштуруу конференциясы болуп, ага 32 баштапкы уюмдан 250 делегат катышкан. Кеңештин төрагалыгына Ж.Усупов (Жумагазы Усуп – Чоң аюу) жана аткаруу комитетинин төрагалыгына Ж.Жекшевдер шайланышкан. 1991-жылы 20-декабрда “Ашар” официалдуу каттоодон еткөн.<sup>725</sup> 1989-жылы май-июнь айларында батирлерде жашап жүрүшкөн миңдеген кыргыз жаштарынын Фрунзе шаарынын тегерегиндеги айдоо жерлерди үй куруу учун өз алдынча басып ала баштасы “Ашардын” түзүлүүсүнө себеп болгон.<sup>726</sup>

Жер участокторун белүштүрүү жана “Ашар” коомуунун түзүлүүсү менен жаштардын үйгө болгон муктаждыктары чечилген эмес. Шаардын айланасындагы жерлерди мыйзамсыз басып алуу өнөкөткө айланып, улантыла берген. Бийлик “баскынчыларды” токтотууга алсыз болгон. Жыйынтыгында, 1990-

723. Джаныбекова З. Об особенностях развития политического плюрализма в Кыргызстане // Демократические процессы в Центральной Азии: опыт и перспективы. – Б.,1998. – С.52.

724. Пономарев В. Самодеятельные общественные организации Казахстана и Киргизии 1987-1991 (опыт справочника). М.,1991. – С.93.

725. Ашар. 08.01.2016. <https://tyup.net/page/ashar>

726. Ашар. 08.01.2016. <https://tyup.net/page/ashar>

жылды сентябрда үй куруучулардын “Кек-Жар”, 1991-жылды “Бишкек” ыктыярдуулар, “Келечек” коомдору түзүлгөн.<sup>727</sup>

1990-жылдын башында жаңыдан пайда болгон оппозициялык күчтөр коммунисттик режимге каршы күрөш жүргүзүү максатында биригишип, “Кыргызстан демократиялык кыймылдын” (КДК) түзүшкөн.<sup>728</sup> Ушул эле жылдын 24-25-майында КДКнын уюштуруу курултайы болуп, тең төрагалыгына К.Акматов, Т.Тургуналиев, Т.Дыйканбаев, Ж.Жекшев жана К.Матказиевдер шайланышкан.<sup>729</sup> Мындан тышканы кыймылдын Кеңеши жана Башкармалыгы бекитилген. Анын катарына ошол мезгилде республикага аты-заты белгилүү болгон республиканын аймагындагы 24 коомдук-саясий уюмдар, кыймылдар кирип, эл арасында активдүү иш жүргүзө башташкан. Кыргызстандын формалдуу уюмдарынын демилгеси менен түзүлгөн кыймыл 1990-жылы 11-ноябрда расмий каттоодон өткөн.<sup>730</sup> КДКнын негизги милдеттеринин катарына төмөнкүлөр кирген: укуктук, демократиялык, эгемендүү көз карандысыз Кыргыз мамлекетин түзүү; кыргыз элинин кайра жаралышы, анын улуттук руху жана

727. Ашар. 08.01.2016. <https://tyup.net/page/ashar>

728. Кыргызстан демократиялык кыймылы (КДК). [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD\\_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8B](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8B);

729. Анарбеков А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.8.

730. Кыргызстан\_демократиялык\_кыймылы. <https://ky.wikipedia.org/wiki/>

өзгөчөлүгү; республиканын партиялышк жетекчилигинин отставкага кетиши.<sup>731</sup>

“КДКнын” өзөгүн “Асаба” улуттук кайра жаралуу партиясы түзгөн. “Ашар” демократиялык кыймылы, “ЭрК” Кыргызстандын эркин демократиялык партиясы (радикалдуу демократтар), “Элдердин биримдиги”, Гражданардын ынтымак Союзу (Союз гражданского согласия) уюшулган. Кыргызстанда жашашкан башка азчылыктардын улуттук-маданий кыймылдынын каолициясы түзүлүп, ага орустар, өзбектер, уйгурлар, дунгандар, корейлер, таталар, башкырлар, еврейлер киришкен, Агрардык партиялар жана башкалар түзүлгөн. Кыймылдардын негизги максаттары: Кыргызстандын көз карандысыздыгын бекемдөө, өлкөдө демократиялык көп партиялуу саясий системаны орнатуу, ар кандай менчик формаларын киргизүү, жеке менчиктиң эркин өнүгүүсүнө шарт түзүү жана башкарлар болгон.

Бул кыймылдардын республикалык партиялышк жетекчилик менен мамилесинин өз ара түшүнбөстүгү, аны “улутчул кыймыл” деп айыптоого негиз берген. Бирок Ош окуяларынын мезгилинде, 1990-жылы 6-7 июнунда Бишкектеги Өкмөт үйүн курчап алган жаштардын митинги менен жалпы тил табышууда Кыргызстан демократиялык кыймылдынын мүчөлөрү көрүнүктүү иш альш барышкан. Студенттер жана кыргыз улутундагы жаш жумушчулар Кыргызстан демократиялык кыймылдынын социалдык базасын түзүшкөн. Кыргыз

731. Элебаева А., Бешимов Б. Современные гражданские движения в Кыргызстане: Аналитический обзор // Гражданское движение в Кыргызстане. – М., 1991. – С.94.

айылдарында Кыргызстан демократиялык кыймынын кадыр-баркы есken.

“Асаба” жана “Эркин Кыргызстан” – Кыргызстандагы алгачкы партиялар – республиканын көп партиялуу системасынын пайдубалын түптөшкөн. Алгач “Асаба” демократиялык кыймылы пайда болуп (1990-ж. апрель), андан кийин 1990-жылы октябрда “Асаба” Улуттук кайра жарадалуу партиясына айланган. Ал өзүнүн маанилуу милдеттери катары кыргыз элиниң экономикалык, социалдык жана саясий кызылчыларын коргоону алдыга койгон.<sup>732</sup>

1991-жылдын 9-10-февралында “Эркин Кыргызстан” (ЭрК) демократиялык партиясынын уюштуруу съезди болуп өткөн. Партиянын пресс-релизинде ал “империалисттик тоталитаризмге” каршы турган 9 “радикал-демократиялык партиянын” негизинде түзүлүп, республикада жашаган элдердин конституциялык укуктарын коргоого, анда адамдын кызылчылыгы мамлекеттен жогору турарын; экономикалык эркиндикке жана менчикин бардык формаларынын төң укуктуулугуна ээ болгон социалдык багыттагы рыноктук коомду түзүүгө багытталганы көрсөтүлгөн. Партия түзүлгөндө Ө.Текебаев, К.Кененбаева, Т.Тургуналиевдер партиянын лидерлери болушкан.<sup>733</sup>

732. Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути. – Б., 1995. – С.36.

733. Анарбаева Г.А. К 20-летию независимости: Начальный этап партогенеза суверенного Кыргызстана. <http://www.sayasat.kg/29-tsitata/1404-%D0%BA-20-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D1%81>

1992-жылы 7-ноябрда өткөн үчүнчү партиянын курултайында лидерлердин идеологиялык келишпестиктеринен улам ЭрК партиясы бөлүнүүгө аргасыз болгон. Партиянын саясий кеңешинин төрагалыгына Т.Тургуналиев шайланган. Радикалдуу жолдон либералдык, центристтик жолго етуүнү талап кылган партия мүчелөрү: Ө.Текебаев, К.Кененбаева, У.Орозалиевдер жетектешкен бир тобу съездден чыгып кетишкен.<sup>734</sup> Ошентип, партияда мындан аркы иш-аракеттин эки багыты белгиленген:

1) радикалдар, анын өкүлдөрү максимализм принципин негизинде бардык маселелерди тез арада чечүүнү талап кылышкан («баары же эч нерсе»);

2) либералдык, Ө.Текебаев башында турган партиянын либералдык маанайдагы бөлүгү жаңы “Ата-Мекен” партиясын түзүшкөн.<sup>735</sup>

Либералдык – демократиялык топ өздөрүнүн тактикалык айырмачыларын билдириүүнү туура көрүшкөн. Партия өзүнүн негизги тактикасы катары туруктуу коомдук атмосфераны жана жарандык ынтымакты сактоо үчүн элдин бардык физикалык жана руханий күчтөрүн консолидациялоону (конфронтациялоонун ордуну) тандап алган...<sup>736</sup> Партиянын программалык максаттары: мамлекеттин кызылчылыгына эмес, мыйзамдын үстем-

734. Анарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.52.

735. Анарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.52.

736. Анарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.52; Слово Кыргызстана, 14 ноября 1992.

дүгүнө жана адам укуктарына негизделгөн Жаңадык коомду куруу жана башкалар каралган.<sup>737</sup>

Нааразылыктын жаңы формасы катары КДКнын активисттери тарабынан 1990-жылдын октябрында екмөт үйүнүн астында, скверде массалык ачкачылык жарыялаганга етүшкөн. Ачкачылыкта отурган демократтар тобу А.Масалиев менен Р.Кулматовду кызматтан кетирүү; коомдук уюмдарды каттоого уруксат берүү; республиканын толук мамлекеттик суверенитети жөнүндө Декларацияны кабыл алуу; басма сөздүн жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын чыныгы эркиндигин камсыз кылуу; партиялык жана мамлекеттик бийлик органдарынын белүнүнүшүн камсыз кылуу жана башка талаптарды коюшкан.<sup>738</sup>

1993-жылды 29-майдан Кыргызстан Демократиялык кыймылы партия болуп, кайра түзүлгөн. Ар кимиси өз алдынча, чачыранды аракет кылган коммунистик режимге каршы күрөшкөн 24 коомдук уюмдар биригишип – Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштурган. Алардын катарында “Асаба”, “Ашар”, “Атуулдук демилгө”, “Боорукер”, “Ак кеме” (Ленинграддагы кыргыз студенттеринин жердешчилиги), Базаркоргон, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Карабалта, Майлысай, Ош, Каракол, Талас, Токмок, Чолпон-Ата жана башка шаар жана кыштак уюмдары кирген. 1991-жылды февраль айына карата Кыргыз демократиялык кыймылын 34 өз алдынча уюмдары бириктирип, жалпы саны 300 минден ашкан. “Славян фонд”, “Кыргызстан социал-демократтары”, “Мемориал” клубу жана

737. Слово Кыргызстана, 10 ноября 1992

738. Советская Киргизия, 30 октября 1990.

башка улуттардын өкүлдөрүнөн турган уюмдардын Кыргызстан демократиялык кыймылга мүчө болуп кириши бул кыймылга интернационалдуу мунез берген.<sup>739</sup>

Мына ушундай саясий, социалдык-экономикалык оор кырдаалда Кыргызстандын демократиялык кыймылынын ичинде жикке белүнүүлөр башталыш, түрүктуу иштей турган саясий партия түзүү зарылчылыгы келип чыккан. Кыргызстан демократиялык кыймылынын ичинен белүнүп чыккан партиялардын катарына “Эркин Кыргызстан”, “Ата-Мекен” жана “Асаба” кирген. Кыймылдын калган мүчөлөрү 1993-жылды 29-майдада Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясын түзүшкөн.<sup>740</sup>

Кыргызстан коммунисттик патиясы 1991-жылдын 31-августунда Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин токтомуна ылайык өз ишмердүүлүгү токтолтулган. 1992-жылдын 20-июнунда Кыргызстан коммунисттер партиясынын (ККП) уюштуруу конференциясы өткөн. Партия республиканын Юстиция министрлиги тарабынан 1992-жылдын 17-сентябрьнда каттоодон өтүп, партиянын 10 миңге жакын мүчөлөрү болгон.<sup>741</sup> ККП союз мезгилиндеги компатиянын мураскери катары экенин билдириген. ККП өз катарларына мурдагы Коммунисттик партиянын көптөгөн активисттерин бириктиргенге

739. Кыргызстан демократиялык кыймылы (КДК). [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD\\_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA\\_%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8B](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8B)

740. Кыргызстан демократиялык кыймылы (КДК). [https://ky.wikipedia.org/wiki/...](https://ky.wikipedia.org/wiki/)

741. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.45.

жетишкен. Партиянын төрагалыгына Ж.Аманбаев шайланып, андан кийин анын ордуна Ш.Сыдыков, ал эми 1995-жылдын сентябрынан 2004-жылдын августуна чейин А.Масалиев жетектеген.<sup>742</sup>

Коммунистер партиясы жакынды мезгил ичинде аткарылуучу төмөнкү максаттарды койгон: экономиканын андан ары кыйроосуна, элдин турмушунун катастрофалык начарлапшына каршы турруу; коомдук менчиктин жетекчи ролун сактоону жактоо; эмгекчи элдин саясий жана социалдык жетишкендиктерин коргоо ж.б. Партия коомдук менчикке артыкчылык берет, анын формаларынын ар түрдүүлүгүн моюнга алат. “Бардык бийлик Советтерге!” деген ураан астында чыныгы демократияны жактайт.

ККПнын жетекчилери жана көп сандаган активисттери мамлекеттик менчикти приватташтырууну, агрардык реформанын жүрүшүн катуу сынга алып, жерге жеке менчиктин киргизилишине каршы чыгышкан.<sup>743</sup> Убакыттын етүшү менен партиянын программасында өзгөрүүлөр өзгертулуп: чыныгы цивилизациялуу, укуктук жарандык коомду куруу, жалпы адамзаттык баалуулуктардын артыкчылыктуулугун жана менчиктин көп түрдүүлүк формаларын колдоо ж.б.<sup>744</sup>

Кыргызстан коммунистер партиясынан тышкары СССР мезгилиндеги Кыргызстан комму-

742. Анараева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). - Б., 1999. - С.52; Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.45.

743. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.46.

744. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.45; Анараева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). - Б., 1999. - С.52-53.

нисттик партиясынын базасында дагы бир партия – Кыргызстан социал-демократиялык партиясы (КСДП) түзүлгөн. Анын уюштуруу курултайы 1993-жылдын 25-сентябринде болуп, 1994-жылдын 24-сентябриндагы экинчи курултайында “КСДПнын аракеттеги программы” кабыл алынып, партия 1993-жылдын 21-октябринде республиканын Юстиция министрлигинен каттоодон еткөн. КСДПны түзүүнүн демилгечилери ошол учурда “Форум” илимий-өндүрүштүк компаниясын жетектеген А.Атамбаев, Бишкек шаарынын мамлекеттик администрациясынын башчысы Ж.Ибраимов, Жалал-Абад областынын мамлекеттик администрациясынын башчысы А.Тагаев, Ош областынын мамлекеттик администрациясынын башчысы А.Эркебаев, “Корммаш” технологиялык-долбоорлоо институтунун генералдык директору А.Марышев жана екмөттүн Аппаратынын жаштар саясаты белүмүнүн башчысы А.Жапаровдор болушкан.<sup>745</sup>

КСДП Кыргызстан коммунистер партиясынан айырмаланып, интеллигенциянын жана мамлекеттик кызматкерлердин көп улуттуу өкүлдөрүнөн түзүлгөн центристтик, бийлиktи колдогон партия болгон. Партиянын башкы принципи болуп: акыл-эстүүлүк, прагматизм, коомдун турмушунун бардык чөйрөлөрүндө реализм, партиянын идеалы – укуктук граждандык коомду куруу болгон.<sup>746</sup>

1995-жылдагы КРнын Жогорку Кеңешинин биринчи чакырылышына депутаттарды шайлоодо

745. Юсупова Д. 18 апреля 2019 13:41 Кто придумал СДПК. Вспоминаем историю партии. Политика. <https://kaktus.media/doc/381956 kto pridymal sdpk. vspominaem istoriu partii.html>

746. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.47.

КСДПдан 11 мүчөсү жана 8 жактоочусу депутаттыкка еткөн. Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйынына өтүшкөн депутаттар – Р.Ачылова (кийин ал “Ата-Мекен” партиясына өткөнүн жарыялаган), Ж.Бокошев, Ж.Жоробеков, Б.Жураев, А.Кадырбеков, М.Чолпонбаев, ал эми Жогорку Кеңештин Эл өкүлдөр жыйынына депутаттар – А.Атамбаев, М.Айбалаев, Ж.Казакбаев, К.Идинов, М.Мамасаидов, А.Марышев, И.Өмүркулов, Ш.Садыбакасова, Э.Төрөбаев, Ж.Түлөбердиев, Т.Анаркулов, А.Эркебаевдер өтүшкөн. 1995-жылдагы президенттик шайлоодо КСДП президент А.Акаевдин талапкерлигин колдогон.<sup>747</sup>

1992-жылдын 5-августунда пресс-конференцияда интеллигенциянын өкүлдөрү академиктер А.Алтымышев, Ж.Шаршеналиев, проф. В.Мокрынин, Ч.Базарбаев (Театр коому), Т.Океев (Кинематографисттер союзу) Кыргызстан Республикалык элдик партиясы (КРЭП) түзүлүп, 1992-жылдын 16-декабрында республиканын Юстиция министрилиги тарабынан каттоодон өткөн.<sup>748</sup>

Бул партия либералдык-демократиялык бағыттагы партия болгон. Партиянын башкы милдети, деп айтылган анын Программасында, — “Республиканын экономикалык, социалдык жана саясий турмушун андан ары туруктуу өнүктүрүү менен стабилдештируү”. Партиянын саясатынын борборунда “республикада жашаган бардык граждандардын укуктарын жана эркиндиктерин ыраат-

747. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.48. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.47.

748. Анараева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). - Б., 1999. - С.53.

туу коргоо, бардык граждандардын жеке демилгесин жана ишкердүүлүгүн кубаттаган коомду түзүү маселелери” турган.

Мурдагы СССРдин элдери жана дүйнөнүн башка мамлекеттеринин элдери менен кызматташтыкты тыгыз өнүктүрүү үчүн күрөшүн улаттуу. Экономикалык тармакта КРЭП менчиктиң бардык формаларынын тең укуктуулугун, калкты социалдык жактан коргоонун ишенимдүү гарантлярнын түзүлүсүн жактайт. Партия орус тилине улуттар аралык катнаштын тили статусун берүү жөнүндөгү тезисти колдойт деп жазылган программасында.<sup>749</sup>

Союз мезгилинде Кыргызстан өнүккөн агрардык-индустриялдуу өлкө болуп, анын калкынын 2/3 бөлүгү айыл жеринде жашаган жана түздөн-түз же кыйыр түрдө айыл чарба, мал чарбасы же кайра иштетүү өнөр жайлары менен байланышта болгон. Демек, Кыргызстандын Агрардык партиясынын (КАП) саясий аренага чыгышы табигый көрүнүш. Партия 1993-жылды октябрда түзүлүп, 1993-жылдын 26-ноябринда республиканын Юстиция министрилиги тарабынан каттоодон өткөн.<sup>750</sup>

Кыргызстанда ага удаа дагы бир агрардык партиясы жаралыш, бирок мурунку партиядан айырмаланыш, Кыргызстан Агрардык эмгек партиясы (КАЭП) деп аталган. КАЭП 1994-жылдын 16-июлунда түзүлүп, 1994-жылдын 14-октябринда

749. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.45 – 46.

750. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.48.

республиканын Юстиция министрлигиге тарабынан каттоодон еткөн.

Бул партия социал-демократиялык багыттагы уюм болуп, анын негизин Акционердик коомдордо айланган республикадагы наан азыктарынын комбинаттарынын жетекчилери түзгөн. КАЭПсы 1995-жылдагы парламенттик шайлоого активдүү катышкан. Партия лидери У.Сыдыков менен Ө.Дөнөнбаев Жогорку Кеңештин Эл өкүлдөр жыйына депутат болушкан. Партия өз ишмердүүлүгүн кийла активдештирип, анын лидери У.Сыдыков республиканын ички саясий турмушундагы дээрлик бардык маселелерде акаевдик бийликтке каршы, оппозициялык маанайда болгон. Ал өлкөдөгү бардык оппозицияларды бириктируүгө аракет кылыш, 2000-жылдагы президенттик шайлоого катышшуу ниетин ачык билдиргөн.<sup>751</sup>

2000-жылы КАЭП атальшын өзгөртүп, “Жаңы Кыргызстан” партиясы болуп кайра түзүлгөн. Партияны 2000-жылдан акаевдик бийликтин кулаганына чейин Досбол Нур уулу жетектеген. 2005-жылдагы “Жоогазын” революциясын уюштурууда, акаевдик бийликтке каршы оппозициялык маанайдагы партиялардын, кыймылдардын, ММКнын жана жарандык коомдордун баштарын бириктируүде партия эң негизги жана жетектөөчү ролду ойногон.

Оппозициялык 9 партия: “Жаңы Кыргызстан”, “ЭрК”, “Асаба”, КДК, “Кайран Эл”, “Эркиндик”, Коммунисттер партиясы, жана Республикалык партиялар биригип, 2004-жылы

751. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.49.

“Кыргызстан Элдик кыймылы” (КЭК) түзүлгөн. Аны Жогорку Кеңештин депутаты “Жаңы Кыргызстан” партиясынын жетекчилеринин бири К.Бакиев жетектеген. Мындан тышкary, Акаевдин башкаруу бийлигине каршы “Ата Журт” (Р.Отунбаева), Кыргызстан Элдик Конгресси (КЭК, А.Атамбаев) жана “Жаңы Багыт” (М.Иманалиев) коомдук-саясий кыймылдары түзүлгөн.<sup>752</sup>

2004-жылдын декабрында бул саясий күчтөр өз ара түшүнүшүү, кызматташуу жана Жогорку Кеңешке калыс, адилеттүү жана ачык-айкын шайлоолорду өткөрүү боюнча аракеттерди координациялоо жөнүндө Меморандумга кол коюу менен КЭКти да, “Жарандык союзду” да, КДКны да, өзүнө сицирген “Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн форумун” түзүлгөн.<sup>753</sup> Кыймыл күчүн арттырыш, саясий ишенимдүүлүкүү жогорулатыш, антиакаевдик күчтүү күчкө айланган.

Эгемендикке ээ болуп, демократиялык эркиндик курсун тандап алгандан кийин саясий аренага көп сандаган саясий партиялар чыккан. 1991-жылды саясий партиялар менен кыймылдардын саны 65 ке жеткен. Катталган партиялардын көпчүлүк белүгү ар кандай себептер менен өз ишмердүүлүктөрүн токтотууга мажбур болушкан. 1995-жылдын 1-июлунда 12 саясий партия жана 6 коомдук-саясий кыймыл официалдуу түрдө каттоодон өтүшкөн.<sup>754</sup>

752. Анарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). - Б., 1999. - С.62

753. Анарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). - Б., 1999. - С.62

754. Базарбаев К., Жумагулов Б. Политические партии Кыргызстана: теория и практика.- Б.: 2012. - С.47.

*1990 – 1994-жж. Кыргызстандагы саясий партиялар<sup>755</sup>*

№ №	Саясий партиялар	Уюшул- ган жылы	Кат- талган жылы	Тиби	Мүчө- лердүн саны
1	Асаба	Октябрь 1990	Декабрь 1991	Улуттук радикал- дуу	3900 (1.01.99. карат)
2	Эркин Кыргызстан	Февраль 1991	Декабрь 1991	Либерал- демократия лык	1200 (12.02.99 карат)
33	Кыргызстандын коммунисттер партиясы	Июнь 1992	Сентя- брь 1992	Комму- нисттик	25000 (1.12.98. карат)
44	Кыргызстандын республикалык элдик партиясы	Сентябрь 1992	Декабрь 1992	Социал- демокра- тиялык	3501 (1.01.99)
55	Ата-Мекен	Ноябрь 1992	Декабрь 1992	Социа- листтик	2000 (1.01.99)
66	Кыргызстандын демократиялык кыймылы	Июль 1993	Ноябрь 1993	Демо- кратиялык	15000 (1.01.99)
77	Социал-демо- кратиялык партия	Сентябрь 1993	Октябрь 1993	Социал- демокра- тиялык	4250 (1.01.99)
88	КРнын Агрардык партиясы	Ноябрь 1993	Ноябрь 1993	Либерал- дык-демо- кратиялык	8107 (1.01.99)
99	Биримдик партиясы	Апрель 1994	Июнь 1994		12566 (2000)
	Агрардык-эмгек партиясы	Июль 1994	Октябрь 1994	Социал- демокра- тиялык	12672 (1.06.99)
11	Кыргызстан аял- дарынын демокра- тиялык партиясы	Октябрь 1994		Демократи- ялык	15000
112	Экономикалык биримдик партиясы	Октябрь 1994		Демокра- тиялык	608

755. Орозобаева К. Политические процессы в Кыргызстане в 90-г XXв – начало XXI: итоги и последствие Магистерская диссертация. Барнаул, 2020. – С. 47-48. <http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/9287/vkr.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

1995-жылы кыргыз эли “Манас” эпосунун 1000 жылдык мааракесин кеңири жана салтанаттуу түрдө белгилеген. Бул Улуттук Кайра жаралуу идеяларын жайылтууга жана бекемдөөгө, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүнүн жаңы философиялык концепциясынын кальштанышына, патриоттуулуктун көтөрүлүшүнө өбелгө түзгөн. “Манас” эпосунун мааракесинен таасир алгандар “Манас-Эл” руханий кайра жаралуу партиясы түзүлгөн. Партия 1995-жылдын күзүндө түптөлүп, 1995-жылдын 27-декабрында республиканын Юстиция министрлиги тарабынан каттоодон өткөн. Партиянын лидерлери А.Ишимов, Д.Шадыбеков, О.Зубков жана анын активисттери президент А.Акаевдин елкөдөгү реформаларды ишке ашырууга байланышкан бардык демилгелерин толук колдой турганын билдиришкен.<sup>756</sup>

1990-жылдары акаевдик саясий жана экономикалык реформаларды жүргүзүү процессинде мамлекет курч социалдык-экономикалык кейгөйлөргө дуушар болгон. Терең анализденбей, тобокелчилик менен жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыгы калктын басымдуу катмарынын кескин жакырдануусуна, социалдык коргоонун деңгээлинин төмөндөөсүнө, массалык жумушсуздуктун өсүшүнө кабылткан.

Мына ушунун фонунда бир нече солчул партиялардын пайда болушу табигый көрүнүш болгон. Алардын бири жалпысынан социал-демократиялык ориентацияны карманса да, “Бей-бечараптар партиясы” (Элдик партия) болгон. “Бей-бечараптардын

756. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.51

партиясы” 1995-жылдын 7-ноябрьинда түзүлүп, ошол эле жылдын 27-декабрында республиканын Юстиция министрлиги тарабынан каттоодон еткөн.<sup>757</sup> Партиянын лидерлери жана активисттери негизинен “Асаба” гезитинин кызматкерлери: М.Эшимканов, Т.Казаков жана башкалар болушкан.

Жалпысынан Кыргыстанда партиялык генезистин алгачкы этапы постсоветтик мейкиндиктин бардык мамлекеттерине оқшош процесстер менен мүнәздөлүп, коомдук бирикмелердин жана саясий кыймылдардын ички, түпкүлгүндө биринчи протопартиялык уюмдардын түзүлүшү, алардын басымдуу бөлүгү КПССке оппозициялык маанайда чыгышы, укуктук катаал регламентациясынын жоктугу болгон.

Партогенездин алгачкы жылдарындагы идеялык-теориялык бағыттар, баарыдан мурда, жаңы социалдык-экономикалык жана саясий мамилелерге өтүүнүн бурулуш пункттары менен аныкталган, ошондой эле КПССке карата оппозициялык ураандарга басым жасалган.

90-жылдары Кыргыстанда пайда болгон саясий партиялардын ичинен салыштырмалуу эң алдынкы жана уюшкан партия болуп, СССР менен кошо өзүнүн жашоосун токтоткон Кыргыстан Компартиясынын мураскери катары эсептелген Кыргыстандын коммунисттер партиясы саналган. Коммунисттер партиясынын программалык негизги максаты СССРдин кулашы менен кыйраган саясий

системаны кайра калыбына келтирүү менен баардыгын союздагыдай өз ордуна коюу болгон. Өлкөдөгү саясий процесстерге тийгизген таасири боюнча Кыргызстан Коммунисттер партиясы ошол учурда бийликтин партиясы болуп эсептелген “Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан” кем калышкан эмес. Анын партиялык урааны өлкөнүн экономикалык сферасын өнүктүрүү, мамлекетте төччиликті камсыз кылуу болгон.

1990-жылдардагы Кыргыстандын саясий сахнасында саясий партиялардын бардык спектри болгон. Демек, прогрессивдүүлүк деңгээли боюнча, башкача айтканда, саясий темперамент боюнча солчул, центристтик жана оңчул партиялар болгон.

Солчул партияларга Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Агрардык эмгек партиясы, “Бейбечаралар” партиясы жана Эмгекчил Эл партиясы;

Центристтерге “Эркин Кыргызстан”, “Ата-Мекен”, Республикалык Эл партиясы, Агрардык партия, “Манас-Эл”, Экономикалык кайра жааралуу партиясы, Бишкек шаардыктар партиясы, Кыргызстан демократиялык кыймылы, КСДП, Биримдик партиясы, Аялдардын демократиялык партиясы, Коргоо (Зашты) партиясы, “Менин өлкөм” партиялары кирген;

Оңчулдар партиясына Улуттук кайра жааралуу партиясы менен “Асаба” партиясын кошууга болот.<sup>758</sup>

Бул классификацияга илимдин доктору, профессор У.Чиналиевдин “Политические партии Кыргызстана” (“Кыргыстандын саясий партия-

757. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. – С.51.

758. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. – С.57.

лары") монографиялык эмгегинде кеңири түшүндүрмө берилген.<sup>759</sup> Маселен, солчул партияларга, жогоруда белгилендөй, прогрессивдүү коомдук өзгөрүүлөрдүн жактоочулары кирет. Ал эми партиялардын дээрлик бардыгы прогрессивдүү өзгөрүүлөрдү (рыноктук реформаларды жургүзүү, демократиянын принциптерин орнотуу, адамдын жана жарапандын укуктары менен эркиндиктери боюнча конституциялык нормаларды реалдуу мазмун менен толтуруу, улуттук кайра жаралуу, жарадарды социалдык жактан коргоо ж. б.), анда алардын бардыгы белгилүү даражада солчул элементтердин белгилери өсептелет.

Ал эми Кыргызстан Коммунисттер партиясы жалпысынан социалдык-экономикалык жана саясий кайра түзүүлөрдүн программысын колдоо менен бирге, әмгекчилерди социалдык жактан коргоонун ураандары менен чыгышып, "адамдын жүзү менен социализмге", советтик коомдук-саясий системага кайтып келүү идеясын жактайт, башкача айтканда, консерватизмдин, ал тургай реакциялык элементтер да ага бир топ даражада мунездүү.

Центристтик партияларга төмөнкү түшүндүрмө тиешелүү. Бул багыт эң массалык, бирок аздыр-көптүр себеп менен 6 гана партияны центрист деп атоого болот. Алар Кыргызстан демократиялык кыймылы, КСДП, Кыргызстан биримдик партиясы, Аялдардын демократиялык партиясы, Коргоо партиясы жана "Менин өлкөм" партиясы.

759. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.57-58.

Бул топтоту башка партиялары солчул-центристтик багытты карманышкан.

"Оңчулдар" деп аталган партияларга Асаба партиясы кирет. Бирок улутчулуктун кээ бир элементтери башка партияларга да мунездүү М., "Бей-бечаалар партиясы", Эмгекчилер партиясы жана кээ бир башка партиялар.

Саясий партияларды мунездөөчү маанилүү критерий болуп алардын учурдагы коомдук-саясий системага болгон мамилеси саналган. Бул критерий боюнча кыргызстандык партиялардын көпчүлүгүн реформачыл деп атоого болот, анткени алар реформа аркылуу жашпоону жакшыртууга умтулушкан.

Кыргызстан Эгемендуулукке ээ болгондон кийин партиялык системанын калыптанышын жана иштешин республиkanын саясий тарыхын изилдөөчүлөрү бир катар этаптарга бөлүп карашкан.<sup>760</sup> 2005-жылга чейинки мезгилди биз да үч этапка бөлүп кароону туура таптык.

Биринчи этап – 1988 – 1994-жылдар. Бул жылдар ичинде саясий партиялар жана коомдук саясий кыймылдардын калыптануу процесси абдан кызуу жүрүүсү менен айырмаланган. Формалдуу эмес коомдук-саясий кыймылдардын түзүлүшү, алардын базасында алгачкы саясий партиялар

760. Анабаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.62; Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. – С.55; Орозобаева К. Политические процессы в Кыргызстане в 90-г ХХв – начало XXI: итоги и последствие Магистерская диссертация. Барнаул, 2020. – С. 47-48. <http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/9287/vkr.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; Кыдырайлиев Б. Эволюция политических партий в Кыргызстане. <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-politicheskikh-partiy-v-kyrgyzstane>

пайда болгон. Бул этаптагы процесс составы боюнча чакан жана идеологиялык багыттары боюнча айырмаланган, партиялардын жана кыймылдардын уюштулушу өтө чектелген контингенти менен башталган.

Мындай кыймылдардын ишмердүүлүгүнүн туу чокусу КДКнын түзүлүшу болуп, анын негизинде алгачкы саясий партиялар пайда болгон. Көп деңгээлдүү мүнөз жана олуттуу гетерогендүүлүк саясий күчтөрдүн демаркациясына жана бытышандылыгына алыш келген. Алсак, 1991-жылдын ноябрь айына карата республиканын Юстиция министрлиги тарабынан 65 партия жана кыймыл катталган.<sup>761</sup>

Экинчи этап – 1995 – 2000-жылдар. Бул этапта шайлоонун пропорционалдуу-мажоритардык системасынын шарттарында көп партиялуулуктун эволюциясы менен мүнөздөлөт. Коомдук турмуштун спектри башында карама-каршылыктуу жана көп түстүү болгон. Бул мезгилдеги саясий партиялардын көбү табиятынан протопартиялар болуп, союздаштарды издеөгө алыш келген. Табигый процесстердин натыйжасында көптөгөн саясий партиялар жана кыймылдар ар кандай себептерге баяланыштуу жашап кетүүсүн токтотууга, өзөн-өзү жоюуга мажбур болушуп, ал эми айрымдары күчтүү, түптөлгөн партияларга биригүүгө аргасыз болгон.

761. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М., 1999. - С.44; Осмоналиева А.Т. Политическая система в истории Кыргызского парламентаризма. Известия вузов, № 5, 2013. С. 190-196. <http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2013/5/ivk-2013-N5-190-196.pdf.pdf>

Жыйынтыгында 1994-жылы болгону 8 саясий партия калган. Бирок жаңы саясий партияларды түзүү процесси улантылып, көптөгөн саясий партиялар каттоодон өтүшкөн. Өнөр жай менен айыл чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн кызыкчылыктарын коргогон партиялар түзүлүп, 1999-жылдын башына карата Кыргызстандын саясий аренасында 18 саясий партия өз ишин уланткан.<sup>762</sup>

Учунчү этап – 2001 – 2005-жылдарды кучагына алат. Бул жылдары көп партиялуу системанын өнүгүүсү күчөгөн авторитариизмдин шарттарында ишке ашырылган. Партиялык система жаңы партиялар менен толукталып, олуттуу толуктоо 2002-жылы болуп, ал жылы 7 партия түзүлгөн, 2003-жылы – 5, 2005-жылы – 4 партия, ал эми 2001- жана 2004-жылдары – 2ден партия түзүлгөн. Жалпысынан бул жылдар ичинде 20 саясий партия каттоодон өткөн.<sup>763</sup>

Эгемен Кыргызстандын партиялык турмушунда 1991-жыл эң жемиштүү жыл катары болуп, саясий партиялар менен кыймылдардын саны ббке жеткени менен алардын көпчүлүгү чакан, уюштуруучулук жол-жоболору жок же туура эмес, эч кандай олуттуу социалдык базасы жок, электораттын контингенти чектелген жана көптөгөн партиялардын устав, программалары көчүрүлүп, көйнөй окшош болгон. Социологдор партиялардын саясий

762. Осмоналиева А.Т. Политическая система в истории Кыргызского парламентаризма. Известия вузов, № 5, 2013. С. 190-196. <http://scionco-journal.kg/media/Papers/ivk/2013/5/ivk-2013-N5-190-196.pdf.pdf>

763. Аиарбаева Г.А. Политические партии в Кыргызстане (1991-1999 гг.). – Б., 1999. – С.60.

“салмагын аныктоого арақёт кылышканда алардын” айрымдарынын бир дагы мүчөсү болбогонун аныкташкан.<sup>764</sup>

Табигый процесстердин натыйжасында 1994-жылдын башына карата 8 саясий партия калганы менен жаңы саясий партияларды түзүү процесси улантылган. 1999-жылдын башына карата Кыргызстандын саясий аренасында саясий партиялардын жалпы саны 18ге жетсе,<sup>765</sup> 2000-жылдын февраль айында, Жогорку Кеңештин экинчи чакырышына депутаттарды шайлоонун астында, республикада 28 саясий партия,<sup>766</sup> 2005-жылы 44 саясий партия официалдуу каттоодон өткөн. Ал эми саясий партиялардын түзүлүүсү 2010-жылдан кийин, “жаандан кийин, жайнап чыккан козу карындай”, геометриялык прогресс менен өсүп, 2021-жылы Жогорку Кеңештин шайлоосунун астында саясий партиялардын саны 290го жеткен.<sup>767</sup>

“Көп суур ийин казбайт, казса да терең казбайт” – деген элдик макал так ушул Кыргызстандын саясий партияларына тийиштүү айттылгандай. 33 жыл ичинде, мамлекеттин саясий стабилдүү

764. Осмоналиева А.Т. Политическая система в истории Кыргызского парламентаризма. Известия вузов, № 5, 2013. С. 190-196. <http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2013/5/ivk-2013-N5-190-196.pdf.pdf>

765. Осмоналиева А.Т. Политическая система в истории Кыргызского парламентаризма. Известия вузов, № 5, 2013. С. 190-196. <http://science-journal.kg/media/Papers/ivk/2013/5/ivk-2013-N5-190-196.pdf.pdf>

766. Базарбаев К., Жумагулов Б. Политические партии Кыргызстана: теория и практика.- Б.: 2012. – С.48.

767. В Кыргызстане зарегистрировано 290 политических партий. 02/09/21 09:18. <https://KABAR.KG/NEWS/V-KYRGYZSTANE-ZAREGISTRIROVANO-290-POLITICHESKIH-PARTII/>

лүгүнө жана социалдык-экономикалык абалын жакшыртып, республиkanын калкын кедейчиликтен чыгарууга салым коштум деп бир да партия, төшүн кагыш, айта албайт. Соода-сатыктан, майда ишканалардан пайда таап, байышкан бүгүнкү күндүн “соодагер-базаркомдору” өлкөнүн байлыгына жетүүнүн ачкычы бийликтө, ага жетүүнүн ачкычы бийликтө ыкtagан партиялар аркылуу депутат болуу экенин алар жакшы өздөштүрүшкөн.

2016-жылды 16-апрелде С.Жээнбековдун Премьер-Министрик кызмат орунга дайындалуусу боюнча экс-депутат Ж.Жолдошева “Vesti.kg” сайтына комментарий берип жатып, Жээнбековдун дайындалышын майрамдоого али эрте экенин билдирип: “ – Ал азырынча премьер-министр боло элек. Бирок бизде бийликтеги башкаруучу партия эмнени кааласа ошону жасап келе жатат. Ал эми кадрларга болгон рокировкага чек жок. Кыргызстан чоң фирмага, парламент бизнес – клубуна айланып калаган. Бийликтө бизнесмендерди система реформалоого муктаж деп ынандыра ала турган мамлекетчил ишмерлер абдан аз калды...” – деген.<sup>768</sup>

Кыргызстанда 33 жыл ичинде партиялык институттар начар өнүккөн. Ага коомчулук да даяр эмес. Мисалы, бир партия шайлоодо добуш алышы учун анын бай тарыхынын болушу шарт эмес. Шайлоого жакын жаңы партия түзүп, ага өлкөгө жана регионго белгилүү личносттор менен капчыктуу “базаркомдорду” кошуп, партиянын бюджет-

768. Джолдошева Ж.: Кыргызстан превратился в большую фирму, а парламент - в бизнес-клуб. Среда, 13 апреля 2016 17:14 . <https://vesti.kg/politika/item/40004-zhyildyizkan-dzholdosheva-kyrgyzstan-prevatilsya-v-bolshuyu-firmu-a-parlament-v-biznes-klub.html>.

тин белгилүү бир дөңгээлге жеткирип, шайлбого барып, аны утуп алса боло турганын шайлоо өнек-түгү көрсөттү.

Шайлоо компаниясы мезгилиниде администрациялык ресурстар менен кызылдай акча негизги ролду ойнору коомчулукка башынан белгилүү болуп калган. 1995-жылдагы Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо мамлекеттин социалдык-экономикалык кризистик, оор мезгилиниде өткөрүлгөн. Калктын теңинен көбүн жакырчылык жакадан алыш, күндөлүк тамак-аш тартыш болуп турганда шайлоочулар добуштарын товар түрүндө (үй-бүлөгө 5-10 кг ун, күрүч, картошка ж.б. азық-түлүк самын, порошок, галош ж.б. чарбалык товарлар) алыш, добушун берүүгө мажбур болсо, шайлоонун кийинки чакырылыштарында, турмуш оңолуп, акчалай алуу салтка айланыш, шайлоочунун добушу агачкы жылдары 100-200 сомго бааланса, созыв сайын анын наркы геометриялык прогресс менен есүп, ақыркы чакырылыштарда добуштун наркы 5-10 миң сомго чейин есүп, жеткен деген маалыматтар ММКда байма-бай жарыяланган.

Ага мисал катары КРнын ЖК-н VII чакырылышына шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрьинда өтүп, шайлоого тизмеге киргизилген 3 703 420 шайлоочунун добуш берүүгө катышканы 1 293 244 (34,92%) шайлоочу болгон.<sup>769</sup> Парламентке өткөн саясий партиялар шайлоо алдындагы үгүт иштерине 108 миллион сомдон ашык каражат жум-

шашкан. Бул 54 мандаттын ар бирине жумшалган чыгым орто эсеп менен 2 миллион сомдон туура келет дегенди билдириет. Эң көп каражат сарптаган “Ынтымак” партиясы ар бир депутаттык мандат учун орто эсеп менен 3,6 миллион сом, “Альянс” партиясы 3,52 миллион сомдон жумшашкан. Партиялардин ичинен эң аз каражат сарптаган “Ыйман” партиясы. Алар учун ар бир мандат 858 миң сомдон сомдон айланган. Ал эми бир мандаттуу округдардагы талапкерлер учун эңсеген депутаттык мандат андан да кымбат болгон. Алар үгүт иштерине 241,3 миллион сом, же бир мандат учун орточо 6,7 миллион сом коротушкан.<sup>770</sup>

Көрсөтүлгөн каражаттар шайлоо компаниясына старт берилгендөн тартып партиялардын жана бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлердин штабдарындагы уюштуруу жана үгүттөө иштерине, ошондой эле агитаторлордун маяналарына шайлоо фонду тарабынан официалдуу түрдө сарпталган каражаттардын суммасы гана. Отуз жылдан бери өнекетке айланган шайлоочулардын добуштарын сатып алууга, каттоодо жок “агитаторлорго” жана башка “уюштуруу” иштерге сапталган көмүске каражаттардын суммасы, албетте, официалдуу каржыланган каражатка караганда, бери дегенде эки-үч эсе көптүк кылары айдан ачык.

Кыргызстан эгемендикке ээ болгон мезгилден баштап, саясий процесстер ушунчалык тездик темп менен өзгөрүп, өнүгүүсүн калк аң-сезиминде

769. Ручной подсчет. На 7 декабря поступили 100% протоколов: 6 партий проходят в ЖК. 16:11, 7 декабря 2021. <https://kg.akipress.org/news:1748781?from=barakelde&place=translate>

770. КУДРЯВЦЕВА Татьяна 06 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Сюжет: Выборы - 2021. Итоги выборов. Каждый мандат обошелся партиям в 2 миллиона сомов. [https://24.kg/vlast/216159\\_itogi\\_vyiborov\\_kajdyiy\\_mandat\\_oboshelsya\\_partiyam\\_v2milliona\\_somov/](https://24.kg/vlast/216159_itogi_vyiborov_kajdyiy_mandat_oboshelsya_partiyam_v2milliona_somov/)

Аларды өздөштүрүүгө үлгүрбөй келет. Көптөгөн саясий партиялар түзүлүп, елкөнүн жарандары алардың кандай критерийлер менен баалаш керектигин түшүнүү жана ал партиялардың саясий, социалдык-экономикалык жана идеологиялык багыттарын аныктоо жана аларга баа берүү мүмкүн болбой келет.

Кыргыстандагы саясий партиялар, негизинен, капчыктуу бир лидер тарабынан түзүлүп, партиянын лидери бул партиянын негизги демөөрчүү болуп өсептелет. Ошол себептен да саясий партияларда клиентелисттик мамилелер башкача айтканда лидер жана ага баш ийген адамдардың ортосундагы мамилелер. Иш жүзүндө саясий партиялар лидерлердин колундагы курал.<sup>771</sup> Лидер менен анын пикирлештери партияны шайлоо аркылуу бийлиktи сактап калуу же бийликтө жетүү үчүн түзүштө жана биригиштө. Партиянын келечек тагдыры лидердин тагдыры менен тыгыз байланышу болот.

Партия – бул добуш чогултуучу күчтүү машина, тизмеги орундарды бөлүштүрүү тигил же бул шайлоо округунан ким жана канча добуш ала турганына жараша болот. Клиентелисттик мамилелер территориялык таандыктын негизинде түзүлүп, үй-бүлөлүк, тууган-туушкандастык байланыштарга жана финансыйлык жардамга негизделген.<sup>772</sup>

771. Медет Тюлегенов, Бермет Турсункулова 26 февраля 2015. Парламентаризм на электоральном уровне Кыргызстана до и после 2010 года. [https://www.auca.kg/ru/auca\\_news/1882/](https://www.auca.kg/ru/auca_news/1882/)

772. Политические партии в Кыргызстане исследование. С.20. <https://www.transparency.kg/files/pdf%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D>

Партиянын идеологиясы партия лидерлеринин “идеологиясына” келип такалат, анда азыркы партиялардагы саясий программалар эч кандай роль ойнобойт, анткени алар регионалдык, тууганчылык, жердешчилик жана башка шайлоочулардын бүйүрүн кызыгткан социалдык ресурстар менен алмаштырылган.

Саясий партиялар вождизмдик жана клиентелисттик мунезгө ээ болгондуктан, анын идеологиясын жана саясий платформасын бир дагы партия карманбагандыктан, шайлоо алдындагы программылардың 80% башка мамлекеттердин саясий партияларынын жөн эле көчүрүлгөн программылары болуп саналат дейт эксперт, бирок алардын арасында партиялар өздөрү даярдаган шайлоо программылары да бар деген пикирин билдирген.<sup>773</sup>

Партиялар калк менен минималдуу деңгээлде байланышты кармап тургандаңыктан, калк саясий партияларга ишенбейт. Көпчүлүк партиялар партияны жана идеяларды өнүктүрүү, потенциалын чындоо, партиянын структурасын жакшыртуу боюнча иштерди жүргүзүшпөйт, көбүнүн аймактык белүмдерүү жок. Элдин саясий партияларга болгон ишеними эч төмөнкү чекке жеткен. Анткени шайлоо компаниясы жүрүп жаткан мезгилинде партиялар калкка ооз көптүрүшүп, беришкен убадалар иш жүзүндө аткарылбай калгандастыгы негизги себептердин бири болгон.

1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf

773. Политические партии в Кыргызстане исследование. С.19.

Саясий партиялар шайлоо алдындағы үгүт маалында гана активдүү болушуп, шайлоолор аралык мезгилде көпчүлүк партиялар кийинки шайлоого чейин штабдарын жаап салышкан. Коомчулук да саясий партиялардын шайлоодон кийинки ишмердүүлүктөрүнө кызыгуусу кескин төмөндөгөн.

Калкты саясий партиялардын коёндөй оқшоп программалык платформалары кызыктырбастан, партиянын лидеринин саясий деңгээли мамлекеттик ишмердүүлүгүнө жана аны менен бирге чыгышкан саясий личносторго, албетте, партиялык тизме кайсы региондон басымдуу эжендиги көбүрөөк кызыктырат. Шайлоо компаниясында албетте, партиянын лидеринин кадыр-баркы, анын топтогон командасты, эң башкысы сез жок, “пулуң болсо кулуңмун” сыңары добуш үчүн берилген сумманын көптүгү чечүүчү ролду ойнот келет.



*Жаманга бийлик тийгенде,  
Казынаны түгөтөт.  
Кан таламай кылышып,  
Карындаш урук-тууганын  
Каалашынча гүлдөтөт.*

Молдо Багыш  
(1888-1937)

## СОЦИАЛДЫК- ЭКОНОМИКАЛЫК РЕФОРМА. “ПРИХВАТТАШТЫРУУ” САЯСАТЫ

XX кылымдын 90-жылдарынын башында, Советтер Союзу кулагандан кийин Кыргызстан көптөгөн проблемаларга дуушар болгон. Айрыкча союз мезгилинде калыптаган туруктуу экономикалык байланыштардын ыдырап бузулусу, СССРдин бирдиктүү эл чарба комплексинин кыйроосу республиканын экономикасынын бардык тармактарында есүү темпин кескин төмөндөткөн. Республиканын өнөр жай өндүрүшү кайра калыбына келтирилгис жабыр тартуусу жана айыл чарба тармагындағы баш аламандык массалык жумушсуздукка алыш келип, экономика гиперинфляцияга кабылган.

Күнделүк керектелүүчү товарларга болгон таңкыстык, баалардын кескин жогорулоосу калктын жашпо шартын кескин төмөндөтүп, тышкы мигра-

цияны күчтөкөн. Мунун баары республикада экономикалык өнүгүү стратегиясын эртерээк аныктоонун чукул зарылчылыгын жараткан.

Советтер Союзунун кыйрашынын натыйжасында бардык союздук республикаларда социалистик экономиканын талкаланышы советтик бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин, башкача айтканда, союздук бирдиктүү экономикалык эл чарба комплекстин жана бүткүл союздук эмгекти бөлүштүрүүнүн алсыздыгын көрсөткөн.

Союздук республикалардын экономикалык структуралары ажырагыс система катары ич ара бекем байланышта болгондуктан, алардын ез алдынча иштеп кетүү мүмкүнчүлүктөрү минималдуу болгон. Кеңири жана терең союздук байланыштардын бардык зарылчылыгына карабастан, республикалардын экономикасы экстремалдык кырдаадарда аман калуу мүмкүнчүлүгү минималдуу болгон. Союздук экономикалык комплекстин бузулуусу менен республикалардын экономикасы ез алдынча өнүгүүгө жөндөмсүздүгүн көрсөткөн. Калыптанган союздук экономикалык байланыштардын үзүлүүсү экономикалык криизисти ого бетер курчутуп, аны тереңдеткөн жана оордоткон.

Кыргызстандын эффективдүү эмес экономикасы совет доорунан калган мурас. Анын үстүнө, союздук республикалардын экономикаларынын ичинен Кыргызстандын экономикасы аутсайдерлердин бири болгон. Экономикалык кризис, союздук эл чарба комплексинде түзүлгөн чарбалык байланыштардын үзүлүшү, реформанын жүрүү процессиндеги каталыктар өндүрүштүн төмөндөп кетишине алыш келген.

Мурдагы СССРдин тушунда Кыргыз ССРи эң жакыр республикалардын катарын түзүп, экономикалык жактан Кремлге көз каранды республикалардын бири болгон. Кыргызстандын ири завод, фабрикалары түздөн-түз союздук министрліктердин карамагында болгон. Республиkanын аймагында жайгашкан союздук тармактык министрстволорго баш ийген завод, фабрикалар финанслык жардамдар тикелей да (мисалы, жаңы инвестициялар үчүн) жана кыйыр түрүндө да (женилдетилген кредиттер) субсидияларын алыш турушкан. Ушунун эсебинен республикалык бюджетке союздук бюджеттен каражаттар берилип турган. 1991-жылы союздук бюджеттен түшкөн каражат Кыргызстандын ички дүң продукциясынын (ИДП) 12,2%ин жана консолидацияланган бюджеттин кирешелеринин 35,2%ин түзгөн.<sup>774</sup>

СССР жоюлган соң Кыргызстандын бюджетине түз акча которуюу жана мурдагы союздук бюджеттен Кыргызстандын ишканаларын субсидиялоо токтотулган.

Эгемендүүлүктүн биринчи беш жылдыгынын жыйынтыгында республиканын ички дүң продукциясы эки эсеге кыскарып, 1995-жылы 1990-жылдагы көрсөткүчтүн 50,6%ин түзгөн. Бааларды либералдаштыруунун натыйжасында эгемендиктин алгачкы эки жылдынын ичинде баалар он эсеге ескөн.

774. Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. З томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы. – Б.: “Күт-Бер”, 2016. – 529-б.; Марек Домбровский, Рафал Анчак. Экономические реформы в Кыргызстане. Перевод с польского П.А.Козаржевского/. – Варшава, 1994. – 6-б.

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 1992-жылдагы маалыматы боюнча баанын орточо жылдык өсүшү 2032,7%ды, 1993-жылы 929,9%ды түзгөн. Биринчи беш жылдыкта өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик 3 эсे кыскарып, 1990-жылыга карата 35%га жана 1991-жылы 31,3%ды түзгөн.<sup>775</sup> 1999-жылы Кыргыз Республикасынын ички дүн продукциясы 1990-жылдагы деңгээлдин 63,0%ын гана түзгөн.<sup>776</sup>

Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин акаевдик башкаруунун 15 жыл ичинде ишке ашырылган рыноктук кайра түзүлүүлөр процессине, ошондой эле алардын макроэкономикалык динамикага тийгизген таасирин талдоо улуттук экономиканын өнүгүүсүн үч этапка бөлүп кароого мүмкүндүк берет.<sup>777</sup>

**Биринчи этап (1991 – 1995)** – өндүрүштүн жана кирешенин кескин төмөндөшү жакырчылыктын чегине жеткен адамдардын санынын тез өсүшү (калктын 50%дан ашыгы), теңсиздик жана гиперинфляция, андан кийин алгачкы макроэкономикалык туруктاشтыруу менен туш келген.

1993-жылы гиперинфляциянын көлөмү 1366%га жеткен. Мындай шартта заводдор менен фабрикалар, ишканалар, фирмалар, ишкерлер өн-

775. Игамбердиев Б.А. Экономическая политика Кыргызстана 1991-2010 гг.: Опыт и результаты. – Бишкек: б.и., 2016. – 4-б.

776. 10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. экономика: история, современность, будущее. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575215>

777. Кара: Баум Л. Динамика экономических реформ в постсоветском Кыргызстане. ЖУРНАЛ: Центральная Азия и Кавказ. Экономика и бизнес. 2007 <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-ekonomicheskikh-reform-v-postsovetskem-kyrgyzstane>

дүрүшүн токтотууга аргасыз болушкан. Анткени мындай абалда өндүрүш рентабелдүүлүгүн жоготуп, жалаң чыгашага иштемек. Продукциялардын баасы тездик темп менен өсүп, өндүрүш рыноктун сурооталаптарын керектүү санда жана сапатта канаттаандырууга үлгүрбей калган. Өндүрүштү, ишкердикти өнүктүрүү үчүн финансыйлык ресурстар жетишилес болгон.

Мамлекет мамлекеттик ишканаларга, менчик фирмалар менен ишкерлерге финансыйлык жардам көрсөтүүдөн таптакыр баш тарткан. 90-жылдардын биринчи жарымындагы экономикадагы гиперинфляциянын жогорку деңгээли сурооталаптардын өсүүсүнө мүмкүнчүлүк бербей калгандыгы тарыхый чындык. Экономикалык кризис бардык тармактарга, айрыкча өнөр жайга таасирин тийгизген.

Акаевдик экономикалык реформанын биринчи этапы (1991 – 1995-жж.) мезгилиндеги экономикалык тармактарын тейлешкен республикалык, областтык жана райондук деңгээлдеги чиновниктер өнөр жай жана айыл чарба жетекчилери менен жең ичинен келишишип, өлкөдөгү социалдык-экономикалык жана финансыйлык оор абалды ого бетер курчутушуп, атайлан экономикалык саботаж жасаганга барышкан.

Ошол мезгилдеги мамлекеттик-чарбалык жетекчилердин негизги максаты мамлекеттик ишканаларды искусствоук жол менен атайлан банкротко учуратып, “прихваташтыруу” жолу менен колдон чыгарбай, ээлик кылыш калууну көздөшүп, өндүрүштү жеке, өзүнүн менчигине чыгарып кетүү аракеттери жүргүзүлгөн.

Республикалык деңгээлдеги айрым ири ишканалардын жетекчилери “прихваташтыруу” мезгилинде үй-бүлөлүк башкаруу менен “тил” табышп, бөлүшө албай, акаевдик бийлик тарабынан куугунтукка алышып, аларга “кызыл директорлор” (мурдагы советтик-партиялык жетекчилер) деген ярлык тагылыш, укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иштери ачылыш, куугунтукка алынган.

Олкөдөгү жүргүзүлүп жаткан саясий жана экономикалык реформалардын алкагында, өкметтүн тийиштүү фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан, “кызыл директорлор” жетектешкен жана алар менчиктештирүүнүн жүрүшүндө мамлекеттен ажыратып алышкан ишканалардын финанссылык абалдарын жана мыйзамдуулугун текшерүү иши албette, “кызыл директорлордун” тынчын кетирип, чоочулаткан.

Алар депутаттык кол тийбестикке жамынышып, текшерүү иштерине каршы турушуп, өздөрүнүн “вотчиналарына” “ревизорлорду” жакын жолотушпай койгону өкметтүн жетекчилерине эле эмес, президент Акаевге да жакпай калган. “Эрегишен эр өлөт” – болуп, депутаттык мандат “кызыл директорлорду” кылмыш ишинен куткарган менен алар ээлешкен кызмат ордуларынан кол жуушкан.

1992-жылы мамлекеттик мүлкүү приваташтыруу (прихваташтыруу) жана мамлекеттен ажыратуу процесси шумдукуудай тездик темпте жана одоно мыйзам бузуулар менен жүргүзүлүп, республикада иштеп жаткан мамлекеттик ишканалардын жалпы санынын 60%на жакынын камтыган. Мамлекеттик майда ишканаларды “прихват-

тапшыруу” (менчиктештирүү) 1992-жылы эле дээрлик аяктап, массалык прихваташтыруу процесси кызуу жүргүзүлө баштаган.<sup>778</sup>

Акаевдик башкаруу мезгилинде жүргүзүлгөн экономикалык реформа эч кандай оң натыйжа берген эмес. 15 жылдын ичинде өнөр жайда, курулушта жана башка тармактардагы өндүрүштөрдүн төмөндөөсү токтолулган эмес, бирок саналуу гана жылдары өндүрүштүн айрым тармактарында ёсуш байкалган. Экономиканын биринчи этаптабында өндүрүштүн жылдык төмөндөөсү орточо эсеп менен 20%ды түзсө, учунчу этаптын аягында 5-7%ды түзгөн. Экономикалык турукташуу калыптанган эмес. Айрым жылыштар айыл чарбасында, анын ичинде, негизинен, дыйканчылык тармагында байкалган. Маселен, 1990-жылы республикада ИДП 13 миллиард сомдук продукция өндүрүлгөн, же доллар менен 200 млн (1:65), 2005-жылы бул көрсөткүч - 110 млрд сом, же 1,7 млрд АКШ долларды түзгөн.<sup>779</sup>

Экинчи этап (1996 – 1999) экономиканын турукташтыруу мезгили болгон, бирок ёсуш айрым тармактарда гана байкалган (дыйканчылык, алтын казуу).

Ошого карабастан, бюджеттин тартыштыгын жабуу экономиканы бир топ алсыз кылыш койгон. 1998-1999-жылдардагы кризис, негизинен, орус рублиниин “кыйроосуна” байланыштуу болгон. Ошого

778. Ермакович В., Панькув Ю. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г.г. Перевод с польского Елены Козаржевской. CASE – Центр социально-экономических исследований. – Варшава, декабрь 1996 г. – 5-б.

779. Абдымаликов К. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе). Учебник. – Б.: 2010. – 29 -б.

карабастан бул этап республикада рыноктүк экономиканын негиздерин чыңдоо үчүн маанилүү этап болгон. Республикада акча-кредит саясаты ырааттуу нүкка түшкөнүнө байланыштуу (фискалдык органдардын олуттуу аракеттери менен) 1993-жылдагы инфляциянын деңгээлин 1366%дан 1997-жылды 23%га чейин төмөндөтүүгө мүмкүндүк болгон.<sup>780</sup>

90-жылдардын ортосунан тартып чет өлкөлүк инвесторлордун, негизинен Эл аралык валюта фондунун, Бүткүл Дүйнөлүк банктын, Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Азия жана Ислам банктарынын финанссылык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу республиканын экономикалык абалын турукташтыруусуна шарттар түзүлгөн.

Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын маалыматы боюнча 1994 – 1999-жылдар ичинде Кыргызстанга келген тышкы инвестициялардын көлемү 404,9 миллион долларды түзүп, инвестициялардын жалпы көлемү 1994-жылды ИДП-нын 3,4%га жакынын, ал эми 1999-жылды 3,1%ын түзгөн.<sup>781</sup>

Кыргызстандагы деиндустриализация процесси экономиканын төмөндөөсүнүн негизги себеби болгон. 90-жылдары республиканын экономикасы структуралык деформацияга түш болуунун натый-

жасында өнүккөн агрардык-индустриялык өлкөдөн агрардык-сырьёлук өлкөгө айланган. Чыгым менен иштеген ишканалардын саны 1992-жылы 30 ишканага, 1999-жылды ага дагы 202 ишканга кошуулуп, жалпысынан 232 ишканага жеткен. Өнер жай ишканаларында иштешкендердин саны 163,3 миң адамга азайып, айыл жана балык чарбаларында иштешкендердин саны 321,1 миң адамга ескөн.<sup>782</sup>

Стратегиялык маанилүү ири объекттерди менчиктештируү процесси так ушул, экинчи этапында ишке ашырылган. Республика ири мамлекеттик ишканаларды трансформациялоону ишке ашырууга, рентабелдүү эмес чарбалык субъекттерди реабилитациялоонун же алардын банкрот болушунун механизмдерин эффективдүү пайдалануу системасын түзүүгө тийиш болгон. 90-жылдардын экинчи жарымынан баштап заводдор менен фабрикалар, колхоздор менен совхоздор массалык түрдө менчиктештируү процесси жүргүзүлгөн.

Кыргызстанда коррупциянын кецири тамыр жайышынын негизги себептерине кирешелүү иштеп жаткан мамлекеттик ишканаларды жана заводдор менен фабрикаларды атайлаپ, искусствоолук жол менен банкротко учуратып, бийлик башындағылар аларды калдык (остаточной), символикалык бааларда менчиктештируү процессин жүргүзүүсү маанилүү роль ойногон.

“Прихватштыруунун” жүрүшүндө мамлекеттик мүлкүү уурдоонун эсебинен кыргыздын истеблишменттери официалдуу түрдө долларлык

780. Баум Л. Динамика экономических реформ в постсоветском Кыргызстане. <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-ekonomicheskikh-reform-v-postsovetskem-kirgyzstane>

781. Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы. – Б.: “Кут-Бер”, 2016. – 529-б.; Социально-экономическое развитие постсоветских республик стран: Итоги двадцатилетия. – М.: ИЭ РАН, 2012. – С. 273.

782. Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы. – Б.: “Кут-Бер”, 2016. – 533-б.

мультимилионерлерге айланышкан. Андан ары айыл чарбасын менчиктештируү процессинде колхоз-совхоздордун жерлери, алардын жандуу да, жансыз да мүлктөрү жаңы пайда болушкан коррупционер-мультимилионерлерге акырындап өткөрүле баштаган.

Мына ушундай кылмыштуу жолдор менен Кыргызстандын элинин бир нече муунунун эмгеги менен жаралган мамлекеттик жана коомдук менчиктер бийликтө турушкан мамлекеттик кызматкерлердин жеке менчигине айланган. Мамлекеттик жана коомдук мүлктөрдү символикалык баасында эзлөп алуу жолу менен алгачкы капиталдын топтолушу Кыргызстанда криминалдык тарыхы бар адамдардын бийликтө умтулуусуна кецири шарт түзүлгөн.

2000-жылдагы Бүткүл дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, Кыргызстандын жан башына жылдык кирешеси 270 АКШ долларынан ашкан эмес жана калктын 51% жакырчылыктын чегинде, ал эми 30%га жакыны эң төмөнкү жакырчылыктын чегинде болгон. Кыргызстан болсо дүйнөдөгү эң жакыр елкөлөрдүн ондугуна кирген.<sup>783</sup>

1999 – 2000-жылдар ичинде “майда” деп эсептелинген мамлекеттик ишиканаларды прихватштыруу аяктагандан кийин стратегиялык маанилүү тармактар: энергетика, тоо-кен, телекоммуни-

783. Коррупция в Кыргызстане - Corruption in Kyrgyzstan. [https://wiki5.ru/wiki/Corruption\\_in\\_Kyrgyzstan](https://wiki5.ru/wiki/Corruption_in_Kyrgyzstan); Чокгезен М. Проблема коррупции в Кыргызстане. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575672>

кация тармактарын мэнчиктештируү башталган.<sup>784</sup> Иш менен камсыз болгондордун 79%дан ашыгын мамлекеттик эмес сектор түзгөн, бирок эффективдүү менчик ээси али түзүлгөнгө жетишке элек болгон. Жерге жеке менчик киргизилген.

**Үчүнчү этапта (2000 – 2005)** бюджеттин тартыштыгы кыскарды, валюта курсунун туруктапшуусу болду, бирок ошол эле учурда тышкы карыз проблемасы курчуган.

2000-жылдан баштап энергетика жана телекоммуникация сыйактуу стратегиялык тармактарды менчиктештируү боюнча активдүү иштер жүргүзүлгөн. Приватштыруунун деңгээли (ощол мезгилде) өнер жайда 88,6%, соодада жана коомдук тамактанууда 97%, турмуш-тиричилик жактан тейлөөдө — 99,85%ды түзгөн. Жалпысынан бардык өнер жай жана айыл чарба продукциясынын 90%на жакыны экономиканын жеке секторунда өндүрүлгөн.<sup>785</sup>

Классикалык түрдө улуттук экономиканы аныктаган структуралык пропорция – бул улуттук кирешени топтоого жана керектөөгө багытталган белүмдөрүнүн ортосундагы катыш болуп саналат. Экономикалык өсүш улуттук кирешенин 20% дан кем эмес өлчөмүндө үнөмдөөнү талап кылат. Бул пропорция Кыргызстанда постсоветтик мезгилде нормага алгачкы уч жылда гана туура келген. 1991-жылы 28,6%ды, 1992-жылы 31,6%, ал эми 1993-жылы 24,4%ды түзгөн. 1994-жылдан тартып эконо-

784. Баум Л. Динамика экономических реформ в постсоветском Кыргызстане.

785. Баум Л. Динамика экономических реформ в постсоветском Кыргызстане.

миканын структурасында дүң жыйымдардын салыштырма салмагынын бир нече эсеге олуттуу төмөндөгөнү боюнча диспропорция байкалган.<sup>786</sup>

1998-1999-жылдары үнөмдөөнүн деңгээли нелгө барабар болгон. Экономиканын керектөөлөрү тышки кредиттердин эсебинен толук жабылган. 1998-1999-жылдары өзүнүн минималдуу маанисine жетип, ал эми өздүк кирешеден ашык керектөөнүн үлүшү 1998-жылы 20,7%ды, 1999-жылы 15,9%ды түзгөн.

Жалпысынан Кыргызстандын улуттук экономикасынын структурасында төмөндөгүдөй тенденцияларды белгилөөгө болот: 1994-1996-жылдары республиканын экономикасында каражатты топтоо деңгээлинин тез төмөндөшү байкалган: 1994-жылы 12,7%, 1995-жылы 4,7%, 1996-ж. 3,3%. Ал эми 1997-жылы республиканын экономикасы бир топ туруктастырылгандыгынын натыйжасында жана өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнүн эсебинен бул пропорция 8,1% деңгээлине чейин жакшырган. 1998-1999-жылдардагы кризистин төмөндөшүн эске алганда, 2000-жылы 6,6%га чейин өсүү тенденциясы сакталган.<sup>787</sup>

Кыргызстан эгемендуулукке ээ болгондон кийин бүткүл союздук бирдиктүү өндүрүштүк байланыштар үзүлгөндүгүнө байланыштуу республиканын экономикалык системасын түп-тамырынан

786. Князев А.А. 01:23 06.06.2010. Киргизский пример - к вопросу о судьбах постсоветских лимитрофов. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1275772980>

787. Князев А.А. 01:23 06.06.2010. Киргизский пример - к вопросу о судьбах постсоветских лимитрофов. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1275772980>

бери кайра куруу зарылчылыгы келип чыккан. Президент Акаев өнүгүүнүн Батыштык, рыноктук моделин тандап, өлкөдөгү өндүрүш тармактарын, соода мамилелерди, деги эле бүтүндөй экономиканы түп-тамырынан бери реформалоого багыт алган.

Деги эле ар кандай реформа — бул өтө татаал жана карама-каршылыктуу социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий процесс. Реформанын эң негизги кыйынчылыгы, анын жыйынтыгына туура баа берүүнүн мүмкүн эместигинде. Чындыгында реформанын натыйжалуулугу кайсы критерия менен аныкталат: пайда болгон менчик ишканалардын саны мененби, же өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнүн жана сапатынын жогорулашы мененби? Реформаны жүргүзүүнүн түпкү максаты эмне? – деген мыйзамдуу суроолор жарагат.

1992-жылдан баштап Кыргызстан рыноктук мамилелерге өтүү чечимин кабыл алган. Өлкөдө эл аралык соода мамилелеринин түзүлүсүнө жана чет элдик жарандардын республикага келип иштөөсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.

Өндүрүштүү менчиктештируү, жер жана салык реформалары, бааларды либералдаштыруу, чарбанын рыноктук формаларын түзүүгө эле эмес, башкысы реформа өндүрүштүн физикалык көлөмдөрүнүн, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгүнүн өсүшүнө, өлкөнүн социалдык-экономикалык шарттарынын жакшырышына алыш келери реформаторлор тарабынан терең изилденбей, региондордун жана өндүрүштөрдүн өзгөчөлүктөрү эске алынбай, үстүрттөн мамиле жасашкан.

Ушуга байланыштуу экономикалык реформанын жүрүшүндө көптөгөн жаңы, белгисиз проблеме-

майлардын чыгышынын натыйжасында социалдык-экономикалык абал курчуп, калктын турмуш деңгээли кескин оордоосуна алыш келген. Республиканын дээрлик бардык аймактарында керектөө рыногу, өндүрүшү жана каржы тармактары терең кризиске кабылган.

Республикада экономикалык төмөндеөнүн бардык проблемалары жана ишке ашырылып жаткан экономикалык саясаттын ийгиликсиз жүргүзүлүшү, реформанын программасын иштеп чыгуучулар жана аны ишке ашыруучу мамчиновнистер республиканын экономикасынын өзгөчөлүктөрүн эске албагандыгы жана баалабагандыгы. Өндүрүштүн ресурстук, технологиялык, аймактык структурасынын өзгөчөлүктөрү, көп учурда, этибарга алынган эмес. Белгилей кетүүчү нерсе, ар кандай саясаттын натыйжалары бул ар дайым колдонулган чаралардын ез ара аракеттенүүсүнүн жана объекттин жооп кайтаруусунун натыйжасы. Бул жагынан алганда экономикалык саясат да четте эмес.

Экономикалык реформаларды ишке ашыруу процессинде финансалык стабилдештируүнүн, өндүрүштү калыбына келтирүүнүн, структуралык жактан ондоонун, рыноктук институттарды калыптандыруунун жана республиканын масштабында эле эмес, региондордун да бир катар проблемаларын чечүү зарыл болгон. Ошол эле учурда ар кандай саясий режимдин жана коомдук тартиптин шартында Кыргызстандын экономикасы, анын ичинде анын аймактары, анда түзүлгөн структуралык деформациялар жоюлбаса, криистик абалга кабылтарыбышык болгон.

Кыргызстандын реформаторлору эң кыска мөөнөттө радикалдуу экономикалык реформаларды жүргүзүүгө, көп тармактуу экономиканы түзүүгө жана аны турукташтырууну камсыз кылууга, рынок экономикасынын элементтерин туруктуу консолидациялоого жана экономикалык өсүштүн динамикасына жана калктын жыргалчылыгына жетишүүгө умтулушкан.

Бирок Кыргызстанда борборлоштурулган пландаштыруу жана башкаруудан рыноктук мамлелерге тобокелчилик менен тез өтүү оң натыйжа берген эмес. Себептери ар кандай болгон:

биринчиден, мамлекеттик менчиктерди тездетилген приватштыруу процесси эффективдүү жеке ишканаларды түзүүгө жардам берген эмес. Аларды кальштандыруу жана өнүктүрүү белгилүү бир убакытты талап кылган;

экинчиден, рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны өндүрүү үчүн техникалык жабдууларды жана технологияларды кыска мөөнөттө жаңылоо үчүн баштапкы капитал жетишсиз же жок болгон;

үчүнчүдөн, рынок экономиканы ишке ашыруу үчүн жаңы көз караштагы кадрлар даярдалган эмес, көп учурда ишканалардын жетекчилери (мамлекеттик жана жеке менчик) ошол эле административдик буйрукчул системанын шартында иштешкен эски кадрлар өзгөрүүсүз бойdon калыш, алардын маанайы рынокко эмес, дале жогор жакка көз каранды болушкан;

төртүнчүдөн, коом тез арада радикалдуу реформага даяр эмес болгон;

бешинчиден, кысса мөөнөттүн ичинде финанссылык, юридикалык жана башка рыноктук институттар түзүлгөн эмес.<sup>788</sup>

Дал ушул 90-жылдардагы экономиканы постсоветтик өлкөлөрдө “өткөөл экономика” деп аталган. Ал эми Кыргызстанда 1992-жылдын 2-январында бааларды либералдаштыруудан башталган. Өткөөл экономиканын старт берилүүсү эң катаал экономикалык кризистин шартында башталган. Бул кризис екмөттүн “кайра куруу” саясатынын натыйжасында келип чыккан. Кыргызстан рынок реформасын мамлекеттик менчикке жана борбордук пландаштырууга негизделген буйрукчул экономика менен баштаган.

Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү керектөөчүлөрдүн талабын канаттандыруу үчүн эмес, буйрукту аткаруу үчүн иштеген, бул рынок экономиканын мыйзамына каршы келген. Башкаруунун борборлоштурулган системасы өндүрүштө иштешкен ишкерлердин ишкердик жөндөмдүүлүктөрүн басып салган.

Баштапкы этапта гиперинфляция жана галопирдик инфляция күчтүү өнүккөн. Мисалы, 1993-жылы республикада инфляциянын деңгээли 1366%-ды түзгөн.<sup>789</sup> Мындай шартта заводдор менен фабрикалар, ишканалар, фирмалар, ишкерлер өндүрүшүн токтоотууга аргасыз болушкан. Продук-

788. Абымаликов К. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе). Учебник. – Б.: 2010. – С. 9-10.

789. Ермакович В., Панькув Ю. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г.г. Перевод с польского Елены Козаржевской. CASE – Центр социально-экономических исследований. – Варшава, декабрь 1996 г. – С. 5; Абымаликов К. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе). Учебник. – Б.: 2010. – С. 28

циянын баасы абдан тез жогорулап, өндүрүш рыноктун суроо-талаптарын керектүү санда жана сапатта канаттандырууга үлгүргөн эмес.

Рынок экономикасына етүү мезгилинде коомдук менчикти мамлекеттик менчиктен ажыратуу маселеси алдыңкы планга чыккан. 1991-жылдын 20-декабрында Жогорку Кеңеш “Приваташтыруу жөнүндө” мыйзамды кабыл алыш, бул максатты ишке ашыруу үчүн ушул эле жылдын 21-декабрында Президенттин “Кыргыз Республикасынын министрлөрдөн жана мамлекеттик комитеттерин түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндөгү” Жарлыгына ылайык: “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлкүү башкаруу боюнча мамлекеттик комитети” түзүлгөн.<sup>790</sup>

Мамлекеттик жана коомдук мүлктөрдү “прихваташтыруу” процесси. 1990-жылдардын башында Советтер Союзу ыдырап, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин республика көптөгөн кейгейлөргө туш болгон. Эң кейиштүүсү союз мезгилинде салттуу болуп калган экономикалык байланыштардын бузулушу менен бирдиктүү эл чарба комплексинин кыйратылышы болгон.

Натыйжада өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү кескин төмөндөп, экономика гиперинфляцияга кабылыш, жумушсуздук күчөгөн. Мунун баары экономикалык өнүгүү стратегиясын эртерээк аныктоонун чукул зарылдыгын жараткан. Кырдаалды

790. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН от 21 января 1991 года N УП-40 г.Фрунзе. <http://cbd.mojjust.gov.kg/act/view/ru-ru/48203/10?cl=ru-ru>; Социально-экономическое положение Кыргызстана. <http://www.welcome.kg/ru/history/nz/rtuy/>

терең талдаپ, жыйынтық чыгарууга мүмкүнчүлүк болбой калган, кымгуут мезгил болгон.

Кыска мөнөттүү ичинде республиканын төң салмактуу экономикалык стратегиясын иштеп чыгууга жаңы көз караштагы, рынокко өтүүнүн жол-жобосун терең өздөштүргөн кадрлар да жок болгон. Мындай сценариийде өлкө жетекчилиги үчүн бирден-бир альтернативалуу жана даяр долбоор эл аралык уюмдар тарабынаң жылуу-жумшак сунушташынан “рыноктук фундаментализм” стратегиясы болгон.

Акаев башында турган реформатор-чиновниктер чет өлкөлүктөр сунушташкан рыноктук стратегия автоматтык түрдө республиканын экономикасын гүлдөп осүпүн камсыз кылат деп кыялданышкан. Батыштын катаал рынок системасын ССРР мезгилиинен бери калыпташып калган пландуу экономикага түз жана жөнөкөй альтернатива катары академик-президент тарабынаң шыкstanuu менен кабыл алышынан.

А.Акаев президенттик программасында кыргыздын улуттук менталитети, менчикке болгон көз карашы, каликтын билим деңгээли, республиканын социалдык-экономикалык озгөчөлүктөрү терең анализденген эмес. Экономикалык реформаны ишке ашыруунун механизмдери деталданыштырылыш, интеллигиянын чыккан эмес. Акаев Батыштын “рыноктук фундаментализм” стратегиясын колдонуу менен Кыргызстанды постсоветтик мейкиндикте бириичилерден болуп, уч жылдын ичинде экинчи “Швейцария” жана “демократия аралын”

күрарына ооз көптүрө убаданы үстөккө-босток берген.<sup>791</sup>

Кыскасы, Батыштын жашоо образына башы айланган, кыялкеч, өндүрүш иштеринен алыш академик Акаев башкаруунун алгачкы күнүнөн баштап, Горбачевдин жолун жолдоп, республиканы келечеги бүдөмүк, туңгуюк жолго багыттаган.<sup>792</sup>

Мезгилиинде, Н.С.Хрущев да “кемчонтойлук” кылыш, 1961-жылы КПССтин XXII съездинде: “совет элиниң азыркы мууну 1980-жылы коммунизмде жашайт!” – деп, бүткүл дүйнөгө ооз көптүрө жарсалган.<sup>793</sup>

Улуу Калыгул олужа мындан 200 жыл мурда: “Улугуц ойчул болбосо, убара тарткай эл карып” – деп, андан ары ой учугун улай: “Жеген-ичкен башчың болоор, акыры барып качкын болоор...”<sup>794</sup> – деп, кыргыз президенттеринин тағдырларын көзү ачыктык, олужалык менен эки кылым илигери алдын ала эскерткени жүрт башчыларынын бирине да сабак болбой, акыркы отуз жылдан бери бийликтеги уюнулган коррупционер-трайбалисттер менен сабастыз-базаркомдордуу башкаруусунун азабынан

791. Акаев Аскар Акаевич 1-й Президент Киргизии. 27 октября 1990 года — 11 апреля 2005 года <http://nestekaz.ru/persona/333012-akaev-askar/>; Канатбек Азиз Кыргызская демократия – народник без головы. <http://center.kg/article/465>

792. Акаев Аскар Акаевич 1-й Президент Киргизии. 27 октября 1990 года — 11 апреля 2005 года <http://nestekaz.ru/persona/333012-akaev-askar/>

793. XXII съезд КПСС, 1961 год. Никита Сергеевич Хрущев провозглашает: уже в 1980-м советский человек первым в истории встретит коммунизм – рай на земле. <http://diletant.media/article/46276610/>; <http://mianakly.ru/20181017-k-1980-godu-hrushev-boevihhal-portret-kommunizm>

794. Кыргыз Маданият ворбору. Калыгул Вай уулу. <https://kmvz.kloor.kz/2020/03/16/KALYQUL-VAI-UULU>

Кыргызстан өнүгүүнүн ойтималдуу жолун таппай, калк кедейчиликтин азабын тартып келет.

1990-жылдын 27-октябринда А.Акаев Кыргыз ССРинин Президенти болуп шайлангандан кийин, ал кыялышындағы максатын ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамдарын иштеп чыгууга багыт алган. Анын сунушу менен 1991-жылдын 31-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети: “1991-жылга Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык өнүгүшүнүн негизги багыттары жөнүндө”<sup>795</sup> токтом кабыл алыш, ал токтомдо 1991-жылдын негизги багыттары менен приоритеттерин аныктоо каралыш, экономиканы кайра куруунун негизги пункттары: “менчикти мамлекеттен ажыратуу жана приватташтыруу, жер реформасы” боюнча мамлекеттик программа иштеп чыгуусу өкмөткө тапшырылган.

Жогорку Советтин кабыл алган токтомуна ылайык КРнын Министрлер Кабинети тарабынан кыска мөөнөттө акаевдик программа иштелип чыгып, 1991-жылы 18-октябрда өкмөттүк жыйында “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана коммуналдык менчигин мамлекеттен ажыратуунун жана менчиктешируүнүн 1991-1992-жылдарга программысы” жөнүндөгү токтому кабыл алынган.<sup>796</sup>

795. Постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 31 января 1991 года № 353-XII «Об основных направлениях экономического и социального развития Республики Кыргызстан на 1991 год». <https://continent-online.com/Document/?docid=30221595#pos=6:-49>

796. «Программа разгосударствления и приватизации государственной и коммунальной собственности Республики Кыргызстан на 1991 – 1992 годы» от 18 октября 1991 года [Текст]// Информационно - правовая система] «Токтом». – Бишкек, 2015. - № 510;

Менчиктешируүнүн өкмөттүк программысы жарыяланган соң, 1991-жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети: “Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, приватташтыруунун жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алыш,<sup>797</sup> ошол эле күнү Жогорку Совет: “Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, приватташтыруунун жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Законунун күчүнө киришинин тартиби жөнүндө” токтомун кабыл алган.<sup>798</sup>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети 1992-жылдын 1-июлунда “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк фонду жөнүндө” мыйзам кабыл алыш, Жогорку Советтин ошол эле күнү сессиясында № 929-XII токтому менен мыйзам күчүнө киргизилген.<sup>799</sup> Ушул Мыйзам менен Кыргыз

[https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30218836&pos=3:-88#pos=3:-88](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30218836&pos=3:-88#pos=3:-88)

797. 1991-жылдын 20-декабрындағы 683-XII “Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, приватташтыруунун жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-ж., № 22, 694-ст.). <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111126?cl=ky-kg>

798. Постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 20 декабря 1991 года № 684-XII О порядке введения в действие Закона Республики Кыргызстан “Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательской деятельности в Республике Кыргызстан”. <https://online.zakon.kz/Document/?docid=30218836&pos=3:-88#pos=3:-88>

799. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН “О Фонде государственного имущества Республики Кыргызстан” г.Бишкек от 1 июля 1992 года N 928-XII; Введен в действие постановлением

Республикасынын Мамлекеттик мүлк фондуда (Маммұлк фондуда) уюштуруулуп, анын ишинин укуктук жана экономикалық негиздері аныкталған.

Мыйзам өткөөл мезгилде менчикти трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууда Мамлекеттик мүлк фондунун көз карандысыздығын камсыз кылууга, ага мамлекеттик жана коммуналдық менчикти мамлекеттен ажыраттуу жана приватташтыруу процесстерин ишке ашыруу, анын юридикалық жактар, мамлекеттик органдар менен мамилелерин жөнгө салуу боюнча практикалық иш-чаралардын координатору жана уюштуруучусу статусун берүүгө багытталған.

Мыйзамдын биринчи статьясында: “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк фондуда мамлекеттик (коомдук) менчиктин субъекти катары Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын билдириет жана мамлекеттик жана муниципалдық менчикти мамлекеттен ажыраттууга жана приватташтырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарафынан берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк фондуда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүне кирет...”, – деп жазылган.<sup>800</sup>

Верховного Совета Республики Кыргызстан от 1 июля 1992 года N 929-ХII. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/816?cl=ky-kg>

800. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН “О Фонде государственного имущества Республики Кыргызстан” г.Бишкек от 1 июля 1992 года N 928-ХII. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/816?cl=ky-kg>

Мамлекеттик жана муниципалдық менчикти мамлекеттен ажыраттуу жана приватташтыруу бири-бири менен тыгыз байланыштагы түшүнүк болгону менен маани-маңзызы жагынан эки ача түшүнүктөр.

Мамлекеттен ажыраттуу (разгосударствление) – был экономикадагы мамлекеттин ашыкча ролун жоюуга багытталған мамлекеттик менчикти өзгөртүү боюнча чаралардын комплекси. Ал чарба жүргүзүүнүн көпчүлүк функцияларын мамлекеттен алыш салуу менен ишкананын деңгээлине тиешелүү полномочиelerди берүүнү камтыйт. Бирок, мамлекеттен ажыраттуу мамлекеттин экономикалық сферадан толук чыгып кетишпин билдирибейт, анткени:

биринчиден, заманбап өндүрүш мамлекеттик жөнгө салуусуз ийгиликтүү өнүгө албайт;

экинчиден, мамлекет мыйзамдык эрежелерди жана аларды сактоонун механизмин түзөт;

үчүнчүдөн, монополизмди жоюуга, атаандаштыкты жана ишкердүүлүктүү өнүктүрүүгө багыттайт.

Мамлекеттен ажыраттуунун негизги ыкмалары болуп төмөнкүлөр саналат:

биринчиден, рынокту либералдаштыруу;

экинчиден, коммерциялаштыруу;

үчүнчүдөн, аралаш ишканаларды (мамлекеттик-жеке) түзүүнү жана иш чөйрөсүн көңейтүүнү стимулдаштыруу;

төртүнчүдөн, денационалдаштыруу, анын басымдуу бөлүгү түздөн-түз менчиктешириүү мүнөзүнө ээ. Мында мамлекеттик ишканалардын менчиги жеке колго гана эмес, банктарга, мамлекеттик

ишканалардын жамааттарына, кооперативдерге да етүшү мүмкүн.<sup>801</sup>

Мамлекеттен ажыратуунун ушул бардык методдору ез ара чырмалышып, менчиктиң өзгөрүшүндө жана рынок экономикасының чарбалык механизмин өркүндөтүүдө туюнтулган.

Мамлекеттен ажыратуу принципиалдуу түрдө ар кандай формада болушу мүмкүн, аларды бир катар критерийлер боюнча классификациялоого болот: кызматкерлердин чегинде гана же бардык каалоочуларды да тартууга мүмкүнчүлүк берүү; акча же атайын чектер түрүндө мүлктүү кайра белүштүрүү механизмин ишке ашыруу; сатуу техникасы; ишканалардын уюштуруу структураларын өзгөртүү жана фондулук рыноктун тигил же бул катышуучуларынын жана институционалдык инвесторлордун менчиктештирүү жана башка белгилерге катышуу деңгээли. Чындыгында, бул вариантардын көпчүлүгү, эреже катары, айкалыштырып колдонулат.<sup>802</sup>

Мамлекеттен ажыратуунун борбордук звеносу — приваттاشтыруу.

Менчиктештирүү (приватизация) (латын тилинен *privatus* — жеке) — мамлекеттик же муниципалдык менчикти жеке колго өткөрүү — сатуу (толук же жарым-жартылай) процесси болуп саналган менчикти трансформациялоонун бир түрү. Менчик-

тештириүгө кеминде эки тараф катышат жана сөзсүз түрдө тарааптардын бири — уюм (организация) же мамлекет. Менчиктештирүүнүн максаты мамлекеттик менчикти жоюу эмес, анын монополиясын жоюу, атаандаштыкты жана ишкердикти өнүктүрүү, экономиканын нормалдуу иштеши учун шарттарды камсыз кылуу болуп саналат. Менчиктештирүүнүн тескери процесси **улутташтыруу же муниципалдаштыруу** деп аталат.<sup>803</sup>

**Улутташтыруу (национализация)** — мамлекеттин социалдык-экономикалык саясаттагы ишчарасы, ага ылайык жеке адамдардын менчигинде турган жерди, өнөр жай ишканаларын, банктарды, транспортту же башка мүлктөрдү мамлекеттик менчикке өткөрүү. Улутташтыруу акысыз экспроприация — конфискациялоо, ошондой эле толук же жарым — жартылай сатып алуу — реквизиция жолу менен жүргүзүлүшү мүмкүн.<sup>804</sup>

Реприватизация — менчиктештирүүнүн тескери процесси, ал мурда менчиктештирилген объект мамлекеттик менчикке кайтып келгенден кийин кайра менчиктештирүүдөн турат.

Реприватташтыруунун максаттары:

- менчиктештирүү учурунда бузулган "адилеттүүлүкту калыбына келтирүү";
- бюджетке кошумча кирешелерди алуу;

801. Разгосударствление и приватизация. <https://studfile.net/preview/1971674/page:11/>

802. Приватизация. [https://vk.com/wall-158073908\\_13](https://vk.com/wall-158073908_13); <https://ru.wikipedia.org/wiki/Приватизация>; РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В СТРАНАХ СНГ. <https://studfile.net/preview/7095225/page:24/>

803. Приватизация. [https://vk.com/wall-158073908\\_13](https://vk.com/wall-158073908_13); <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

804. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>

- мамлекеттік бийликтін идеологиялық бағыттарын алмаштыруунун натыйжасында менчікті кайра бөлүштүрүү;
- натыйжалуу ээсин тартуу.

Реприватизация деп ошондой эле мамлекеттік мұлкту мурдагы жеке менчик әзлериңе же алардың мұраскорлоруна кайтарып берүү деп түшүнүүгө болот.<sup>805</sup>

**Денационализация** – улутташтырууга карама-каршы процесс: мамлекеттік менчікті (енер жай ишканалары, банктар, жер тилкелери, үлүштөр ж.б.) көбүнчө мамлекеттік ишканалардың ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугунун төмөндүгүнөн улам жүзегө ашырылат. Ал, адатта, сатуу менен жүзегө ашырылат. Бул учурда, мурдагы әзлериңе сатып алуу үчүн артыкчылық укугу берилиши мүмкүн.<sup>806</sup>

Менчик – тарыхый категория, антикени ар бир тарыхый доордо ал әмгектин коомдук бөлүнүшүнүн өнүгүшүнүн объективдүү шарттарын чагылдырган. Менчик ээси ким экендигине жараша чарбалық практикада менчіктин эки түрү: коомдук жана жеке болуп бөлүннет. Коомдук менчикке: мамлекеттік менчик, муниципалдық жана коомдук уюмдардың менчиги. Ал эми жеке менчикке: жеке адамдардың менчиги жана юридикалық жактың менчиги.

805. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%82%D0%80%D1%86%D0%80%D0%88%D0%8F>

806. Денационализация. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14288>

1992-жылдын 1-июлунда кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттік мұлк фондуда жөнүндө” мыйзамдың негизинде Мамлекеттік мұлк фондуда түзүлүп, ал алгач Кыргыз Республикасынын Жогорку Советтин алдында болуп, өкмөттүн курамына кирген эмес. Фонддун председетелдигине президент А.Акаев менен Жогорку Советтин төрагасы М.Шеримқұлов макулдашшуу жолу менен өнер жай министри Э.К.Өмүралиев<sup>807</sup> дайындалған.<sup>808</sup>

Э.Өмүралиев: “Фонд өкметтөн тышкары болгон. Мен президентке кирип, бул процеске өкмет катышыны керек. Экономиканын айрым тармактары үчүн жооптуу тармактык министрлик-тер бар экен, алар эмнени менчиктеширип, эмнени менчиктеширибөөнү аныкташы керектигин айтып, мен Фонддун төрагасын бир эле убакта өкмет мүчесү болушун сунуштагам.

Президенттин сунушу менен мен вице-премьер-министр, Мамлекеттік мұлк фондунун төрагасы болдум. Мен спикерге, премьер-министрге отчет менен кирип калдым. Мен өкметтүн жыйындарына катыштып, ал жактан керектүү маалыматтарды алам, Фонддун иши тууралуу информация берем, айтор, менчиктешириүү саясатынын айрым аспектилерин чогуу түздүк.

Биринчи президенттин позициясы боюнча артика кылчактабай, бардыгын менчиктешириүү керек, рынок чөйресүн жана экономикасын калып-

807. Өмүралиев Эсенгул Касымович (1950 — 2018) — мамлекеттік ишмер, саясатчы, дипломат.

808. Люди Кыргызстана. <https://akipress.org/people/news:444>

тандыруу үчүн шарттарды түзүү үчүн муну тез арада жасоо керек болгон”, – дейт интервьюсунда.<sup>809</sup>

Мамлекеттик мүлк фондуда төмөнкүлөргө жооптуу болгон:<sup>810</sup>

- менчиктештируү боюнча мыйзам жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо;
- менчиктин формаларын кайра түзүүгө багытталган саясатты ишке ашыруу;
- мамлекеттик жана муниципалдык менчикти эң натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу;
- менчик ээси катары мамлекеттин укуктарын коргоо;
- Мамлекеттик мүлкүү тескеөгө тиешелүү эл аралык келишимдерди даярдоо.

Маммүлк фондунун башкы милдеттерине, бир жагынан, көптөгөн уюштуруу бөлүмдерүнүн жана функциялардын ички иштерин координациялоо болсо, экинчи жагынан, менчикти трансформациялоо саясатынын орто жана узак мөнөттүү артыкчылыктарын аныктоо кирип, аларды ишке ашыруу стратегиясын иштеп чыгуу, бул саясатты ырааттуу ишке ашыруу, ошондой эле калган мамлекеттик секторду башкаруунун механизмдерин жана куралдарын принциптүү жаңы шарттарга ылайык келтирүү болуп саналат.

809. Люди Кыргызстана. Эсенгүл Омуралиев. <https://akipress.org/people/news:444>

810. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.9. [http://www.caseresearch.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.caseresearch.eu/files/?id_plik=2379)

Кыргыз Республикасында менчикти трансформациялоонун жүрүшүн приватташтыруу боюнча үч мамлекеттик программа кабыл алынган. Ага ылайык үч этапка бөлүп кароого болот.

**Менчиктештируүнүн биринчи этабы (1992 – 1993).** Кыргыз Өкмөтү тарабынан 1992-жылы январда кабыл алынган менчиктештируүнүн биринчи программасынын максаты Кыргызстандын экономикасында менчиктин структурасын түттамырынан бери өзгөртүү болгон.

Бул максатты ишке ашырууга Кыргызстандын эл чарбасынын баардык секторлорундагы баардык ишканаларды тез арада мамлекеттен ажыратуу менен менчиктештируүнү ишке ашырууга тийиш болгон.

Программада ошондой эле менчикти трансформациялоо процесси рыноктук механизмдердин калыптанышына алыш келери, ал өз кезегинде калктын аң-сезиминин жана жүрүм-турумунун өзгөрүшүнө шарт түзө тургандыгы каралган.

План боюнча эки жылдын ичинде негизги фонддордун наркы республиканын бардык мамлекеттик секторунун негизги фонддорунун наркынын 35% түзгөн объекттерди менчиктештируү болжолдонгон.<sup>811</sup>

1992 – 1993-жылдардагы менчиктештируү программысы менчиктештируүнүн жана мамлекеттен ажыратуунун төмөнкүдөй методдору караган:<sup>812</sup>

811. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.11. [http://www.caseresearch.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.caseresearch.eu/files/?id_plik=2379)

812. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены

- ишкананы аукциондо сатуу;
  - ишканаларды тендердик, адатта баа менен сатуу, айрым учурларда жөнекейлөтүлгөн бизнес-пландын тезистерин берүү менен;
  - кийин сатып алуу менен узак мөөнөттүү аренда;
  - акционердик коомго (акционерлештируүгө) айландашуу, андан кийин акцияланып жаткан ишкананын кызматкерлерине жана жетекчилигине акцияларды сатуу (25% дан 75% га чейин);
  - жеке адамдарга түз сатуу;
  - бүткүл ишкананы эмгек жамаатына түз сатуу;
  - мүлкүү акысыз өткөрүп берүү.
- 1994-жылдын 1-январына карата 4428 ишканана приватташтырууга тартылган. Менчиктештируүнүн методдору боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдей болгон:<sup>813</sup>
- тендерлер менен - 28,6%;
  - ишкананы эмгек колективине тике сатуу - 28,2%.
  - жеке жактарга түз сатуу - 21,3%;
  - акционерлештируү - 18,0%
  - кийин сатып алуу менен арендага берүү - 1,5%;
  - башка методдор - 2,4%.

Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.12. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

<sup>813.</sup> Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Киргизстане в 1992-1996 г г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.12. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

Республиканын жарандарынын жеке эмгектик салымын эске алуу менен менчиктештируү процессине калктын көнүри катмарын тартуу максатында КР Президентинин 10.05.1992-жылдагы: “Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана коммуналдык мүлкүү сатып алууга арналган атайын төлөм каражаттарын киргизүү жөнүндөгү” Жарлыгы менен упай эсебинде атайын төлөм каражаттарын (“специальное платежное средство” – СПС) эсептөө механизми киргизилген.

Республиканын бардык жарандары СПС алууга укуктуу болгон. Алардын наркы дифференцияланган жана рубль менен чагылдырылган (киргыздын улуттук валютасы сом 1993-жылдын май айында программаны ишке ашыруу учурунда киргизилген).<sup>814</sup>

Иштеген адамдар жана пенсионерлер алган СПСтин баасы алардын эмгек акысынын өлчөмүнө жана иш стажына жараша болгон. Республиkanын бардык башка жарандары 1000 рубль өлчөмүндө СПС ала альшкан. СПС энчилүү болгон жана башка адамдарга берилиши же сатылышы мүмкүн эмес (жакын туугандарынан тышканы) болгон.

СПС менчиктештирилүүчү мүлккө, сатылып алынган акцияларга, ошондой эле турак жайга төлөөгө сунушталышы мүмкүн болгон. 1993-жылдын аягына чейин (СПСке арыз берүүнүн баштапкы белгиленген мөөнөтү аяктаганда, кийин 1.09.1994-жылга чейин узартылган). 1993-жылдын аягына чейин (СПС алууга арыз берүүнүн алгачкы белги-

<sup>814.</sup> См.: Киргизский сом. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\\_%D1%81%D0%BE%D0%BC](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BC)

лөйгөн мөөнөтүү аяктаганда, кийин 1.09.1994-жылга чейин узартылган) СПС калктын 3/4 бөлүгүнөн көп алган.

Ошол эле учурда 1993-жылдын акырына карата СПСтин ээлеринин 5%дан ашпаганы аларды төлөм каражаты катары, негизинен турак жайды менчиктештируү жана алар иштеген ишканаларды менчиктештируүгө катышуу үчүн пайдаланышкан. Массалык менчиктештируүнүн биринчи аракетинин дээрлик толугу менен ишке ашпай калышынын негизги себеби менчиктештирилген ишканалардын тиешелүү сунушунун жоктугу, ошондой эле СПСти колдонуу менен төлөм механизми менен байланышкан чектөөлөр, жана СПСтин эркин жүгүртүлүүсүнүн жоктугу болгон.

Жалпы менчиктештируү идеясын сактап калуу үчүн Кыргызстандын Президенти 1993-жылдын аягында массалык менчиктештируүнүн жаңы принциптерин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон.<sup>815</sup>

Жарлыкта СПСти менчиктештируү купондоруна алмаштыруу караган, анын баасы балл менен көрсөтүлгөн жана СПСнын наркынын бир сомго 100 балл берилген. Өз кезегинде 1 сом 200 рублга барабар болгон. Купондор алыш жүрүүчүнүн баалуу кагазы болгон.<sup>816</sup> Упайдын материалдык

815. Указ Президента КР: "О совершенствовании механизма реализации специальных платежных средств Кыргызской Республики" от 1 декабря 1993 г. [https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575261;http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575261;http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

816. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.19. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

алыш жүрүүчүсү жана өлчөө бирдиги 100 (көк түстөгү купюра) жана 500 (жашыл түстөгү купюра) номиналындагы менчиктештируү купону болгон.

*Менчиктештируү купондору:*<sup>817</sup>



Купондор төмөнкүлөргө колдонулушу мүмкүн:

- приватташтырылган ишканалардын акцияларына алмаштыруу;
- массалык менчиктештируү программасын тейлөө үчүн түзүлгөн адистештирилген инвестициялык фонддордун акцияларына алмашуу;

817. Тооктосунова Ч. Итоги реализации первых ликвидных ценных бумаг республики. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575261>

- турак-жайды приватташтыруу үчүн төлөм. СПСтен айырмаланып, купондорду эч кандай чектөөсүз сатып алууга жана сатууга болот.

Приватташтыруу боюнча официалдуу чечимдерди кабыл алуу менен ал чечимдерди ишке ашыруу жетишсиз болгон. 90-жылдардын биринчи жарымында республикада социалдык-экономикалык абал болуп көрбөгөндөй абдан оор кырдаал түзүлгөн: калктын кескин жакырдануусу; ачарчылык коркунучу; коомдун бардык катмарларында эски идеялык жана идеологиялык таянычтардын жоюлушунун натыйжасында эски союздук башкаруу органдарынын иштебей, шал болусу; керектөө рыногунун кыйрашы; алтын-валюталык резервинин жоктугу; чет өлкөлөрдөн колдоонун жоктугу жана башка толгон-токой кейгейлүү проблемалар жаңы мамлекеттик бийликтин алдында турган.

Кыргыз экономикасын менчиктештируүнүн кеңири масштабдуу жана шашылыш ишке ашырылып жаткан биринчи этабы кайра түзүүлөргө камтылган ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатууда реформаторлор күткөн өзгөрүүлөргө алыш келген эмес.

Биринчиден, приватташтырууга ыраатсыз, карама-каршы мамиле кылуунун натыйжасында приватташтырылган ишканаларда менчиктин эффективдүү структурасы түзүлгөн эмес. Эң негизгиси эмгек коллективдерине формалдуу түрдө өткөрүлүп берилген акциялар карапайым жумушчулардын колдоруна тийген эмес. Анткени акционердик коомго айландырылган ишканалардын башкаруучу кадрдык курамы жаңыланбай, өзгөрүүсүз калгына байланыштуу эмгек жамааттарына таандык

болгон акциялардын пакеттерин контролдоо акционердик коомдордун жетекчиликтеринин колунда калган. Айрым учурларды кошпогондо, приватташтырылган ишканаларда реструктуризациялоо жана адаптациялоо иштери жүргүзүлгөн эмес.

Экинчиден, приватташтыруу процессинин өзү бюрократизмдин жана субъективизмдин көптөгөн негативдүү жактарына жык толгон. Ар бир конкреттүү ишкананы менчиктештируү ыкмасы жөнүндө чечим Мамлекеттик мулк фондунун жетекчилиги тарабынан тыкыр анализденбей, үстүрттөн кабыл алынганд. Ошол себептен менчиктештируүгө кабылган ишкананын баасы, төлөө ыкмасы, менчиктин түзүмү жана эмгек жамаатына берилген акциялардын саны боюнча чечимдер толук субъективдүү болгон.

Үчүнчүдөн, менчиктештируүнүн мыйзамдык базасы да идеалдуу болгон эмес. Көптөгөн укуктук документтер менчиктештируүнүн жүрүшүндө түзүлүп, оперативдүү кабыл алышыны керек болгон, көптөгөн чечимдер жетиштүү укуктук негиздерге ээ болгон эмес жана керектүү мыйзам актылары да жок болгон.

Приватташтыруунун биринчи этабы Кыргызстандын экономикасын реструктуризациялоодо пландаштырылгандай жыйынтыкка жана менчиктештирилген ишканаларда адаптациялык иш-аракеттеринин башталышына алыш келбесе да, алар менчик түзүмүнө жол ачып, ишканаларды андан ары реформалоо үчүн өбелгөлөр түзүлгөн.

Менчиктештируүнүн экинчи этабы (1994-1995). Кийинки эки жылга түзүлгөн менчиктештируүнүн программасы негизинен мурунку,

биринчи этаптын тажрыйбасында кетирилген кемчиликтерди эске алуу менен түзүлгөн.

Экинчи этаптын программасынын негизги максаты экономиканы кайра куруу жана жүргүзүлүп жаткан рыноктук реформалар менен өз кызыкчылыктарын аныктоочу жеке менчик ээлеринин катмарын түзүү болгон. Кабыл алынган чечимдердин баардыгы менчикти трансформациялоо процесстеринин сапатын жакшыртууга алыш келиши керек болгон. Экинчи этаптын программасы менен приватташтыруунун биринчи этапынын программасынын принципиалдуу айырмасы мына ушунда болгон.

Менчиктештируү ыкмалары жөнөкөйлөштүрүлгөн. Методду тандоо ишкананын чоңдугуна көз каранды болгон, биринчи кезекте жумушчулардын саны менен елчөнгөн (мындан тышкары, бир кызматкерге туура келген фонддордун наркынын критерийин колдонууга жол берилген). Приватташтырылуучу ишканалар төмөнкү категорияларга бөлүнгөн:<sup>818</sup>

- 100 кишиге чейин иштеген ишканалар аукциондордо сатылуусу сунушталган. Ал эми өзгөчө учурларда гана коммерциялык конкурстар аркылуу сатылышы керек болгон (әгерде бул конкреттүү шарттар талап кылыша);

- 100ден 1000ге чейин адам иштеген ишканалар, эреже катары, акциялаштырылып, андан кийин акцияларды сатуу жолу менен менчиктеш-

818. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.15. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

тирилиши керек болгон. Эгерде иштеген бир кызматкерге белүнгөн фонддун наркы белгилүү бир суммадан (1994-жылы 50 сом, 5 АКШ долларына жакын болгон) ашпаса, менчиктештируү долбоору конкурста жеңип чыккан инвесторго түз сатуу караган;

- 1000ден ашык жумушчусу болгон ишканаларды бир жылдык мөөнөтке, корпоративдик башкарууга, менеджердик топторго өткөрүп берүү караган. Бул топтордун милдети ишкананы реструктуризациялоо жана жеке менчикке өткөрүү долбоорун иштеп чыгуу болгон. Бул топтун ишканаларынын бир бөлүгү акционерлештируүгө душар болгон, ал эми калгандары корпоративдик башкаруу, башкача айтканда, ишкананын өзүн өзгөртпөстөн чарбалык шериктештикке мүнөздүү органдарды түзүү караган. Программада кайсы ишканаларды акционерлештируү керек, кайсынысын акционерлештирбеш керек экени так көрсөтүлгөн эмес.

Программада Кыргызстандагы менчикти трансформациялоого чет элдик капиталдын катышуусуна өзгөчө көңүл бурулган. Негизинен чет элдик инвесторлорго ата мекендик инвесторлор менен бирдей укуктар гарантияланган. Менчиктештирилген өнер жай мекемелердин 5% акциясы эмгек жамаатына бекер берилген.

1994-1995-жж. жаңы концепцияда жана программада массалык приватташтыруу саясатын улантууда купонду пайдалануу аркылуу элге менчикти бекер берүү караган.

1995-жылдын май айында Кыргыз фондолук биржасы ачылып (КФБ), 1996-жылдын башында купон менен 11489 келишим 2,5 млн. сом өлчөмүндө

приватташтыруу жүргүзүлгөн. Жылдын ичинде 90 купондук аукцион еткөрүлүп ага катталгандардын 25% үлүшү сатылып, 536 өнөр жай мекемелери 48 млн. сомго бааланган. Республикада баалуу кагаздын экинчи рыногу иштей баштаган.<sup>819</sup>

Официалдуу маалыматтар боюнча 1994 – 1995-жылдары 1437 ишкан трансформацияга тартылган. Алардын негизги фонддорунун орточо жылдык наркы 215,3 миллион сомду түзгөн.<sup>820</sup> Менчиктештириүүнүн бүткүл мезгили ичинде (1991 – 1995-жж.) кайра түзүүлөр ишканалардын 59%ын камтыган.

Кыргыстандын экономикасынын айрым тармактары боюнча менчикти кайра түзүүнүн натыйжалары төмөнкүдөй болгон:<sup>821</sup>

- өнөр жай – 77%,
- курулуш – 53,4%,
- транспорт – 46,1%,
- соода жана коомдук тамактануу — 95,5%
- кызмат көрсөтүү – 100%,
- айыл чарбасы – 40%,
- башка тармактарда — 16%.

Менчиктештириүүнүн натыйжасында менчиктин ар кандай формаларынын ортосунда төмөнкүдөй пропорциялар түзүлгөн:

819. Абдымаликов Кыдыр Кыргыстандын Экономикасы (еткөөл мезгилиниде) – Б.: “Улуу тоолор” – 2016.14-б.

820. Постановление от 28 февраля 1996 г. № 82 “О Программе разгосударствления и приватизации государственного имущества в Кыргызской Республике на 1996-1997 годы”.

821. Юлиан Панькув. Прогресс, результаты и проблемы процесса приватизации в Кыргызской Республике Варшава, февраль 2001 г. – С. 22 – 23. Приватизация 1991 - 2001. Юлиан Панькув. Варшава 2001.pdf

- 2000ге жакын объект жеке жактарга сатылған;
- эмгек коллективдерине 2000ге жакын объектилер берилди;
- 153 ишкан жоопкерчилиги чектелген шериктептикке айландырылган.

Андан кийин акционерлештирилген ишканалардын жарымына жакыны (48,3%) толугу менен менчиктештирилген.<sup>822</sup> Калган акционерлештирилген ишканаларда акциялардын мамлекеттик пакетинин орточо өлчөмү 59,5%ды түзгөн.<sup>823</sup>

1991 – 1995-жылдар ичинде менчиктештириүүдөн түшкөн каражаттын жалпы суммасы болгону 165 миллион сомду түзгөн. Бул каражаттар төмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн:<sup>824</sup>

- 130 миллион сом респубикалык жана жергилиттүү бюджеттерге түшкөн;
- 11,5 млн сом гарантиялык милдеттенмелер фондуна түшкөн;
- 6,5 миллион сом мамлекеттик ишкердик фондуна жумшалган;

822. Чарбалык шериктештик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ошондой эле эл аралык каржы исти-туттарынын критерийлерине ылайык, эгерде анын акцияларынын учтөн экисинен кебү жеке колдордо болсо, акционердик коом толук менчиктештирилген деп эсептелет. Бул бардык чечимдерге, анын ичинде добуштардын квалификациялуу көпчүлүгүн талап кылган чечимдерге карата акционерлердин жалпы чогулушунда АКга толук көзөмөлдү камсыз кылат.

823. Юлиан Панькув. Прогресс, результаты и проблемы процесса приватизации в Кыргызской Республике Варшава, февраль 2001 г. – С. 23. Приватизация 1991 - 2001. Юлиан Панькув. Варшава 2001.pdf

824. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.18. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

- 10,6 миллион сом Менчиктештируү фондунун алдында атайын түзүлгөн менчиктештируү аппаратынын карамагында калтырылган;

- калган 6,4% бюджет менен ишкердик фондунун ортосунда бөлүштүрүлгөн.

Менчиктештируүдөн түшкөн кирешелер ИДПнын 1%зын араң түзгөн.

Демек, мамлекеттик мүлктөрдү мүмкүн болушунча батыраак менчиктештируүдөн түшкөн каражаттын эсебинен өлкөдөгү өтө оор бюджеттик тарыштыкты жөнгө салууга бийликтин жасаган аракети акталбай калган. Менчиктештируүдөн түшкөн кирешелердин салыштырмалуу төмөн деңгээли биринчи кезекте, калктын каражаттык тарыштыгына жана бийликтин менчиктештируү боюнча туура эмес жүргүзгөн саясатына байланыштуу болгон.

Мындан тышкary, эң негизгиси, менчиктештируүгө чыгарылган ишканалардын жетекчилери менен ал процесске катышкан тийиштүү бийлик өкулдөрүнүн жең ичинен келишип, жеңе кызыкчылыктарын канаттандыруу максатында ишкананын өздүк наркы мүмкүн болушунча арзандатылгандыгы болгон.

Социалистик пландоо экономикадан рыноктун экономикалык шартына өтүүдө Батыштын абыл үйреткүч көнешчилеринин этегине "намаз" окуган Акаев жоо куугансын, эң кандай даярдыксыз, шашылыш түрдө коомдук менчиктерди жеңе колго, "прихваташтырыш" берүүгө жетишкен. Өлкөнүн завод-фабрикаларынын, майда ишканалардын, соода-сатык түйүндөрүнүн жана колхоз-совхоздордун жетекчилери менен менчиктештируүгө

тиешеси болгон акаевдик мамчиновниктер менчиктештируү процессин кыска мөөнөттө, жең ичинен, ич ара "прихваташтырыш" алууга жетишкен. Жыйынтыгында мамлекеттин экономикасынын кыраркасы болгон өндүрүш жеңе колдорго өтүп, ишканалар пайдубалына чейин талкаланып, темиртезектери Кытайга сатылып, өлкөдө социалдык-экономикалык кризис курчуган.

Батыштын өнүккөн өлкөлөрүндө өндүрүш экономикалык эффективдүүлүгүн жоготуп, өндүрүлгөн товарлардын сапаты эл аралык стандартка жооп бербей, банкротко кабыла турган мезгилде конкурс түк ыкма менен жеңе менчикке өткөрүү маселеси каралган. Өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдө мамлекеттик мүлкүү приваташтыруу процесси эволюциялык темпте, жүз жылдан жүргүзүлгөн. Приватизация Европа мамлекеттерин рентабелдүүлүгү төмөн жана чыгашалуу ишканалардан куткарьш, чыныгы рыноктук атаандаштык учун объективдүү шарттарды түзүү менен ишканалардын эффективдүүлүгүн реалдуу түрдө жогорулаткан.

Мисалы, Англияда Margaret Тэтчердин түшүнде, менчикти приваташтыруу өлкөдө мамлекеттик чыгымдарды кыскартууга эмес, тескерисинче мамлекеттик бюджетти ийгиликтүү толтурууга мүмкүндүк берген.

Менчиктештируү европалык мамлекеттерди рентабелдүүлүгү төмөн жана чыгашалуу ишканалардан куткарьш, таза рыноктук атаандаштык учун объективдүү шарттарды түзгөн, бул өз кезегинде ишканалардын натыйжалуулугун реалдуу түрдө жогорулаткан. Францияда, Германияда, Испанияда жана Италияда жыйырманчы кылымдын аягында

менчиктештируү жана мамлекеттен ажыратуу процесстери кыйла өзгөлчөнгөн жана мазмундуу жүргүзүлгөн. Бул елкөлөр ар кандай формадагы мамлекеттик-жеке өнектөштүк менен мүнөздөлөт.<sup>825</sup>

Капиталисттик елкөлөр бүтүндөй экономикалык сектордун мыкты иштеши үчүн мамлекеттик менчиктин маанилүүлүгүн жакшы түшүнүшкөн. Мисалы, мамлекеттик менчиктин үлүшү Германияда – 45,3, Францияда – 46,1, Австрияда – 47,2, Бельгияда – 50,2, Голландияда – 54,1, Швецияда – 60,0, АКШда – 75,0 пайызды түзсө, Россияда – 17,0%дан азды түзгөн.<sup>826</sup>

Ал эми Кыргызстанда 1996-жылга чейин өнөр жайда жеке сектордун үлүшү – 77%ды, транспортто – 46%, соодада – 95%, турмуш-тиричилик кызматында – 100%ды түзгөн.<sup>827</sup>

Англияда мамлекеттик мүлктү башкаруунун үч негизги формасы: мамлекеттик бюджеттик ишканалар, мамлекеттик корпорациялар жана капиталынын бир белүгү мамлекетке тиешелүү болгон компаниялар өнүккөн. 1980-жылдарга карата ишканалардын көнүр тармагына ээлик кылуу мамлекеттин колуна өткөн, анын ичинде Communications Corporation, British Steel Corporation, British Gas Corporation (Коммуникация корпорациясы, Британ

825. Варновский В.Г. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в инфраструктурном комплексе // Проблемы теории и практики управления. 2004. № 2. С. 47–49.

826. Меньшиков С. Новая экономика. – М., 1999. – С. 94.

827. Курманбеков Р.О. Государственный сектор - инструмент экономической политики государства. Реформа № 1/2002. – С. 5. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575321>

болот корпорациясы, Британ газ корпорациясы) ж. б.<sup>828</sup>

Мамлекеттик менчиктин формаларын трансформациялоодо Кытай Эл республикасынын таж-рыйбасы өзгөчө орунду ээлейт.<sup>829</sup> Кытай өнүгүүнүн градуалисттик жолун тандап, акырындык менен экономиканын жеке секторунун үлүшүн кебейтүп, кытайлык өзгөчөлүгү менен социализмди андан ары өнүктүрүүгө жетишкен.

Кытайда коомдук мүлктөрдү мамлекеттен ажыратуу женил өнөр жайлары менен айыл чарбасында гана жүргүзүлгөн. Кытайдын экономикасынын ресурстарынын натыйжалуулугу (менчик формаларынын плюрализминин жана жумушчу күчүнүн көптүгүнүн фонунда) анын жылдар бою жогорку темп менен өнүгүшүнө мүмкүндүк берген. Бүгүнкү күнү Кытай мамлекети социалисттик пландоо экономикасын туура иштетүүнүн натыйжасында өндүрүлгөн товарларды дүйнөлүк рынокко чыгарууда эң алдыңкы орунду ээлеп турат.

Үчүнчү этап – 1996-ж. жана кийинки жылдары. Мамлекеттик мекемелердин дагы бир белүгү приватташтырылып, алардын ордуна акционердик коом түзүү караглан. Кээ бир туруктуу мекемелерге ички жана чет элдик инвестициялар көнүр тартыла баштаган.

1991-1999-жылдары Кыргызстан оор социалдык-экономикалык кризистин шартында бүтүндөй

828. Курманбеков Р.О. Государственный сектор - инструмент экономической политики государства. Реформа № 1/2002. – С. 5. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575321>

829. Наматов З.Ж. Особенности процесса приватизации в Кыргызской Республике. Вестник КРСУ. – 2016. – Том 16, № 2. – С. 63 – 64.

экономикалык тармакты реформалоого туура келген. Экономикалык оор кризис, бүткүл союздук эл чарба комплексинде түзүлгөн экономикалык байланыштардын үзүлүшү, реформалоо процессиндеги кетирилген одоно катачылыктар республикадагы өндүрүштүн төмөндөп кетүүсүнө шарт түзгөн. 1999-жылы Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясы 1990-жылдын деңгээлинин 63,0%ни гана түзгөн.

**Кыргызстандын 1990-1999-жылдардагы ИДПнын өсүү темптери, % менен.<sup>830</sup>**

	1990-ж.	1991-ж.	1992-ж.	1993-ж.	1994-ж.	1995-ж.	1996-ж.	1997-ж.	1998-ж.	1999-ж.
ИДПнын өсүшү: а) еткөн жылга карата		92,1	86,1	84,5	79,9	94,6	107,1	109,9	102,1	103,6
б) 1990-ж. карата.	100	92,1	79,2	66,9	53,5	50,6	54,6	59,6	60,9	63,0

1993- жылдан 1999-жылга чейин приватштырылгандан түшкөн каражат ИДПнын 1,2% түзгөн.<sup>831</sup> 1991-1995-жылдар өзгөчө оор болуп, ИДП жыл сайын төмөндөгөн. Натыйжада 1996-жылга карата өлкөнүн экономикасынын негизги көрсөткүчтөрү боюнча (ИДП, улуттук киреше) 1970-жылдын башындагы деңгээлге, башкacha айтканда, 25 жылга артка чегинүү болгон. Бул жылдары, чындыгында, экономикалык реформа эмес, тилекке кар-

830. Динамика и проблемы развития Кыргызстана. - С. 4. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575215>

831. Абдымаликов Кыдыр Кыргызстандын Экономикасы (еткеел мезгилинде) – Б.: “Улуу тоолор” – 2016.15-б.

ши, экономикалык кризис менен күрөшүү ийгилкүү болгон эмес.

Кризистин кесепеттерин нейтралдаштыруу, аны азайтуу, жаңы кризистик көрүнүштөрдүн алдын алуу чаралары дээрлик бардык убакта артта калып келген. Кризистик шартта реформаны тездетүүгө болгон бийликтин аракети такыр туура эмес саясат болгон. Демек, акаевдик реформаторлор коомдук менчикти трансформациялоо менен, башкacha айтканда, экономикалык либералдаштыруу саясатын жүргүзүү менен өлкөнүн реалдуу экономикасынын пайдубалына чейин талкалаганга жетишишкен.

Социалисттик пландуу экономикадан рыноктук экономикага багыт алган еткеел мезгилиде республикада коррупция болуп көрбөгөндөй “гүлдөп”, уюшулган түргө еткөн.

Менчиктештируү кээде номенклатурага, коррупциялык коннотацияга жана арзыбаган акчага массалык “бөлүштүрүү” (“раздаточный”) мунөзүнө ээ болгон.

Статистикалык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча көмүскө экономиканын ИДП-дагы салыштырма салмагы: 1993-жылы – 3,2%; 1994-жылы - 6,0; 1995-жылы - 8,4; 1996-жылы - 9,4; 1997-жылы - 10,3; 1998-жылы - 11,9; 1999-жылы - 12,3%ды түзгөн. Мамлекеттик статистикалык институт коррупциянын өсүү темпин көрсөткөнү менен бул маалыматтар чындыктан алда канча алыс болуп, Ак-Үйдүн көрсөтмөсүнө ылайыкталып чыгарылган информация.

Республикада 1991-2002-жылдары жалпысынан 9548 мамлекеттик мекеме менчиктеш-

тирилген, анын ичинен өнер жайда – 677, айыл чарбасында – 415, курулушта – 586, социалдык тармакта – 512. Интенсивдүү жол менен приваттاشтыруу төмөнкү тармактарда, башкача айтканда тиричилики тейлөөдө – 3138, соода жана коомдук тамак – ашта 2745 мекеме менчиктештирилген.

Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргыстандагы коррупциянын деңгээли өтө жогору. Расмий булактардын бири болуп Transparency International (“Эл аралык ачыктык”) уюму тарабынан 1995-жылдан бери жыл сайын жарыялануучу “Коррупцияны кабылдоочулук (тааныш билүү) индекси” саналат. Индекс Оден 10го чейинки рейтингдик системанын бир түрү, мында нелгө жакын индекси бар елкө эң коррупциялашкан, ал эми 10 баллга жакыныраак, тиешелүүлүгүнө жараша азыраак коррупциялашкан елкө деп эсептөлөт.

1995-жылдан 1999-жылга чейин Transparency International уюмунда Кыргыз Республикасы боюнча расмий маалыматтар жок болчу. Эл аралык бул уюм маалыматтарды Кыргыстандан 1999-жылы гана альшкан, анда изилденген 99 елкөнүн ичинен Кыргызстан коррупцияланбагандык боюнча 87-орунда болгон, б.а. иш жүзүндө 99 мамлекеттин ичинен эң коррупциялашкандардын бири болгон (12-елкө).<sup>832</sup>

Кыргыстандагы коррупцияны эл аралык “Transparency International” уюмунун маалыматы боюнча 2009-жылга карата Кыргыз Республикасы 1,9 индекс менен 180 елкөнүн ичинен 162-орунду

832. Чокгезен М. Проблема коррупции в Кыргызстане. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575672>

ээлейт. Казакстан (коррупцияны кабылдоо индекси 2,7 менен 120-орунда), Азербайжан (2,3 индекси менен 143-позицияда), Россия (2,2 индекси менен 146-орунда), Украина (2,2 индекси менен 146-орунда), Тажикстан (2,0 индекс менен 158-орунда), Түркмөнстан (1,8 индекс менен 168-орунда) жана Өзбекстан (1,7 индекс менен 174-орунда) турат. Тизменин эң аягында Афганистан (1,3 индекси менен 179-орунда) жана Сомали (1,1 индекси менен 180-орунда) менен жыйынтыкталган.<sup>833</sup>

1999-жылы Дүйнөлүк банк менен Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан “компаниянын өндүрүмдүүлүгү жана эмгек шарттары боюнча анкета” даярдалган. Сурамжылоого 3000ден ашуун компаниялардын ээлери менен еткөөл экономикадагы 22 өлкөдөн келген жогорку мамлекеттик кызматкерлер катышышкан. Анкета эки белүктөн турат: биринчиси – административдик коррупция жана экинчиси – жеке адамдардын мамлекеттик мүлкө тийгизген таасири.

Административдик коррупция – бул укуктук талаш-тартыштардын натыйжаларына таасир көрсөтүү, айрым административдик кызматкерлердин жеке баюу максатында тиешелүү чечимдерди жана ченемдерди өзгөртүү.

Ал эми экинчиси, б.а. мамлекеттик мүлккө таасир көрсөтүү же талап кылуу – юридикалык же жеке жактын мыйзамдуу чечимдердин жана ченемдик актылардын жүрүшүнө жана натыйжаларына

833. Игамбердиев Б. А. «Золотой скандал» и «золотой» договор: к истокам коррупции в Кыргызстане. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/574433>; Corruption Perception Index, Transparency International, 2009. [http://www.transparency.org/research/cpi/cpi\\_2009](http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009).

тикелей кысым көрсөтүү. Кыргыз Республикасында тилекке каршы коррупция тигил же бул формада жүрүп жатканы маалым болгон.

2000-жылы “Кыргыстандагы Коррупция” деп аталган башка анкетада сурамжылангандардын 74% совет мезгилине салыштырмалуу коррупциянын деңгээли бир нече эсеге өскөндүгүн белгилешкен. Ошондой эле изилдөөлөр көрсөткөндей, Кыргыстанда коррупциянын деңгээли еткөөл экономикасы бар өлкөлөрдүн ичинен эң жогору, анткени бул жерде коррупциянын өсүшү үчүн эң жагымдуу чөйрө жана бул булганыч нерседен коргонуунун эң начар механизмдери түзүлгөн.

Демек, Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде да коррупция боюнча эң алдынкы орунду ээлеп келет акаевдик башкаруудан бери. Кезинде Акаев өзү Ак үйдүн жетинчи кабатында кылмыштуулук менен коррупция бекем орноп калганын моюнга алган (7-этажда президент менен премьер-министрдин иш белмөлөрү жайгашкан).<sup>834</sup>

2003-жылы 1-апрелде “Өкмөт үйүндө” президент Аскар Акаевдин төрагалыгы алдында коррупция кейгөйүнө арналган республиканын Коопсуздук кеңешинин жыйыны болгон. Жыйында ички иштер министри Б.Субанбековдун билдириген информациисында Кыргыстанда ар бир төртүнчү экономикалык кылмыш мамлекеттик чиновниктер тарабынан жасаларын белгилеген. Коопсуздук кеңешинин жыйында министрдин билдириүүсүндө, бийликтүү структураларынын кызматкерлери тара-

834. Коррупция в Кыргыстане - Corruption in Kyrgyzstan. [https://wiki5.ru/wiki/Corruption\\_in\\_Kyrgyzstan](https://wiki5.ru/wiki/Corruption_in_Kyrgyzstan).

бынан опузалоо, пара алуу, казынаны карактоо гүлдөп, өскөнүн билдириген.<sup>835</sup>

Премьер-министр Н.Танаев<sup>836</sup> – бүгүнкү күнде көмүскө бизнес официалдуу маалымат боюнча республиканын улуттук экономикасынын 20 пайызын түзөрүн, ал эми официалдуу эмес маалыматтар боюнча бул көрсөткүч 3 эсеге көп экенин билдириген.<sup>837</sup> Демек, көмүскө бизнес орто эсеп менен респубикалык экономиканын кеминде 60%ын түзөрүн кабарлаган. Уюшулуп, коррупциялашкан мамлекеттик чиновниктер контрабандалык товарларды калкалап, жаап турушканын Премьер-министр Коопсуздук кеңештин жыйында ачыктаган.

“Немецкая волна” кабарчысы Солто Темир Коопсуздук кеңешинин материалдары боюнча даярдаган атайын репортажынан айрым үзүндүлөрдү эч езгөртүүсүз сунуштоону туура таптык:<sup>838</sup>

835. Гибельгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии. <https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8/a-822374>

836. Танаев Николай Тимофеевич (1945 — 2020). Кыргыстандын мамлекеттик ишмери, КРнын 8-Премьер-министр (2002—2005). 1999-жылы - «Кыргызкурулуш» мамлекеттик концернинин президенти (мурдагы Кыргыз ССРинин курулуш министрлиги). 2000-2002-жылдары - биринчи вице-премьер-министр.

837. Гибельгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии. <https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8/a-822374>

838. Гибельгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии. <https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8/a-822374>

“Аскар Акаев Коопсуздук кеңешинин жыйында белгилегендай, социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, ар бир үчүнчү кыргызстандык коррупция өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрүнүн башы себеби деп эсептейт. Мамлекет башчы: “коррупция мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген негизги коркунучтардын бирине айланды”, – деп билдириди. “Анын жогорку деңгээли улуттук экономиканы өнүктүрүү жана демократиялык реформалар үчүн өтө коркунучтуу”, – деди Акаев.

Президент белгилегендай, “бүгүнкү күндө коррупциялашкан түзүмдөр мамлекеттик башкаруу системасында өз кызыкчылыктарын жөн гана лоббирлөө менен чектелбестен, өлкөдөгү бийлиktи басып алууга аракет кылууда, ошол эле учурда эң негизгиси укук коргоо органдары сыйктуу институттардын бузулушу башы коркунуч болуп саналат”.

Республиканын Башкы прокурору М.Абылдаев бүгүнкү күндө өлкөдө коррупцияга карши күрөш жалаң гана жасалма экенин ачык эле мойнуна алды. Анын айттымында, оперативдүү кызматкерлер активдүү эмес, атүгүл жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрүнө карата дашилдер бар. Ал эми коррупционерлерге карши күрөшкөндөр чоң кызматтагы адамдарга кылмыш ишин козгоого батына албасын ачык айтты. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы К.Иманкулов өз

%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8/a-822374; Что говорили о коррупции президенты Кыргыстана. Kaktus 9 декабря 2015. <https://kaktus.media/doc/329553> chto\_gоворили\_о\_коррупции\_presidenty\_kyrgyzstana.html

сөзүндө коррупцияга карши мыйзамдардын жеткилең эмestигин белгилеп, бул абийирсиз аткаминерлерге көптөгөн жылчыктарды калтырып жатканын белгиледи...

Парламенттин спикери А.Эркебаев<sup>839</sup> Коопсуздук кеңешинин жыйында: “балык башынан сасыйт” – деп, “жөнөкөй айлыкка сарайларды куруп, кымбат баалуу чет элдик машинелерге ээ болуп, чет өлкөдө балдарды окутуп, мамлекеттик кызмат менен катар чет элдик компаниялардын ардактуу президенти болуу абылга сыйбы?!”, – деген”.

Бирок А.Эркебаевдин сөзүнө Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн колдоо болгон эмес. Анткени, “Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыштыр” – сыңары, Эркебаев түздөн-түз жыйындын мүчөлөрүн сыйнаганы аларга жаккан эмес. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгү уюшулган коррупционерлер менен

839. Эркебаев Абылганы (1953) - кыргыздын мамлекеттик жана коомдук ишмери, сынчы, адабиятчы. Филология илимдеринин доктору (1992), Кыргыз Республикасынын УИАсынын академиги (1993). 1988-жылдан Кыргыз ССРинин ИАсынын Тил жана адабият институтунун директору, 1990-жылдан Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин (легендарлуу парламенттин) депутаты, 1991-жылы КРнын Басма сез жана маалымат министри, 1992-жылды Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри, 1993-жылдан Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы, 1995 – 2000-жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйыннын депутаты, 1997 – 2000-жылдары Эл өкүлдөр жыйыннын төрагасы. 2000 – 2005-жылдары КРнын ЖКнын Мыйзам чыгаруу жыйыннын төрагасы. 2012 – 2017-жылдары Кыргызстандын Улуттук ИАсынын президенти, 2019-жылдан Кыргызстан элини Ассамблеясынын Кеңешинин төрагасы.

байланышта болушкандар же кылмыштуу ишке катышы барлар болгон.

1992 – 1993-жылдары Т.Чыңгышев премьер-министр болуп турганда: “Бизде ақмактар менен жалкоолор гана уурдабайт”<sup>840</sup> – деп таамай айткан сезү отуз жылдан кийин деле эл оозунда айтылып келет. Ал эми 2000 – 2002-жылдары акаевдик өкметтүү жетектеген К.Бакиев: “Акаевдин тушунда өкметтүн курамынын 70-80%ы коррупционерлер болушкан” – деп айткан.<sup>841</sup>

Талдоочулар жана оппозиция Коопсуздук кеңешинин жыйынын ЭВФтен (МВФ) кезектеги насыя алуу үчүн бийлик тарабынан жогорку деңгээлдеги “коррупционерлерге кол салуу” деп аталған кезектеги көз боёмочулук, спектакль болду деп эсептешкен. Анткени, эл аралык валюта фондунун Кыргызстанга үзгүлтүксүз насыя берүүнүн негизги шарты – өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү болгон.

Кыргызстандын жарандарынын укуктары жана эркиндиктери коомдук институтунун директору Т.Тургуналиев “Deutsche Welle” телеканалына берген интервюсунда: “президент Акаев коррупция карши мындаи кампанияларды биринчи жолу өткөрүп жаткан жок. Айрыкча 1995-жылдын июнь айында мамлекет башчынын “коррупция Ак үйдүн

“7-кабатына чейин жеткен” деген билдириүүсү жумурай-журттун эсинде”.<sup>842</sup>

Эске салсак, Өкмөт үйү 7 гана кабаттан турup, анда президенттин өзүнүн, премьер-министрдин, мамлекеттик катчынын жана башка жооптуу кызматкерлердин иш бөлмөлөрү жайгашкан. Тургуналиевдин айттымында, мамлекет башчынын үй-бүлөсүнүн өзү экономикалык кылмыштарга, тактап айтканда, күйөө баласы, казакстандык ишкөр, Адил Тойгонбаев менен уулу Айдар Акаев аралашкан. Борбор калаанын аэропортунда жайгашкан эл аралык антитеррордук коалициянын аскерлери сатып алыш жаткан күйүүчү майды Тойгонбаевдин түрдүү фирмалары камсыздап турат. “Бул тууралуу көз карандысыз “Моя столица” газетасы кецири жазып чыккан, жыйынтыгында басылма сот аркылуу акылга сыйбаган штраф менен муунтулган”, – деди Т.Тургуналиев.<sup>843</sup>

Мурдагы премьер-министр Жумабек Ибраимов<sup>844</sup> 1997-жылы эле ага чиновниктер келип, бажы органдарындагы жетекчи кызматтарга 200

842. Гибелльгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии. [https://www.dw.com/ru/%D0%CA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B7%D0%BA%D0%B8/a-822374](https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B7%D0%BA%D0%B8/a-822374).

843. Гибелльгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии.

844. Ибраимов Жумабек Ибраимович (1944 - 1999) – кыргыздын мамлекеттик ишмери. 1992-93-ж.ж. “Жанар” акционердик коомууну башкы директору, 1993-95-ж.ж. Бишкек шаардык мамлекеттик администрация башчысы. 1995-96-ж.ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик катчысы, 1996-жылдан Кыргыз Республикасынын Президентинин көнеччиси. 1998-ж. Кыргыз Республикасынын премьер-министри. Кыргыз Республикасынын эмгек сицирген рационализатору.

840. Сейитбеков Т. 18 Мая 2010. Акаев и Бакиев: Какая между ними разница? [http://mpnrie.akipress.org/unews/un\\_post:232](http://mpnrie.akipress.org/unews/un_post:232)

841. Kaktus 9 декабря 2015 17:50 Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана <https://kaktus.media/doc/329553 chto govorili o korruptsii prezidenty kyrgyzstana.html>

миң доллардан жана андан да жогору акча сунуштаганын айткан. Бирок бул үрэй учурган маалыматтан кийин да укук коргоо органдары тарабынан эч кандай реакция болгон эмес.<sup>845</sup>

Тургуналиевдин айтмында, Акаевдин коррупцияга каршы маселени Коопсуздук кеңешинде көтөрүп чыгуусу, бул кезектеги ызы-чуу болгон коомдук пикирди бурмалоо жана өлкө жетекчилиги экономикалык кылмыштар менен чечкиндүү күрөшүүнү көздөп жатат деген пикирди жаратуу болгон.

Ал: “Эгерде бийлик чын жүрөктөн коррупциялык гидранын куйругун эмес, башын кескиси келсе, ал чет элдик банктардагы эсептерде сакталган миллиард долларды өлкөгө кайтарып келмек. Мамлекеттик бюджеттин болгону 300 миллион доллар. Эгерде мамлекеттик казынаны бийликтеги чиновниктер тоноп кетпегенде, бүгүн элдин массалык жакырглануусу да, мындай масштабдагы коррупцияга каршы күрөшүүнү да кажети болмок эмес” — деп, баса белгилеген Кыргызстандын жаандарынын укуктары жана эркиндиктери институтунун директору.<sup>846</sup>

Акаев абдан билимдүү, интеллигент болуп көрүнгөнү менен анын бийлигинин тушунда иштешкен жетекчилерди эле эмес, жалпы жумурай журтту да ачык эле коррупцияга ал өзү түрткөн. 1995-жылдагы парламенттик шайлоодо Акаев шайлоочуларга акчалуу талапкерлердин берген ар

845. Гибельгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии.

846. Гибельгаус Людвиг. Немецкая волна. 01.04.2003. Коррупция в Киргизии.

кандай материалдары менен акчаларын алууга ачык үндөгөн.<sup>847</sup>

Кыргызстанга Акаев сепкен коррупциянын үрөөнү, жаандан кийин жайнап чыккан козу карындаи, геометриялык прогресс менен өнүп, ажырыктын тамырындай, кыргыздын алыссы айылдарына чейин кеңири жайылганы бакчадагы балага да белгилүү болуп калды. Бакчанын башчылары наристени парасыз орноштурбасын ата-энэ баланын кулагына куюусу салтка айланган. Кыргызстанда “кайда барсаң Мамайдын көрү” сыйктуу коррупциясыз бир да иш аткарылбай калганына албетте, Акаев күнөөлүү. “Аскар Акаев – Кыргызстандагы коррупциянын, диктатуранын жана президенттердин атасы” – деген атальшта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата VB.KG атайын публикациялардын сериясын баштаган.<sup>848</sup>

Акыркы отуз жыл ичинде Кыргызстан эли алты президенттеринин “коррупциялык жана диктатуралык” саясатын баштан кечириүүгө туура келди. Жемкорлук менен кызыл камчылык атадан балага энчилеп өткөрүп бергендей, президенттер алмашкан сайын коррупция гүлдөгөндөн гүлдөп, бийликтин мыйзамсыз кызыл камчысы үйүрүлүп, карапайм калктын жон терисинен “кайыш” тилинип, күнөөсүздөр бийликтин “бакма” сотторунун токуган чечими менен айшпа жыгылып, азап менен күн кечирип келет.

847. Сейитбеков Т. 18 Мая 2010. Акаев и Бакиев: Какая между ними разница? [http://mnenie.akipress.org/unews/un\\_post:232](http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:232)

848. Ажиев Анвар. 27 июля 2021 19:56 Аскар Акаев – отец коррупции, диктатуры и президентов Кыргызстана. <https://www.vb.kg/doc/404051 askar akaev otec korrupcii diktatyry i prezidentov v kyrgyzstana.html>

“Коррупция Ак үйдүн 7-кабатына жетти” деген Аскар Акаевдин доорунаан бери коррупциянын тамыры үзүлбөй, гүлдөөде. Акаев өзү коррупцияга мойнуна чейин сүңгүп кеткендиктен айткан. Аялын “кадрлар бөлүмү”, кызын “көмүскө кожойке” дешкен. Муну бир кезде Майрам менен Берметтин көзүн тик караганга батынбаган бүгүнкү Акаевдик чиновниктер албетте тана албайт.<sup>849</sup>

Кандай типтеги мамлекет жана башкаруунун кайсы формасы болбосун, алардын бардыгында ар кандай деңгээлде коррупция менен башкаруунун диктатурасы дайыма жашап келген. СССР мезгилиnde Кыргыз ССРин Т.Усубалиевдин жана А.Масалиевдин башкаруу мезгилиnde республикада коррупция етө төмөнкү деңгээлде болгонун тарых тастыктайт.

А.Масалиев Ысык-Көл областык партия комитетинин биринчи катчысы болуп турганда атактуу малчы-фермер, Социалисттик Эмгектин эки жолку Баатыры Т.Акматов обкомдун катчысына чын көңүлдөн бир фляга кымыз менен козунун этин үйүнө алыш барат. А.Масалиев ал кишинин көзүнчө эттин четинен бир аз кесип, уч лирлик банкага кымыздан алыш, калганын бала-бакчага жеткиртип бергенин Көлдүн эли азырга чейин аңыз кылыш айтып жүрүштөт.

Усубалиевдик-масалиевдик башкаруу мезгилиnde коррупциянын эң жогорку деңгээли бир козу жана бир чанач кымыз болгонун ошол, социализмде жашашкан калктын бардыгына маалым болгон.

849. Сколько стоит доходное место? Источник: газета «Фабула» № 22 от 28.03.2014 / стр. 4 31-03-2014, 11:51 <https://argumenti.kg/novosti/politika/print?page=1,6272-skolko-stoit-dohodnoe-mesto.html>

Коммунисттердин коллективдүү башкаруу мезгилиnde калктын менталитети да башка болуп, элизиздин жашоо образы да өзгөчө болгон.

Совет мезгилиnde кыргыз жүртчулугунун жашоо образына ылайыкташкан, мыйзам катары жазылбаган, улуттук ыйык кодекси болгон. Анда: улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо; калш айтпoo, уурулук кылбоо, мекенди сүйүү ж.б., эң негизгиси калкыбыз ыймандуу, мыйзамды сыйлаган, билимдүү, ак эмгеги менен жашаган. Ал мезнилде бийликтеги уюшулган коррупционер чиновниктер уюшулган кылмыштуу топтор (черныйлар) менен бирдикте мамлекетти тоноит деген түшүнүк уч уктаса түшкө да кирген эмес. Ал заманда “менин милициям, мени коргойт” – деген лозунг менен өлкөнүн ужук коргоо жана сот органдары мыйзамды ыйык тутуу менен иш алыш барган, “кой үстүндө торгой жумурткалаган” заман болгон.

Кыргызстан Эгемендүүлүккө ээ болгондун алгачкы күндөрү “Легендарлуу парламенттин” коммунист депутаттары экономикасы бакубат кыргыз мамлекетин куулук-шумдугу жок таза, ток пейил, ыймандуу, байлык топтоого умтулбаган калкы менен кошо “демократ” Акаевдин жеке башкаруусуна өткөрүп беришкен.

Балакеттин баары академик-коррупционер Акаевдик башкаруу мезгилиnde башталыш, кыргыз калкынын коммунисттик доордо калыптаныш калган жашоо образына ылайык келбegen жат көрүнүштөр башталган.

Улуттук менталитетти, саясий, социалдык-экономикалык, маданий айрыкча калктык психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске албай туруп, Акаев батыштын маданиятын таңуулап, өлкөдө саясий

жана социалдык-эконоомикалык кайра куруу реформасын чукул баштоонун натыйжасында эгемендуулуктүн алгачкы эле беш жылында калктын пейили бузулуп, ыйман кетип, ынтымак ыдырап, жашоонун маңазы акчага айланган шум заман түптөлдү.

Адамдын тагдыры акчага байланыш, “акчасы бар танка, акчасы жок маңка” демекчи, акча адамгерчиликтен да бийик, биринчи орунга чыгыш, үй-бүлөлүк ыйыктык менен ынтымак бузулду.

Кыргызстандын башкаруу системасында стабилдуулук жоюлуп, кадрдык туруксуздук башталыш, улуттун канында уктап жаткан трайбализм ойгонуп, мамлекеттик кызмат орундарга эч кандай тиешеси, билими, тажрыйбасы жок, тууган-туушкан, кайын-журт жана албетте, акчалуулар келүүсү салтка айланды. Капчыктын калыңдыгына карата каалаган кызматка орношууга кеңири жол ачылды. “Оозу кыйшык болсо да, байдын баласы сүйлөсүн” – сыңары, мамлекеттик кызмат орундар көрүнөө да, көмүске да аукциондук сатыкка чыгарылып, АКШ-нын кызылдай көк кагазы менен бааланусу бекем орнотулду. Бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызмат орундар коодук мүлкүү ээлөөнүн жана өлкө байлыгын тоноонун булагына айланган бирден, бир етө престиждүү жерге айланды.

Өткөн, XX кылымдын башында кыргыздын жез тандай, ойчул ақыны Аксыдан чыккан Молдо Багыш көзү ачыктык менен:

*“Жаманга бийлик тийгенде,  
Казынаны түгөтөт.  
Кан таламай кылышып,  
Карындаш урук-тууганын,*

*Каалашиңча гүлдөтөт.  
Калкты итке мингизип,  
Кайырчыдай жүдөтөт.  
Кептей турган ким экен,  
Кезеги келсе бу да өтөт...”* - деп, таамай айткан экен.<sup>850</sup>

Адам баласы бийлик менен байлыкка жеткенде эсирип, көзүн май басып, керең болуп, муңдуунун муңун укпай, түз сүйлөгөн сез кулакка жакпай, айлана-тегеректи “арзыматтардын” көздөрү менен көрүп, сездерүн угуп, бетке айткандарды душман көрүп, сиркеси суу көтөрбөй, акыл сез айтса ачууга алдырып, душман сезет турбайбы пендеси.

Улуу демократ ақын Токтогул:

*“Ханды Кудай урада,  
Калкына жаман кас болот.  
Байды Кудай ууруда,  
Дөөлөтүнө мас болот...”* – деп айткан.<sup>851</sup>

Отуз жылдан бери журт башчылары алты жолу алмашса да, акылга келишпей, калк камынан өз камын ейдө коюшуп, өлкөнүн уюткулуу байлыгын чейрек кылымдан бери талап-тоноп, мамлекетти калкы менен кошо жайдактап, итке мингишилди. Союздан калган заводдор менен фабрикалар, куруулуштар менен транспорттор, байланыш түйүндөрү, коомдук соода-сатык жана тамактануу тармактары, агроенержай системасындагы колхоздор менен совхоздордун, кооперативдердин чарба-

850. Молдо Багыш Сарыбай уулу. Абак дептери / Түзгөн О. Сооронов. – Б.: “Акыл”, 1998. – 229-б.

851. Сатылганов Токтогул. Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы: /Ред. кол. – Ф.: Адабият, 1989. – Т. I: Ырлар. – 1989. – 55-б. (264 б.)

лары массалык түрдө биригинин артынан бири мамлекеттен ажыратылып, прихваташтыруу процесси жүргүзүлдү. Өлкөнүн 70 жыл бою кашыктап чогулган байлыгы акаевдик чиновниктер тарабынан жең ичинен, коррупциялык жол менен бир ууч өз кишилери тарабынан республиканын көп тармактуу экономикасы бүлүндүрүлүп бүттү.

Акаевдик менчиктештируү саясатынын биринчи этапында (1991 – 1993), биринчи кезекте, республика боюнча калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөө объектилери (Дом быттар), коомдук тамак-аш тармактары (ресторандар, кафелер жана ашканы-столовойлор) жана соода түйүндерү эсептелген, эч качан зиян тартпаган, дайыма жогору кирешелүү 3801 объекти мамлекеттик жана коомдук менчиктен ажыратылып, “өз” деп эсептелген кишилерге болгону 24 млн. 987 миң сомго сатылып кеткен. Алардын ичинен 1724 турмуш-тиричиликти тейлөө объектилеринин ар биригинин суммасы орто эсеп менен 216 сомдон, ал эми бетөн-белектү катыштыrbай, “өз” деп аталгандар учун уюштурулган атайын аукционго 162 объект чыгарылып, ар бири орто эсеп менен бар болгону 16 сомдон (!!!) сатылган. 1342 магазиндер менен ишканалар орто эсеп менен 714 сомдон, ал эми аукциондо сатылгандары 111 сомдон соодаланып кеткен.

90-жылдардагы өлкөнүн эң чоң соода борбору “Айчүрөк” дүр-дүйнө универмагы жеңил колдуу коррупционерлердин колу менен аукциондо болгону 219 миң сомго бааланган. Панфилов парткынын бурчундагы “Ак-Өргөө” (азыр “Тюбетейка FFMILY CAFE”) рестораны болгону 35 миң сом-

го бааланган. Совет (азыр Ж.Абдрахманов) жана Токтогул көчөлөрүнүн келсилишиндеги 9 кабат үйдүн астындагы эң чоң “Ысык-Көл” гастроному болгону 27 миң сомго бааланган.

Бишкек шаарындагы коомдук тамактануучу көп тармактуу ишканалардын эң ириси болуп эсептелген “Нарын” ресторан-комбинаты (2022-ж. бузулган) ашар жолу менен курулуп, пайдаланууга 1984-жылы берилген. Анын сметалык баасы 3 млн. 595 советтик рубль болгон (1 рубль = 68 АКШ долл. барабар). 1992-жылы ресторандын товарообороту 10 млн. рублден ашык болгон. Мамлекеттик мүлк фондусу ресторанды 250 миң сомго баалаган. Ошол эле Совет жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 кабаттуу “Тюльпан” ательеши (азыр Соода борбору) 34 миң сомго бааланган.

Бишкек шаарындагы жыйырма тигүүчү ательелерди бириктирген “Кыргызстан” фирмасынын жалпы наркы болгону 18 миң сомго бааланган. Бул фирманин карамагындагы ательелердин көпчүлүгү эки, үч, беш кабаттан турган, эскилиги жете элек сапаттуу имараттар болгон.

Прихватизатор-крокодилдер 20 ательени 18 миң сомго соодалашкан. Бир ательенин наркы – 900 сомдон айланган. “Жараашык” чач тарач ишканасы 688 сомго, “Тилек” кафеси 500 сомго, “Мираж” коммерциялык-соода ишканасы 517 сомго бааланган. Турусбеков көчесүндө жайгашкан дүкөн 580 сомго соодаланып кеткен.<sup>852</sup>

852. Кеңири кара: Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 38 – 40-бб. (Эскертуү: китепте көлтирилген фактылар 1995 – 1999-жыл. ичинде Өкмөттүн Жогорку Кеңешке жөнотулған официалдуу документтеринин негизинде жазылган).

Айтор, жалпысынан 10 миңге жакын обьектілер арзыбаган тыйынга соодаланған. 1991 – 1995-жылдар ичинде менчиктештируүдөн түшкөн каражаттын жалпы суммасы болгону 165 миллион сомду түзгөн.<sup>853</sup> Мамлекеттин казынасына түшкөн каражатка караганда президенттин атынан прихватташтыруу операциясын жүргүзүшкөн акаевдик чиновник коррупционер-крокодилдердин “сол чөнтөктөрүнө” көбүрөөк түшкөнү айтпаса белгилүү. “Май кармаган бармагын жалайт” сыңары, акаевдик башкаруу мезгилиnde иштешкен мамлекеттик жетекчилердин дээрлик көпчүлүгү прихватизация компаниясына активдүү катышыши, мамлекеттик-коомдук мүлкүү менчикке өткөрүүнүн эсебинен өз үлүштөрүн ээлешип, кыска мезгилдин ичинде бай-буржуйларга айланышкан.

Менчиктештируүнүн биринчи этабында өлкөдөгү социалдық тармакка тийиштүү мүлктөрдү прихватташтыруудан тажрыйба топтошкон мүлк фондунун кызматкерлери эми, экинчи этабында республиканын экономикасынын кыр аркасы болгон оор жана женил деп эсептелген өнер жай ишканалары менен айыл чарба тармактарын мамлекеттен ажыратууга киришишкен.

Кыргызстанда мамлекеттик мүлкүү прихватташтыруунун негизги өзгөчөлүгү жең ичинен келишимге келе алышпагандар “чоочун” аталышып, алар үчүн аукциондун “эшиги” жабык болгон. Маанилүү, “майлую” обьектілер кыргызчылык жол

853. Владислав Ермакович, Юлиан Панькув. Приватизация в Кыргызстане в 1992-1996 г. г. Перевод с польского Елены Козаржевской Варшава , декабрь 1996 г . – С.18. [http://www.case-research.eu/files/?id\\_plik=2379](http://www.case-research.eu/files/?id_plik=2379)

менен “өз” кишилерге дүйнө тарыхында болуп көрбөндөй жеңилдик менен берилип, килейген чон өндүрүштө иштешкен миндеген жумушчулар бир заматта жумушсуз калыш, жан багуу үчүн сооз мезгилиnde чогулкан аялуу буюмдарын көчөдөгү жайма базарга алыш чыгууга мажбур болушкан. 90-жылдары республиканын шаарларынын көчөлөрү жайма базарга айланыш, шаардын калкы жан багыш үчүн үйүндөгү буюмдарын соодага чыгаргарууга мажбур болгон.

СССР жоюлуп, союздук республикалар өз алдынча эгемен мамлекетке айланыш, бүткүл союздук эл чарба комплексинде түзүлгөн экономикалык байланыштардын үзүлүсүнүн натыйжасында республиканын эл чарбасы, айрыкча өнер жай тармагы толук кандуу иштебей, терең кризистин кучагында калган. Жумушчулар менен кызматчыларга айлап эмгек акы берилбей калган мезгил болгон. Акча дефицити жараган.

Бартердик<sup>854</sup> жол менен эмгек акы төлөө республиканын чарбаларында көцири колдонулган. Маяна акча түрүндө эмес, чарба буюмдары, жашылча-жемиши, тамак-аш ж.б. түрүндө берилген. Соцфонд пенсионерлердин пенсиясын калош, кир самын, кум шекер, ун, чай, кездеме жана башкаларды алууга мажбур кылган. Анткени Соцфондун карызына өндүрүш ишканалары акчалай эмес, өндүргөн тavar менен төлөнгөн. Айлык акына

854. Бартер (англ исче бартер сезүнөн келип чыккан, "бартер, товар алмашуу" деп көнүрлат) - акча катышпаган телем түрү. Нарктын өлчөмү товар болуп саналат, башкача айтканда, бул бир товардын (жумуштун, кызматтын) башка товарга (ишке, кызматка) түз алмашуусу.

алынган товарлардың акчага айланыруу үчүн қалк жайма базарга чыгарышкан.

Социалдык-экономикалык оор кризис акаевдик менчиктештируү саясатын ишке ашырууга ыңгайлдуу шарттар түзүлгөн. Өндүрүш ишканалары толук кандуу иштебей, банкрот болуу коркунучу капитал турганынан пайдаланыш, мамлекеттик жана коомдук менчикте турган чарбалар менен ишканаларды прихваташтырууга маммұлғондуу коррупциялык схема менен “өзүн өзү билип, етүгүн төргө илип”, өзү билгендей киришкен.

Ал эми ишкананы “сатып” алган “өз” кишинин чөнтөгү жукаруунун ордуна, кайра жомоктогудай, бир заматта байыган. Мисалы, сатууга чыгарылардын астында Бишкектеги “Кыргызмебель” АКНын негизги фондунун калдыктарын эсептегенде анын алгачкы наркы колу жецил, кудайдан жеө качышкан шулуундардын эсеби боюнча араң эле 855 миң сомду түзгөн. Комиссия ыйманына келип, уялганбы же кайсы “кара теке” сүзүп, 1996-жылы кайрадан экинчи жолу эсептегенде фабриканын наркы 15 млн. 587 миң сомго өскөн. Сатылар алдында “Кыргызмебелдин” кампасында 3 млн. 550 миң сомдук даяр товары болгон. Мындан тышкары 2 млн. 841 миң сомдук элге керектүү эмеректерди чыгарууга даярдалган продукция болгон. Баарын кошуп эсептегенде 21 млн. 978 миң сомду түзгөн. Фабрика бир канча гектарды ээлеп турган аянты эсепке кирбей, белек катары тартууланган. 1997-жылы 21-январда “колу жецил далдалчы-прихатизаторлор” тарабынан ашык, кеми жок туптуура 2 миллион сомго “соода-

лап” жиберишкен. Сатып алган тарап чыгаша-га учурабай, бир күндө 20 млн. сомдук байлыкка ээ болуп, жомоктогудай байышкан.<sup>855</sup>

Оштогу “Ак-Жибек” мамлекеттик акционердик коом Союз мезгилинде жана Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында да жибектен жасалган кездемелери менен КМШ жана алысқы чет өлкөлөрүнө да кеңири белгилүү болгон. 90-жылдардын башында продукция чыгаруунун жылдык көлөмү 11 млн. по-гондук метрден ашык кездемелерге жеткен. Алар КМШнын бардык өлкөлөрүндө жана чет өлкөлөрдө чоң суроо-талапка ээ болгон.

1990-жылдан 1996-жылга чейин продукцияны дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча иш-чаралар кызуу жүргүзүлүп, комбинат Урумчы шаарында (Кытай) Эл аралык жарманкеге катышкан. Жибек кездемелеринин үлгүлөрү Италия, Туркия, Голландия, Болгария, Индия, Япония жана АКШнын бизнес өкулдөрүнүн кызыгуусун жараткан. Казакстандын республикалык “Макпал” мода борбору менен бирге чыгармачыл шериктештиктө жибектен жасалган буюмдар жыл сайын Францияда көрсөтүлүп, сатылып турган.<sup>856</sup> Комбинаттын өзүндө кадрларды даярдоочу окуу жайы, бала бакча, жумушчулар эс алуусу үчүн “Дом отдых”, спорттук комплекстери ж.б. болгон.

855. Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 41 – 42-бб. (Эскерттуу: китепте көлтирилген фактылар 1995 – 1999-ж. ичинде Өкмөттүн Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөн официалдуу документтеринен алынып жазылган).

856.ADMIN 12:03, 01 МАР 2020. Ошский шелковый комбинат — старейшее предприятие легкой промышленности Кыргызстана. <https://open.kg/about-kyrgyzstan/cities/osh-city/osh-3000/35447-oshskiy-shelkovyy-kombinat-stareyshee-predpriyatiye-legkoy-promyshlennosti-kyrgyzstana.html>

Оштогу ВЛКСМ атындагы “Ак-Жибек” токуучу комбинаттын тағдыры да так эле “Кыргызмебель” МАКтын сценарийи менен “крокодил-прихватизаторлор” тарабынан мамлекеттен ажыратылып, “энчисин алышкан” соң, менчик ээсине өткөрүлүп берилген. Бул жерде да биринчи жолу комбинаттын өздүк баасын ашык, кеми жок 4 млн. 758 миң сомго баалашкан. Кийинкисинен чочулашканбы, айтор, эстерине келишип, экинчи жолу эсептеп, фабриканын наркын 68 млн. 952 миң сомго көтөрүшкөн.

Мұлк фондунун арааны ачылган прихватизатор кызметкерлері жибек комбинатынын уставдық капиталын алгач болгону 1500 сомго!!!, анан – 250 000 сомго баалашкан. Сатылардын астында “Ак-Жибек” МАКнын кампасында 20 млн. сомдук сатууга даяр продукция болгон, б.а. жибектен токулган (атлас) мата болгон. 1996-жылдын 17-декабрында мұлк фонду тарабынан комбинат 1 млн. 430 сомго соодаланып кеткен. Натыйжада сатып алган тарап эч бир чып чыргасы коробой, бир заматта 90 млн. сомдук дүйнөгө тунуп, байып эле жатып калышкан. Комбинаттын акциясынын 80%ын россиялык В.Е.Шепелев деген сатып алган.<sup>857</sup>

Мурдагы СССРге эле эмес, кийин КМШ жана чет өлкөлөргө да белгилүү, кирешелүү республикадагы эң ири “Ак-Жибек” комбинаттын мамле-

857. Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 44 – 45-66.

кеттик менчиктен чыгарып сатылуусу Акаевдин уруксатысыз мүмкүн болгон эмес. Кыргызстандын ири өндүрүштөрү, албетте, президенттин көзөмөлүндө болгон. Комбинат сатылғандан кийин көп өтпей ичиндеги станоктору, баалуу жабдыктары мыйзамсыз Россияга чыгарылып кеткен.<sup>858</sup>

Кызыл-Кыядагы машина куруу заводу да мұлк фонду тарабынан кайрадан баалоодон кийин ишкананын фонддорунун жана жүгүрттүдөн тышкары активдеринин калдыгы 42 миллион 616 миң сомду түзгөн. Завод сатыкка чыгарылған учурда реализация болбой калган складдагы даяр продукциялары 5 млн. 352 миң сомду өндүрүштүк запастар (чийки товарлар) 1 млн. 131 миң сомду түзгөн. Орто Азия республикаларынын муктаждыгын камсыз кылуу үчүн курулган өзгөчө завод 1996 -жылдын 9-августунда шылуундар тарабынан болгону 800 миң сомго заводдун директоруна сатылып, акчасын байыганда төлөйсүң сыңары бир жыл убакыт берилген. Сатып алган киши бир заматта 45 млн. сомдук байлыктын жана заводдун ээсине айланган. “Куру аякка бата жүрбейт” эмеспи, заводду менчикке чыгарып берген бийлик өкүлдерүне жаңы кожоюн канча миллион накталай АКШнын көк кагаз бергенин берген менен алган кишинин ортосунда сыр боюнча калган. Ал эми Токмоктогу консерва заводу да эч негизсиз, өз кунунан

858. Кабар. 20:10 19.11.2004. Ошский шелковый комбинат будет судиться с россиянами... вывезшими его оборудование. Источник - Кабар. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1100884200>

жүздөгөн эсэ арзан бааланып, болгону 1 млн. 700 миң сомго сатылган.<sup>859</sup>

Миндеген жумушчулар эмгектенген ири заводдор менен фабрикаларды мамлекеттик менчиктен ажыратып, приватташтыруу боюнча өкметтүк комиссиялардын бааланган суммаларын анализдергенде төбө чачың тик турат. Жең ичинен коррупциялык жол менен прихватташтырылыш кеткен өнөр жай, курулуш, транспорт, байланыш, соода мекемелери, турмуш-тиричилик жактан тейлөө ишканалары, колхоз-совхоздордун кыймылсыз мүлктөрү менен короо, короо кой-эчкилери менен асыл тукум уйлары жана таза кандуу жылкылары куну жок, текейден арзан баа менен сатылыш кеткен.

Акаевдик башкаруунун алгачкы беш жылында өлкө байлыгын мамлекеттен ажыратып, менчиктештирүү саясатынын чагылгандай тез жүргүзүүнүн натыйжасында миллиондогон жогорку продукциялуу уяң жүндүү жана жарым уяң жүндүү кой чарбасы, алдыңкы механизациялаштырылган, арбын сүт берүүчү асыл тукум уйлуу ири сүт-товар фермалары, короо сарайлары менен кошо көпчүлүк элдин кез алдында жок кылышынды.

СССР учурунда Кыргызстанда 12 млн. баш кой-эчки болгон. Анын ичинен уяң жүндүү, меринос породасындагы койлордун саны 9,5 млн. Кыргыз ССРи жүн продукциясын өндүрүү боюнча СССРде РСФСР жана Казакстандан кийин 3-орунда турган. Республикада жүндүү иштетүү боюнча алдыңкы өнөр

жай ишканалары жолго коюлуп, андан даярдалган товарлар союздук республикаларга жөнөтүлүп, чет өлкөлөргө экспорттолуп турган.<sup>860</sup>

“Кой чарбасын кайра калыбына келтирүү” – деген акаевдик саясат менен Кыргызстан 1996-жылы Дүйнөлүк Банктан 16,8 млн. Америкалык доллар кредит алышып, ал карыз акчага алыскы Австралиядан 609 кочкор сатып келишкен. Бир баш кочкордун орточо наркы 4 миң долларга барабар болгон.<sup>861</sup>

Бирок, колхоз-совхоздордун короо-короо койлору акаевдик прихватташтыруу саясатынын негизинде “кан таламайга” түшүп, айыл чарбасында иштешкен эмгекчилерге үлүш катары таратылып, менчикке өткөрүлүп берилген. Ал эми менчик ээлери үлүшкө тийген уяң жүндүү койлорду үйбулөлүк керектөөлөрү учун союп, сатып, калганын кылчык жүндүү кыргыз койлоруна айландырышкан. Адамдын кунунан кымбат турган уяң жүндүү “голубой” кочкорлорго куудурганга койлор жок, көп өтпөй кочкорлордун өзүнөн да дайыны жок болгон. Дүйнөлүк Банктан алышган кредит пайыздык үстөгү менен Кыргызстандын калкынын мойнуна жүктөлгөн.

1991 – 1998-жылдары республикадагы мамлекеттик мүлкүү менчиктештирүү саясатынын негизги максаты жеке секторду чындоо жана өнүктүрүү, анын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу, мамлекеттик мүлкүү башкаруунун натыйжалуу-

860. Кыргыз Туусу. 15-июль, 2020-ж. <https://Kyrgytuu.kz/?p=49348>.

861. Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 35 – 36-66.

859. Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 44-6.

лугун жогорулатуу, адамдардын экономикалык жүрүм-турумунун стереотиптерин өзгөртүү үчүн база болуп саналган мамлекеттик эмес секторду түзүү болгон. Бирок, менчиктештируүнүн негизги максаты – экономикада реалдуу атаандаштык чөйрөнү түзүү ишке ашкан жок.

Менчиктештируүнүн жүрүшүндө кыргызстандыктардын бир нече мууну тарабынан 70 жылдан бери топтолгон мамлекеттик мүлк бийликтегилердин тар чейрөсүнө бөлүнгөн. Ири заводдор менен фабрикалар текейден арзан баага сатылышп, ал өндүрүштөр бир нече “прихватизаторлордун” менчигине айланган. 1992 – 1993-жылдары Мүлк фонду тарабынан 1724 турмуш-тиричилики тейлөө комбинаттары (элдик аталышы – “Дом быт”) менчиктештируүгө чыгарылышп, алардын ар биринин суммасы орто эсеп менен 216 сомдон сатылган. Ал эми аукционго 162 объект чыгарылышп, ар бири орто эсеп менен бар болгону 16 сомдон (!!!) сатылган. 1342 магазиндер менен ашканалар орто эсеп менен 714 сомдон, ал эми аукциондо сатылгандары 111 сомдон “прихваташтырылып” кеткен.<sup>862</sup>

Айыл чарба тармагында структуралык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында 391 колхоз менен совхоз кайра түзүлгөн. Алардын базасында 45 миндөн ашык жеке менчик чарбалар, 19 мин фермердик, 2,5 мин дыйкан, 345 айыл чарба кооперативдери, 276

862. Плоских В.М., Джунушалиев Д.Д., Абдырахманов Т.А. П 39 ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА: учебник для вузов. / Отв. ред. А.Ч. Какеев. З-е дораб. изд. Бишкек: КРСУ, 2015. – 471-б.; Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 38 – 40-66.

ассоциациялар жана 54 акционердик коомдор түзүлгөн.

Натыйжада приватизациянын биринчи этапында Кыргызстанда онго жакын олигархтар пайда болуп, алардын байлыгы 10 миллион доллардан 50 миллион долларга чейин бааланыш, калктын 64 пайыздан ашыгы жакырчылыктын чегинен ылдыйлаган.<sup>863</sup>

1992 – 1997-жылдар аралыгында менчиктештируүгө чыгарылган мамлекеттик мүлктүн өздүк жалпы наркы 13 млрд. 410,9 млн сомду түзгөн. 6369 ишканалар менен объектилер “прихватыштырылыш”, алардан мамлекеттик бюджетке болгону 298,5 млн. сом түшкөн. Демек, менчиктештируүнү жүргүзүшкөн мамлекеттик чиновниker республиканын казынасына 13 млрд. 112,4 млн. сомго зыян келтиришкен. Башкача айтканда, пландаштырылган сумманын болгону 2,2% гана бюджетке түшкөн. Өлкө казынасына түшүүчү 98%га жакын каражат кумга сиңгендей орду, түбү менен жок.<sup>864</sup>

Милиарддаган астрономиялык суммадагы каражатты каалагандай калчашкан мамлекеттик чиновниkerдердин жоопкерчилиги да каралган эмес. Жоопкерчилиги болбогон соң, “улуу прихватизатор-крокодил-реформаторлор” элдик мүлктүү текейден арзан баага кимдерге “энчилеп” “сатышканын”, “мураскорлор” кимдер экенин аты-жөнүн айтпаса да калкка белгилүү болгон.

863. Плоских В.М., Джунушалиев Д.Д., Абдырахманов Т.А. П 39 ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА: учебник для вузов. / Отв. ред. А.Ч. Какеев. З-е дораб. изд. Бишкек: КРСУ, 2015. – 473-б.

864. Нур уулу Досбол. Эгемен Кыргызстандын тескейи. – Б.: 2003. – 58-б.

Менчиктештируүнүн алгачкы он жылында мамлекеттик мүлк фондуунун төрагалары он жолу алмаштырылган. Мамфонддун жетекчилеринин бири да толук эки жылга жеткирип иштешкен эмес. Мүлк фондуунун жетекчи кызматкерлери өлкөнүн байлыгын кандай ээн баштык менен тоношуп, чачышкан болсо, менчиктештируүдөн түшкөн мамлекеттик каражатты да ошондой эле эрежеде каалагандай пайдаланышкан. Укуктук-нормативдик жана мыйзамдык базалардын начардыгынын, кадрлардын компетентсиздигинин, приватташтыруу саясаты боюнча калктын сабатсыздыгынын натыйжасында менчиктештируүнүн бардык этап-тарында мамлекет болуп көрбөгөндөй орду толгус зыянга учуралган.

Акаевдик бийликтин мамлекеттик ишканаларды өз адамдарына сатуу жолу менен приватташтыруусу республиканын өнөр жайына орду толгус зыян келтирилгендин эң негизги себептеринин бири болгон.

Ишканаларды мамлекеттен ажыратууга бийликтин жогорку эшелонундагы чиновниктер активдүү катышышкан. Алар завод-фабрикаларды мындай жапайычылык жол менен мамлекеттен ажыратуу өлкөнүн бүтүндөй экономикасын биротоло талкаланарын түшүнгүсү келген эмес. Приватташтыруу урааны астында улуттук экономиканын кыр аркасын түзгөн бардык ири заводдор жана фабрикалар акылсыздык менен ишке ашырылган.

Акаевдик башкаруу мезгилинде Кыргызстан өнөр жай өндүрушүнөн биротоло ажыратылган-дыктан республиканын экономикасы отуз жылдан бери өнүгүүнүн оптималдуу жолун таппай, калкы-

быз жакырчылыктын азабын тартып келет. Мамлекеттин “итке минген” абалына эң жогорку эшполондогу акаевдик чиновниктер күнөөлүү экендиктерин сезгиси да, моюнга алгысы да келишпейт. Тескерисинче, өлкөнүн отуз жылдык тарыхында акаевдик башкаруу мезгилиин мактап, жакташып келишет. Ал эми Акаевдин өзүнө чаң жугузушпай, президенттердин эң мыктысы катары эсептешет.



## КОРРУПЦИЯНЫН ЖАНА КӨМҮСКӨ ЭКОНОМИКАНЫН ДЕҢГЭЭЛИ

Мамлекеттик башкаруу структурасында уюшулган коррупциянын өзөгү да, башаты да так ушул элдик мүлкүү жеке менчикке баш аламан таркатуудан башталган. 2014-жылдын 27-мартында Өнүктүрүү саясат институтунун<sup>865</sup> кезектеги пресс-сессиясы борбор калаанын журналисттеринде чоң кызыгууну жараткан. Анткени бул жолку талкуунун өзөгүн Мамлекеттик мүлк фондунун ишмердүүлүгү түзгөн. “Мамлекеттик мүлкүү башкаруу чейресүндөгү коррупция же өлкөнүн ресурстары жана активдери кимге иштеп жатат?” – деген темадагы билдириүү журналисттердин кызыгуусун толугу менен актап, алар жемкорлуктун элементтери бар кызыктуу фактылар менен тааныш болушуп, мамлекеттик мүлкүү менчиктешируүдөгү одоно мыйзам бузууларга, күмөндүү тендерлерге, шектүү адамдарга байланыштуу көптөгөн суроолорго жооп так алышкан.

<sup>865</sup> Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) – мыйзам чыгаруунун, мамлекеттик жана муниципалдык башкарууу реформалоонун, жергилүктүү ез алдынча башкарууу өнүктүрүүнүн ар кандай чейрелерүндө көп жылдык таанылган иш тажрыйбасы бар эксперттерди бириткиргөн Кыргызстандын коммерциялык эмес, бейекмет уюм.

Transparency International<sup>866</sup> уюмунун жарыялаган маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын бийлик структурасындагы уюшулган коррупциянын деңгээли жыл санап өскөнү көрсөтүлген. Респонденттердин билдириүүлөрүндө эң коррупциялашкан мамлекеттик органдар менен системаларга төмөнкүлөр кирген:

- мамлекеттик кызматкерлер менен саясий кызматтагылар – 90%;
- Ички иштер министрлиги жана МАИ – 90%;
- сот системасы – 89%;
- билим берүү системасы – 82%;
- Жогорку Кеңештин депутаттары – 77%;
- саламаттыкты сактоо тармагы – 77%;
- саясий партиялар – 72%;
- бизнес түзүмдөрү – 57%.<sup>867</sup>

Бул өзгөчө рейтинге Мамлекеттик мүлк фонду кирбей калган, бирок кылымдын коррупциялашкан бул “оорусунан” фонд сырткары болгон дегенди билдирибейт.

КРнын Президентинин алдындағы Коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин эксперттеринин изилдөөсүндө, Мамлекеттик мүлк фонду эң “жашыруун” мамлекеттик органдардын бири болуп саналат. Фонддун жашыра турган нерселери абдан арбын.

Фонддун ишинин материалдарына мониторинг жана талдоо жүргүзгөндө төмөнкүлөр анык-

<sup>866</sup> Transparency International – коррупция менен күрөшүү жана дүйнө жузү боюнча коррупциянын деңгээлин изилдөө боюнча бейекмет эл аралык уюм. Жыл сайын изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялайт.

<sup>867</sup> Раскрыли секреты Фонда. 27.03.2014 16:02. <http://dpi.kg/ru/press-room/news/full/747.html>

талган: мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик үлүштөр менен АКнын ишинин натыйжалуулугу Фонд тарабынан жалпы финанссы-экономикалык көрсөткүчтөр боюнча бааланат, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин катышуусу бар акционердик коомдордун ишмердигинин бардык көрсөткүчтерүнө комплекстүү талдоо жүргүзүлбөйт, стратегиялык пландоо практикасы жок, башкаруунун так максаттары түзүле элек, компаниялардын ишинин натыйжалуулугун баалоо критерийлери аныкталган эмес, мамлекеттик ишканалардын финанссылык-чарбалык ишмердигине жана алардын мамлекеттик мүлкүү эффективдүү пайдалануусуна жана башкаларга көзөмөл камсыз кылышкан эмес.<sup>868</sup>

Жогоруда саналып откөн проблемалардан улам Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик менчиктии толук наркы жана көлөмү тууралуу так маалыматка ээ эмес. Статистика, юстиция органдары, мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилүүчү маалыматтар чачыранды, толук эмес болуп саналат жана өлкөнүн мүлкүү активдеринин абалы жөнүндөгү реалдуу картинаны бере албайт.

Коррупцияга каршы ишкерлер көнешинин төрайымы Н.Муканова менен көз караидысыз эксперт И.Дробитъянов презентациясында бул ведомство коррупция көцири кулач жайгани тууралуу конкреттүү маалыматтар айтылган. Мүлкүү менчикке чыгарууда мамлекеттик мүлк Фондунда туруктуу коррупциялык схемалар түзүл-

868. Раскрыли секреты Фонда. 27.03.2014 16:02. <http://dpi.kg/ru/press-room/news/full/747.html>

гөндүгүн коррупцияга каршы ишкерлер көнешинин эксперттери жүргүзгөн изилдөөдө аныкталган.<sup>869</sup>

Батыштын көнешчилеринин акылы менен жүргүзүлгөн акаевдик менчиктештириүү саясаты “жуткан жутабайт” принцибинде “прихваташтыруу” деген элдик атка конгон. Алданган эл менен тонолгон өлкөбүз орустун улуу акыны А.Пушкиндик “Балыкчы жана алтын балык жөнүндөгү” жомогундагыңдай, деңиз жээгидеги жер кепеде, тешик тепшиси менен калышкан балыкчы абышка менен кемпирдин кейпиндей абалда калтырды Кыргызстанды. Акаев өлкөнүн болгон мүлкүн кыска мөөнөттө шашылыш сатып, мамлекетти “мүйүздүү” кылам деп, “кулагынаң” да ажыратып, калктын оозун куучоп менен сүртүп, командасты менен четке чыга берди, эч иерсе болбогонсуп. Анткен менен Акаев жана анын айланасындағылар алтын аяктан бал жешкенге жетишишти. Биреөгө бар дүйнө да, биреөгө зар дүйнө деген ушул тура.

Акаевдин ишеничине киришкен “тандалма”, шылуун кадрлар – мамлекеттик структуралардын жетекчилери жана алардын кызмат адамдары рыноктук мамилелердин күнгөй-тескейин окуп үйрөнүшүп, ошол эле учурда коррупциянын канондорун өздөштүрүшүп, өлкөгө “көмүскө” экономиканын үрөөнүн себишикен.

Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынын негизги себептеринии бири – көмүскө экономика. Көмүскө экономика деген жаңы түшүнүк акаевдик тездетилиген экономикалык реформаларды киргизүүдөн кийин жашообузга эркин ишкер-

869. Раскрыли секреты Фонда. 27.03.2014 16:02. <http://dpi.kg/ru/press-room/news/full/747.html>

дик, жеке менчىк, салыктар жана башкалар сыйктуу кубулуштар менен кошо киргизилген.

Көмүске экономика – 1) ар түрдүү экономикалык мамилелердин жыйындысы; 2) экономикалык ишмердиктин эсепке алынбаган, жөнгө салынбаган жана мыйзамдарга каршы келген түрү. Салык башкармалыгына маалыматы түшпөгөн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен алмашуу жүргүзүү көмүске экономика деп эсептелет.<sup>870</sup>

Көмүске экономиканын кесептенин салык көбейет же инфляция ёсөт, анткени көмүске экономикада табылган акчадан салык алынбагандыктан, анын натыйжасында мамлекет ала турган кирешсинин көп миллиарддаган каражатын жоготот да, анын ордун толтуруу үчүн салыкты көбайтууга мажбур болот.

Дүйнөлүк адабияттарда көмүске экономика официалдуу эмес, жашыруун, легалдуу эмес, регистрацияланбаган, маржиналдык, жоголгон, салыктан тышкаркы экономика жана башкалар сыйктуу түшүнүктөрдү көздештируүгө болот.<sup>871</sup>

Экономикалык адабияттарда төмөнкүдөй элементтери белүп көрсөтүлөт:

- 1) формалдуу эмес экономика;
- 2) жалган экономика;
- 3) «екинчи» экономиканын жашырын бөлүгү;
- 4) «жашырын» экономика.

870. Көмүске экономика. [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D2%AF%D1%81%D0%BA%D3%A9\\_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D2%AF%D1%81%D0%BA%D3%A9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

871. Тюлин Дж. Теневая экономика в Кыргызской Республике. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575671>

Бириңчи элементи борбордук экономикалык органдардын, тармактык башкаруу органдарынын, бирикмелердин жана ишканалардын ортосунда өзгөчө “соода” процессинде иштейт. Жалган экономика продуктунун баасында жалган нарк, жалган керектөө наркы жана жалган компоненттер түрүндө көрүнөт. Кошуп жазуулар, финансы тартибин бузулар көмүске экономиканын бул элементинин иштөө механизми катары эсептелет.

“Жашырын” экономикага мыйзамсыз өндүрүш ишмердиги кирет. Керектөө секторунда алыш сатарлык негизги элементи болгон жашырын рынок “жашырын” экономиканын өзгөчө түрү болуп саналат. Көмүске экономика базистик категория болгондуктан, ал тиешелүү структураларды: расмий эмес укукту, этиканы, өзүнүн тышкы жана ички коопсуздук кызматын, парламенттик калканчы, жашыруунун өздүк идеологиясын пайдаланууга мажбур болот.<sup>872</sup>

Экономикалык жана статистикалык маалыматтар жагынан көмүске экономика бюджеттин киреше бөлүгүнө кирбекен, бирок ИДПны аныктоодо колдонулган статистикалык ыкмалар менен эсептелген экономикалык иштин бардык түрлөрүн билдириет. Көмүске экономиканын олуттуу көлемү жалпысынан коомдун бардык жактарына терс таасирин тийгизет. Көмүске экономика өзүнөн өзү спиралдык эффект жаратат. Салыктардын жогорку ставкалары бизнеси көмүске экономикага өткөрүү боюнча стимулдардын кебейшүнө алыш келет, бул

872. Көмүске экономика. [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D2%AF%D1%81%D0%BA%D3%A9\\_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D2%AF%D1%81%D0%BA%D3%A9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

еэз көзегинде бюджеттин кирешелеринин олуттуу төмөндөшүнө жана анын натыйжасында салыктардын андан ары жогорулашына алыш келет.

Кыргызстанда отуз жыл ичинде көмүскө экономиканын деңгээли жыл сайын өзгөртүлүп, анын пайызынын көрсөткүч да ар кандай болгон. Бирок бул көрсөткүч ИДПнын 50%нан дайыма жогору болуп келген. Эл аралык стандарттар боюнча, эгерде көмүскө жүгүртүүнүн деңгээли ИДПнын 40%нан ашса, анда мындай өлкөнүн экономикасын башкаруу мүмкүн эмес деп эсептелинет.

Ошондуктан, республиканын официалдуу органдары төмөндөтүлгөн цифраны көрсөтүп келишет. Көз карандысыз экономисттер бул маселеге пессимисттик мамиледе: алар көмүскө экономиканын көлөмү 70%га жетет деп эсептешет.<sup>873</sup> Эгерде чындал эле ишкерлердин кирешесинин 70%на салык салынбаса, анда Кыргызстандын салык тармагында абал начар. Кирешелерди жаапжашыруунун мынчалык жогорку көрсөткүч салыктын жеткиликтүү эместигин, Кыргызстанда рынок өнүкпөндүгүн билдирет деп эсептейт экономика илимдеринин доктору А.Аюпов.<sup>874</sup> “Кыргызстанда

көмүске экономиканын көлөмү ички дүң продукциянын 60%дан ашат жана анын бар экендигин тана алгыс таанылган факт”, – деп билдириген 2016-жылы Экономика министри А.Кожошев.<sup>875</sup> Айрыкча, көмүскө экономика мамлекеттик салыктардын жетишсиз чогултулушуна бирден бир себеп болуп саналат жана өлкөнүн финансыйлык абалынын начарлашына алыш келет.<sup>876</sup>

Кыргызстанда иштешкен жарандардын 60%дан ашыгы эмгек мамилелерин каттоосуз, эмгек келишимин түзбөстөн иштешет.<sup>877</sup> Ошондой эле эмгекчилер заемдүк эмгек, басмырлоо, кысым көрсөтүү, эмгек ақыны төлөбөө, эмгектин коопсуз шарттарын камсыз кылбоо, социалдык коргоонун жоктугу жана башка сыйктуу кейгөйлөргө жана чакырыктарга түш болушат.

Жакырчылыктын жогорку деңгээли, жумушсуздук, билим берүүнүн төмөн деңгээли – мунун баары ар кандай формаларда көрүнгөн формалдуу эмес экономикалык ишмердүүлүк секторунун сакталышына жана көнчийине көнчирги шарт түзгөн.

Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун талдоосуна ылайык, калктын формалдуу

873. Бозиева З.А. Уровень и масштабы теневой экономики в Кыргызской Республике. <file:///C:/Users/Dosbol/Downloads/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%AB%20%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%92%20%D0%9A%D0%AB%D0%A0%D0%93%D0%AB%D0%97%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%95.pdf>

874. Аюпов Асылбек: Дела в налоговой системе Кыргызстана плохи. Среда, 19 октября 2022 13:04. <https://vesti.kg/zxc/item/105497-874.html>

<http://ekspert-obyasnili-prichiny-vysokogo-pokazatelya-sokrytiya-nalogov-predprinimateliami-v-kyrgyzstane.html>

875. Сообщение министра экономики Арзыбек Кожошева. 10:35, 26.01.2016 <http://knews.kg/2016/01/minekonomiki-obyem-tenevoy-ekonomiki-dostigaet-60-k-vvp/>

876. Нацстаткомитет Кыргызской Республики. <http://www.oecd.org/std/na/2069663.pdf>

877. В Кыргызстане один из самых высоких уровней теневой экономики в СНГ. Вторник, 25 сентября 2018. <https://vesti.kg/zxc/item/55007-v-kyrgyzstane-odin-iz-samykh-vysokikh-urovnei-tenevoj-ekonomiki-v-sng.html>

эмес иш менен камсыз болушунун негизги себептерине төмөнкү факторлор кирген:

- салыштырмалуу жогорку эмгек акы менен түзүлгөн аз сандагы жумуш орундары;
- ички миграциянын өсүшүнө таасирин тийгизген региондордун экономикалык өнүгүүсүндөгү дисбаланс;
- жергилиттүү мамлекеттик администрациялардын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын (ЖӨБ) калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча чарагарды ишке ашырууга начар катышуусу;
- кесиптик билим берүүнүн деңгээлинин эмгек рынокунун керектөөлөрүнө шайкеш келбекендиги;
- кызматкерлер үчүн социалдык кепилдиктердин төмөн деңгээли;
- стихиялуу тышкы эмгек миграциясы;
- формалдуу эмес иш менен камсыз кылуу рынокторуна колдоо көрсөтүүнү камсыз кылган социалдык (коррупциялык) байланыштар ж. б.<sup>878</sup>

Жумушчуларды расмий каттоосу жок жумушка кабыл алуунун негизги себеби жумушка алуу жана бошотуу процедурасынын өзүнүн татаалдыгы болуп саналат (юридикалык жактар үчүн 55,6%, жеке ишкерлер үчүн 73,2%). Экинчи себеп – Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна чегерүүлөрдү киргизүү зарылдыгынын жоктугу жана киреше (подходный) налогун төлөбөгөндүгү (юридикалык жактар 50,8% жана ишкерлер 26,8%).

878. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. «Неформальная занятость в Кыргызстане» отчет 2014 г. С.5

Республиканын граждандарын законсуз ишке алуунун мындай жогорку пайзызы жалданма кызматкерлердин өздөрүнүн учурдагы жобого макулдугу менен да байланыштуу болгон.<sup>879</sup>

Кыргыз Республикасы, эл аралык институттардын баалоосунда, коррупциянын деңгээли боюнча көп жылдан бери дүйнө мамлекеттеринин ичинде “алдынкы орундарды” бекем ээлөп келе жатат. Бул тууралуу өлкөнүн биринчи жетекчиси жана мамлекеттик жогорку кызматта иштешкен чиновниктердин бардыгы жакшы билишкен.

Бирок “балык башынан сасыйт” сыңары, бийликтеги уюшулган коррупциянын башында президенттин өзү отургандыктан жемкорлук жана көмүске экономика менен күрөшүү кагаз жүзүндө гана жүргүзүлүп келген. Коррупция мамлекетти башкарары жалпы коомчулукка беш колдой маалым.

Кыргыз Республикасы отуз жыл ичинде үч революцияны баштан кечирди. Анын негизги себептеринин бири коррупциянын гүлдөп өсүшү жана “көмүске” экономиканын өнүгүшү менен тыгыз байланышта болгону талашсыз.

А.Акаев президент болуп шайланган алгачкы күнүнөн тартып, ар кандай формада, эл алдында ооз көптүргөн жалындуу сөздөрдү айттып, коррупцияга чекит коюуга кайра, кайра убада берген. Бирок жемкорлуктун башында өзү тургандыктан анын айткан сөздөрү менен берген убадаларынын бири да аткарылган эмес. Радикалдуу чарагарды көрүүгө Акаевдин духу жеткен эмес. Акаев кыргыз

879. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики «Неформальная занятость в Кыргызстане» отчет 2014 г. С.26

коомчулугунда эң билимдүү, илимпөз жана сөзгө чебер, оратор болгону менен анда саясий күчтүү эрк да, чекиндүүлүк да, лидерлик сапат да, жетекчилик талант да болгон эмес. Акаев жаратылышынан етө сак, аяр, жеткен куу жана кекчил киши.

Бирок “сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт” сыңары, үй-бүлесүнүн бийликтөө болгон манчыркоосу, байлыкка болгон суктугу жана дүйнөгө тойбогон ач көздүгү анын өзүнүн эле түбүнө жетпестен, Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүнүн пайдубалына чейин доо кетирип, мамлекеттик бийликтөө структураларына коррупциянын үрөөнүн чачып кетти.

Коррупциялык схемаларды өнүктүрүүнүн алкагында Акаев официалдуу түрдө жемкордукту оозуктоодо мага бийликтин рычагдары жетишсиз болууда деген шылтоо менен парламент аркылуу мамлекеттик башкаруу бийлигин толугу менен мыйзам турунде “прихватташтырып” алган соң мамлекет, иш жүзүндө, акаевдик үй-бүлөлүнүн менчигине айланган. Үй-бүлөдө кабыл алынган кандай гана чечим болбосун Акаев кыйشاюусуз оруннаткан аткаруучу гана болгон.

Жакын санаган тууган-туушкандары, кайын-журттары жана пикирлеш-соратниктеринин катышуусу менен мафиялык топтор түзүлүп, тымызын, макулдашылган түрдө өлкөдө терс системалардын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ошол эле учурда “Манастан Чубак кемби эжен” деп, бийликтөө менен күч структураларынын колдоосу менен уюшулган криминалдык топтор да өз кызыкчылыктарын алдыга жылдырышкан. Өлкөнүн күч структуралары булганычтуу, криминалдык иштер-

ди уюшулган кылмыштуу топтордун “колу” менен жасашкан.

“Жер ээн болсо, донуз дәбәгө чыгат” сыңары, акаевдик башкаруу мезгилинде коррупция менен “көмүске” экономиканын гүлдөшүнө жана уюшулган криминалдардын ээн, эркин баш көтөрүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Союз мезгилинде мыйзам жакшы иштегендиктен, өлкөдө мындай ээн баштыктарга жол берилбей, коомдо жат элементтер ээн, эркин баш көтөрө альшкан эмес. Ал замандын да өзүнө ылайык жетишкендиктери менен кемчиликтери да толтура болгон. Бирок калктын жашоого болгон көз карашы жана бийликтөө болгон ишеними ал мезгилде таптакыр башка болгон.

Акаевдик башкаруу мезгилиндеги коррупциялык схеманын бийликтөө структураларында тамыр алып жайылуусу улуттук валюта – сом жүгүрттүүгө киргизилген мезгилде эбегейсиз ёскөн. 1993-жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валюта киргизүүнү сунуштап, 3-майда республиканын Жогорку Кеңеши министрлер кабинетинин сунушун бекитип берген.<sup>880</sup>

1993-жылы 10-майдан 14-май күнү кечки saat бга чейин Кыргызстандын аймагындагы жүгүрттүүдөгү Россия рублдери, СССР Мамбанкынын казналык жана банктык билеттери, рубль түрүндөгү активдер менен пассивдер сомго 200 рубль бир сом курсу менен алмаштырылган.

880. Постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 3 мая 1993 года № 1182-XII О предложении Правительства Республики Кыргызстан «О введении национальной валюты» [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30221025&pos=4-108#pos=4-108](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30221025&pos=4-108#pos=4-108)

14-май күнү кечки saat алтыдан тартып сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калган. Ар кандай жүйеелүү себептер менен акчасын алмаштырууга жетишпе алыштай калган жарандарга 17-майдан 21-майга чейин жана 3-июндан 4-июнга чейин кошумча убакыт берилген.<sup>881</sup> Чечимге ылайык калктын бардык накталай рублдери, сактык кассалардагы, банк мекемелериндеги аманаттары, юридикалык жактардын активдери жана милдеттенмелери чектөөсүз сомго алмаштырылуусу каралган.

Ошол кезде Кыргызстанда жүгүртүүдөгү накталай акча 53 млрд. рубль деп бааланган. Бирок республиkanын чек арасы ачык болгондуктан, булсан так болуп эсептелген эмес. Кыргызстандын калкынан, иш жүзүндө акча алмаштыруунун баардык мезгилинде, болгону 14 млрд. рубль гана чогултулган, башкача айтканда, жарандар 26,4% гана алмаштырууга жетишишken. Демек, 40 млрд. рубль алмаштырылбай калган.<sup>882</sup>

Астрономиялык бул сумманын тагдыры эмне болгон? Кыргыз өкмөтү ал каражатты бюджетке түшүрдүбү же коррупциялык схема менен кимдердин ортосунда бөлүштүрүлдү? Кыргызстандын жогорку бийлик эшполонундагы эң ири уюшулган

коррупциянын биринчи толкуну акча алмаштырууда болгон.

Коррупциянын экинчи чоң толкуну Кыргызстандагы “алтын операциясынан” жана алтын көндөрин иштетүүдөн башталган. Убагында президент Акаевдин көрсөтмөсү менен Швейцарияга 19 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү 1801 кг алтын тийиштүү эч бир документи жок, мыйзамсыз чыгарылып кеткен.<sup>883</sup>

Алтын операциясы менен бир убакта президент мамлекеттик жана коомдук мүлктердүү массалык түрдө приватташтыруу процессин баштап, коррупциянын тамырын алыскы айылдардагы бийликтин чабармандарына чейин жайылткан. Акаевдик элге каршы жүргүзүлгөн менчиктештируү компаниясы калк арасында ирониялуу түрдө “прихватизация – ээлеп алуу” процесси катары кабыл алынган.<sup>884</sup>

Акаевдик башкаруу мезгил ичинде дээрлик бардык бийлик структураларында кадр байуунун негизги булагына – бизнеске айланган. Министрліктер менен ведомствородогу, деги эле бийлик бутактарынын бардык тармактарындагы, анын ичинде региондордогу кызмат орундар – чоң, кичинесине жана рангына карата баасы шарттуу түрдө “бычылып”, сатыкка жана сатып алууга чыгарылган. Мамлекеттик сыйлыктарды, ардактуу наамдар-

881. Кыргыз сому. [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7\\_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%83](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%83)

882. Кара: Ниязов Ф.А. Политические и экономические реформы в Кыргызстане. – Бишкек: 1995. - 38, 85, 86-66.; Карапалов Ө. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>; Кыргыз сому. [https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7\\_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%83](https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%83)

883. Исабеков К.С. Кумтөрдөгү «алтын» мафия. - Бишкек: “Принт – Экспресс”, 2011 – 10-14-66.; Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>;

884. Карапалов Ө. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>;

ды ыйгарууда да өзүнүн конвенциялары жана наркы болгон, кадимки аукциондогудай эле көрсөтүлгөн кызмат сатылган жана сатып алуучулар болгон.<sup>885</sup>

Акаевдик башкаруу мезгилиnde өлкөдө сатылбай турган ыйык эч нерсе калбай калган. Кыргызстанда өлкө бийлигине “тексиз президенттер шайланышкан” сайын, кирешелүү “кадрдык бизнес” популярдуулукка айланыш, баасы көтөрүлүп келет бүгүнкү күнгө чейин.

Отуз жыл ичинде профессионал кадрлар бийликтин жүргүзгөн “конкурсунан” кулап, мамлекеттик бардык кызмат орундарды, эң жогорку эшполонунан тартыш, айыл башчылыгына чейин, “бычакка саптыкка” жарабаган, билими жок, дипломду сатып алышкан “базаркомдор” ээлешти. Мисалы, 2022-жылы Президент С.Жапаровдун Администрациясынын экспертиза бөлүмүнүн эксперти Т.Шаршенбиевдин жогорку билиминин жоктугун жана ал Улуттук университетинин юридика факультетинин сырттан окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенти экенин “Temirov Live KG -YouTube” сайты билдирген.<sup>886</sup>

2022-жылдын 19-январында “kaktus.media”: “Баса, Орозайым Нарматова тууралуу. Саясатчылардын кимиси документтерди фальсификациялаган деп шектелген” (“Кстати, об Орозайым Нарматовой. Кого из политиков подозревали в фаль-

885. Карапалов Ө. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>.

886. Кимдин балдары президенттик администрацияда иштейт? <https://www.youtube.com/watch?v=l2xKmBW8Fhs>

“сификации документов”) – деген темада А.Абдуваитованын макаласы жарык көргөн. Анда автор: экс-премьер министр М.Абылгазиев, ЖКнын экс-депутаттары – Т.Зулпукаров, Р.Момбеков, К.Сатыбалдиев, депутаттар – Ж.Коргонбай уулу жана Т.Сарыбашевдердин дипломдору күмөн жараткандары тууралуу далилдүү мисалдар менен жазган.<sup>887</sup>

Жарык көргөн журналисттин материалына байланыштуу ошол эле күнү президент С.Жапаров улуттук коопсуздук органдарына бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер арасында билими тууралуу жасалма диплом, күбөлүк жана сертификаттардын болушу жана колдонулушу боюнча масштабдуу текшерүү жүргүзүүнү үч айлык мөөнөт менен тапшырган.<sup>888</sup>

“Пландуу текшерүүгө айыл аймактардын, райондордун жана облустардын, министрликтердин жана ведомствородун, алардын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынын деңгээлиндеги мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана жетекчилери, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Президенттин аппаратынын кызматкерлери, жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттары, Жогорку Кеңештин депутаттары, ошондой эле күч түзүмдөрүнүн, укук коргоо, көзөмөл жана сот

887.Айдана Абдуваитова 19 января 2022 13:33. Кстати, об Орозайым Нарматовой. Кого из политиков подозревали в фальсификации документов. [https://kaktus.media/doc\\_452892\\_kstati\\_ob\\_orozayym\\_narmatovoy,kogo\\_iz\\_politikov\\_podozrevali\\_v\\_falsifikasiacionnykh\\_dokumentov.html](https://kaktus.media/doc_452892_kstati_ob_orozayym_narmatovoy,kogo_iz_politikov_podozrevali_v_falsifikasiacionnykh_dokumentov.html)

888. Садыр Жапаров УКМКга мамлекеттик кызматкерлердин дипломдорун текшерүү тапшырmasын берди. <https://pk.kg/news/inner/sadyr-zhaparov-ukmkga-mamlekettik-kuzmatkerlerdin-diplomdorun-teksher-tapshyrmasyn-berdi/>

органдарынын “кызматкерлери “кабылат” деп, УКМКнын басма сез кызматы билдириген.<sup>889</sup>

УКМКнын маалыматы боюнча экс-премьер министр М.Абылгазиев диплому боюнча 1990-жылы Эл аралык университетти бүтүргөн. Бирок ал окуу жайда анын окугандыгы күмөн жараткан. ЖКнын бешинчи чакырылышынын депутаты Т.Зулпукarov 1998-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетинин 3-курсунан окуу акысын “такай телебөгөн-дүгү” учун окуудан чыгарылган. Ал эми ЖКнын ушул эле чакырылышынын депутаты Н.Төрөбековдун диплому жасалма болуп чыккан. Ал 2003-жылы КУУнун 5-курсунан айдалып кетип, кайра кабыл алынган эмес.<sup>890</sup>

УКМКнын басма сез кызматы мамлекеттик кызматкерлердин дипломдорун жана кош жарандуулугун текшерүүнүн жүрүшү тууралуу берген маалыматына ылайык, мамлекеттик мекемелерде иштеген 96 кызматкер жасалма диплом колдонууга шектелген. Текшерүүнүн жыйынтыгын күтпестөн өз каалоосу менен тогуз кызматкер бошонууга арыз берген, ал эми 16 кызматкер кызматынан бошотулган.<sup>891</sup>

889. С.Жапаров УКМКга мамлекеттик кызматкерлердин дипломдорун жана жарандыгын текшерүүнү тапшырды. 20-январь 2022-жыл. 13:08. <https://bilim.akipress.org/kg/news:457291/?from=bilim&place=translate>

890 У кого из чиновников и депутатов в Кыргызстане выявили поддельные дипломы 16:27 14.06.2021. [HTTPS://RU.SPUTNIK.KG/20210614/KYRGYZSTAN-DIPLOM-PODDELKA-SKANDAL-CHINOVNIK-1052859343.HTML](https://RU.SPUTNIK.KG/20210614/KYRGYZSTAN-DIPLOM-PODDELKA-SKANDAL-CHINOVNIK-1052859343.HTML)

891. Мукамбетов Найзабек 14/03/2022. УКМК 100ге жакын мамкызматкер жасалма диплом колдонууга шектелип жат-канын билдириди. <https://ky.kloop.asia/2022/03/14/ukmk-zh-zg-zhakyn->

УКМКнын маалыматына ылайык, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети берген дипломдордун саны эң эле көп шек туудурган — 28 диплом. Кыргыз улуттук агрардык университетинде берилген 11 диплом, И.Арабаев атындагы университетте жана Кыргыз мамлекеттик дene тарбия академиясында бештен диплом.<sup>892</sup> Бардык окуу жайларда бирдей эле абал екүм сүрүп келеген.

Жогорку окуу жайлардын жасалма дипломдору жана күбөлүктөр менен сертификаттар, деги эле документтердин бардык түрлөрү эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары, республика рыноктук экономикага багыт алган, “пулуң болсо, кулунмун” деген мезгилден тартып базарларга чыгарыла баштаган.

Чет өлкөлөрдө жүрүп окуу жайлардын эшигин аттабай бүтүрүшкөн саясатчы-депутаттар менен мамлекеттик кызматкерлердин саны жыл сайын арбыган. ЖОЖдун пестиждүүлүгүнө жана тандалган кесибине жараша дипломдордун наркы да ар башка болгон.

Өлкөдө уюшулган коррупциянын жана “көмүске” экономиканын күч алуусунан улам кыргыз коомчуулугун түп-тамырынан бери бузган жугуштуу, жаман илдет капитаган. Мамлекет башчы

[mamkuzmatker-zhasalma-diplom-koldonuuga-shektelip-zhatkanyngbildirdi/](#)

892. Ислам Розиев 15/03/2022 “Жасалма дипломдор”: УКМК өлкө боюнча 20дан ашык университеттеги текшерип жатат. <https://ky.kloop.asia/2022/03/15/zhasalma-diplomdor-ukmk-lk-boyuncha-20dan-ashyk-universtitetti-teksherip-zhatat/>

еэзу башг болуп, анын үй-бүлө мүчөлөрү, туугандары, жакын чайрэсү, мамлекеттик башкаруу органдарынын көптөгөн жетекчилери, мамлекеттик түзүмдердүн айрым кызмат адамдары, айрым жетекчилер жана алардын кызматкерлери, республиканын турмушунун дээрлик бардык чайрелерүндө калкты тейлөө функцияларында кызмат етешкөн чиновниктер мамлекетти калкы менен кошо “тоноого” активдүү катышып келишет, “жебеген жердин астында” принцибин туу тутушуп.

Кыргыстанда акаевдик “кадр бизнесинин” бекем орношуп, терең тамыр жайышынын натыйжасында өлкө чет мамлекеттердин карызына белчесинен батыш, жакырчылыктан кутулуунун жолун таптай келет.

2005-жылы марта Акаев президенттик тактан кулатылгандан кийин ага мамлекетке чыккынчылык кылыш, өлкө байлыктарын талкалагандыгы учун жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мыйзамсыз жургүзгөн иштери боюнча 98 кылмыш иши козголгонун 2009-жылы КРнын Генералдык прокурору Э.Сатыбалдиев билдирген. Анын айтмында, 18 кылмыш иши токтолтулган. “Белгилей кетким келет, Кыргыстандын биринчи президентинин кол тийбестик статусун эч ким алыш салган эмес жана өлкөдө эч нерсе Акаевге коркунуч келтирбейт”, – деп баса белгилеген башкы прокурор. Ал ошондой эле экс-президент Кыргыстанда күбө катары гана суракка алышарын белгилеген.<sup>893</sup>

893. Карапалов Ф. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>; Мы нашли сокровища А.Акаева. КРСУ. – Бишкек: 2009, 8 – 14-66.

Кыргыз Республикасынын укук коргоо жана сот органдарынын, мамлекеттик структуралардын дээрлик бардык кызматкерлери ошондой эле бюджеттен каржыланган массалык маалымдоо каражаттары коррупциялашкандыгы коомчуулукка белгилүү болуп калган.

Белгилүү швед экономисти А.Ослунд жети жыл бою өлкөнүн биринчи президенти Акаевдин көнөшчиси болгон. Ал “MSH” басылмасына берген интервьюсунда: “Тилекке каршы, сиздердин өлкөдө коррупция азайган жок, тескерисинче, көбүреөк болуп кетти. Коррупциянын деңгээли дагы эле етө жогору, пара алгандар сан жагынан кыскарганы менен, жемкорлуктун суммасы кескин естү. Алар негизинен укук коргоо органдарында топтолгон. ... Сотторуңдар да дээрлик баары коррупционер. Мен алардын ишин етө ээнбаштык деп атait элем. Алардын чечимдерине административдик басымга караганда, акча көбүреөк таасир этет”.<sup>894</sup>

Албетте, арам жолдор менен табылган акча негизинен “көмүскө” экономиканы өнүктүрүүгө, контрабандалык товарлардын жүгүртүүсүнө жана башка экономикалык кылмыштардын кескин ёсусунө алыш келет. Консервативдик эсептөөлөр боюнча, биринчи президенттин тушунда 10 эле жылдын ичинде “көмүскө” каражаттар 2 миллиард АКШ долларын түзгөн.<sup>895</sup> Республиканын обочолонгон фирмаларынын олуттуу акчалай операция-

894. Лариса Ли. MSN.KG, 10 июня 2004. Рецепты оздоровления экономики от Андерса Ослунда <https://msn.kg/ru/news/7051/>

895. Карапалов Ф. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>; Мы нашли сокровища А.Акаева. КРСУ. – Бишкек: 2009, 8 – 14-66.

лары чет өлкөлөрдөгү Оффшордук аймактардын жардамы менен ишке ашырылып турган.

Коммерциялык эмес Tax Justice Network (TJN) (Салык Адилет Тармагы) тарабынан даярдалган маалыматта Кыргызстандан 900 миллион доллар оффшордук аймактарга чыгарылдыгы тууралуу маалыматтар "The Price of Offshore Revisited" ("Дагы бир жолу оффшордун баасы жөнүндө") "Оффшордун баасы кайра каралат" деп аталган баяндамада келтирилген. "Изилдөөлөргө ылайык, 1993-2010-жылдары Кыргызстандан 0,9 млрд доллар экспорттолгон (өлкөнүн тышкы карызынын 23%ын түзөт. Карыз – 3,9 млрд доллар", – деп айтыват маалыматта.<sup>896</sup>

Кыргызстандын мамлекеттик органдарын-  
дагы жалпы (тотальная) коррупция контрабанда-  
нын чоң агымына ыңгайлуу шарттарды түзгөн.  
Олуттуу финанссылык агымдарды түзгөн бажы  
тармагы Кыргызстандагы коррупционерлердин  
экономикалык жана коррупциялык негизи болуп  
кеle жатат.

1998-жылы юридика илимдеринин доктору Н.И.Матузов: “азыркы бийликтин артықчылыштары, кыннаттықтары, коррупциясы совет доорундагы партиялық жетекчилердин түшүнө да кирбекен формаларга жана масштабдарга ээ болду”, – деп белгилеген. “Максат номер биринчи” деген китебинде М.Антонов жана КР Президентинин Аппаратының юридикалық бөлүмүнүн башчысы

896. Кыргызстана в оффшорные зоны выведено \$900 млн – исследование Tax Justice Network 09:38 25.07.2012 Из Источник КирТАГ. <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1343194680>

М.Укушов Кыргызстандагы коррупцияга “жалпы (тотальная)” – деп баа беришкен.<sup>897</sup>

Коррупция менен күрөшүү боюнча бей-екмөттүк эл аралык “Transparency International” уюмдун Кыргызстандагы борборунун кызматкари А.Шаршенбаев Кыргызстан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан он өлкөнүн катарына кирерин жана коррупция кыргыз мамлекетиндеги эң кыйратуучу күчтөрдүн бири экенин билдирген.<sup>898</sup>

Кыргызстандын коррупционерлери үчүн экономикалык жана коррупциялык негиз болуп бажы тармагы эсептелет, ага олуттуу финансыйлык агымдар туура келет.

СССР ыдырап, эгемендүү Кыргызстан түптөлгөндөн кийин менчикштирүүдөн эски партиялык номенклатуранын өкүлдөрү пайда көрүшкөндүктөн “коррупциялык кландарды” түзүшүп, алар олигархиялык топторго айланган. СССРдин кулашы менен кыргыз бажысында “серый” коррупция-

897. Коррупция в Кыргызстане - Corruption in Kyrgyzstan.  
[https://wiki5.ru/wiki/Corruption\\_in\\_Kyrgyzstan](https://wiki5.ru/wiki/Corruption_in_Kyrgyzstan).

лык схемалар киргизилип, контрабанданың өнүктүрүү, Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Казакстанга, андан ары Россияга системалуу түрдө баңгизаттарды ташууну көзөмөлдөө колго алынган. Афгандын баңгизатын Россияга, Кытайга жана башка өлкөлөрөгө жеткирүүнүн “Түндүк жолунун” кыргыз бөлүгүн коррупциялашкан укук коргоо органдарынын жетекчилиги көзөмөлдөп келет бүгүнкү күнгө чейин.

Кытайдан жана Түркиядан контрабанданын чоң агымы жана бул контрабандалык товарлардын ЕАЭБ өлкөлөрүнө андан ары пошлинасыз реэкспорту ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жетекчилеринин арасында дайыма пикир келишпестиктерди жаратып келет. Казакстан Кыргызстандын бийлигинен серый контрабанданы токтотууну талап кылыш, чек араны жаап салган учурлар дайыма кайталаныш турат.

Бирок Кыргызстандын бийлиги кыргыз бажысынын серый кардиналды аркылуу бажыдан жана конрабандалыктан көмүскө киреше алыш жаткандыктан, серый конрабандага байланышкан абалды чечүүгө шашылбай келет. Бул коррупцияга малынган чиновниктердин колунан келет, анткени алар көзөмөлдөгөн чек арадан контрабандалык товарлар жана баңгизаттарды алыш етүү коррупционерлердин көмүскө кирешесинин негизги булагы болуп саналат жана кылмыштуу кирешенин басымдуу бөлүгү мамлекеттин жетекчиси менен бөлүштүрүлгөндүктөн бажы системасынын коррупционер жетекчилери Кыргызстандын бардык бийликтөрүнүн түшүндө кол тийгис болушуп, түздөн түз президенттердин калкалоосунда келишкен.

Бажы тармагынан түшкөн каражатты бөлүштүрүүнүн эсебинен байышкан кыргыздын коррупционер элитасынын “көзүн май басып”, эл аралык коомчулуктун сыйнын да тоготуштай, кылмыштуу иштерин ачык, “чак түштө” улантып келишкен. Мисалы, Дүйнөлүк соода борборунун сайтында мамлекеттер аралык соода жүгүртүүлөрү боюнча статистикалык маалыматтар катталыш турат. Ал сайттан коңшу мамлекеттерден келген бажы маалыматтарын алыш, салыштырууга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде эки өлкөнүн ортосундагы стандартын айырмасы 50%дан ашкан болсо, анда сез жок, бир мамлекетте контрабанда же контрафакт бар экендиги белгилүү болот.

2001 – 2017-жылдардын ичинде кыргыз бажысында Кытайдан 11 миллиард 640 миллион долларлык товар киргени катталган. Ошол эле маалда Кытайдын бажысы Кыргызстанга 61 миллиард 667 миллион долларлык товар жөнөтүлгөндүгү боюнча маалымат катталган. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзүп жатат.<sup>899</sup>

Астрономиялык мындаи суммадагы айырманы бухгалтериялык эсептин ар кандай методологиялык учету менен байланыштырууга болбайт –

899. Шибутов Марат 21 ноября 2018 Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАС. <https://regnum.ru/news/economy/2523590.html>; Моисеева Светлана 22 ноября 2018 10:18 Regnum об Атамбаеве, миллиардной контрабанде и элите Кыргызстана [https://kaktus.media/doc/382849\\_regnum\\_ob\\_atambaeve\\_milliardnoy\\_kontrabande\\_i\\_elite\\_kyrgyzstana.html](https://kaktus.media/doc/382849_regnum_ob_atambaeve_milliardnoy_kontrabande_i_elite_kyrgyzstana.html)

бул объективдүү, “чак түштөгү” контрабанда, андан кийин “серый” товарлар Кыргызстан аркылуу башка өлкөлөргө кетип, республиканын да көптөгөн дүң базарларына таратылат.

Бажы органдары Кыргызстандын эң “жашыруун” мамлекеттик ведомстворунун бири болуп саналат, демек жашыра турган нерсе бар үчүн. Анткени чек ара бажыканасынан тартыш, Ак үйдүн жетинчи кабатына чейин “көгенделүшкөн” мамлекеттик чиновниктер болгондугу үчүн “Сов.секретте” кармашканга аракет жасалган. Эгемендүүлүктүн бардык жылдарында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жыйынтыктары боюнча статистикалык так маалыматты алуу мүмкүн болбай калган.

Ошол себептен республикалык статистиканын жана экспорт/импорт боюнча енектөш мамлекеттердин статистикалык маалыматтарын салыштырганда товарлардын нарктык жана табигый баалуулуктар боюнча астрономиялык айырмачылыктар чыгып келе жатат. ПРООНдун эл аралык эксперти Губад Ибадоглунун айтмында, башка өлкөлөр менен тышкы соодада нарктык көлөмдердүн дал келбестиги коррупциялык тобокелчиликтердин жогору экендигинин далили болуп саналат.<sup>900</sup>

2014-жылы коомчулукка сунушталган “Кыргыз Республикасынын салыштырмалуу бажы статистикасы. 2008 – 2012.” (“Зеркальная таможенная статистика Кыргызской Республики. 2008 – 2012.”)

900. Байрамукова Ирина 25.04.2014 «Серые» схемы вместо экономического развития [http://www.region.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6](http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6)

авторлор колективинин “аналитикалык” изилдөө сүндө Кыргыз Республикасы 140тан көбүрөөк мамлекеттер менен соода-сатык иштерин жүргүзөрү белгиленген. Китечеде башка мамлекеттерден биздин республикага импорттун көрсөткүчтөрү менен алардын экспорттук статистикасынын орто-сундагы ақылга сыйгыс айырмачылыктар дагы бир жолу конкреттуу фактылар менен тастыкталган.

Китечин авторлорунун бири Н.Токтакуновдун билдириүүсүндө, Кыргыз Республикасынын импортундагы өлкөлөр боюнча пайыздык көрсөткүчтөрдүн айырмачылыктары төмөндөгүдөй: Белоруссия — 25 %, Казакстан — 24,2, Турция — 64,7, Түштүк Корея — 98,8, Кытай — 564 %!!!<sup>901</sup> Мындай айырмаланган маалыматтарды кантип түшүнсө болот?

“Чыгымдардын көрсөткүчтөрүндөгү дал келбестик бажы төлемдөрүн төмөн көрсөтүү, импорттуу республикага ишенимсиз декларациялоо, рыноктуу монополиялаштыруу жана/же Кыргыз Республикасынын импортунун баасын төмөн баалоо сыйктуу негизги көйгөйлөрдү аныктайт. Өз кезегинде, керектөө товарларына бажы наркынын мындай аң-сезимдүү төмөндөшү адилеттүү атаандаштык принципин бузат”, - дейт Н.Тактакунов, - Болгону 10 керектөөчү товарга болгон баалардын анализи бажы жагынан жол-жоболоштуруунун эсептелген баасы менен ақыркы керектөө баасынын ортосундагы айырмачылыктар 204%дан 554%га чейин экенин көрсөттү!

901. Зеркальная таможенная статистика Кыргызской Республики 2008-2012. (Аналитическое исследование) – Бишкек: 2014, 82 с. ([http://precedent.kg/wpcontent/uploads/2017/08/Mirror\\_customs\\_statistics\\_2014\\_Final\\_20.pdf](http://precedent.kg/wpcontent/uploads/2017/08/Mirror_customs_statistics_2014_Final_20.pdf))

Тандалган товарлар (кофе, чай, ун, жумуртка, күрүч, шампунь, кир жуугуч порошок, тиш пастасы жана көмүр) чоң үлүшкө ээ;

- үй чарбаларынын керектөө чыгымдарында 45 пайызга чейин. Товарлардын бул тобуна рынокту монополизациялоо тандалган ишканаларга бааларды жасалма түрдө жогорулатуунун эсебинен ашыкча пайуда алууга мүмкүндүк берет! Ошол эле учурда бир ууч демилгелүү бизнесмендердин баюсунун фонунда бул инфляциянын деңгээлин жогорулатыш, өлкөбүздүн жакыр жарандарын ого бетер жакыр кылууда”.<sup>902</sup>

Кытай импорту боюнча айырмачылыктар таң калтырып, акылга сыйбайт. Мисалы, 2008-жылдан 2012-жылга чейинки мезгил ичиндеги айырмачылык 23 миллиард доллардан ашкан.

Кыргыз Республикасынын екмөтүне караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын биринчи төрагасынын орун басары М.Кадыркулов Кытай Эл Республикасы менен КРнын бажы кызматтарынын маалыматтарынын ортосундагы айырмачылыктардын санын азайтуу жагына бара-бара өзгөрүп жатканын оптимисттик көз карашта деп эсептейт. Демек, эгерде 2008-жылы бул айырма 8420 млн долларды же 1156%ды (!) түзгөн болсо 2012-жылдын ақырына карата бул айырмачылык 3242 млн долларды же 268%ды түзгөн. Бул дээрлик 5 эсеге азайган!<sup>903</sup>

902. Байрамукова Ирина 25.04.2014 «Серые» схемы вместо экономического развития [http://www.region.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6](http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6)

903. Байрамукова Ирина 25.04.2014 «Серые» схемы вместо экономического развития [http://www.region.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6](http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6)

Бирок бул “Кыргыз Республикасы” жана КЭРдин ортосундагы сооданын айланасындагы түзүлгөн кырдаалды бул процесстин катышуучуларынын коррупциялашшуусу жана мамлекеттик бюджеттин алынбай калган кирешеси жагынан да кылымыштуулукту азайткан эмес. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасына импорттолгон товарлардын дээрлик 47%да бажы алымдарынын ставкалары нөлгө барабар болсо, Бажы союзунда 14% гана болгон. Демек, Кыргыз Республикасында товардык позициялардын калган жарымы боюнча да бажы алымдарын алуу мүмкүн дегенди билдирет эмес.

Товарларды чек арадан официалдуу каттоодон еткөрбей алыш келүү кадимки көрүнүшкө айланган. “Кыргызстандын КЭР менен соода боюнча айырмачылыктарынан бир жылдык бюджеттин потенциалдуу жоготууларынын суммардык көлөмү 15 млрд 500 млн сомду түздү – деп билдириген “РЕГИОН.КГНИН” финансыйк эксперти Чыңгыз Бексултанов, – бул толтоту товарларга баалардын деңгээлинин кыйла темөндөшү рынокту монополиядан ажыраткан учурда гана мүмкүн”.<sup>904</sup>

Акаевдик башкаруу мезгилинде Бажы кызматын жетектеп, “Кошелек” деген каймана атка конгон М.Малабаев бажы тармагына киргизген “серый” схемаларынан республиканын мамлекеттик бюджети 10 миллиард долларга чейин чыгымга учураган.

Бажы коррупциясында серый кардинал аталган Малабаев кол алдында иштеген, эл ичинде

904. Байрамукова Ирина 25.04.2014 «Серые» схемы вместо экономического развития [http://www.region.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6](http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1037:lr-&catid=5:obshestvo&Itemid=6)

“Райым-миллион” атка конгон Матраимовду өстүрүп, бажыдағы коррупциялык схеманың эстафетасын толугу менен ага еткөрүп берип, өзү парламенттин экинчи жана үчүнчү чакырылышына депутаттыка шайланып, коррупциялык схеманың контролдүгүн колдон чыгарған эмес.

Бажы кызматында отуз жылдан бери “кошелек” деген каймана ат менен республиканын жогорку кызматтагы адамдарына кылдаттык менен пара чогулткан ар бир президенттин ишенимдүү адамдары болгон. Бажыңдагы башкы башкармалыктын жасаган кылъык-жоруктарын баары билишкен, бирок пара менен кирген кирешелүү жумушунан ажырап калуудан коркушуп, “төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок” принципин ыйык тутушуп, унчугушпай келишет. Иш жүзүндө дээрлик бүт бажы системасы коррупцияга батыш, бирдиктүү бир мафиядай иш алыш барышын, жыйындар ылдыйдан жогору, жогорудан ылдыйга чейин, калыштаныш калган схема боюнча жургүзүлүп келет.

Мамлекеттин карызы үч миллиард долларга жакында, өлкөнүн өкмөтү мамлекеттик бюджетти толтуруу үчүн чет өлкөлүк донорлордон карыз алууга аргасыз болгон. Бийликтеги уюшулган коррупциянын айынан Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр 10 өлкөнүн катарын толуктап, республиканын миллиондон ашуун эмгекке жарамдуу жарандары ез мекенинин келечеги жоктугунан жана өлкөдө жумуштун жоктугунан аргасыз миграцияда жүрүүгө мажбур болушууда.

2001-жылды өлкөнүн калкынын 56,4% жакыр деп эсептелген. Айыл калкынын жакырчылыгы шаарларга Караганда алда канча жоргу болгон.

2001-2005-жылдары Кыргызстандын  
калкынын жакырчылыгы (% менен)<sup>905</sup>

Жылдар	Бардыгы		Шаарларда		Айылдарда	
	жакыр лар	анын ичинен етө жакыр-лар	жакыр лар	анын ичинен етө жакыр-лар	жакыр лар	анын ичинен етө жакыр-лар
2001	56, 4	24,7	45,4	17,7	62,3	28,4
2003	49,9	17,2	35,7	10,2	57,4	21,0
2005	43,1	11,1	29,8	6,5	50,8	13,8

Улуттук статистиканын берген маалыматы чындыкка дал келбейт. Жакырчылык көп жылдарга чейин 50%дан төмөн болгон эмес. Улуттук статистикалык комитеттин алдын ала маалыматы боюнча 2018-жылды өлкөдө көп өлчөмдүү жакырчылыктын таралышы дээрлик 50%ды түзгөн.<sup>906</sup>

Эл аралык соода борборунун (International Trade Centre (ITC)) берген маалыматы боюнча Кытайдан Кыргызстанга товарлардын импорту, мин доллар менен:<sup>907</sup>

905. Уровень жизни населения Киргизской Республики 2010 – 2014. – Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2015. – 134 с. – С. 15.

906. Джумашев Т., Кожоканова Т. Картирование городской бедности. Май, 2021 Бишкек, Кыргызстан. [https://www.auca.kg/uploads/SILK/SILK\\_REPORTS/silk%20-%20urban%20poor%20-%20with%20logo.pdf](https://www.auca.kg/uploads/SILK/SILK_REPORTS/silk%20-%20urban%20poor%20-%20with%20logo.pdf)

Жыл	Кыргызстандын маалыматы	Кытайдын маалыматы	Айырмасы
2001	48 537	76 639	-28 102
2002	59 094	146 156	-87 062
2003	77 688	245 164	-167 476
2004	80 078	492 741	-412 663
2005	102 879	867 153	-764 274
2006	245 639	2 112 786	-1 867 147
2007	355 558	3 665 539	-3 309 981
2008	728 205	9 212 050	-8 483 845
2009	617 268	5 227 522	-4 610 254
2010	666 303	4 127 513	-3 461 210
2011	923 544	4 878 289	-3 954 745
2012	1 210 253	5 073 516	-3 863 263
2013	1 432 046	5 075 346	-3 643 300
2014	1 098 468	5 242 520	-4 144 052
2015	1 029 111	4 282 123	-3 253 012
2016	1 464 957	5 605 426	-4 140 469
2017	1 500 066	5 336 808	-3 836 742
2001-2017-жж. бардыгы	11 639 694	61 667 291	-50 027 597

Кыргызстан эгемендүлүктүү алгандын алгачкы жылдарынан тартып, Турция мамлекети саясий, социалдык-экономикалык, маданий жана соодасатык мамилелерин күчтөкөн. 2001 – 2017-жылдар ичинде кыргыз бажысынын маалыматы боюнча Туркиядан жөнөтүлгөн товардын көлөмү 1 миллиард 129 миллион долларды түзгөн. Ал эми Түркиянын маалыматы боюнча 2 миллиард 968 миллион

долларлық товар жөнөтүлгөн. Айырмасы 1,839 миллиард доллар.

Түркиядан Кыргызстанга товарлардын импорту, миң доллар менен:

Жыл	Кыргызстанын маалыматы	Турциянын маалыматы	Айырмасы
2001	15 773	1 735	14 038
2002	17 006	23 967	-6 961
2003	25 989	40 862	-14 873
2004	33 243	74 702	-41 459
2005	33 699	89 529	-55 830
2006	39 467	132 172	-92 705
2007	50 919	181 311	-130 392
2008	91 111	191 351	-100 240
2009	72 699	140 002	-67 303
2010	847	129 202	-128 355
2011	11 709	180 241	-168 532
2012	178 519	25 747	152 772
2013	20 473	388 336	-367 863
2014	307 968	421 431	-113 463
2015	16 429	294 702	-278 273
2016	190 776	308 933	-118 157
2017	22 493	343 655	-321 162

Бардык президенттердин башкаруу мезги-  
линде бажы тармагындагы уюшулган коррупция  
төктотулган же кыскарып, өзгөртүлгөн эмес. Бажы-  
нын серый кардиналдары бардык президенттердин  
“тилин” таап, алардын үй-бүлесүн байытууга салым  
кошуп келишет, бүгүнкү күнгө чейин.

Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери Кыргызстанда алтынчы президенттин бийлиги жүргүзүлүүдө, бирок бажыдагы жемкорлукка каршы алардын бири да реалдуу чара көргөнгө жараган эмес. тескерисинче кыргыз элитасын жана уюшкан кылмыштуу топторду байыткан контрабанданын агымы жүз эселең ескөн. А.Акаевдин башкаруу мезгили кийинки президенттерден бир аз өзгөчөлөнүп, коррупция анчалык чоң масштабка жетпегени менен анын мезгилинде чет өлкөлөр менен соода-сатык алакалар жаңыдан башталыш, товардык агым аз болгондуктан, статистикадагы айырма алты эсеге гана жеткен. Бирок, таможныйдагы контрабандалык коррупциянын серый схемасы так ушул акаевдик башкаруу мезгилинде калыптанган.

*Кыргызстандын президенттери жана алардын иштеген мезгилдеги бажы статистикасындагы айырмачылыктар:*

Президенттер	Башкаруу мезгили	Кытай менен бажы статистикасындагы айырма, миллион АКШ доллары менен	Түркия менен бажы статистикасындагы айырма, миллион доллар менен
Аскар Акаев	2001–2004	549	49
Курманбек Бакиев	2005–2009	19 036	446
Роза Отунбаева	2010–2011	7 416	297
Алмазбек Атамбаев	2012–2017	22 881	1 046

Мындай статистика бүтүндөй Кыргызстандын коррупцияга жакын элитасынын контрабандадан миллиарддаган доллар менен эсептелген кирешси бар экенин көрсөтүп турат. Демек, мындай жакыр өлкөдө бай адамдардын санынын көптүгү криминалдашкан, бандиттик мамлекет экенин кабар берет. Кыргызстандын коррупциялашкан элитасы өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсү жана калктын турмуш деңгээлинин жогорулоосу үчүн эч качан иштеген эмес.

Бажы кызматында Малабаев Муратбек көп жылдар бою “кошелек” деген каймана ат менен республиканын жогорку даражалуу чиновникеりне кылдаттык менен пара чогулткан ишенимдүү адам болгон.

“Акаевдердин үй-бүлөсүнүн капчыгы” аталацан М.Малабаев үй-бүлөнүн чөнтөгүн толтурууп эле тим болбостон, өзүн да эч унуткан эмес. Ал эми биринчи президент Акаев кызматтан шыптырылыш, Москвага учуп кетер замат, ал да шашылыш түрдө чет өлкөгө чыгып кеткен. Ал көп мезгилге чейин чет өлкөдө кымбат клиникалардан дарыланып жаткандыгы тууралуу справкаларды алыш Жогорку Кеңештин төрагасы Марат Султановго<sup>908</sup> жөнөтүп турган-

908. Султанов Марат Абдразакович (1960) – кыргыздын мамлекеттик ишмери. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы (2006-жылдын 2-марти – 2007-жылдын 22-октябрь). 1994 – 1998-жж. – Кыргызстандын Улуттук банкынын башкармалыгынын төрагасы. 1998 – 1999-жж. – Кыргызстандын финансы министри. 2000 – 2005-жж. – Жогорку Кеңештин депутаты. 2007 – 2007-жж. – Кыргызстандын Социалдык фондунун төрагасы. 2009 – 2010-жж. – Кыргызстандын каржы министри. 2010-ж. – Жогорку Кеңештин депутаты (Жогорку Кеңеш).

дыктан ал депутаттык мандатынан ажыратылган эмес.<sup>909</sup>

Малабаевдик схемасы башкаруу бийлигинин бардык бутактарына эле эмес, республиканын калкына да белгилүү болгон, бирок эч ким маселени көтөрүп чыккан эмес, Акаевдик үй-бүлөнүн коргоосунда болгондуктан, премьер-министр баш болуп ээлеген “майлуу” кызматынан айрылып калуудан коркушкан.

Бажы системасы дээрлик бүтүндөй коррупцияга батыш, бирдиктүү бир мафиядай иш жүргүзүлүп, бажыдан түшкөн жыйындар калыптанган малабаевдик схема менен ылдыйдан жогору, мамлекеттик чиновниктин рангына карай ар биригин үлүшүнүн бөлүнүүсү бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келген.

Кыргызстан менен жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн ортосундагы экспорттук-импорттук жеткирүүлөр боюнча маалыматтар белгилүү бир топтун кызыкчылыгы учун бурмаланып келет. Коррупциянын жалпы суммасы, консервативдик эсептөөлөр боюнча, жалпы Кыргыз Республикасы боюнча 11 млрд 058,4 миллион сомду, ошондой эле 17млрд 248,4 миллион долларды түзгөн.<sup>910</sup>

2019-жылы 25-декабрда президент С.Жээнбеков бажы тармагы коррупциянын ууюг

909. Яловкина Анна, Шабданова Асель 25 апреля 2014 15:15. Чем заняты сейчас известные политики режима Акаева? Часть 1. [https://www.vb.kg/doc/267544\\_chem\\_zaniaty\\_sevchas\\_izvestnye\\_politiki\\_rejima\\_akaeva\\_chast\\_1.html](https://www.vb.kg/doc/267544_chem_zaniaty_sevchas_izvestnye_politiki_rejima_akaeva_chast_1.html)

910. Караполов Ф. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

эженин, ал эми Райымбек Матраимов “коррупциянын символу” болгонун айткан. “Мен [коррупция] жок деп айтуудан алысмын. Ал жерде [бажыда] коррупция бар экенин билемин. 90-жылдардан бери бул жер коррупционерлердин уясына айланган. Раимди коррупционер дейсицер, бажыда Матраимовго окшогондор жүздөп саналат. Бажыда коррупционер бири экинчисинен етөт”, – деген С.Жээнбеков.<sup>911</sup>

Эл аралык Transparency International уому 2018-жылдын 25-январында 2017-жылдагы Коррупцияны кабылдоо индексин жарыялап, анда Кыргызстан 176 өлкөнүн ичинен 136-орунга ээ болгонун белгилеген.<sup>912</sup>

Коррупцияга каршы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча прокуратура органдарынын текшерүүлөрүнүн материалдары, Эсеп палатасынын отчеттору, экономика жана экономикалык иш чөйрөсүндөгү жазык иштери республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге административдик, контролдук жана административдик ыйгарым укуктарга ээ болгон коррупциялашкан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кылмыштуу кол салуусунун негизги объектиси болуп саналаарын көрсөткөнүн эске алып, М.Укушов өзүнүн изилдөөсүндө республикадагы коррупциялык укук бузуулардын мүнөзүн жана аларды жасоонун субъекттери боюнча талдоо жүргү

911. 25 Декабрь 2019 Президент Киргизии о коррупции на таможне: «Таких, как Матраимов, были сотни» <https://www.occrp.org/ru/daily/11359-2019-12-25-09-24-27>

912. Укушов Мурат 15.02.2018 Борьба с коррупцией по-кыргызски. Часть 1. <https://center.kg/article/132>

зүп, коррупциянын үч деңгээлин бөлүп көрсөтүүгө аракет жасаган.<sup>913</sup>

Биринчи деңгээл – бул пара алуу жана мыйзамсыз сый акы алуу түрүндө көрүнгөн “турмуш-тиричилик” коррупциясы”. Турмуш-тиричилик коррупциясы негизинен жарандардын жана калкка социалдык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик, социалдык, муниципалдык жана коммуналдык мекемелер менен уюмдардын көнжे категориядагы кызматкерлеринин мамилесинин деңгээлинде жасалат жана тигил же бул социалдык маселелерди жана турмуш-тиричилик проблемаларын тез арада чечкендиги үчүн “сый акынын” көнери таралышы жана анча чоң эмес өлчөмдөрү менен мүнөздөлөт.

Экинчи деңгээл – “кабинеттик” коррупция”, ал негизинен айрым жарандардын жана чарба жүргүзүүчү субъекттердин жетекчилеринин администрациялык, укук коргоо, фискалдык (салыктык, бажылык) жана башка контролдоочу (көзөмөлдөөчү) органдардын системаларындагы орто звеносунун мамлекеттик кызматчылары менен мамилелеринин жана өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде жүргүзүлөт.

Эреже катары, бул деңгээлде кызмат көрсөтүүлөргө мамлекеттик кызматчылардын аракеттери же аракетсиздиги үчүн “акы төлөнөт”, бул субъекттерге укук бузууларды жасоого да, жасалган укук бузуулар үчүн жоопкерчиликтен качууга да

913. Укушов Мурат 15.02.2018 Борьба с коррупцией по-киргызски. Часть 1. <https://center.kg/article/132>

мүмкүндүк берет. “Кабинеттик” коррупционерлер кылмыш-жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен байланышкан дээрлик бардык статьяларына кирет.

Үчүнчү деңгээл – “ак жакалуу – беловоротничковая” коррупция”. Аткаруу бийлик органдарынын (министрликтердин, административдик ведомстволордун ж.б.), укук коргоо органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жогорку деңгээлдеги жетекчилери менен кызмат адамдары тарабынан жасалат, бул езгөчө татаалдыгы менен мүнөздөлүп, мамлекетке жана коомдун кызыкчылкытарына өтө чоң зыян келтирүү менен айырмаланат.

Үчүнчү деңгээлдеги коррупциялык кол салуулардын объектиси болуп мыйзамдардын системасы, анын ичинде мамлекеттик башкаруунун аркандай чайрөлөрүндөгү же экономикалык секторлордогу коомдук укуктук мамилелерди жөнгө салуучу тармактык мыйзамдар саналат. Үчүнчү деңгээлдеги коррупциялык кылмыштар, эреже катары, бюджеттик каражаттарды түзүү жана бөлүштүрүү, Мамлекеттик сатып алуулар, Мамлекеттик мүлкүү башкаруу, тарифтердин жана жыйымдардын өлчөмдерүн белгилөө, квоталарды, лицензияларды, жер участокторун, жаратылыш ресурстарын бөлүштүрүү чайресүндө жасалат.

Бул деңгээлде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомдун жана мамлекеттин кызыкчылкытарына зыян келтирүү менен катышуучулардын белгилүү бир чайресүнүн атаандаштык артыкчылкытары үчүн тышкы формалдуу укуктук шарт-

тарды түзүү жана андан ары алар менен туруктуу кор түзүү максатында айрым чечимдерине “акы төлөнөт” жана алар менен туруктуу коррупциялык мамилелер түзүлөт. “Ак жакалуу” коррупционерлердин өзгөчөлүктөрү – чечимдер бир деңгээлде жана бир жерде кабыл алышат, ал эми жоопкерчилик бир нече убакыт өткөндөн кийин башка жerde жана башка деңгээлде – төмөнкү деңгээлде болот.

Коррупциялашкан башкаруу бийлик эч качан мамлекеттин саясий жана социалдык-экономикалык абалы жөнүндө туура маалымат бербейт. Өлкөдөгү ички жана тышкы саясий кырдаал, ошондой эле социалдык-экономикалык фактылар башкаруу бийликтин кызыкчылыгына ылайыкташып, коомчулукка бурмаланган маалыматтар чыгарылат.

Мамлекеттик башкаруу сферасындагы уюшулган коррупция мамлекеттик ресурстарды пайдаланууда мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына эмес, өзүнүн жеке керт башынын кызыкчылыгына негизделген чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө карата мунездөлөт. Коррупциялашкан бийлик, анын чиновниктери пара алууга жана бекер кызматтан пайдаланууга жакын.

Бийлик эч качан элдик болгон эмес жана болбийт дагы. Бийликтин бир канча аныктамалары бар. Сөздүн көнери маанисинде бийлик – бул ар кандай каражаттардын: бийликтин, мыйзамдын, зордук-зомбулуктун жардамы менен өз эркин ишке ашыруу, адамдардын иш-аракетине, жүрүм-турумуна чечүүчү таасир тийгизе алуу жөндөмдүүлүгү жана мүмкүнчүлүгү. Мамлекеттик бийлик же саясий бийлик – жеке, коомдук, жалпы улуттук же

жалпы мамлекеттик милдеттерге жараша жарандардын жана коомдун жүрүм-турумун жана аракеттерин бир адамдын же адамдардын тобунун көзөмөлдөө жөндөмдүүлүгү.

Демек, мамлекеттик бийлик куралдуу адамдардын атайын отряддарына (күч органдарыны) жана мажбурлоочу институттарга таянуу менен мамлекеттик аппараттын жардамы аркылуу коомду башкаруусу аныкталган. Ар түрдүү коомдордо жана өлкөлөрдө мамлекеттик бийликтин табияты ар башка болот. Кээ бириnde мамлекет тарабынан жетекчилик түз зомбулуктун күчү менен, экинчи синде – тымызын мажбурлоо менен, ал эми учунчүсүндө – уюштуруучулук ишмердүүлүк искусствоосу менен башкаруу ишке ашырылат. Ошондой эле мамлекеттик эркти аткаруунун ар кандай каражаттарынын айкалышы бар. Эгерде мыйзамдар аткарылбаса, кабыл алынган мыйзам алдындағы актылар аткарылбаса, соттун өкүмдөрү жана чечимдери өз убагында жана тийиштүү түрдө күчүнө кирип, аткарылбаса, анда мамлекеттик бийликтин атрофиясы, анархиясы же башка кандайдыр бир күчтөрдүн күчөшү күч алат.

Саясат таануу илиминде “автократия” деген түшүнүк бар, ал бир лидердин чексиз жана көзөмөлсүз бийлиги ишке ашырылган тоталитардык жана толук авторитардык саясий режимдерди билдирет.

Кыргыз ССРи СССРден бөлүнүп, өз алдынча Эгемендүү Кыргыз Республикасы болуп чыгыш, көз карандысыз өлкө болгондон бери отуз уч жыл убакыт өтсө да, мамлекет катары, толук кандуу калыштана электиги боюнча дүйнөлүк индекстин (англ. *Corruption Perceptions Index*, CPI) берген

маалыматына ылайык Кыргызстан (weak states – б. а. “жалган” (“фальшивое”), “жасалма” (“поддельное”) алсыз, коррупциялашкан мамлекеттердин катарын толуктаап келерин белгилеп келет.

Мисалы, өкмөттүк эмес “Institute for War & Peace Reporting (IWPR)” (Согушту жана тыңчтыкты чагылдыруу институтунун (IWPR) 2006-жылдагы маалыматында 192 өлкөнүн мамлекеттүүлүк индекси боюнча Кыргызстан эң акыркыдан кийинки орунду ээлеп турарын жана эгемендүү жашоого жөндөмсүз деп таанылганы белгиленген.<sup>914</sup>

Ошол эле жылдын декабрь айында Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун (МГИМО) окумуштууларынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын чагылдырган “Политический атлас современности” аттуу көлемдүү эмгек жарык көргөн. Атлас улуттук жана дүйнөлүк өнүгүү индексеринин негизинде иштелип чыгып, БУУга мүчө 192 өлкөнүн рейтингдерин камтыган. Мамлекеттүүлүк индекси боюнча Кыргызстан Афганистандан кийин жана Чаддан мурун 191-орунда турары белгилеген. Рейтингдин ылдайкы жагындагы өлкөлөр өз алдынча жашоого жана өз алдынча өнүгүүгө жөндөмсүз деп таанылган.<sup>915</sup>

Депутат К.Иманалиев орус саясат таануучуларынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы негизсиз эмес деп эсептейт. NBCA билдиригендей, ал:

914. Кыргызстан – несостоявшееся государство? Tuesday, 16 January, 2007. <https://iwpr.net/ru/global-voices/kyrgyzstan-nesostoyavsheesya-gosudarstvo>

915. Кыргызстан – несостоявшееся государство? Tuesday, 16 January, 2007. <https://iwpr.net/ru/global-voices/kyrgyzstan-nesostoyavsheesya-gosudarstvo>

“Кыргызстанда бүгүнкү күндө өлкөнүн коопсуздугуна да, анын мындан аркы көз карандысыз жашоосуна да чоң коркунуч туудурган факторлор бар” – деп айткан. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч келтирген факторлордун катарында өлкөнүн түндүк-түштүк болуп аймактык бөлүнүшүн, этникалык кыргыздардын уруулук бөлүнүшүн жана исламчыл экстремисттик уюмдардын күчөшү бар экенин белгилеген К.Иманалиев. Бул факторлор Кыргызстан үчүн мамлекет катары жок болуп кетүү коркунучу бар экенин айтууга негиз берет, деп эсептейт ал.<sup>916</sup>

Ал эми NBCAнын кызматкерлери маектешкен башка саясий эксперттер Кыргызстан мындей баа берүүгө татыктуу дегендерге кошулбайт.

Мисалы, саясат таануучу Н.Омаров рейтинг Кыргызстандагы абалды канчалык деңгээлде чагылдыраарынан күмөн санап: “Кээде орусиялык саясат таануучулар реалдуу чындыкты каалагандай өзгөртүп көргөзгүсү келет” – деген. “Бул аргументтердин баары негизсиз”, – дейт “Восток” интеллектуалдык борборунун вице-президенти В.Богатырев. – Дүйнөдө Кыргызстандыкынан калкы жана аймагы бир топ аз, саясий системасы бир топ начар мамлекеттер көп. Алар мамлекет катары аман-эсен жашап жатышат. Ал эми Кыргызстандын адамдык

916. Кыргызстан – несостоявшееся государство?. 13:00, 16 января, 2007. Автор: IWPR. Подробнее: <https://asiaplusti.info/ru/news/tajikistan/20070116/kyrgyzstan-nesostoyavsheesya-gosudarstvo>; IWPR: Кыргызстан – несостоявшееся государство?. 14:28, 16 января 2007. <https://24.kg/archive/ru/news-stall/12630-2007/01/16/23771.html>; Кыргызстан – несостоявшееся государство? Tuesday, 16 January, 2007. <https://iwpr.net/ru/global-voices/kyrgyzstan-nesostoyavsheesya-gosudarstvo>

потенциалы да чоң, жогорку билимдүүлүк жагынан да айырмаланат. Ошондуктан айрым россиялык саясат таануучулар Кыргызстандын мамлекеттик жашоосуна коркунуч туудуарын көбүртүп-жабыртып жатышат” – деген.<sup>917</sup>

Тарых илимдеринин доктору А.Князев:  
“Советтер Союзу тарагандан кийин кыргыз этносу мамлекет түзүүчү ролду өзүнө алган. Бирок бүгүнкү күндө ал бул ролду аткарууга даяр эмес экени айкын болууда — тескерисинче, этностун өзү жаш болгондуктан жана системалуу түрдө калыштана электигинен улам көрүнүп турат: муну биз азыр байкап жаткан кландар аралык карама-каршылыктар тастыктап турат, бул саясий элитанын жетиile электиги тастыктап турат. Мамлекеттик курулуш ишке аштай калды деген тыяннак чыгарууга болот. Бүгүнкү Кыргызстан ансыз да классикалык калыштана элек мамлекет”.<sup>918</sup>

2022-жылдын 30-сентябрына карата  
Кыргызстан коррупцияны кабылдоо индексинин  
берген маалыматында дүйнө өлкөлөрүнүн тизме-  
синде 144 орунда турат.<sup>919</sup> Коррупция азыркы

917.Кыргызстан – несостоявшееся государство? Tuesday, 16 January, 2007. <https://iwpr.net/ru/global-voices/kyrgyzstan-nesostoyavsheesya-gosudarstvo>; IWPR: Кыргызстан – несостоявшееся государство?. 14:28, 16 января 2007. <https://24.kg/archive/ru/news-stall/12630-2007/01/16/23771.html/>

918. Князев А. Сегодняшняя Киргизия – классическое несостоявшееся государство Воскресенье, 13 Февраль 2011, 18:47 [http://ctaj.elcat.kg/2011/02/13/knyazev\\_ne\\_gosudarstv/3/](http://ctaj.elcat.kg/2011/02/13/knyazev_ne_gosudarstv/3/); <http://www.pr.kg/news/kg/2011/02/15/19128/>

919. Список стран по индексу восприятия коррупции.  
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA\\_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD\\_%D0%BF%D0%BE\\_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83\\_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D8%D1%8F%D1%82%D0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D8%D1%8F%D1%82%D0)

Кыргызстанда мамлекеттик бийлик органдарынын, укук коргоо жана сот органдарынын, саламаттыкты сактоо жана билим берүү системаларынын, опондой эле жашоо-турмуштун тармактарынын жана башка сфераларынын иштешине таасириин тийгизген олуттуу проблемага айланып калган.

Бала эненин курсагында түйүлдүк мезгилимен коррупция башталып, төрөлгөндө, бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайда, жумушка орношкондо, өз алдынча ишкердик кылганда, кызматтык карьералық жана бизнестик өсүүдө, керек болсо кайтыш болгондо да коррупциялык манипуляцияга кабылыш келет республиканын калкы.

Коррупция кыргыз калкынын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгүнө айланыш, бул жаман илдетке жолукпаган бир да жаран калган жок. Акаевдик башкаруу мезгилинең баштаап мамлекеттик чиновниктер кызматтык ордун жеке кызыччылыгына кыянаттык менен пайдаланышыц, кызмат көрсөтүүнүн ставкалых суммасы кез көрүнөө

ачыктаалган. Калкка кызмат көрсөтүүнүн деңгээлине жаraphа орточо наркы бычылганы коомчулукка белгилүү болгон. Чектен чыккан мындай жемкорлук коомдун күнүмдүк жашоосунда кадимкидей салтка айлануусу, албетте, ачуу чындык.

2013-жылы Шведциялык саясат таануучу ЙОХАН ЭНГВАЛЛ “Мамлекет инвестициялык рынок катары: Кыргызстандагы коррупцияны түшүнүү” (“Государство как инвестиционный рынок: Осмысление коррупции в Кыргызстане”) – деген илимий эмгегинин бет ачары болгон. Автор бул эмгеги Кыргызстандагы коррупция феноменин, анын мамлекеттик институттарга жана коомдук өнүгүүгө тийгизген таасирин талдоого алган.

Коррупцияга аралашпаган Кыргызстандык таза адам бул илимий эмгекти окугандан кийин депрессияга кабылыш, тез арада өз өлкөсүнөн кетүүнү каалайт. Чындыгында бул китеpte өлкөнүн өтө трагедиялуу да аянычтуу да абалына кандайча жеткени жөнүндө дээрлик этап-этабы менен конкреттүү фактылардын негизинде суреттөлгөн. Китеpte жакыр эмес каражаты бар адам керектүү кишиге пара берип, белгилүү бир кызматты ээлеп, берген парасын бир канча эселеп чыгарып алары жазылган. Эң башкысы кимге, канча берүүнү билүү жетиштүү деп жазган.

Кыргыздын белгилүү журналисти Л.Саралаева китептин автору ЙОХАН ЭНГВАЛЛга бир канча суроолор менен кайрылган:

“... - Кызмат орундар канча туары жөнүндө конкреттүү маалыматтарыңыз барбы? – деген суроосуна,

- Мен суммаларга токтолгум келген жок, анткени мага берилген маалыматтын канчалык чын экенин айттуу кыйын. Бирок менде китеpte келтирген маалыматтарым бар. Мисалы, мен бул көрсөткүчтөр менен белүшө алам: МАИ кызматкеринин же салык инспекциясынын кызматкеринин кызматы болжол менен 10 миң доллардай турат.

- Мен уктум райондун акиминин кызмат орду 100 миң долларга чейин жеткенин...

- Балким, бирок бул өтө эле кымбат. Районго жаraphа болсо керек. Откөн шайлоодо парламенттеги орундар 200 миң доллардан ашкан.

- Алар мага жарым миллион долларга чейинки сумманы айтышты...

- Балким, андан да көбүрөөк. Сарталган каражатты ал орунда барганда кайтарыш алар-албасын алар өздөрү жакшы билишет. Коррупция түшүнүгүн түшүнүү үчүн мен мамлекетти “инвестициялык” рыноктуу белгилүү бир түрү менен салыштырдым. Бул жерде жөн эле пара алуу жөнүндө эмес. Кызматка ээ болуу жөнөкөй пара сыйктуу бир жолку кызмат же пайды табуу эмес, белгилүү бир мамлекеттик кызматты ээлеп турганда алынуучу туруктуу киреше булагына жетүү дегенди билдириет. Бул жагынан алганда, мен мамлекеттин өзү иш жүзүндө инвестициялык рынок катары каралышы мүмкүн деп ойлоп, мында кирешелүү орунга жетүү балка менен сатылат деп ырастайт элем.

- Сиздин оюнузча, эң кирешелүү мамлекеттик кызматтар кайсылар?

- “Сатып алуучулар” үчүн үч түрдүү кызмат орундары эң керектүү.

Биринчи жана эң кирешелүү тармак – бул мамлекеттик түзүлүштөгү жогорку саясий кызмат-

тар, ал жерде чечимдер кабыл алынат. Башкача айтканда, өкмөттүн кабинетинде, президенттик администрацияда жана парламентте.

Экинчи сектор - электр энергиясы, алтын казуу, транспорт жана байланыш тармагындагы саясатташкан, мамлекеттик компаниялардагы жогорку маяналуу кызматтар.

Үчүнчү секторго мамлекеттик контролдоочу органдар – салык жана бажы инспекциялары, укук коргоо органдары, анын ичинде сот мекемелери кирет.

- Башкача айтканда, мамлекеттик кызматка инвестиция салуу менен жакшы дивидендерди алууга болобу?

- Ооба, мамлекеттин алсыздыгына, чиновниктердин маянасынын аздыгына карабай адамдарды жумушка инвестициялоого түрткөн себептери ушунда. Саясий деңгээлде мамлекетти менчиктештируү жөнүндө айтсак болот. Анын үстүнө мамлекеттик структураларга кызматка орношуу чогулткан байлыгын жана мүлкүн коргоо үчүн да маанилүү...” – деп айткан.<sup>920</sup>

Энгваллдын пикири боюнча, коррупция үй-бүлөлүк-кландык мамилелердин негизинде курулат деген эл ичинде кецири тараган пикирге карабастан, негизги коррупция – бул акча болуп саналат дейт. “Эгерде сиз баарын акчага сатып ала алсаңыз, анда сиз баарын рационалдаштырып, өзгөртө да алласыз”, – деп жыйынтыктайт швециялык изилдөөчү.

920. Йохан Энгвалл: Кыргызское государство - это и есть коррупция. Сколько стоят прибыльные госдолжности. 26.07.2013. Лейла САРАЛАЕВА. Источник - Дело № <http://www.centrasia...p?st=1377659100>

Эгерде коррупция эрежелерден негативдүү четтөө эмес, системалык көрүнүш болсо, анда ага каршы күрөш антикоррупциялык иликтөөлөр жана резонанстуу иштер менен эмес, системанын өзүн өзгөртүү жолу менен жүргүзүлүшү керек.

Энгвалл күтүлбөгөн жерден саясатчылардын жана жогорку даражалуу чиновниктердин негизги кадрдык катмары бардык саясий пертурбацияларга карабастан, өз ордун жана мурунку абалын сактап кала беришкен деген тыянакка келип: “Акаевдин тушундагы обоймадагы саясатчылардын тобу эки революцияга карабай өздөрүн да, ээлеген кызмат ордуларын да сактап калганга жетишишкен. Мен ошол эле адамдарды дале көрем... Ошол эле учурда 30 жаштын тегерегиндеги советтик жана чет өлкөлүк эң жакшы билимге ээ болушкан мыкты кадрлардын бар экенин да көрүп турам, бирок аларга коррупциялашкан бул айланпага кириүгө тыйуу салынган”, – деп жыйынтык чыгарат чет өлкөлүк изилдөөчү.<sup>921</sup>

Башкача айтканда, акаевдик башкаруу мезгилиндеги жогорку эшелондогу коррупциялашкан чиновниктер 1990-жылдары массалык менчиктештируү учурунда Кыргыз ССРинин мамлекеттик мүлкүн ич ара белүштүрүшүп, мамлекет менен

921.Йохан Энгвалл: Кыргызское государство - это и есть коррупция. Сколько стоят прибыльные госдолжности. 26.07.2013. Лейла Саралаева. Источник - Дело № <https://books.google.kg/books?id=JGEDDwAAQBAJ&pg=PT66&dq=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB&hl=ru&sOURCE=GBS TOC R&CAD=2#v=oIonePage&q=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BB%D0%BB&f=false>

коррупцияны ажырагыс, чырмалышкан азыркы татаал системаны түзүшкөн. Ал адамдар жана алардын урпактары азырга чейин Кыргызстанда чечүүчү позицияны ээлеп келишкен жана ээлеп турушат.

1990-жылдары Батыштын карызга берген акчаларына азгырылган Акаев алардын “акылдуу” кеңешчилеринин айткандарын эки кылбай, Кыргыз ССРнин мамлекеттик жана коомдук мулктөрүн кыска мөөнөт ичинде өзүнүн чиновниктерине “прихварташтыруу” жолу менен бөлүштүрүп берген.

Бийликтө турушкан акаевдик чиновниктер өлкө байлыгын “кан таламай” кылышып, ич ара бөлүп алышкан. Жыйынтыгында, күчтүүлөр ого бетер күчтөнүшүп, алсыздар ого бетер жардыланып, алсырапшкан. Бийлик бизнести кысымга алыш, аны рейдердик ыкма менен тартыш алыш, өздөрүн коргоп, ири ишкерлер жана бизнесмендер бийликтө умтулушкан. Ушунун бардыгы Акаевдин мезгилинде 90-жылдын экинчи жарымынан башталган – дейт, шведдик изилдөөчү.<sup>922</sup>

Доктор Энгвалл китебинде мисал катары А.Атамбаевди келтирген. Атамбаев 1983-жылдан тартыш – Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун редактору жана улук референти кызматын аркалаган. Андан кийин, көз карандысыздык учурунда, ал “Форум” илимий-өндүрүштүк фирмасынын директору болгон (ага бир нече машина

922. Йохан Энгвалл: Кыргызское государство - это и есть коррупция. Сколько стоят прибыльные госдолжности. 26.07.2013. Лейла САРАЛАЕВА. Источник - Дело № <http://www.centrasia...p?st=1377659100>

куруу ишканалары, анын ичинде “Кыргызавтомаш” да кирген).

Кыргыз Республикасынын экс-президенти А.Акаевдин айттымында, Атамбаевдин баштапкы капиталы 50 миллион рубль болгон, аны Акаев 1992-жылы президент Б.Ельцинден алган.

Кыргызстандын Жазуучулар Союзунун төрагасы Ч.Айтматов акчаны бизнеске салыш, түшкөн кирешесинен жазуучуларды колдоо жакшы деп эсептеген. Кийинчөрөк Айтматов акча жоголуп кетти деп нааразы болуп Акаевге кайрылган, бирок акча жоголбой эле ал грантка Атамбаев заводдорду өз менчигине менчиктештирип алганы белгилүү болгон.

1997-жылы Атамбаев “Кыргызавтомаш” АКнын генералдык директору болуп калган. Ал эми 2004-жылы ал республикадагы эң бай жүз адамдын катарына кирген. 2005-жылдын март окуясынан кийин – Кыргыз Республикасынын өнөр жай, соода жана туризм министри, андан кийин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, 2010-жылдын апрель окуясынан кийин – Убактылуу өкмөттүн башчысынын экономика боюнча орун басары, андан кийин Атамбаев президенттик шайлоодо утуп чыккан.

Анын карьерасы Кыргызстанда коррупциялык системанын калыптанышын Энгвалл сүрөттөп жазгандай өнүккөн: адегенде Кыргыз ССРинин жогорку административдик жетекчилигинин чайресүнө кирип, андан кийин менчиктештируү жолу менен байыш, андан кийин мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлеп, аягында мамлекеттин башчысы

— президенттик кызматка чейин жеткен — деп жазган.<sup>923</sup>

Кыргызстанда жашоонун күчтүү булагы акча экенин чет өлкөлүк изилдөөчү Энгвалл баамдаган. Ал эгерде акчага баарын сатып алса, анда бардыгын рационализациялап, өзгөртүгө болот — деген бүтүмгө келген. Демек, адамдын жашоосу жана өмүрү акча менен бааланып калган.

Глобалдашкан азыркы шум заманда жалпы адамзат акчанын, байлыктын артынан сая түшүп, көр пенделик менен пулдун кулу болуп, XXI кылымдын манкуртуна айланып, өз тарыхын, маданиятын, жашоонун маңзызын жана эң негизгиси адам деген улуу ыйык ат унтулуп, адилетсиздик өкүм сүрүп бара жатканы албетте, етө өкүнүчтүү. Ч.Айтматов: “Адамга эң кийыны — күн сайын адам болуу!” — деген учкул сөзү тегин жерден айтылбаса керек.<sup>924</sup>

Коррупция Кыргызстанда мамлекетти башкаруунун ыкмасы болуп калды. Эл аралык коомчулуктар Кыргыз Республикасынын бийлигин ачык эле айыптал жатышат, деп белгилеген ЕККУ(ОБСЕ).

ЕККУнун Бишкектеги борборунун башчысы Капинос: “Кыргызстанда коррупция проблемалар-

923. Верхотуров Дмитрий. Тень Атамбаева над Киргизией [https://books.google.kg/books?id=JGEDDwAAQBAJ&pg=PT66&dq=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB&hl=ru&source=gbts\\_toc\\_r&cad=2#v=onepage&q=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB&f=false](https://books.google.kg/books?id=JGEDDwAAQBAJ&pg=PT66&dq=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB&hl=ru&source=gbts_toc_r&cad=2#v=onepage&q=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB&f=false)

924. Өмүрдин чыныгы баркы, бактысы да ишенимде! Айтматовдун учкул көптери 17:56 14.07.2019 <https://sputnik.kg/20190714/chyngynz-ajtmatovdun-uchkul-kepteri-1045054038.html>

дын бири эле эмес, “мамлекетти башкаруунун ыкмасы болуп калды.”<sup>925</sup> Ал маалымат каражаттарына берген интервьюсунда Кыргызстан эгемендиктин жыйырма жылында коррупция өлкөдөгү негизги кейгөйлөрдүн бири эле эмес, ал тургай “мамлекеттик башкаруунун ыкмасына айланган” деген жыйынтыкка келген.

ЭККУнун башчысы: “Кыргызстан ақыркы бир жылда коррупцияны кабыл алуу рейтингинде 14-позицияга көтөрүлгөнүнө карабастан, өлкөдө бул көрүнүшкө каршы эффективдүү күрөш тууралуу сез кылуунун кажети жок экенин белгилеген. Аны кыскартуу боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалар эч кандай жыйынтык берген жок. Кыргызстан коррупциянын себептери менен эмес, кесептеттери менен күрөшүп жатат”, — деп айткан.

Капинос, андан ары, коррупцияга каршы күрөшүүнүн бирден-бир жолу комплекстүү реформалар аркылуу болорун кошумчалап: “Биринчи кезекте сот системасында реформаларды жүргүзүү зарыл. Сот реформасы болмоюнча коррупцияга каршы күрөш тууралуу сез кылуунун зарылдыгы жок”, — деп баса белгилеген ЕККУнун Бишкектеги борборунун жетекчиси.<sup>926</sup>

925. Ырысбек Улукбек уулу - 04:32, 09.12.2015. ОБСЕ: Коррупция стала способом управления государством <https://knews.kg/2015/12/09/obse-korruptsiya-stala-sposobom-upravleniya-gosudarstvom/>

926. Ырысбек Улукбек уулу - 04:32, 09.12.2015. ОБСЕ: Коррупция стала способом управления государством <https://knews.kg/2015/12/09/obse-korruptsiya-stala-sposobom-upravleniya-gosudarstvom/>. ОБСЕ: Коррупция стала способом управления государством 09/12/15 г. <https://translate.google.com/?hl=ru&tab=TT&sl=ru&tl=ky&text=%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95%D3A%D20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%82>

Саясат таануучу, доктор Йохайн Энгвалл Уппсалы университетине караштуу Россиялык жана евразиялык изилдөөлөр борборунун, ошондой эле Борбор Азия жана Кавказ институтунун жана “Жибек Жолу” программынын, Джонс Хопкинс (Вашингтон, АКШ) университетине караштуу жана Стокгольм коопсуздук жана өнүгүү саясаты институтунун (ISDP) биргелешкен изилдөө жана көнеш берүү борборунун кызматкери.<sup>927</sup>

F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BF  
%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0  
%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1  
%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%  
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2009%2F12%2F15%20%D0%  
B3..%20%D0%A3%D0%B6%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%  
D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%  
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%  
89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE  
%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%8E%20%D0%  
BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%20%D  
0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9A%D0%A0  
&op=translate

927. K-News - 12:58, 18.07.2013 В Кыргызстане осенью начнется второй этап борьбы с коррупцией.<https://knews.kg/2013/07/18/v-kyirgyzstane-osenyu-nachnetsya-vtoroy-etap-borbyi-s-korruptsiev/>; Шведский политолог рассказал президенту о масштабах коррупции в Кыргызстане. 18 июля 2013.18:41 -[VB](https://www.vb.kg/doc/236599_shvedskiy_politolog_rasskazal_presidenty_o-masshtabah_korrylicii_v_kyrgyzstane.html)[https://www.vb.kg/doc/236599\\_shvedskiy\\_politolog\\_rasskazal\\_presidenty\\_o-masshtabah\\_korrylicii\\_v\\_kyrgyzstane.html](https://www.vb.kg/doc/236599_shvedskiy_politolog_rasskazal_presidenty_o-masshtabah_korrylicii_v_kyrgyzstane.html) Президент мырза шашпаңыз, көмүскөдө дагы көп нерсeler быкшып жатат 23.07.2013 17:08.[https://www.savasat.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=24419](https://www.savasat.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=24419): %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7.%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D2%AF%D1%81%D0%BA%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D0%BD%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D1%88%D1%8B%D0%BF-%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88&catid=15&Itemid=104&lang=kg

2013-жылы 9-йюлда шведциялык саясат таануучу Йохан Энгваллдын “Мамлекет инвестициялык рынок катары: Кыргызстандагы коррупцияны түшүнүү” (“Государство как инвестиционный рынок: Осмысление коррупции в Кыргызстане”) аттуу китебинин бет ачары боюнча пресс-конференция болгон. Саясат таануучу китептин үстүндө 8 жыл иштегендигин жана ал Кыргызстанда ошончо жыл жүргөнүн пресс-конференцияда кабарлаган. Бул аралыкта кыргыз кызына үйлөнүп, балалуу болууга да жетишкенин кабарлаган.

Ал конференцияда: “Мени дайыма Борбордук Азия, атап айтканда Кыргызстан кызыктырчу, сүйүктүү жазуучум Чыңгыз Айтматовдун аркасы менен келгем. Ошол себептен мен диссертациялык темам үчүн да Кыргызстанды тандадым. Менин китебимде экс-президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тушунда коррупция кантип башкаруунун ыңгайллуу ыкмасына айланганына басым жасалды”, – дейт изилдөөчү. “Мен Кыргызстанда коррупция өлкөнү башкаруунун ажырагыс негизги белүгү деген тыянакка келдим. Коррупция – бул элемент эмес, бул мамлекет. Демек, кыргыз мамлекети – коррупциянын өзү дегендигү туюнтар.

Өлкөдө УКМКнын алдында Антикоррупциялык служба (АКС) түзүлгөн, бул маанилүү, бирок коррупция өзүнүн эрежелери менен буйрук кылат жана бардык ресурстар кыйشاюусуз аткарат. Көрсөтмө үчүн агенттикерди түзбестөн, конкреттүү реформаларды жүргүзүү керек", – деп сезүн жыйынтыктаган Иохан Энгвалл.<sup>928</sup>

928 КЫРГЫЗ РЕНЕССАНС. 9 июл 2013 [HTTPS://VK.COM/WALL-43799601\\_276](https://vk.com/wall-43799601_276); Макенов Адилет 05:23, 09.07.2013. - ШВЕДСКИЙ

Ал Кыргызстандын коррупциялык абалын ар тараптан кеңири изилдеп, чогултулган көптөгөн фактыларга таяныш, көз карандысыз Кыргызстандын тарыхынын ар кайсы мезгилдерине тиешелүү кызмат орундары үчүн берилген суммалардын сандарын келтирет.

Мисалы, акаевдик башкаруу мезгилиnde министрдин кызмат орду 100-200 миң доллар, губернатордук кызмат 40 000\$ доллардан жогору, ал эми аким болуу үчүн 20 000 доллардан баштап берилгенин келтирген. Бишкектеги биринчи инстанциядагы соттогу судьялык орун үчүн 10000\$ доллардан 50000\$ долларга чейин акча төлөнгөн – деп белгилеген.<sup>929</sup>

Эң өкүнүчтүүсү биздеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу чет өлкөлүк жарандын жазып жатканы.

Көз карандысыз массалык маалымат каржаттары Акаевдин башкаруу мезгилиnde дээрлик

---

ПОЛИТОЛОГ НАПИСАЛ КНИГУ О КЫРГЫЗСКОЙ КОРРУПЦИИ  
<https://knews.kg/2013/07/09/shvedskiy-politolog-napisal-knigu-o-kyrgyzskoy-korruptsii/>

929. Байболот Абытов 7 Февраля 2023. КЫРГЫЗСТАНДА КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮГӨ ТАРЫХЫЙ САРЕСЕП (этаптарына жаңы көз караш) [https://mnenie.akipress.org/unnews/un\\_post:27116](https://mnenie.akipress.org/unnews/un_post:27116); Йохан Энгвалль докторская диссертация «Государство как инвестиционный рынок: аналитическая база для понимания политики и бюрократии в Киргизии»// <https://center.kg/article/132>; Йохан Энгвалль «Коррупция - это весь Кыргызстан... Архивировано 29 июля 2018 года. Дата обращения: 28 августа 2020»// «Коррупция в Киргизии - это не просто одна из проблем государства. Коррупция и есть государство!»// <http://www.Fergana news.com/articles/7227>. 28.12.2011; Он является автором книги «Государство как инвестиционный рынок: Кыргызстан в сравнительной перспективе», опубликованной издательством Pittsburgh Press// <https://ca-anticorruption.com/experts/johan-engvall/>

бардык мамлекеттик кызматтар сатууга чыгарылыш, каалаган кызмат орундарды сатып алууга болоорун жана ар бир орундун “бычылган” ез баасы болгонун белгилешкен.<sup>930</sup>

Кызматтык орундардын сатылуу рыногун так акаевдик башкаруу мезгилиnde киргизилип, легалдаштырылганын жалпы кыргыз коомчулугунда мектеп окуучуларына чейин белгилүү болгон.

“Бирлик” көз карандысыз эксперттик фондунун президенти Чыңгыз Чолкаевдин айтымында жана башка көз карандысыз экспертердин эсептөөлөрү боюнча, президенттин үй-булөсү менен анын жакын чөйрөсүнүн чөнтөктөрүнө кызматтык соодадын “рыногунан” түшкөн паранын көлөмү республиканын ИДПсынын 20 пайзызына барабар болгонун билдиришкен. Дал ушул татаал, бирок кирешелүү кызмат орундарды “сатууда” президенттин жубайы, каймана аты эл ичинде “отдел кадров” деп аталган Майрам Акаева менен уулу Айдар эң активдүү роль ойногону тууралуу маалыматтар байма-бай жарыяланган.<sup>931</sup>

“Пулук болсо, кулуңмун” принциби негизги ролду ойногондуктан, акчанын күчү менен сот жообуна тартылган же кетирген катачылына байла-

---

930. Lenta.ru. Акаев, Аскар Бывший президент Республики Киргизия. <https://lenta.ru/lib/14159652/full.htm>; БЕРКУТБАЕВА Чолпон, Бишкек 07.07.2003 ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА. В республиках СНГ общее явление: перед отставкой лидеры государства передают власть и собственность ближайшим родственникам <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/48n/n48n-s44.shtml>

931. БЕРКУТБАЕВА Чолпон, Бишкек 07.07.2003 ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА. В республиках СНГ общее явление: перед отставкой лидеры государства передают власть и собственность ближайшим родственникам <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/48n/n48n-s44.shtml>; Lenta.ru. Акаев, Аскар Бывший президент Республики Киргизия. <https://lenta.ru/lib/14159652/full.htm>

ныштуу кызматтан четтетилген чиновниктердин мансаптык өсүүсүнө тоскоолдук кылышбай калган заман бекем орнотулган. Эң негизгиси, “отдел кадровун” батасы менен өлкөнүн ички кызматтарына эле эмес, чөт өлкөлөргө элчи болуп кетүүгө да жол көцири ачылган.

Эгерде кимдир бирөө саясий катачылыктарды же финансыйк мыйзам бузууларга жол берип, кылмыш иш козголуп же кызматтан алыша, анда андайлардын маселеси акча менен чечилген. Ага мисал катары, жогорку даражалуу чиновник Садриддин Жээнбековдун мансаптык жогорулоосун Россиянын “Новая газетасы” кабарлаган.

2001-жылдын этегинде президенттин жарлыгы менен С.Жээнбеков “ишиндеги олуттуу кемчиликтери учун” Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлкүү башкаруу жана түз инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалыгы кызматынан алынган. Бирок жарым жылдан кийин, 2002-жылдын 13-июнунда, кайрадан министрлик кызматка дайындалган. Ырас, бул жолу тышкы соода жана ёнер жай министри болгон.<sup>932</sup>

Майрам Акаева кадрлар боюнча серый кардинал катары эле белгилүү болгон эмес, – деп жазган россиялык “Новая газетасы”. Газета андан ары балким, ал күйөсүнүн орду, президенттиki ээлеши мүмкүн. Мындай тыянакты республикада көз караптыз экспертер чыгарышып, “пиар жагынан” мамлекет башчынын жубайы президент-

932. БЕРКУТБАЕВА Чолпон, Бишкек 07.07.2003 ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА. В республиках СНГ общее явление: перед отставкой лидеры государства передают власть и собственность ближайшим родственникам <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/48n/n48n-s44.shtml>

тен кийин экинчи орунда туарын белгилешкен. Ал барган сайын коомдук-саясий маселелер боюнча активдүү аралашып, Кыргызстандын негизги массалык маалымат каражаттары Майрам Акаева жетектеген “Мээрим” кайрымдуулук фондунун ишмердүүлүгүн көцири чагылдырышууда – деп жазган.<sup>933</sup>

Россиялык газата андан ары А.Акаев чет элдик банктарга 600 миллион доллардан ашык каражат салганы жөнүндө Жогорку Кеңештин депутаттарынын жар салышканы чагылдырган. Бирок республиканын жетекчилиги бул маалыматты официалдуу түрдө чын, төгүнү боюнча эч кандай маалымат тараткан эмес.

Ошону менен катар Кыргызстан президент Акаевдин жетекчилиги астында кандайдыр бир жогорку экономикалык көрсөткүчтөргө жетишпе албаганы айтылат. Тышкы карыздын деңгээли эки миллиард доллардан ашкан. Жумушсуздук Кыргызстандын экономикасынын дээрлик бардык тармактарын каптаган. Республикадагы заводдордун 70%дан ашыгы иштебейт. Жумушка орношо алган бактылуу адамдардын ортоочо айлыгы 10 АКШ долларынын чегинде болгон.<sup>934</sup>

Коррупция феномени Кыргызстандын отуз жылдык тарыхында мамлекеттик башкаруу моде-

933. БЕРКУТБАЕВА Чолпон, Бишкек 07.07.2003 ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА. В республиках СНГ общее явление: перед отставкой лидеры государства передают власть и собственность ближайшим родственникам. <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/48n/n48n-s44.shtml>

934. БЕРКУТБАЕВА Чолпон, Бишкек 07.07.2003 ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА. В республиках СНГ общее явление: перед отставкой лидеры государства передают власть и собственность ближайшим родственникам. <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/48n/n48n-s44.shtml>

линин бир бөлүгү болуп келген, демек, бул көптөгөн коррупциялашкан өлкөлөргө да мүнөздүү.

Эл аралык “Transparency International”<sup>935</sup> уюмунун коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 2003-жылы 118-орунда, 2004-жылы 122-орунда, 2005-жылы 130-орунда, 2006-жылы 165-орунда, 2007-жылы 157-орунда болгон. 2010-ж. Кыргызстан буга чейин рейтингге кирген 182 мамлекеттен коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 164-орунду ээлеп, 2,1 баллга ээ болгон.<sup>936</sup>

Transparency International уому жыл сайын жарыялаган коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 2012-жылдан бери болжол менен 17-27 упай топтоо, дүйнөнүн ~180 өлкесүнүн ичинен болжол менен ~140-160-орундарда болуп келет. 2000-жылдан бери Transparency International уому жыл сайын жарыялаган коррупцияны кабылдоо индекси Кыргызстанды дүйнөдөгү эң коррупциялашкан 50 өлкөнүн катарына кошуп келет.<sup>937</sup>

“Орус элдик линиясы” (“Русской народной линии”) КМШ өлкөлөрү институтунун Орто Азия жана Казакстан бөлүмүнүн башчысы, Россия Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтунун

935. Transparency International — коррупцияга жана дүйнө жүзүндөгү коррупцияны изилдеөгө каршы екмөттүк эмес эл аралык уюм. Эл аралык Transparency International Эл аралык кыймылы 1993-жылы Дүйнөлүк банктын Чыгыш Африкадагы мурдагы директору Питер Айген тарабынан Берлинде негизделген. Милдөттер: коррупцияга каршы аракеттенүү, кылмыштуулуктун алдын алуу. Штаб-квартирасы: Берлин, Германия.

936. Караталов О. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. SESSION 1E: Экономика Центральной Азии. Almaty, KAZAKHSTAN. 11-13 October 2012. (Материалы международной конференции). <https://www.avekon.org/?p=/conf/03/session&s=1&t=E>

937. Трансперенси Интернешнл Кыргызстан. <https://www.transparency.kg/>

улук илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты А.В.Грозин: “Кыргызстан – бул жылдан жылга, он жылдан Москванин, Кытайдын жакшыниетте, ошондой эле кыргыздарга мезгил-мезгили менен Батыштан ыргытып турган кредиттик жана гранттык түзүмдөрдүн эсебинен жашап келе жаткан келечексиз өлкө.

Кыргызстан – бул өз алдынчалыгы жок жана калыптанбаган мамлекет, ал өзүн Борбордук Азияда демократиялык, өзгөчө мамлекеттик түзүлүш катары көрсөткүсү келет. Кыргызстан эч кимге кереги жок өлкө...

Азыркы кыргыздын элитасынан түрмөнүн жыты сасыйт. Бүгүнкү кыргыз элитасы – бул абдан таң калыптуу биографиясы бар адамдар. Алар бүгүн бул жерде, эртең жок болушкан бир күндүк адамдар. Алар менен эмне жөнүндө сүйлөшө аласың?...

Кыргызстан акчасы жок кичинекей тоолуу өлкө, жөн эле бир нече тышкы спонсорлору бар кандайдыр бир “африкалык Бантустан”<sup>938</sup> деп айткан.<sup>939</sup>

Кыргыз мамлекети отуз жылдык тарыхында демократиялык башкаруу моделин түзө алган жок. Мунун себептеринин бири, демократиялык ураан-

938. Бантустан – азыркы мезгилде мамлекеттик статусу жана толук эгемендүүлүгү жок чакан аймактык түзүмдер, тагыраак айтканда, «экинчи сорттогу» ар кандай адамдары жашаган, өнүкпөгөн резервацияларга таандык болгон мамлекеттин же мамлекеттин ичиндеги аймактын атальшы, ал жерде мыйзамсыздык жана кыйроо ёкум сүрөт. <https://neolurk.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD>

939. Андрей Грозин 23:42 27.11.2020 Россия не может потерять Киргизию, к сожалению... <https://ruskline.ru/news/rl/2020/11/27/rossiya-ne-mozhet-poteryat-kirgiziyu-k-sozhaleniyu>

дарды көтөрүп чыккан бардык президенттер иш жүзүндө авторитардык режимди орнотууга аракет кылышкандастырында. Президент Акаевдин башкаруусунун алгачкы жылдарында Кыргызстан Борбордук Азиядагы “демократия аралчасы” атагына ээ болгон.

Бирок 2000-жылы А.Акаев Конституцияны бузуп туруп, учунчу мөөнөттөгү (төрт жолу – 1990, 1991, 1995 жана 2000-жж.) президенттик шайлоого барган. Ошондон тарта көз карандысыз маалымат каражаттарына, саясий оппоненттерге куугунтук күчөп, акаевдик башкаруунун алгачкы жылдарында себилген коррупциянын үреенү чайлап-коолап, “гүлдөй” баштаган. Бул окуялар биринчи президенттин “табиятынан” демократиялуу экендигин жокко чыгарып, акырында республикада 2005-жылы марта алгачкы төңкөрүштө чогулткан байлыгын түйүп, елкөдөн качып кетүүгө аргасыз болгон.<sup>940</sup>

Акаевдик башкаруу мезгилиnde республикада коррупциянын бир катар түрлөрү кенири жайылтылып, бекем тамырлаган:<sup>941</sup>

940. Жазгул Урмамбетова 05.02.2023 13:07. Жалган маалымат, жылаңаң үгүт жана алмашкан түшүнүктөр: Мурат Укушевдин демократиялар жөнүндөгү макаласын талдоо. <https://bulak.kg/ky/2023/02/05/zhalgan-maalymat-zhyla-ach-g-t-zhana-al mashkan-t-sh-n-kt-r-murat-ukushevdin-demokratiyalar-zh-n-nd-g-makalasyn-taldoo/>

941. Абытов Б. 7 Февраля 2023. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрештүгө тарыхый саресеп (этаптарына жаңы көз караш) [https://mnenie.akipress.org/unews/un\\_post:27116](https://mnenie.akipress.org/unews/un_post:27116); Коррупция. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F>

“Турмуштук коррупция (бытовая коррупция) – жөнөкөй жарандар менен чиновниктердин өз ара аракетинен келип чыгат. Ага кызмат адамдарына жана анын үй-бүлө мучөлөрүнө жарандардын ар кандай белек-бечкектери жана кызмат көрсөтүүлөрү кирет. Бул категорияга непотизм – жакын туугандарына же досторуна кесипкөй сапаттарына карабастан артыкчылыктарды берүүдөн турган фаворитизмдин бир түрү да кирет.

Ишкердиктеги коррупция – мамлекет менен бизнесин өз ара аракетинде пайда болот. Мисалы, ишкер менен мамлекеттик, укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жана бандиттик түзүмдөр ортосунда “жең ичинен” түзүлгөн келишим, б.а. “крышалар”. Мындан тышкары коммерциялык талаш-тартыш болгон учурда тараптар өздөрүнүн пайдасына чечим чыгаруу учун соттордун колдоосун алууга кылышган аракет.

Жогорку бийликтеги коррупция (Гранд-коррупция, англ. Grand corruption) саясий бийликтеги жетекчиликтер менен жогорку соттордогу коррупция. Мынтай учурда бийликтө турушкан белгилүү топ жеке кызыкчылыктарына карап, мамлекеттин жана элдин кызыкчылыктарына каршы келген аракеттер жүргүзүлүлөт.

#### Коррупциянын түрлөрү:

- паракорлук, сүткорлук (казынаны, мамлекетти тоноо), анын коомдук коркунучу мамлекеттик каражаттарды талап-тоноодо эле эмес, элдин менталитетинин бузулуусуна таасирин тийгизгендинде;
- опузалап алуу;
- пара берүү жана алуу;

- ач көздүк, саңдык, сатып алуучулук, байлык жыйноо, паракорлук, материалдык байлыкка, жыргалчылыкка умтулуу;
- жогорку, кирешелүү кызматтарга керектүү адамдарды дайындоо;
- акционердик коомдорго капиталдык акы (взнос) төлеесүз кириүү;
- жогорку кызмат адамдары саясий жана коммерциялык маалыматтарды жеке кызыкчылыктарына колдонуу;
- кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу;
- непотизм (фаворитизм) – туугандарына, досторуна же жакын тааныштарына, алардын професионалдык деңгээлине баа бербестен, артыкчылык берүү менен мамлекеттик кызматтарга дайындоо.
- протекционизм – ездөрүнүн кызыкчылыгына жетиш үчүн атка минерлерден түзүлгөн топ;
- мыйзамсыз лоббизм – кандайдыр бир мыйзамды кабыл алууда же албоодо парламентарийлерге мыйзамсыз кысым көрсөтүү;
- коомдук ресурстарды жана фонддорду мыйзамсыз бөлүштүрүү жана кайра бөлүштүрүү;
- жеке максаттарда коомдук ресурстарды мыйзамсыз менчиктештируү жана энчилеп алуу;
- саясий түзүмдердү (партияларды ж.б.) мыйзамсыз колдоо, каржылоо;
- туугандарына, досторуна, тааныштарына ири тендерлерди, женилдетилген насыяларды берүү, ар кандай кызматтарды көрсөтүү ж.б.

Бюрократиянын, өзгөчө жогорку саясий элитанын коррупциялык баюунун негизги жолдорунун бири – бил мамлекеттик чыгымдар.

**Инвестициялык долбоорлор** негизинен жогорку кызмат адамдарынын жеке кызыкчылыктарына кабыл алган чечимдери менен аныкталат. Ири инвестициялык долбоорлор (айрыкча чет өлкөлүк корпорациялар катышкан) көп учурда конкурсун жеңүүчүсүнө монополиялык укуктарды өткөрүп берүүнү камтыйт, бул чиновниктерге өзгөчө ири параларды убада кылат. Кээ бир долбоорлор белгилүү бир топтор ижара акысын (долбоордун аткаруучусу болуп дайындалган адамдардан “мамлекеттик рента”) алуу үчүн атайын түзүлөт.

**Мамлекеттик сатып алуулар**, адатта, конкурсун негизинде бир нече объективдүү эң жакшы сунушту тандоону камтыйт, бирок кээде кызмат адамы бүтүмдөн эң жогорку “комиссияны” (“бүтүм жасоого көмөктөшкөн үчүнчү жактын үлүшү”) убада кылган сатуучунун женишин камсыздай алат. Ал үчүн сынакка катышшуу чектелет, анын эрежелери толук жарыяланбайт, ж.б. Жыйынтыгында, сатып алуулар жогорулатылган баада жүргүзүлөт.

**Бюджеттен тышкаркы эсептер** – көбүнчө мыйзамдуу максатта түзүлөт (пенсия, жол фонддору ж.б.). Тышкы жардамдын эсебинен же жаратылыш ресурстарын сатуудан түшкөн каражаттар бюджеттик акчага караганда ачык-айкын эмес жана азыраак контролдөнүүчү атайын фонддорго бағытталат. Товардык баанын мүнөт сайын өзгөрүп туруусунан улам, транзакциянын чыныгы суммасын жана мындай каражаттарга чегерүүлөрдүн суммасын аныктоо ойд эмес, бул акчанын бир белүгүн чиновниктердин чөнтөгүнө которууга мүмкүндүк берет.

Коррупциянын биздин жашоого, мамлекети-бизге, өлкөбүздүн бакубат өнүгүүсүнө тийгизген залакасы эбегейсиз чоң экенин калктын канын соргон коррупционер мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, карапайым калктын калың катмарына да маалым.

Бардык министрлүктөр менен ведомстволордун бардык тармактарында КОРРУПЦИЯ!!! Мамлекеттик мекемелерде таза иштеген органдар, иш жүзүндө калган жок. Бир ишинди бүтүрүү үчүн канча жерге барба, бардыгында коррупциялык иштер байкалат.

Башкача айтканда, коррупция күнүмдүк жашообуздан бир бөлүгүнө айланыш, ар бир үйгө баш багып турат. Биздин коомдо болуп жаткан жемкорлуктун “торуна” кабылбаган жаранды табуу мүкүн болбой калды.

Бул – бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы.

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө ээ болгондун алгачкы жылдары рыноктук мамилелердин механизмдерин өздөштүргөн специалист кадрлар дээрлик жокко эс болгон. Акаевдик кадрлар – мамлекеттик структуралардын жетекчилери жана алардын кызмат адамдары кыска мөөнөт ичинде рынок мамилелерин изилдөө менен катар “коррупциянын канондорун ийгиликтүү өздөштүрүшүп”, “көлөкө” экономиканын негиздерин да үйрөнүшүп, алар республиканын жашоосунун дээрлик бардык тармактарында коомдогу коррупциялык системалардын жана “көмүскө” экономиканын тармактарын өркүндөтүшүп, ишенимдүү жайылтышкан.

Эл аралык институттардын жыл сайын берген маалыматтарында, коррупциянын деңгээли боюнча Кыргыз Республикасы “алдынкы орундарды” бекем ээлеп келе жатканын кабарлап келишет.

Президент Акаев баш болгон республиканын эң жогорку саясий жетекчиликтеринен тартып, картадагы карапайым калктын калың катмары республиканын бардык бийлик бутактарынын чиновниктери коррупциялашканын жакшы билишкен. Маалымат каражаттары, айрыкча оппозициялык эркин басылмалар жемкордук жөнүндө такай кабарлап турушкан. Өлкөдөгү төнкөрүштөрдүн негизги себептеринин бири бийликтеги уюшулган коррупциянын гүлдөп өсүшү жана “көмүскө” экономиканын өнүгүшү менен тыгыз байланышта болгон.

Кыргыз Республикасы жаңыдан түптөлө баштаган алгачкы жылдары бийликтеги коррупция менен “көмүскө” экономиканын атасы Акаев сепкен үрөөнүн андан кийин бийликке келишкен президенттер үй-булөгө кирешелүү, бирок мамлекетке жат мындай структураларды жеке көзөмөлдөрүнө альшкандын натыйжасында бул жат көрүнүштер ар бир үйгө баш багып турат.

Жаңыдан шайланышкан президенттер кызматка расмий киришишкен алгачкы күндерден тартып, ар кандай формада, эл алдында “жалындуу сөздөрдү” айтып, коррупция менен “көмүскө” экономикага чекит коюуга ооз көнтүре убадаларды берип келишкени менен өлкө байлыгын тоноо кыскаруунун ордуна, геометриялык прогресс менен ескөн. Бийликтеги коррупцияга уюшулган кылмыш-

керлөрдин тобу шериктөш болуп, биргэ иш жүргүзүп келет.

Кыргыз калкы жаратылышинаң адилетсиздикти жек көрүп, ага каршы турган эл. Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү мамлекет болгон алгачкы күндөн бери 33 жылдан ашуун мезгил ичинде, кыргыз коомчулугунун бардык катмарлары болуп көрбөгөндөй саясатташып чынчыл, мамлекетчил бийлиktи шайлайбыз деген чоң роматикалык үмүткө жетеленип, алты президент шайлаганга жетишти. Бирок шайланышкан президенттердин бири да элдин ишеничин актаганга жарапкан жок. Эреже катары, ал президенттерден кыргыз калкынын ар кандай деңгээлде “журт кечкөндөй” көнүл калуусу болду.

Ар кандай таза эмес жолдор менен шайланышкан президенттер тез эле коррупциянын “көлөкөдөгү корбашчылыгына” айланышып, кол алдындағы мамчиновниктер да аларга табакташ болушуп, мамлекеттик деңгээлде мафиялык структура түзүлгөн.

Отуз жыл ичинде шайланышкан президенттердин бири да өлкөнүн келечегине жарапланчыныгы мамлекетчил, ез өлкөсүн сүйгөн мекенчил жана улуттун намысын ыйык да, бийик да туткан саясий лидер болуша алган жок.

Мамлекет башкарууга алардын тажрыйбасы да, билим деңгээли да жетишерлик болгон эмес, байлык менен бийликтин кулу болушкан катардагы мансапкорлор. Радикалдуу чаralарды кабыл алууга аларда күчтүү саясий эрк да, чечкиндүүлүк да болгон эмес. Коррупциялык схемаларды иштеп

чыгуунун алкагында алар үй-бүлө мучөлөрү менен бирдикте республиканы жетектеп келишти.

Жакын туугандарынын, досторунун жана куда-сөөктөрүнүн катышуусу менен мафиялык топтор түзүлүп, тымызын, макулдашылган түрдө өлкөдө криминалдык, терс системалардын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Президенттик үй-бүлө мафиясынан үлгү алышкан күч структуралары менен криминалдык структуралар ич ара келишишип, ез кызыкчылыктарын алдыга жылдырышкан.

Кызматтан күч менен кетирилген эки президент үй-бүлөлөрү, жакын санаалаштары менен чет өлкөгө талап-тоногон олжолорун чыгарып кетишсе, кийинкилери “койдон жоопш” момун болушуп, думананын кейпин кийишип, эл арасына батпай жүрүштөт.

Коррупцияга жана “көмүскө” экономикага каршы күрөш президенттердин берген калп убадалар менен улантыла берсе, анда финанссылык-экономикалык коопсуздукка коркунучтун деңгээли жогорулап, өлкөнүн улуттук коопсуздугуна орду толгус зыян алыш келери шексиз. Ансыз да эл аралык институттардын аныктаган рейтингисине ылайык Кыргызстан “калыптана элек, ийгиликсиз”, дүйнөдөгү жакыр жана коррупциялашкан элүү мамлекеттин катарын толуктац, чет өлкөлүк донорлордун жардамына муктаждыгы арылбай келет.

КРнын Улуттук статистика комитетинин (УСК) официалдуу берген маалыматы боюнча жашыруун жана формалдуу эмес экономиканын келемү - 1995-жылдагы 1,4 млрд сомдан 2010-жылы 42 млрд сомго чейин же 30 эсеге ескөн. Көрсөтүлгөн

сумма ошол эле мезгил ичинде ИДПга карата 8,4%дан 19,1%га чейин ескөн (таблица).

Жыйынтыгында “көмүске” экономиканың жана контрабандалык товарлардын көлемүү 33,6 миллиард сомду түзгөнүү аныктаган. Мындан тышкары, учетко алынбаган сумма – 29 млрд сом, ошондой эле КР УСК тарабынан учетко алынган жашыруун жана формалдуу эмес экономиканың көлемүү 42 млрд сом өлчөмүндө (таблицаны караңыз) аныкталган. Демек, бүтүндөй Кыргыз Республикасы боюнча “көмүске” экономиканың жалпы көлемүү 104,6 млрд сомду түзгөн же ИДПга карата 49,3%га жеткен.<sup>942</sup>

**Таблица.** Кыргызстандагы “көмүске” экономиканың жана коррупцияның көлемүнүн өзгөрүү динамикасы, миллиард сом жана ИДПга карата % менен.

Көрсөткүч	1995-ж.	2000-ж.	2005-ж.	2008-ж.	2009-ж.	2010-ж.
УСКнын маалыматтары	1,4 8,4	8,5 13,1	18,1 17,9	35,3 18,8	39,8 19,8	42 19,1
ИДПга карата % менен	5,7	30,3	50,6	79,5	95,8	104,6
КР УСКнын эсептөөлөрүн эске алуу менен автордун эсептери	35,4	46,3	50,1	42,3	47,6	49,3
ИДПга карата % менен						

942. Кыргызстан в цифрах (2010, 2011, 2012), - Бишкек: - Нацистакомитет КР, 2011.- С. 76, 77, 84; Индекс цен КР 2007-2009, годовая публикация, статсборник. - Бишкек: 2010.- С. 106-107; январь-декабрь 2011. Социально-экономическое положение КР. - Бишкек: 2012.- С.74-75 и 150-151; Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

Кыргызстандын ИДПсындагы “көмүске” экономиканың үлүшү өсүү тенденциясына ээ экенин таблицадан көрүнүп турат. 2004-жылдын декабрында официалдуу эмес экономиканың көлемүү, анын ичинде айыл чарбасы ИДПнын 50%га жеткен. Кыргыз Республиканын өкмөтү төрт жылдан кийин экономиканың “көмүске” секторунун салыштырма салмагы ИДПнын 50% жетет деп белгилеген.

“Көмүске” экономика салыктык жана социалдык базага терс таасирин тийгизет, адилетсиз атаандаштыкты жаратат жана расмий статистиканы бурмалайт, бул экономика чөйрөсүндө натыйжасыз башкаруучулук чечимдердин кабыл алышына алыш келет. Мындан тышкары, коррупцияның жана “көмүске” экономиканың көлемүү 1 миллиард сомдон ашкан учурда мамлекеттик бюджет 630 миллион сомдон ашык салыктык түшүүлөрдү жоготушу мүмкүн экенин Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин экономикалык-математикалык моделдөөнүн (ЭММ) жыйынтыгы да тастыктаган.<sup>943</sup>

“Тажрыйбалуу коррупционерлер” “көмүске” экономиканы өнүктүрүү үчүн ири өлчөмдөгү уурдалган акчаларды салышкан. “Көмүске” рыноктун чайрөлөрүнүн ичинен суперрентабелдүү рынокко контрабандалык сырьеолор менен алкогольдук ичимдиктер, контрабандалык мунаизат продуктулары менен зер буюмдары жана башкарлар кирген.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин жарыяланган статистикалык

943. Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

жыйнектарынын негизинде “көмүсө” экономикада чарба жүргүзүүчү субъекттер тарабынан өндүрүлгөн товарлардын көлөмүн, ошондой эле контрабандалык товарлардын импортун жана экспортун анализ деп чыгуу көп деле кыйынчылыкты жараткан жок.

Экспорттук-импорттук операцияларды жүргүзүүдө Тышкы экономикалык иштердин товардык номенклатурасынын (ТН ВЭД кодекси) коддору боюнча топторду бириткирүүгө байланыштуу “Кыргызстан в цифрах” статистикалык жыйнектарында, ал эми товарларды, өзгөчө куйуучумайлоочу майларды жана башка продукцияларды сатуунун тизмегинде жок болгондуктан, жашыруун чарбада чыгарылып жаткан товарлардын жана алардын контрабандасынын толук тизмесин аныктоого мүмкүн болгон жок. Ошону менен бирге, натурадай өндүрүлгөн товарлардын түзүмүндө аларды ташып келүү, контрабанда жолдору менен экспорттоо, жашыруун экономикада олуттуу үлүштүү: тамеки, алкогольдук ичимдиктер, кант, күйүүчумайлоочу материалдар жана башкалар түзгөн.

Жашыруун экономиканын шартында контрабандалык товарларды “көмүсө” өндүрүү, импорттоо жана экспорттоо кылмыштуу түзүмдердүн, айрым укук коргоо органдарынын, мамлекеттик органдарда иштеген таасирдүү адамдардын контролдук калкалоосунда болгон.

Бир сөз менен айтканда, товарларды өндүрүү жана сатуу алардын адистештирилген түрлөрү боюнча ич ара так белүштүрүлгөн. Мисалы, бири алкогольдук ичимдиктерди өндүрүүнү координацияласа, экинчиси күйүүчү жана майлоочу материалдарды, айрымдары электр энергетикасын, алтын

көндерин, жаратылыш ресурстарын жана башкаларга адистештирилген.<sup>944</sup>

“Көмүсө” экономиканын чектен чыккан ишмердүүлүгү мамлекетте экономиканын нормалдуу өнүгүүсүнө жол бербейт жана өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери бышык. Акаевдик башкаруу мезгилиниң баштап мамлекет өзү “көмүсө” иштерге аралашып кеткен. Президент алмашкан сайын мамлекеттик чиновниктер да алмаштырылат. Ал эми чиновниктердин мамлекеттик капиталды “көмүсө” тоноосу жана бийликтеги коррупция эстафета катары бир бийликтен экинчисине күчтөүлгөн түрдө еткерүлүп келе жатат. Бийлик менен капиталдын биригиши мамлекеттик кызматкерлердин арасында кеңири масштабда коррупциянын жайылышына шарт түзүлгөн.

КРнын УКМК жана Генералдык прокуратура тарабынан: “мамлекеттик кызматкерлердин ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлкүү ыйгарып алуу же ысырап кылуу, документтерди жасалмалоо жана алдамчылык” беренелерине ылайык жыл сайын ондогон кылмыш иштерин козгашот, бирок мамлекеттик байлыкка кол салуу кыскабай келет.

2012-жылы февралда президент Атамбаев Ош шаарында үч жогорку окуу жайлардын студенттери менен жолугушуу учурунда кыргыздын үч душманы бар: коррупция, улутчулдук жана манкуртизм. Коррупция жөнүндө ал акыркы жыйырма жылдан бери “коррупция элибиздин мээсине өзгөчө

944. Кара: Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. С.486. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

терең сицип, калк “ичинде” уурулук кадыреңе көрүнүшкө айланыш калды. Ким уурдабаса аны “келесоо” (“белая ворона”) деп эсептешкен”, – деген.<sup>945</sup>

Өлкөдөгү укук коргоо, мыйзам чыгаруу жана фискалдык органдар, сот жана мамлекеттик органдар өздөрү кол тийбестикке жамыныш алыш, мыйзам бузуларга барганда бул терс көрүнүштөрдүн кеңири кулач жайыш, гүлдөшүнө жол ачат. Өлкөдө жакырчылыктын пайда болушунун негизги себеби бийликтеги коррупциянын деңгээлинин өсүшү болуп саналарын социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көрсөткөн.

Коррупциянын деңгээли жыл сайын өсүп, орто эсеп менен ал 70%ды түзгөн. Ошол эле мезгилде оокаттуу байлардын саны да ескөн. Ал эми респонденттердин 60%дан ашыгы байлыктын булагы коррупция жана мамлекеттик мүлкүү талаптоноо деп жооп беришкен.<sup>946</sup>

Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары, атайын кызматтары жана түзүмдерүү тарабынан мамлекеттик кызмат адамдерынын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышкан коррупциялык жана “көмүске” экономи-

945. Дело №., – Бишкек: – 2012, 22.02. – С. 7; Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. – С. 487. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

946. Асанбеков М., Коррупция – мать революций. – Бишкек: Дело №., 2012, 27.02. – С. 11; Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане. – С. 487. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

калык жасашкан кылмыш ишеринин жыл сайын, орто эсеп менен, эки – эки жарым минден ашуун бети ачылып, кылмыш иши козголот.

Бирок, бул жерде баса белгилей кетүүчү нерсе, кийинки жылдары, көпчүлүк укук коргоо органдары тарабынан өндүрүлгөн зыяндын деңгээли төмөндөө тенденциясына ээ, ошол эле учурда сотторго берилген иштердин саны да кескин кыскарган. Ал эми бул коррупциялык схеманын алкагында укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен соттолуучу кылмышкерлердин ортосунда эки тарапка тең пайдалуу келишимдер жең ичинен түзүлгөнүн айгинелейт.

Демек, укук коргоо органдарынын кызматкерлери алды менен өз үлүштөрүн өндүрүп алуу максатында кылмыш ишин козгашот, “тил табышкан” соң, кылыш иши токтотулат же жабылат. Айрым гана иштер сотко өткөрүлөт. “Манастан Чубак кемби экен” сыңары, соттордо да көпчүлүк мезгилде АКШнын “көк кагазы” ортого түшкөндүгүнө байланыштуу, кылмышкер сүттөн ак, кунөөсүз болуп чыга келет же мамлекеттик бюджетке арзыбаган сумма өндүрүлүү боюнча чечим чыгарылат же иш кыскартылат.

Бул коррупциялык процедуралардын алкагында тергөөчү, анын начальниги, прокуратура кызматкерлери, сот бийлигинин өкүлдөрү жана албетте, айыпталуучулар өздөрүнүн үлүштөрүнө ээ болушат. Эң өкүнүчтүүсү, мамлекеттик бийлик эшелондорунда мыйзамдуулук “ыплас коррупциялык акчага жабылып” турганда чындыктын бети ачылбай, акыйкаттык орнобой тургандыгы.

Мисалы, Кыргыстанда коррупцияны жоюу боюнча аткарылган иштердин жыйынтыгы 2012-жылдын январь айында Коргоо кеңешинин жыйында каралыш, анын катчысы Б.Табалдиев: бир жылда “Кыргыстанда коррупциядан 30 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. 2 минден ашуун кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүк бөлүгү аягына чейин жеткирилген эмес. Суроо туулат, анда эмне үчүн иш козгошкон? Соттордун маалыматы боюнча, соттордун чечим-деринин жыйынтыгы боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу болгону 7,4 миллион сомду түзгөн. Калган сумма кайда? Соттордун коррупционерлерге жан тартыш, ырайым кылуусу өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип жатат” – деп айткан.<sup>947</sup>

Мамлекеттик бийликтин жогорку эшелонунда отурушкан жемкорлор өздөрүнүн кылмыштуу, булганыч иштеринин изин жашыруу максатында укук коргоо органдары жана сот бийлилиги менен коррупциялык максатта келишип кетүүсү өлкөнүн социалдык-экономикалык есүп, өнүгүүсүнө түздөн-түз кедергисин тийгизип келет. Мындай, бийликтеги коррупциялык схема так акаевдик башкаруудан кеңири тамыр жайган.

Эң жаманы, кызматтык абалынан мыйзамсыз пайдаланышкан кылмышкерлер мамчиновнигер “көмүске” акча чогултуу үчүн мамлекеттик маанилүү кызматтарды ээлеп отурушат. Мындай шартта биринчи кезекте өлкөнүн экономикасы

947. Karatalov Omurbek. Экономика Центральной Азии. Коррупция и «теневая» экономика в Кыргыстане. – С. 487. <https://www.avekon.org/papers/405.pdf>

жабыр тартат. Мамлекеттик чиновниктер каражатты экономиканын өнүгүүсүнө, өндүрүшкө жумшашкандын ордуна, алар пара алуу менен алектенишип, кызмат орундарын сактап калууга жана кирешелүү орундарды сатып алууга акча топтошуу менен алек болушат.

2003-жылы апрель айында Акаев: “Ар бир үчүнчү кыргыстандык коррупция өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрүнүн эң негизги себеби деп эсептейт. Коррупция мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудурган негизги коркунучтардын бири болуп калды. Бүгүнкү күнде коррупциялашкан структура мамлекеттик башкаруу системасында өз кызыкчылыктарын лоббирлөө<sup>948</sup> менен эле чектелбестен, өлкөдөгү бийлики басып алууга аракет кылууда, ошол эле учурда негизги коркунуч укук коргоо органдары сыйктуу институттарды талкалоого аракет жасалууда” – деп, ующулган коррупция мамлекекттик бийлик структураларын ээлеп алганын айткан.<sup>949</sup>

Ал эми ушул эле жылдын октябринде ал: “Кыргыстанда коррупция бийликтин эң жогорку тепкичтерин ээлеп, азыртан эле бийлике катуу басым жасап жатат. Ушундан улам, өлкөдө ата мекендиk бизнес эле эмес, чет өлкөлүк түз инвестициялар да пайдасыз болуп калды. Ошол эле мезгилде катардагы чиновниктер кымбат хан

948. Лоббирлөө (лоббировать) – белгилүү бир топтун кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алуу процессинде мамлекеттик бийлик органдарына кысым көрсөтүү менен жетекчилик кылуу (экономикалык, саясий, улуттук ж.б.).

949. Что говорили о коррупции президенты Кыргыстана. 9 ДЕКАБРЯ 2015 17:50. KAKTUS [HTTPS://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553](https://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553) СНТО GOVORILI O KORRUPSI PREZIDENTY KYRGYZSTANA.HTML

сарайлардын ээси болуп калышууда. Негизинен ишкерлер стандартташтыруу жана сертификациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн такыр эффективдуу эмес системасы учун каражаттардын эсебинен акы төлөп жатышат. Бул продукциянын ездүк наркын бештен бир эсे жогорулатат...”<sup>950</sup>

Бийликтеги уюшулган коррупция Кыргызстанды капитап калганын Президент Акаев эң жакшы билген. Анткени бийликтеги коррупциянын атасы да, энеси да анын өзү. Президентке эң жакын деп эсептелген мамчиновниктерди жемкорлукка так Акаевдин өзү үйреткөн.

Егерде ал жогорку эшелондогу мамлекеттик кызматкерлерден пара талап кылбай, алардын берген параларына көзү кызырып, азгырылып албай өзү жана үй-бүлө мүчөлөрү таза болгондо, анын кол алдында иштешкен өкмөт мүчөлөрү менен бардык бийлик бутактарында отурушкан чиновнигер да кандайдыр бир деңгээлде коррупциядан таза болушмак.

Акаевдин үй-бүлө мүчөлөрү эле эмес, жакын тууган-туушкандары, анын ишеничине киришкен жардамчылары пара алып, кардарлардын ишин бутуруу салтка айланган.

Мамлекеттик иштер паранын күчү менен жүргүзүлүп калган заманга айланган. Мамлекеттик жогорку эшелондогу кызмат адамдары президенттин ортомчу өлкүлдөрүнө пара берип, өзүнө

950. Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана. 9 ДЕКАБРЯ 2015 17:50. KAKTUS [HTTPS://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553](https://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553)  
СНТО GOVORILI O KORRUPCI PREZIDENTY KYRGYZSTANA.HTML

караптуу кызматкерлерден пара алуу кадимкideй салтка айланып калган.

Жыйынтыгында президент баш болгон мамчиновниктердин бардыгы өлкөнүн келечеги учун эмгектенүүсү экинчи планга жылдырылып, биринчи планга, кандай жол менен болсо да, акча табуунун жолуна түшүшкөн. Акаевдик коррупциялык схема бийлик алмашкан сайын пара берүүнүн да, алуунун да “инфилляцияга” карата баасы жогорулап, бүгүнкүгө чейин улантылып келген.

2000 – 2002-жылдардагы А.Акаевдин премьер-министри К.Бакиев: “Акыркы жылдары өкметтө абийирсиз, колу таза эмес адамдар көбөйдү. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин баштальшы жакшы эле болгон. Ал 1996-жылга чейин созулду. Андан кийин республиканы коррупция капитап кетти. Анын деңгээли жыл сайын есө баштады. Көптөгөн кыйынчылыктарыбыздын, экономикалык көйгөйлөрүбүздүн ачкычы дал ушул коррупцияга байланыштуу болуп калды. Натыйжада коррупция элдин нааразычылыгын жаратты. Акаевдин тушунда өкметтүн курамынын 70 – 80% коррупционерлер болбодубу? Алар менен коррупциялык маселелерди кантип талкуулап, чече алмакмын?” – деген.<sup>951</sup> Бакиев өзү президент болгондон кийин калыптанган коррупциялык схема кыскаруунун ордуна күчтөулгөн.

Коррупция мамлекеттин экономикалык туруктуулугуна түз же кыйыр түрдө таасир эте турган паракорчулуктун жана кыянаттыктын

951. Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана. 9 ДЕКАБРЯ 2015 17:50. KAKTUS [HTTPS://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553](https://KAKTUS.MEDIA/DOC/329553)  
СНТО GOVORILI O KORRUPCI PREZIDENTY KYRGYZSTANA.HTML

майда-чүйдөсүнө чейин кыскартылган жок. Коррупция – коррупциялык лоббизм, коррупциялык фаворитизм, коррупциялык протекционизм, трайбализм, непотизм (кумовство же кыргызча синоними – “тууганчылык”), мамлекеттик ресурстарды жана каражаттарды мыйзамсыз белүштүрүү жана кайрадан белүштүрүү, мамлекеттик ресурстарды жеке максаттарга коротуу, мыйзамсыз менчиктештирүү, саясий структураларды (партияларды ж.б.) мыйзамсыз колдоо жана каржылоо, опузалап алуу, жеке кызыкчылыктарды канаттандыруу үчүн жеңилдетилген насыяларды, буйрутмаларды берүү, бийлиktи же кызматтык абалды кыннаттык менен пайдалануу, кызматтык абалды пайдалануу менен алынган маалыматтан пайда көрүү максатында пайдалануу, “блат” (товарларга, кызмат көрсөтүүлөргө, киреше булактарына, артыкчылыктарга жетүү үчүн жеке байланыштарды пайдалануу, туугандарына, досторуна, тааныштарына ар кандай кызматтарды көрсөтүү) жана башка.<sup>952</sup>

Коррупциялык көрүнүштөрдүн толук тизмесин келтирүү мүмкүн эмес деген тыянак чыгарууга болот. Коррупциялык көрүнүштөрдүн зыяндуулугу жана таралышы көрсөткөндөй, экономикалык ишти укуктук жана институционалдык жөнгө салуу чөйрөсүндө көрүлүп жаткан чаralар салттуу рыноктук мамилелердин системасына мүнездүү болгон терең карама-каршылыктарды жоюуну мамлекет камсыз кыла албай келет.

952. Основы антикоррупционной политики: Учебное пособие //Саякбаев Т., Мамбеталиева Э., Абыкеримов А. - «Оптима Технолоджис», 2020. – С.17.

Салык салуу системасынын императивдүүлүгү, коомдун мамлекеттик (публичный – ачык, айкын) экономикалык кызыкчылыктары жана бизнестин жеке материалдык кызыкчылыктары; жалданма эмгектин кызыкчылыктары жана жеке капиталдын кызыкчылыктары; коомдук-саясий системадагы демократиялаштыруунун жетишпилген деңгээли менен экономикада жетиштүү демократиялык принциптердин жоктугу мамлекетке кедергисин тийгизип келет.

Мамлекеттик башкаруунун сапатын жогорулатуунун, елкөнүн прогрессивдүү өнүгүүсүн камсыз кылуунун артыкчылыктуу багыттарынын бири коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаralардын системасын иштеп чыгуу болуп саналат. Коррупциянын себептеринин көптүгү экономикалык илимде да белгиленет, мында укуктук маданияттын төмөн деңгээлинин фонунда негизги факторлор катары экономикалык, институттук, саясий, социалдык-маданий, социалдык-психологиялык жана саясий факторлор белгиленет.

“Коррупцияга каршы саясаттын негиздери” аттуу окуу куралынын авторлору: Т.Саякбаев, Э.Мамбеталиева жана А.Абыкеримовдор мамлекеттерде коррупциянын тамыр жайуусунун негизги себептерин терең анализдел, иликтеп төмөнкү топторго белгөн:<sup>953</sup>

Коррупциянын экономикалык себептери – биринчи кезекте, мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысынын төмөн деңгээли, мамлекеттик

953. Кара: Основы антикоррупционной политики: Учебное пособие //Саякбаев Т., Мамбеталиева Э., Абыкеримов А. - «Оптима Технолоджис», 2020. – С.19 – 21.

органдардын кызматтадамдарында дискрециялык ыйгарым укуктардын болушу, кенири административдик жана контролдук ыйгарым укуктар, ишкердик ишти укуктук жөнгө салуу, ресурстарды бөлүштүрүү ж.б. экономикасы жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр коррупцияга көбүрөөк дуушар болушат.

Коррупциянын институционалдык себептери катары мамлекеттик ведомстволордун иштеринин жогорку деңгээлдеги жабыктыгы, отчеттуулук системасынын чектен тыш көлөмдүүлүгү, мыйзам чыгаруу системасындагы ачык-айкындуулуктун жоктугу, мамлекеттин кадрдык саясатынын начардыгы, кызматкерлердин иш жүзүндөгү аткарган иштери эске алынбастан, кызматтык жогорулаш үчүн мүмкүнчүлүктөргө жол берилгенди.

Коррупциянын саясий себептери улуттук жана коомдук (публикалык) саясий максаттарды жеке баюу, саясий “жол башчылык” менен алмаштырууда, олигархиялык кландарды жана топторду түзүүде жана бекемдөөдө көрүнөт. Жогорку саясий звено капиталды оффшордук зонага активдүү алыш чыгууну, рейдерлик басып алууларды колдоону, анын ичинде “мамлекеттик аппаратты” өз кызыкчылыштарына жигердүү пайдаланууну, атаандаштарын куугунтуктоону уюштурууну ж.б.у.с. баштайт. Мунун баары мамлекеттин эл аралык аренадагы беделин жана кадыр-баркын төмөндөтүүгө алыш келет, анын саясий жана экономикалык обочолонуусуна өбелгө түзөт, ошондой эле өлкөнүн инвестициялык жагымдуу шарттарды төмөндөтет.

Коррупциянын социалдык-маданий себептери болуп коомдун деморализацияланышы, жаран-

дардын аң-сезиминин жана уюшкандыгынын төмөндүгү, “бийлик башындагылардын” эркине карата коомдук пассивдуулук эсептелет.

Коррупциянын социалдык-психологиялык себептери коомдун деморализациясында, жарандардын аң-сезиминин жана уюшкандыгынын жоктугунан, бийликтин жол берүүчүлүккө жана эрктуулугунө карата коомдук пассивдуулуктөн көрүнөт. Коррупция жарыяланган жана реалдуу баалуулуктардын ортосундагы олуттуу айырманы билдирет жана коом мүчөлөрүнүн арасында адеп-ахлак менен жүрүм-турумдун “кош стандарттуулугун” түзөт. Бул коомдогу бардык баалуулуктардын өлчөмү акча болуп калышына алыш келет, адамдын кадыр-баркы анын жеке байлыгынын өлчөмү менен аныкталат, адамдардын жүрүм-турумунун цивилизациялуу социалдык жөнгө салуучуларынын девальвациясы жана бузулушу: адеп-ахлак нормалары, укук, дин, коомдук пикир жана башка нарктуу салттардын бузулушуна алыш келет.

Жогорудагы факторлор орун алган жарды, жаңыдан өнүгүүгө кадам койгон өлкөлөрдө коррупциянын деңгээли етө жогору болорун тарых далилдеп келет. Коррупциянын жогорку деңгээлинин негизги себептерине ички жана тышкы тоскоолдуктарды кармап туруу механизмдерин камсыз кылган саясий институттардын жеткилец эместиги да чоң роль ойнойт. Мындан тышкary, мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды “кош” чечмелөөнүн фонунда кызмат адамдарына бюрократиялык жол-жоболорду ишке ашырууга өзүм билемдик менен кийлигишүүгө же тийиштүү төлөмдөрдү ашыкча баалоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик компетентсиздиги, клепто-кратия, трайбализм жана саясий патронаждын кызматтык структураларда кецири тамыр жайышы коррупцияны контролдоо механизмдеринин начарлашына жана жалпы эле өлкөнүн саясий, социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет.

“Ары жок ақылсыз, эрке бала атасы өлгөндө анын дүйнөсүн чачып бир көбөт...” – сыңары, кайран СССР кайтыш болгондон кийин, союздун 70 жыл бою кашыктап чогулткан байлыктарын Акаев башында турган коррупционер-демократтар, тарпталашкан кузгундардай, кыска мөөнөт ичинде мамлекетти да, калкты да тоноп, жайдакташып бүтүшкөн.

2021-жылы 27-иу lda “Вечерний Бишкек” басылмасында журналист А.Аджиевдин: “Коррупциянын, диктатуранын жана Кыргызстандын президенттеринин атасы Аскар Акаев” – деген темада көлөмдүү макаласы жарык көргөн. Ал макалада автор: “Аскар Акаев президенттик кызматка киришкендөн кийин алгачкы интервьюларынын биринде Кыргызстанда уч жылдын ичинде тұптамырынан бери өзгөрүүлөрдү жасап, коомду гүлдөп-өнүгүү жолуна салам деп убада кылган. Ал эми биринчи президент бол убадасын аткарды – биздин өлкөдө жашашкан аз гана катмарлары учун, аларды биз элита деп атайбыз.

Биринчи президент баштаган менчиктештируү процесстери республиканын экономикасын гана кыйратпастан, коррупциянын чексиз өсүшүнө алыш келди. Ишканаларды арзанга сатуу абдан

пайдалуу болуп калды. Бийликтө отурушкан бардык деңгээлдеги адамдар чексиз байыганга мумкүнчүлүк альшты. Көптөгөн объектилер кагаз жүзүндө бир баада сатылса, иш жүзүндө башка баада сатылды. Бул азыркы олигархтардын капиталын алгачкы топтоонун негизги этабы болуп калды.

Менчиктештируү саясатынын шашылыш ишке ашыруунун натыйжасында мамлекеттик кирешелердин деңгээли олуттуу кыскарган, ал өз кезегинде мамлекеттин институционалдык деградациясына алыш келген. Мамлекеттик кызматкерлер массалык түрдө иштен бошотулуп, бир адам учөөнүн функциясын аткарууга жөндөмсүз болгон.

Ал эми мамлекеттик кызмат учун эч кандай реалдуу материалдык колдоо болбогондуктан, мамлекеттик кызматкерлер функциясына жараша ар бири конкреттүү аткарған кызматына “сый акы” алууга өтүшкөн. Мисалы, милиция органдарында – кандайдыр бир ишти жаап, сый акы алуу; екмөттө – кайсы бир тараф учун пайдалуу чечим кабыл алуу, кимдир биреөлөргө лицензия берип, андан акча жасоо; парламентте – кандайдыр бир мыйзамдын биреөнүн кызыкчылыгы учун өтүшүнө “жардам берүү”. Бардык мамлекеттик структураларда ушундай принцип менен иштер жүргүзүлгөн.

Жыйынтыгында республикада коомчулукка белгилүү болгон мамлекеттик башкаруунун коррупциялык туруктуу системасы түзулгөн” – деп жазган.<sup>954</sup>

954. Анвар Ажиев 27 июля 2021 19:56. Аскар Акаев – отец коррупции, диктатуры и президентов Кыргызстана. [HTTPS://WWW.VB.KG/](https://www.vb.kg/)

Тарых спираль менен өнүгөт деп бекеринен айтылбаса керек. "Жаман жорук жугуштуу" – дегендей, бардык президенттердин коррупциялык жасашкан иштери коёндой бири окшош.

"Чексиз бийлик башкаруучуну бузат" деген сез таамай айтылган. "Ажыдаарды өлтүргөн адам бат эле кайра Ажыдаарга айланат" – деп, Евгений Шварцтын жомогунда сүреттөлгөн жагдай так биздин президенттерге тиешелүү.

2012-жылы 17-майда "Дело..., №" газетасына саясат таануучу М.Сариевдин: "Акаев и Бакиев - не президенты. Они вожди племени" – деген темада интервьюсу жарыяланган. Анда ал: Аскар Акаев Кыргызстанды СССРден мураска калган гигант ресурстары менен тың республиканы кабыл алганы элдин эсинде. Ал таза, актай барактын бетинен баштап, тап-такыр башка өлкөнү түптөсө болмок. Акаев болсо коррупциянын, көмүскө агымдардын, кыйышык мамлекеттин пайдубалын түптөдү. ...эми коррупция менен масштабдуу күрөш жүргүзүү мүмкүн эмес, анткени коррупциянын атасы болгон Акаевдин аркасы менен жемкорлук бийлик структурасынын бардык вертикальна терең сицип кеткен, – деп айткан.<sup>955</sup>

Коррупция акаевдик башкаруу мезгилиnde эле пайда боло калган негативдүү көрүнүш эмес. Ал социализмдин тушунда да өз деңгээлине жараша

[DOC/404051 ASKAR AKAEV OTEC KORRUPSI DIKTATYRY I PREZIDENTOV KYRGYZSTANA.HTML](#)

955. "Дело №": Почему кыргызские VIP-бегунки идут в мире нарасхват? (расследование) 00:40 21.05.2012. АКАЕВ И БАКИЕВ - НЕ ПРЕЗИДЕНТЫ. ОНИ ВОЖДИ ПЛЕМЕНИ Расследования. 17.05.2012 06:09. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1337546400>

болгон. Бирок СССРде 30-жылдардан 50-жылдардын башына чейин аны нейтралдаштыруу үчүн мамлекеттик бийлик тарабынан керектүү иш чаралардын баары жасалган.

Коррупцияны да, сойкулукту да биротоло жок кылууга мүмкүн эмес, бирок коомго жат көрүнүштөрдү минималдаштырып, мамлекетте алар эч кандай чечүүчү ролду ойнобогон деңгээлге жеткирүүгө болорун сталиндик башкаруу мезгилиnde, кыска мөөнөт ичинде ишке ашырылган. Ал эми Сталин паракорлорду "жөн эле атып салган" үчүн коррупцияны жеңген деп бутум чыгарышкандар терең жаңылышышат. Анткени, согуштан кийин коррупцияга каршы күрөш күчөп турганда, 1947-жылдын 26-майында өлүм жазасы алышын салынган. Коррупцияга каршы ар бир советтик жаран, анын ким экендигине жана коомдогу ээлеген статусуна карабастан күрөшүүгө милдеттүү болгон. Кылмышкердин жасаган иштерин билип, бирок ага каршы эч бир аракет жасабаган коррупционердин жакын туугандары да шериктеш (соучастник) катары жоопко тартылган.

Мындан тышкary кимдир бирөөнүн пара алып жатканын же башка мыйзамсыз иштерди жасаганын көрүп эле эмес, кулагы менен угуп, бирок унчукпай койгондор да сот алдында жооп берген. Мына ушундан улам ошол жылдарда министрстволордун, борбордук башкармалардын жана ишканалардын иш чейресүндөгү кылмыштардын бүтүндөй сериясынын беттери ачылган.<sup>956</sup>

956. Николай НАД (Добрюха) 31 октября 2013. Как Сталин победил коррупцию. <https://fish12a.livejournal.com/836477.html>

Сталиндик башкаруу мезгилинде коррупция менен көмүскө экономика, дүйнөлүк тарыхта эң минималдуу чекке жеткен. Анткени ал мезгилде советтик жарандар “бир көзүң, экинчи көзүңе душман” катары, үй-бүлө мүчөлөрүнөн да чоочулашып, мыйзамсыз иш жасагандан сактанышкан.

Советтер Союзунда Сталинден кийин экинчи ирет Ю.В.Андроповдун тушунда коррупцияга каршы күрөш башталган. Ю.В.Андропов Советтер Союзун бир аз гана убакыт башкарған – 1982-жылдын 10-ноябрьнан 1984-жылдын 9-февралына чейин.

Бирок анын коррупцияга каршы аёосуз күрөшүсүнүн маҳовиги, ал өлгөндөн кийин да инерция менен бир-эки жыл иштеген. Андропов мамлекеттин экономикалык абалын жакшыртуу үчүн күрөштү эмгек тартибин чыңдоо боюнча кеңири масштабдуу кампания менен баштаган.

СССРдин шаарларында укук коргоо органдары тарабынан 1980-жылдардагы катуулугу калкка адаттан тыш көрүнгөн чарапарды колдонуу менен башталган. Маселен, чоң шаарларда жумуш убактысында кинотеатрларда, ири универмагдарда жана башка эл көп чогулган жерлерде милициянын рейддери жүргүзүп, анын жүрүшүндө жумуш мезгилинде жумуш ордунда жокторду аныктоо максатында документтер текшерилген. Айрым начальниктер жумуш убактысында “дүкөндердү кыңдырып” жүрүшкөн кызматкерлерине рейддер уюштурулган. Кыска мөнөт ичинде эмгек тартиби кадимкидей жолгон коюлуп, өндүрүлгөн продукциянын көлөмү кескин есken.

Ошол эле учурда резонанстуу коррупциялык иштер козголуп, мыйзамсыз кирешелерге, альшатар, спекулянттарга каршы күрөш күчтөлгөн. 1982-1986-жылдар аралыгында 839 миң коррупционер камакка алынган. Соода тармагындағы коррупцияга каршы күрөш кеңири масштабда жүргүзүлгөн. Москва шаардык аткаруу комитетинин соода башкы башкармасынын начальниги Н.П.Трегубов сот жообуна тартылган. Анын артынан Москвадагы Глазторгдун 25 жооптуу кызматкери, Москвадагы ири азық-түлүк магазиндеринин директорлору камакка алынган. КПСС Краснодар крайкомунун биринчи секретары С.Ф.Медунов, ички иштер министри Н.А.Щелоков жана анын орун басары, Л.Брежневдин күйөө баласы Ю.М.Чурбановдор сот жообуна тартылышкан.

Бүткүл союз боюнча чуулгандуу: Өзбек ССРинде “пахта мафиясы”; “Сочи-Краснодар мафиясы”; “Медуновдун иши”; “балык мафиясы” жана башкарлардын беттери ачылыш, көптөгөн кызматкерлер ар кандай мөнөткө соттолушкан. Бул кылмыштуу топтордун уюштуруучуларын “кал-калап” (“крышевать”) турушкандар: КПСС БКнын жана союздук өкмөттүн жогорку даражалуу кызматкерleri, ошондой эле союздук республикалардын партиялык жана өкмөттүк жетекчилери болушкан. Бул айсбергдин чокусу гана болгон. Бирок, партиянын жогорку жетекчилеринин көпчүлүгү тазаланганына карабастан, алар түрмөгө эмес, пенсияга жөнөтүлгөн.<sup>957</sup>

957. Борьба Андропова с коррупцией: какие были результаты [https://news.rambler.ru/other/43805380/?utm\\_content=news\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylink;https://news](https://news.rambler.ru/other/43805380/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink;https://news).

Андропов партиялык жана мамлекеттик аппаратты, анын ичинде мамлекеттик коопсуздук органдарын “тазалоо” компаниясын жургүзгөн. Ал башкарган он беш айдын ичинде жемкордукка жана ар кандай мыйзамсыз иштерге аралашкан СССРдин 18 министри алмаштырылып, КПССтин обкомдорунун 37 биринчи секретары кайра шайланышкан.<sup>958</sup>

Дагы бир мисал, Израилдин 5-премьер-министри Голда Меир<sup>959</sup> айым (1969-1974) коррупция менен күрөшүү боюнча мындай деген: “Эгерде сиз уул-кыздары кайтып келе турган өлкө кургунуз келсе, өлкөнүздөгү адамдар өргүү мезгилиnde гана чет өлкөлөргө чыга турган өлкө кургунуз келсе, келечекте коркуу сезими жок мамлекет кургунуз келсе, анда эки эле кадамды жасаңыз: Коррупцияны Мекендин саткынына, ал эми коррупционерлерди жети урпагына чейин чыккынчыларга төнөңиз... (Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров — к предате-

---

[rambler.ru/other/43805380-borba-andropova-s-korruptsiey-kakie-byli-rezulatty/](http://rambler.ru/other/43805380-borba-andropova-s-korruptsiey-kakie-byli-rezulatty/)

958. Андропов Юрий Владимирович [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9\\_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)

959. 5-й премьер-министр Израиля Голда Меир. [https://aif.ru/society/history/kak\\_golda\\_meir\\_predlagala\\_sdelat\\_lyubuyu\\_stranu\\_velykoy](https://aif.ru/society/history/kak_golda_meir_predlagala_sdelat_lyubuyu_stranu_velykoy)

лям, вплоть до седьмого колена...»<sup>960</sup> Демек, коррупционердин урпактары да калктын каргышына калгандай, чыккынчы катары, эл ичинде баш көтөрүп, жүзү жарык жүре албай турган деңгээлге жеткенде коррупция кескин кыскарат дегенди билдирет.

Мамлекетте мыйзамдуулук сакталып, темирдей тартип орнотулган өлкөдө коррупция менен көмүскө экономика кескин кыскарып, мамлекеттин ар тарааптуу өнүгүүсүнө көцири шарттар түзүлөрү мыйзам ченемдүү көрүнүп.

Ал эми “ат көрбөгөн минип өлтүрөт...” – сыңары, мамлекетти башкаруунун жана бийликтин күнгөй-тескей сырларын теориялык жактан да, практикалык жактан да көрбөгөн, жөнөл ойлуу, зайдыбынын акылы менен жашаганга көнгөн президент республиканын өзгөчөлүгүн эске албай, Батыштан жөнөтүлгөн чет өлкөлүк көнешчилердин акылы менен революциялык реформаларды баштаган. Республика, иш жүзүндө, кыска мөөнөт ичинде, горбачевдүк “кайра куруу” жолу менен социалистик пландуу экономикадан, рыноктук экономикага секирик жасоо менен өтүүгө өлкөнүн өндүрушү да, калктын да даярдыгы жок болгон.

Саясий жана социалдык-экономикалак ар кандай реформаларды жургүзүүдө терең анализденбөген, алабармандык чечимдер мамлекетти тунгуюкка алып баарын, ачык, бетке айтып, президентти өз мезгилинде токтото турган, журт ичинде

---

960. 5-й премьер-министр Израиля Голда Меир. [https://aif.ru/society/history/kak\\_golda\\_meir\\_predlagala\\_sdelat\\_lyubuyu\\_stranu\\_velykoy](https://aif.ru/society/history/kak_golda_meir_predlagala_sdelat_lyubuyu_stranu_velykoy)

кадыры сиңген, Бакайдай бир аксакал қалың кыргыз жүртчулугунан чыкканга жарабаганы албетте, арман эмей эмне.

Акаевдик башкаруу “аттанганда эле ээрge кыйышык отурганын”, бийликтин жүргүзүп жаткан реформалары туура эмес экенин, өз мезгилинде Советтик Кыргызстандын эки жетекчиси Т.Усубалиев менен А.Масалиев оппозициялык маанайда сын-пикирлерин айтышкан. Совет доорунда жана эки партbosстун жетекчилиги астында курулган жана иштеп жаткан эл чарбасындагы завод-фабрикалар, колхоз-совхоздор жана турмуш-тиричилик объектилерин Эгемендүүлүктүн шылтоосу менен “өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем” сыңары, “шок терапиясын” уюштуруу менен өлкөнүн, өндүрүшүн, айыл чарбасын акаевдик бийлик кыйратыш жатканы, албетте, алардын ақылына сыйбаган иш болуп, аларга жаккан эмес.

Бирок, Акаев Кыргызстан Компартиясынын БКнын мурдагы эки бириңчи секретарларынын айткан сындарынан кутулуу максатында, алардын “тилин” табууга ар кандай жолдор менен аракеттер жасаган. Саясат таануучу жана Борбордук Азия боюнча россиялык эксперт А.Дубновго берген интервьюсунда А.Акаев: “Билесизби, бириңчиден, легендарлуу парламент менин президент кылыш шайлаган. Мен парламент менен абдан абийирдүүлүктө, ийкемдүү иштештим. Дээрлик күн сайын эртең менен парламентке келип отуруп, бардык суроолорго жооп берчүмүн. Парламентте төңкөрүш жана башка нерселер болуп кетпеши үчүн ынтымакты сактоо менин башкы милдетим деп эсептечимин. Эмне учун? Анткени, эсиңизде болсо,

парламентте “эки” мурдагы генсектер отурушкан: [Турдакун] Усубалиев жана [Абсамат] Масалиев. Бардык депутаттар алардын тарбиялануучулары болчу. Элестете аласызы? Масалиев мени таптакыр кабыл алган жок, ал мени кокусунан келген адам, мени кетириш керек деп эсептеген. Усубалиев салкын мамиледе болгон. Бирок мен эмне кылдым? Мен өткөн заманга жана жеке бул эки аксакалга таш ыргытканга (сындалганга) эч кимге уруксат берген жокмун. Аларга дачаларын кайтарыш берип, экеене төң машина бердим. Масалиев мени өмүр бою, көзү өткөнчө сыннады, ал эми менин кунт коюп, жасаган мамилемден улам Усубалиевдин пикири езгердү. Анын же 80 жылдыгын, же 90 жылдык маарекесин белгилешкенде мен ага Кыргыз Республикасынын Баатыры наамын тапшырдым, ал ыраазы болду. Чындыгында бул наамга ал киши татыктуу болчу” – деген.<sup>961</sup>

Акаевдин баш аламан жүргүзгөн “шок терапиялык” реформаларына дайыма оппозициялык маанайда каршы болгон А.Масалиев эле эмес, кошуна өлкөлөрдүн жетекчилери да каршы пикирин билдиришкенин Акаевдин өзү эскерүү менен: “Ал эми, эки кошунам (Каримов менен Назарбаев) мага: “Уккунчу, сен эмне кылыш жатасың? Сен өкүмгө өзүң кол койдун, күзүндө

961. Дубнов А. Почему распался СССР. Вспоминают руководители союзных республик / Аркадий Дубнов. — Москва: Индивидуум, 2019. — 304 с.: ил. <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/545496?format=read>; Борис Николаевич сказал: „Аскар, нам рано успокаиваться“ [https://prozhito.org/memories?diaries=\[6432\]&offset=0](https://prozhito.org/memories?diaries=[6432]&offset=0)

колунду жайып басып кетесин. Карьеранды бүттү деп эсепте”, – деп айтышкан, деген.<sup>962</sup>

Кошуна өлкөлөрдүн жетекчилери Кыргызстандагы коррупциялык жол менен тездик темпте жүргүзүлүп жаткан “кайра куруу” реформаларын тыңчсыздануу менен анализдеп, байкоо жүргүзүп турушканын жана Кыргызстандагы “демократиянын” жугуштуу шамалы алар жетектеген өлкөлөргө да таасирин тийгизгендиктен алардын кайрылуусун Акаев интервьюсунда мындайча эскерет: “Күндөрдүн бириnde Нурсултан Абишевич (Назарбаев. – Ред.) мага телефон чалыш: “Эй, демократ, сен үйүндө демократияны жасагын, уктуңбу! Эмне үчүн бизди аралаштырасың? Көрдүңбү, сенин басылмаңдардан чыккан газетаңар эмнелерди басканың, мага карата ушундай сыңдарды алыш келишити!”. Ушундай эле пикирди Ислам Абдуганиевич (Каримов. – Ред.) да айткан. Ошентип, ушундай катачылыктар болгон...”, – деп эскерген Акаев.<sup>963</sup>

Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондун алгачкы жылдарында акаевдик бийлик мамлекеттин экономикалык – өндүрүштүк структурасын жана калктын менталдык өзгөчөлүктөрүн терең

962. Дубнов А. Почему распался СССР. Вспоминают руководители союзных республик / Аркадий Дубнов. — Москва: Индивидуум, 2019. — 304 с.: ил. <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/545496?format=read>; Борис Николаевич сказал: „Аскар, нам рано успокаиваться“ [https://prozhito.org/memories?diaries=\[6432\]&offset=0](https://prozhito.org/memories?diaries=[6432]&offset=0)

963. Аскар Акаев: Я сделал ошибку, разрешив Freedom House создать типографию 25 июня 2022 15:32.[https://www.vb.kg/doc/419738\\_askar\\_akaev\\_ia\\_sdela\\_oshibky\\_razreshiv\\_freedom\\_house\\_sozdat\\_tipografiu.html](https://www.vb.kg/doc/419738_askar_akaev_ia_sdela_oshibky_razreshiv_freedom_house_sozdat_tipografiu.html)

изилдебей туруп, эл аралык “консультанттардын “акылына” жетеленип, донорлордун карызга берген каражатына калыптанып калган социалисттик экономиканы тобокелчиликке салып, тез либералдаштыруунун жана менчиктештирүүнүн “шок терапиясын” ишке ашырууга аракеттенген.

СССР урап, бирдиктүү экономикалык байланыштар үзүлүп, республиkanын эл чарба, илим, билим жана маданият тармактары, айрыкча өнөр жай өндүрүштөрү кризисттик оор абалга кептелген. Экономиканын кыр аркасы эсептелген заводдор менен фабрикалар PESAC деп аталган программасына жана акаевдик “прихваттарштырууга” кабылып, биринен сала, бири банкротко кабылышкан. PESAC – бул мамлекетке таандык ири, бирок рентабелдүү эмес деп эсептелген ишканаларды кайра уюштуруу жана жок кылуу программысы болгон.

Программа 1993-1996-жылдары Кыргызстанда Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып ишке ашырылган. PESAC программасынын алкагында 1993-1996-жылдары Кыргызстандын 36 ири ишканасы рентабелдүү эмес, чыгашалуу деп табылган. Кыргызстандагы миндеген жумушчулар иштеген эң ири – Ленин атындагы, Фрунзе атындагы заводдор, Камволдук-нооту комбинаты, “Октябрдын 40 жылдыгы”, “ВЛКСМ” жана башка бир нече фабрикалар “банкроттукка” кабылган.<sup>964</sup> Программанын ишке ашырылыши менен миндеген адамдар жумушсуз

964. Караева А. 13 марта 201. Программы, разгромившие экономику Кыргызстана. Газета «ПолитКлиника» №5 от 12.03.2015/стр. 6. [https://www.gezitter.org/economics/38063\\_programmyi razgromivshie ekonomiku kyrgyzstana/](https://www.gezitter.org/economics/38063_programmyi razgromivshie ekonomiku kyrgyzstana/)

калышып, бардык ишканалар токтоپ, акыры алардын баары талкаланып, станоктору жана темир тезектери, металлолом катары Кытайга сатылып, жок кылышкан.

Мурдагы КРнын вице-премьер-министри Б.Мамбетов: "...Муну мен Кыргызстандын экономикасына каршы атайын жасалган кылмыш деп эсептейм. Менин билишимче, бул программанын негизинде 100 миллион доллар белүнгөн. Жыйынтыгында ал акчадан сөз да, дем да жок, бир кезде дүркүрөп турган ишканалар да биротоло талкаланып, жок кылышкан. Бардык мамлекеттик завод-фабрикалар тиешелүү инвесторлордун колуна еткөн жок, бирок кандайдыр бир жол менен талкаланып, етө арзан баада сатуучулардын колуна еткөн. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң негизги кечиримсиз кемчилик", – деп эскерген.<sup>965</sup>

Акаевдин тездетилген рыноктук экономикага "шок терапиясын" колдонуу методу менен етүүдөгү жасаган аракетине парламенттеги үркөрдөй болгон оппозициялык маанайдагы депутаттар объективдүү аргументтер менен каршы турушкан. Бирок бийлик алардын үнүн угуу мындай турсун, оппозициянын лидерлерин карателдик органдардын жардамы менен жазалоо компаниясы күчтүлүп, союз мезгилинде республиканын ири өндүрүш тармактарын жетекшешкен жетекчилерге "кызыл директорлор" деген ярлык менен куугунтукка алынган.

965. Караева А. 13 марта 201. Программы, разгромившие экономику Кыргызстана. Газета «ПолитКлиника» №5 от 12.03.2015/стр. 6. <https://www.gezitter.org/economics/38063programmyi/razgromivshie-ekonomiku-kyrgyzstana/>

Республиканын ири завод-фабрикаларын "жандандыруу" үчүн PESAC программасына киргизүү мезгилинде Өнер жай министрлигинде 160тан ашуун киши эмгектенишкен. Бирок алардын бири да келечек тарых үчүн, жок дегенде бир кичкинекей заводду сактап калууга аракет жасашкан эмес, – деп жазат Б.Мамбетов өзүнүн "Бул кандайча болгон" ("Как это случилось") аттуу көлөмдүү эмгегинде.<sup>966</sup>

Бардык ишканалардын жок болуп кетиши жөнүндө министрликтин мурдагы жетекчилери менен сүйлөшкөндө, мен алардын эч кимиси азыр да бул жөнүндө кымындей да өзүн күнөлүү сөзбей тургандыгына ынандым. Ал эми өндүрүштүн толук талкаланышына түздөн-түз күнөө так ушул жетекчилерде болгон. Ошол кездеги президент Акаев аларга эң көп ишенич арткан,<sup>967</sup> – деп айткан Мамбетов. Кыргыз интеллигенциясынын ошол кездеги чыгаан аттуу, баштуулары завод-фабриканын талкаланыш жатканын көрүп, билип турса да "бул мага тиешеси жок" деген принцип менен кайдыгер жашаганга көнүшкөнү, албетте, етө өкүнүчтүү.

Тилекке каршы, ПЕСАК программасы менен приватизация саясаты республиканын өндүрүш тармагын жана экономикасын мыкты билген чарбакер деп эсептөлгөн екмөт башчы А.Жумагуловдун колу менен ишке ашырылган. Натыйжада Апас Жумагуловго кыйыр түрдө "башкы ликвидатор" деген жарлык тагылганын маалымат каражаттары кабарлап чыгышкан. Апас Жумагулов да А.Акаевдин башкаркуу режимине каршы тура алган эмес, бул

966. Мамбетов Базарбай. Как это случилось. – Б.: Турап, 2019. – С. 37.

967. Мамбетов Базарбай. Как это случилось. – Б.: Турап, 2019. – С. 38.

аини бөгизги күнөөлорунун бири болуп калды, – деп жазган “Полит Клиника” газетасы.<sup>968</sup>

Калышташып калған социалистик плаандуу экономиканы жана иштөөнүүн баш-аламан экономикага откоруудо Акаев “рыноктук экономикага отүүнүү төздөтилгөн курсун” жарыялган, “шок терапияны” колдонуу менен жүргүзүлгөн реформаны колдооп, кубаттан чыгышкан күчтор басымдуулук кылган.

Акаевдик башкаруудан тартын президенттердин жүргүзүшкөн саясий, социалдык-экономикалык саясаттарының ак, карасы анализаңбай, массалык маалымат каражаттарында жөртө, сууга тийгизбөй көкөлөтө мактап, колдооп чыгышкан “дожурный” “ак шакал, көк шакал” көпоматчы топтордун катары осун чыккан.

Президент Бийликтө түрганды “оозу кыйышык болсо да, байдын баласы сүйлөсүн” сыйбары, анын туура да, туура эмес да жүргүзгөн саястын айга күнгө төңөгөн, мактоо компанийсы наадимки салтка айланган.

Ал эми президент кызматтап котконино улгурбай жатып, анын “оту менен кирип, күлү менен чыгып” жүрүшкөн, үаонгүлөп соратниктери биринчилөрден болушуп, нарадоо компанийсын баштапкан. Мындай оки жаңадүүлүк, коомтоо жыт корунуш Кыргызстандын 33 жылдык тарыхында бардык президенттердин башкаруу меңгилдеринде жайланып келе жатат.



<sup>968</sup> Карапса А. 10 марта 2011. Программы, разгромившие экономику Кыргызстана. Газета «ПолитКлиника» №6 от 12.03.2011/стр. 6. [http://www.gezitter.org/economics/38069\\_programmy\\_razgromivshie\\_ekonomiku\\_kyrgyzstanu/](http://www.gezitter.org/economics/38069_programmy_razgromivshie_ekonomiku_kyrgyzstanu/)

## ЖАКЫРЧЫЛЫК. ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫ

Акаевдин төздөтилгөн экономикалык саясатында мамлекеттик ишкәналарды приваттандыруу жана роструктуризациялоо, соода жана валюта режимдерин, финансы институттарын реформалоону камтыган коцири реформалар жүргүзүлгөн. Төздөтилгөн бул озгоруулордун эфектиси торс паттайжасын бортон: торт жылдын ичинде (1992-жылдан 1996-жылга чейин) ИДП 60 паймага жакын томондогон, жумушчуадук көсөн, жумушчуулардын омтоо акыны томондогон. Жакырчылыштын масштабы күп санап көсөн. Экономиканы тармаастык структурасы олуттуу озгоруулорго учураган. Ошор жайдын салыштырма салмагы кескин кылкартылып, айыл чарбасынын үлүпү көсөн.

Экономикалык осунтуу кайра жаңадырууга жасалган бийликтин аракеттери жакырчылыштын деңгээлини ого бетер тереңдөткөн. Чындыгында, жакырчылыштын осүүсү 2000-жылга чейин басаңдаган эмес. Ошол эле мөгүлдө кирешмелердин төсөнөдиги 1900-жылдары кескин оскөндүгү байкалган.

1900-жылдары болуп откөн трансформациялык процесстер калыткан кирешмелеринин озгорушун альп келип, оң кейинитүү кесенеттерге кабыл

тыш, юбом ич ара бай жана кедей болуп бөлүнүшүнө алыш келген.

Республикадагы етө, төмөнкү деңгээлдеги жакырчылык эмгекке жарамсыз кары-картаңдарга, майыптарга жана балдарга эле эмес, калктын эмгекке жарамдуу бөлүгүнө да кенири жайылтылган.

Эл чарба тармактарындагы өндүрүштөрдүн дәэрлик бардыгы акаевдик экономикалык “кайра курууга” байланыштуу толук кандуу иштеген эмес. Завод-фабрикалар биринен сала бири банкрот болгон. Республикада жумушсуздук массалык түргө айланган. Жалаң айлык маяна менен жашаганга көнгөн республиканын басымдуу көпчүлүк калкы айлап, жылдап эмгек акы алуусу үзгүлгүкө учуралган. Ишканалардын финансыйлык абалы кескин оордошконуна байланыштуу жумушчулар айлык акы үчүн өндүрүлгөн товарлардан натуралай түрдө алууга аргасыз болушкан. Мамлекеттик кызматкерлердин, айрыкча социалдык тармактарда иштешкендердин маянасынын аздыгына жана убагында берилбегенине байланыштуу кызматын таштап кетүүгө аргасыз болушкан.

Акаевдин түшүнде экономикалык реформа боюнча мамлекеттик комиссияда иштеген, экономика илимдеринин доктору Асылбек Аюпов мындай деп эскерет: “[Акаев] “шок терапиясын” уюштуруп өндүрүштү, айыл чарбасын талкалады. Бул ымыркайды сууга ыргытканга барабар: сүзүп чыкса жашап кетет. Бизде сууга ыргытылган наристе чөгүп кеткени анык болгон. Биздин калкыбыз билим жагынан да, менталитет жагынан да даяр эмес болчу. Уурдоо, сатуу, мыйзамсыз бизнес менен

алектенүү оцой болгон. Ал жерден баңгизат сатуучулар, өз капиталдарын түптөшкөн криминалдык авторитеттер есүп чыгышкан”, – деген.<sup>969</sup>

Ал эми тарыхчы Бакыт Саипбаев мамлекеттик жана коомдук мүлкөрдү менчиктештириүү жумушсуздук менен жакырчылыкка алыш келгенин, анын натыйжасында республикада коррупция менен мафиянын таасири күчегөнүн кошумчалайт. Анын айттымында, ал күндөрү Аскар Акаевдин жакын санаалаштары гана жакшы жашашкан. Саипбаев: “Акаевдин түшүнде күксиге отурганбыз, ачкачылык болгон. Албетте, КМШнын бардык өлкөлөрүндө калк жашоо үчүн ар кандай базарларды кыдышып жүргөн мезгил болгон. Бирок биз бил мезгилди башка өлкөлөргө Караганда башыбыздан начар еткөрдүк. Аскар Акаевичтин түшүнде бактылуу адамдар аз болчу. Анын үйбүлөсү менен жакын санаалаштары гана бактылуу болушкан”, – деп жыйынтыктаган.<sup>970</sup>

Кыргызстандын социалдык структурасы эки полярдык уюлду – мурдагы советтик, партиялык номенклатуранын өкулдөрүнөн, мамлекеттик түзүлүштүн жаңы чиновниктеринен, мамлекеттик мүлкүтү “ээлеп алуунун” эсебинен байыган бай адамдардын чакан тобу менен эгемендүүлүктүн ыңгайлуу шартында есүп чыгышкан чыныгы ишкерлер-

969. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

970. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

дин анча-мынча тобунан, ал эмий экинчи шолядык уюлду жакырлардын басымдуу көпчүлүгүн түзгөн чыгармачыл (жазуучу, көркөм өнер жана театран) тармактарында эмгектенишкендерден жана илимий, педагогикалык, медициналык интеллигенциянын, мурдагы өнер жай кызматкерлери, колхозчулар менен дыйкандардын катарларынан түзүлгөн.

Эгерде дүйнөлүк практикада жакырчылыктын чеги минималдуу керектөө бюджетинин өлчөмү деп эсептөлөрин эске алсак, анда Кыргыз Республикасында жакырчылык проблемасы кецири тараплан жана туруктуу бойдон калууда. 1999-жылы калктын 55,3%дан ашыгы жакырлар катеториясына киргөн, анын үчтөн бир белгү өтө жакырчылыкта жашаган.

1999-жылдын акырына карата жакырчылыктын чегинин расмий эсептөөлөрү 1097,1 сомду түзгөн. 1990-жылга салыштырганда 1999-жылдын акырына карата минималдуу керектөө корзинасынын деңгээли дээрлик 1100 эссе ёскөн.<sup>971</sup>

1991-1995-жылдары экономика рецессияда болгон, ал эми өндүрүштүн төмөндөшү жылына орточо 9,5%ды түздү, бул ИДПнын 1990-жылдагы деңгээлинен 50%га кумулятивдүү кыскарышына алыш келген. Экономикалык өсүш 1996-жылы гана жандана баштаган, бирок туруктуу болгон эмес, 1998-1999 жана 2002-жылдары өсүү темпи төмөн

971. БЕДНОСТЬ: МАСШТАБЫ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ А.О.ОРОЗБАЕВА, д.э.н., профессор; Д.Ы. ШАМЫРКАНОВА. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575271>

болжон.<sup>972</sup> Экономикадагы кейгейлөр калк арасында жакырчылыктын эбөгөйсиз чоң масштабына алыш келген. Жакырчылыктын деңгээли 1996-жылы 43,5%, 1999-жылы 55,3% жана 2000-жылы 62,5% жеткен.<sup>973</sup>

Кыргыстандагы жакырчылык боюнча биринчи изилдөөнү Дүйнөлүк банк 1993-жылы жүргүзгөн. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети “Жакырчылыктын мониторинги” компонентин ишке ашырууга кириши, анын алкагында төрт изилдөө жүргүзүлгөн (1996-ж. жаз жана күз, 1997-жылдын күзүндө жана 1998-ж.). Изилдөө жакырчылыктын деңгээли боюнча үй-бүлөлөрдү классификациялоо үчүн зарыл болгон үй чарбаларынын керектөө маалыматтарын (жалпы республика боюнча иш менен камсыз болуу, эмгек акы жана киреше, социалдык чыгымдар, тамактануу, ден соолук, үй-бүлөнү пландаштыруу, билим берүү, турал жай шарттарынын көрсөткүчтөрү) чогултуп, жакырчылыкты талдоо жана анын себептерин аныктоо үчүн маалымат базасын түзүү болгон.<sup>974</sup>

972. World Bank (2003), Кыргыз Республика: Enhancing Pro-Poor Growth; Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.22. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms\\_306630.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_306630.pdf)

973. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.24. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms\\_306630.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_306630.pdf)

974. БЕДНОСТЬ: МАСШТАБЫ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ А.О.ОРОЗБАЕВА, д.э.н., профессор; Д.Ы. ШАМЫРКАНОВА. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575271>

1992-1993-жылдардагы гиперинфляция калктын жашоо деңгээлинин начарлоо процессин кескин түрдө тездеткен. 1997-жылы экономиканын калыбына келе баштаганына карабастан, жакырчылыктын деңгээли жогору бойдон калган.

Республиканын калкынын жашоо деңгээли жөнүндө толук жана анык маалымат алуу үчүн Улуттук статистикалык комитет 1996-1999-жылдары үй чарбаларына көп максаттуу тандалма изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Республиканын бардык калкы камсыз болуу деңгээли боюнча уч топко белүнгөн: етө жакырчылыкта, жакырчылыкта жашагандар жана жакыр болуп саналбагандар.

**1996 – 1999-жылдары Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли<sup>975</sup>**

	1996	1997	1998	1999
Жакыр эместер	48,1	49	45,1	44,7
Жакырлар	51,9	51	54,9	55,3
Өтө жакырлар	19,1	14,8	23,0	23,3

Таблицадагы маалыматтар тастыктагандай, 1996 – 1999-жылдары республикада жакыр калктын катары ескөн. Жакыр калктын үлүшү 1996-жылдагы 51,9%дан 1999-жылы 55,3%га, 2000-жылы 62,5%га чейин ескөн. Республикадагы жакырчылыктын көбөйүсү айыл-кыштактарда жашаган калктын эсебинен болгон. Республикадагы бардык

975. БЕДНОСТЬ: МАСШТАБЫ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ А.О.ОРОЗБАЕВА, д.э.н., профессор; Д.Ы. ШАМЫРКАНОВА. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575271>

жакыр жашашкан калктын 80%ы айыл жерлеринде жашашкан. Бирок шаардык жакырлардын катары да өсүп баратканы байкалган. Алсак, 1998-жылы өткөн жылга салыштырмалуу өлкөнүн шаарларында жакырчылыктын деңгээли эки эсеге ескөнү белгиленген.<sup>976</sup>

Жакырчылыктын деңгээли ар кайсы областтарда ар кандай болгон. Жакырчылыктын эң жогорку деңгээли 77,8% менен Баткен облсты, андан кийин 66,3% менен Нарын, Ош – 57%; Ысык-Кел – 54,1; Талас – 51,3; Жалал-Абад – 50,1; Чүй – 21,6 жана Бишкек – 16,5%ды түзгөн. Баткен облстында жакырчылыктын деңгээли 2004-жылы республикалык ортоочо көрсөткүчтөн 69%га жогору болгон. Эң аз жакыр аймактарга Бишкек шаары менен Чүй облсты кирген, аларда кызмат көрсөтүү сектору өнүккөн жана эгин айдоо аянты салыштырмалуу чоң.<sup>977</sup>

1996-1999-жылдардагы кооптуу тенденция бил жылдары етө теменкү жакырчылыкта жашаган калктын саны ескөн. 1996-жылы кедейлердин жалпы санынын ичинен 19,1% эң теменкү жакырчылыктын чегинде жашашкандар болсо, бул көрсөткүч 1999-жылы 23,3%га ескөн. Айыл жеринде жашашкан етө жакыр адамдардын үлүшү 1996-жылдагы 23,3%дан 1999-жылы 25,6%га чейин ескөн. Өтө критикалык чекке жеткен жакыр калктын жогорку пайызы Талас облстында, ал эми жакырлар Жалал-Абад облстында белгиленген.

976. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.26.

977. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.28.

Айыл тургундарының арасындагы жакырчылыктын көрсөткүчү Ысык-Көл областында 46,1% дан Жалал-Абад облусунда 80% га чейин болгон.<sup>978</sup>

Шок либералдаштыруу башталганга чейин кедейлер негизинен, көп балалуу үй-бүлөлөр болгон. 1992 – 1999-жылдар ичинде жакырлардын катарын жумушсуздар менен эмгекке жарамсыз үй-бүлөлөр, интеллигенциянын орто катмарлары кошуулган.

2003 жана 2004-жылдар үчүн сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн паритетинде жакырчылыктын деңгээли төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн. (АКШ доллары менен).<sup>979</sup>

*Эл аралык жакырчылык чегинин ар кандай маанилери боюнча жакырчылыктын деңгээли, 2003 – 2004-жыл. (% менен)*

	2003	2004
\$ 1.075 бир күнгө киши башына	3,1	3,4
\$ 2.15 бир күнгө киши башына	40,1	31,3
\$ 4.3 бир күнгө киши башына	81,2	76,1

Таблицадан көрүнүп тургандай, үй-бүлөлүк кирешенин салыштырмалуу көлемү бир күндө 1 АКШ долларынан аз акчага жашайт, бирок

978. Орозбаева, А. "БЕДНОСТЬ: МАСШТАБЫ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ". Журн.: Реформа (Reforma) 2001 № 3. С. 8-11

979. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

алардын үлүшү 2003-жылдан 2004-жылга чейин бир аз өскөн. Ал эми жакырчылыктын чеги 2 доллар карата 2003-2004-жылдарда жакырчылыктын көлемү дээрлик 9%га төмөндөгөн. Жакырчылыктын төмөндөсүнүн негизги себеби эмгек мигранттардын банк аркылуу жөнөтүлгөн каражаттарынын эсебинен болгон. Улуттук жана эл аралык жакырчылыктын чегине карата Кыргыз Республикасы жакырчылыкты кыскартууда олуттуу прогресске жетишкен, бирок экономикалык өсүштүн натыйжаларын адилет бөлүштүрүү маселеси дале актуалдуу бойдон калган.

2000-жылдарды кыргызстандыктардын эмгек миграциясынын туу чокусу деп атоого болот: 400 миң адам елкөдөн, негизинен Россияга, тейлөө жана курулуш тармагында иштөө үчүн жумуш изде, өлкөдөн чыгып кеткен. Мигранттардын акча которууларынын аркасында елкөдө жакырчылык кыскара баштаган, бирок кыргызстандыктардын дээрлик жарымы күнүнө 1,9 долларга жетпеген акчага жашоосун уланткан. Эмгек миграциясынын өсүү темпи өзгөчө елкөнүн калкы жыш жайгашкан түштүк аймактарында массалык түргө айланган. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө жумушсуздуктун деңгээли 90-жылдардан бери тынымсыз өсүүдө: эгерде 1992-жылы официалдуу маалымат боюнча 1,8 миң адам жумушсуз деп эсептелсе, 2004-жылга карата бул көрсөткүч 58 миңге жеткен.<sup>980</sup>

980. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

Иш менен камсыз кылуу жана әмгек рыногу. СССР мезгилинде мамлекетте социалистик пландуу экономика менен өлкөдө жумушсуздук деген түшүнүк, иш жүзүндө, калк ичинде жок болгон. Бул негизинен суроо-талапка ылайык жетиштуү сандагы жумуш орундарын камсыз кылган экономиканы өнүктүрүүнүн экстенсивдүү методдору менен шартталган. Албетте, бир жумуштан экинчи жерге кечкөндө убактылуу жумушсуздук пайда болгон, ал кыска мөөнөттүү болгон. Аракеттер, наркоман-нашакорлор жана ар кандай шылтоолор менен иштегиси келбекендөр үч айдан ашык кызматка орношуудан баш таркандар, соттун чечими менен туруктуу жашаган жеринен орун которуп, коомдук иштерге мажбурлап тартылган.

Өткөн кылымдын 90-жылдарынын башынан тартыш мурдагы Советтер Союзунун составына киргөн өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан да пландуу экономикадан жаңы, рынок принциптерине негизделген экономикалык системаны түзүүгө бет алган. “Жумушсуздук” деген категория да так ушул жылдардан баштап официалдуу таанылган. 1991-жылдан тартып менчиктештирилген ишканалардын жаңы кожоюндары ашыкча жумушчу күчтөрүн жок кылуу процесси башталган. Натыйжада жумуш орундарынын саны акырындык менен кыскарган.

СССР мезгилинде көпчүлүк адамдар үчүн әмгек акы жалгыз киреше булагы болгон. Демек, жумуштан айрылуу же аны жоготуу коркунучу адамдардын жашоосундагы олуттуу көйгөй болуп саналган. Жалпысынан алганда, бул жашоонун материалдык деңгээлинин төмөндөшүнө эле эмес, ошондой эле өзүнө ишенбөөчүлүк жана ал тургай,

өзүн төмөн сезүү сезимине алыш келиши мүмкүн. Тилекке каршы, борбордоштурулган пландуу экономикадан рынок экономикасына өтүү сезсүз түрдө жумушсуздуктун пайда болушуна жана анын өсүшүнө алыш келет. Мунун көптөгөн себептери бар – ишкананын жабыльшы же аны кайра курууга байланыштуу жумуш орундардын жоюлушу ж.б. Жумушсуздардын белгилүү бир бөлүгүн, көбүнчө оор өткөөл мезгилдин реалдуулуктары менен байланышкан жеке психологиялык драмадан улам иштөөну каалабагандар түзгөн.

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарын журналист Влад Ушаков мындайча эскерет: “90-жылдары үрэй учурган башаламандык болуп, баары урай баштады. Адамдар өмүр бою бир жерде иштешип, анан эле бардык заводдор тездик менен банкрот болду. Кечээги, бардык кесипкөй адистер жана илимпоздор бизнеске бет алышты, баары бир нерсени соодалоого аракет кылышты. Мындай башаламандыкка миллиондогон үй-бүлөлөр кабылды. Кимдир биреөлөр четке кетүүгө аргасыз болсо, кээ бири иш чейресүн кескин өзгөртүүгө мажбур болду. Кээ бирин үмүтсүздүк бийлөп, баарына кол шилтеп, ичкиликтөө берилди. Көптөгөн трагедиялуу окуялар болгон” – дейт.<sup>981</sup>

Ошол эле учурда айласы кеткен кыргыз бийлиги башка, кошуна өлкөлөр менен болгон чек арасын ачууга мажбур болгон. Жумушсуздук көпчүлүк калкты өлбестүн күнүн көрүү үчүн жайма

981. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

базарларга чыгарды. Натыйжада жумуш менен камсыз болгон калктын жаңы катмарын – чөлнөкторду пайда кылды.

Айрым эксперттердин пикири боюнча, өлкөнү экономикалык жана социалдык кыйроодон так ушул чөлнөктөр менен жайма базарда соода кылышкандар сактап калган.

“Акаевдин түшүнүүдөн адамдар өз алдынча жашаганга көнүшүп, жайма базардын арты менен биринчи чөлнөктөр пайда болгон. Адамдар Туркиядан жана Кытайдан товар сатып алыш келип, бул жерде сата баштапкан, анткени базар бош болгон. Жада калса чайнаңгандын резина сагызын Туркиядан алыш келишкен, башкасын айтпаганда сагыз да бул жерде жок болгон” – деп эскерет фотограф И.Сыдыков.<sup>982</sup>


90-жылдары Бишкектин четинде “Дордой” базары жаңыдан пайда болуп, ал базарда Кытайдан келген товарлар республиканын булуң-бурчтарына жөнөтүлүп эле эмес, Казакстан, Россия жана Өзбекстандын базарларына товарларды жөнөтүүчү Орто Азиядагы эң ири өткөөл (перевалочный) базага айланган. Кийинчөрөк “Дордой” Борбор Азиядагы эң чоң кийим-кече базарына айланыш, күн сайын 150 000ге чейин адамды жумуш менен камсыз кылган.

Жаңы экономикалык системага өтүү мезгилиндеги (1991-2004-жж.) калктын иш менен камсыз болуу абалы кескин өзгөргөн. 1991-жылдан тартыш

982. Эркебаева Айдай. Кыргызстан 9 августа 2021, 15:11. Интеллигент из 90-х. Как жилось в Кыргызстане при Аскаре Акаеве, и почему его время вспоминают с ностальгией. <https://mediazona.ca/article/2021/08/09/akaev>

мөнчкитеширилген ишканалардын жаңы ээлери ашыкча жумушчу күчүн чыгара баштапшып, жумуш орундарынын саны акырындык менен кыскартылган. Өткөөл мезгилдин кыйынчылыктарына жооп катары мамлекет мамлекеттик мекемелердин штаттык санын, ошондой эле социалдык кызматкерлерди кыскартууга аргасыз болгон, бул массалык кыскартууларга алыш келген. Ишканаларда, уюмдарда жана Мекемелерде иштепкен кызматкерлеринин саны 1991-жылдан 2004-жылга чейин 1440 миң адамдан 554,6 миң адамга чейин кыскартылган, бул 61,5%га кыскартууга барабар болгон (Таблицаны кара).<sup>983</sup>

*Ишканаларда, уюмдарда жана мекемелерде иштегендөрдин саны, 1991-2004-жж.*



*Булак: Улуттук статистика комитети, эмгек ресурстарынын балансын баалоо*

Өткөөл мезгилдин башталышында мамлекеттик органдар биринчи жолу жумушсуздардын

983. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.30. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms\\_306630.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_306630.pdf)

санын өсепкө ала башташкан. Жумушсуздуктун деңгээли жумушсуздуктун жалпы жумушчу күчүнө карата пайзы катары аныкталган.

Жумушсуздук – бул жөн эле жумуштун жоктугу эмес – деп жазат профессор К.Абдыаликов. Андан ары ал: “Бул калкка жана коомго тескери таасирин тийгизүүчү социалдык катастрофаларга алып келет. Мындай көрүнүш калктын турмушун экономикалык, социалдык жана психологиялык кыйынчылыкка дуушар кылат. Жумушсуздукка кабылганда элдин жашоонун орто мөөнөттүк деңгээлине, ден соолугуна, жаштын узарышына, өлүмгө жана ичимдике берилишине түз таасирин тийгизе турганын психологдор тарабынан далилденген.

Мындан тышкary, үй-бүлөлүк кирешеси кыскарат, адам өзүн- өзү сыйлабай калат, нерв системасынын начарлашынын негизинде ар түрдүү ооруга чалдыгат, эртеңки күнгө ишеним жоголот. Адам жашаш үчүн күрөшүн токтото баштайт, б.а. ал жашоонун кызыкчылыгын, маңызын жоготот. Көп адамдар өзүнүн баркы, журуш-турушу иштеген иши менен байланыштуу. Ошондуктан, адамрынгунда керексиз экенин билгендөн кийин ал оор психологиялык каатчылыкка жана депрессияга кабыл болот. Депрессия болсо адамдын ишмердигине, квалификациясынын жоголушунан, өзүн- өзү сыйла-башына, моралдык туруктуулугунун кетишине, коомдук жана саясаттык тартипсиздикке алып келет. Жумушу жок адамдар аз акы төлөнүүчү, кызыксыз, оор жана керексиз иштерге, жашаган жери же иштеген иши боюнча административдик жол аркылуу иштешет. Мындай учурда жабык же ачык жумушсуздук пайда болот.

Жумушсуз адам, ишке кабыл алынып иштей баштаганды анын эмгек өндүрүмдүүлүгү жарым жыл ичинде гана туруктуу 492 нормага келет. Бул мезгилдин ичинде бул иштеген адам бирдей эле эмгек шартында иштеп жаткан жумушчуларга караганда толук жыйынтыктуу өндүрүштүк продукция бере албайт. Коомдо толук өндүрүлбөй калган продукциянын негизинде суроо-талаптар кыскара баштайт, кирешелердин төмөндөшүнүн негизинде каражат топтоо азайып, инвестициянын кыскарышина алып келет дагы түздөн-түз экономиканын есүшүнө тескери таасирин тийгизет. Эң негизгиси, экономикалык ресурстардын толук пайдаланылбай калышы, өндүрүлбөй калган продукция, өлкөнүн өндүрүштүк потенциалын кайрылгыс жоготууларга алып келет.

Ошондуктан эмгек рыногунда эффективдүү жумуш ордун камсыз кылуу учун чектөө механизмин киргизүү зарыл. Бул болсо жумушчу күчтөрдүн эффективдүү пайдалануунун негизинде улуттук экономиканын есүшүнө жана мекеменин пайда берүүчү ишмердигине мумкүндүк түзүлөт.

Откөөл мезгилде Кыргызстандын экономикасы туруксуздук мүнөздө, анткени эмгекке жарактуу адамдардын кыйла бөлүгү жумушсуз. Мисалы, 1995-жылы жумушсуздуктун жалпы саны 100 мин адам болсо, 2000-жылы – 140,0 мин, мезгилде 1,4 эсеге, 2013- жылы – 205,7 мин, же 2,0 эсеге ескөн” – деп жазган.<sup>984</sup>

984. Абдыаликов К. Кыргызстандын Экономикасы (откөөл мезгилдинде) – Б.: “Улуу тоолор” – 2016. – 491 – 492-66.

*Кыргыз Республикасында жумушсуздуктун абалы, миң киши.*<sup>985</sup>

	1995	2000	2003	2005
Экономикалык активдүү калкы	1741,7	1911,1	2004,1	2260,6
Жумушсуздар	100,0	140,0	180,0	183,5
Официалдуу жумушсуздук	50,4	59,9	57,4	68,0
А.и.жөлөк пул алгандар	28,9	6,5	6,0	10,2
Жабык жумушсуздук	69,6	60,0	53,0	-
Жумушсуздуктун деңгээли, % менен	5,7	7,4	8,9	8,1
Официалдуу жумушсуздуктун деңгээли, % менен	3,0	3,2	3,0	3,3

Статистикалык маалыматы: КР  
“Социалдык тенденциясы” 1995,2000,2014

Эгерде 2008-жылы республика боюнча жумушсуздуктун жалпы деңгээли 8,2%ды түзсө, анда аялдар арасында - 9,4% жана эркектерде - 7,3%. Албетте, шаарларда жумушсуздуктун деңгээли дагы бир топ жогору жана 9,8%ды, айыл жеринде 7,3%ды түзөт. Жумушсуздуктун эң жогорку деңгээли 15-24 жаштагы жаштар арасында (14,5%), ошондой эле жогорку жана кесиптик билими жок жумушчулар арасында байкалат.<sup>986</sup>

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2000-

985. Абдымаликов К. Кыргызстандын Экономикасы (откоол мезгилиниде) – Б.: “Улуу тоолор” – 2016. - 492 – 493-бб.

986. Абдымаликов К.Экономика Кыргызстана. Учебник 2-е издание, исправленное и дополненное Бишкек. – 2010. – С. 496.

жылга карата республикада жалпы эмгек ресурстары 2639,8 миң адам болгон, экономикалык жактан активдүү калк 1911,4 миң адамды түзгөн, ал эми экономикада иштеген адамдардын саны 1767,1 миң адамды түзгөн.<sup>987</sup> Бул эмгек ресурстары боюнча мамлекеттик официалдуу маалымат.

Ошондой эле жумушсуздук уч категорияга бөлүнөт: бириинчи, жумушсуздугу боюнча официалдуу катталып жөлөк пул алгандар, экинчи, катталган бирок жөлөк пул албай жумуш издегендер жана үчүнчүсү, жашыруун же эч жерде катталбай, өз алдынча жумуш издегендер. Бул уч көрсөткүч боюнча толук маалымат елкөдөгү жумушсуздуктун жалпы көрсөткүчүн түзөт.

Өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээлин эсептөөнүн белгилүү жөнөкөйлүгүнө карабастаң, жумушсуздуктун деңгээли боюнча маалыматтарды эмгек рыногунун абалынын абсолюттук ишенимдүү көрсөткүчү катары кароого болбайт. Жумушсуздуктун деңгээлин баалоо учун эки негизги индикатор бар. “Жалпы жумушсуздук” деп аталган бириинчи индикатор эл аралык статистикалык уюмдар тарабынан иштелип чыккан критерийлерге негизделип, жумушсуз, бирок жигердүү жумуш издең жүргөн жана ишке киришүүгө даяр калктын үлүшүн чагылдырат. Экинчи индикатор – “катталган жумушсуздук” – иш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кызматтарга кайрылган жана каттоодо турган жана тиешелүүлүгүнө жараша жумушсуз деп эсептелген адамдардын санын чагыл-

987. Кыргызстан в цифрах. Бишкек, 2001, с. 143.

дырат. Бул эки индикатордун ортосунда олуттуу айырма болгон жана ал кала берет.

Маселен, Кыргыз Республикасында официалдуу катталган жумушсуздардын саны 1992-жылдагы 1,8 минден 2004-жылы 58,2 мингө чейин ескөн, бул расмий жумушсуздуктун деңгээлинин 1992-жылдагы 0,1 пайыздан 2004-жылы 2,8 пайызга чейин ескөндүгүн көрсөтөт. Эл аралык эмгек уюмуунун (ЭЭУ-ILO) стандарттары боюнча эсептелген жумушсуздуктун жалпы деңгээлине келсек, бул маалыматтар 2002-жылдан тартып, жумушчу күчүн изилдөө (LFS) жүргүзүлө баштаганда гана жеткиликтүү болгон. 2002-жылы жумушсуздардын саны 265,5 мин адамды, жумушсуздуктун деңгээли 12,5 пайызды түсө, 2003 жана 2004-жылдары бул көрсөткүчтөр тиешелүүлүгүнө жараша 212,3 мин адамды (9,9 пайыз) жана 185,7 мин адамды (8,5 пайыз) түзгөн.<sup>988</sup>

Жакырчылыктын өсүшүнүн эң маанилүү фактору болуп үй-бүлөлөрдө ишке жараксыздардын оор жүгү, албетте биринчи кезекте көп балалуулар саналат. Аз камсыз болгон жарандардын басымдуу бөлүгүн эмгекке жарамсыз курактагы адамдар түзгөн, алар өндүрүшкө катышуу аркылуу кирешелерин көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгү минималдуу болгон.

Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча жакыр үй-бүлөлөрдүн орточо өлчөмү 6,2 адамды, ал эми айыл жергесинде жашагандарда 6,5 адамды, шаарда жашагандарда 5,5 адамды, ал эми

жакыр эмес үй-бүлөлөрдүн өлчөмү орточо 3,7 адамды түзөрүн көрсөткөн. Өтө жакыр үй-бүлөдө (кез карандылык (иждивенчество) коэффициенти) бир жумушчуга орточо эсеп менен 3,2 адам туура келген, ал эми жакыр жана жакыр эмес үй-бүлөлөргө – 2,7 адам туура келген.<sup>989</sup>

Кыргыстандагы жумушсуздуктун жогорку деңгээли жакыр калктын санынын өсүшүнө өзгөчө таасирин тийгизген. Мында өндүрүштүн төмөндөшү менен байланышкан циклдик жумушсуздук товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы сурооталаптын азайышына алып келип, республиканын экономикасынын узакка созулган экономикалык төмөндөөдөн чыгуусун кыйындатат. Жумушсуздуктун деңгээлинин жогорулашынын негизги себептери болуп жумушчу күчүнүн демографиялык курамынын өзгөрүшү (жумушсуздардын жалпы санында салыштырма салттуу түрдө жогору болгон аялдардын жана жаштардын үлүшү көбөйгөн) саналат. Демек, жумушсуздук социалдык жактан аялуу толторго өзгөчө оор таасирин тийгизип келет.

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тартып калкты иш менен камсыз кылуу проблемаларында жаштардын жумушсуздугу өзгөчө орунду ээлеп келет. Республикада эмгекке жарамдуу курактагы адамдардын көптүгү мунездүү. Иш менен камсыз кылуунун абалы жаштардын айылдардан шаарга массалык миграциясы менен татаалдашкан жана эреже катары, булар кесиби жана иш тажрыйбасы жок, орто мектепти аякташкан жаштар, ошон-

988. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.30.

989. Орозбаева, А. “БЕДНОСТЬ: масштабы, основные причины в современном Кыргызстане” . – Журн.: Реформа (Reforma) 2001 № 3. С. 11.

дуктан алардын жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү минималдуу болгон. Жумушсуздуктун эң жогорку деңгээли 15-24 жаштагыларга (14,5%) туура келген, ошондой эле жогорку жана кесиптик билими жок жумушчулар арасында байкалган.<sup>990</sup>

Жумушсуздукту туура баалоо үчүн анын узактыгы жөнүндө маселени кароо зарыл. Жумушсуздуктун узактыгы жөнүндө маалыматтарды анын жумушсуздуктун деңгээли боюнча төмөнкүдөй мөөнөттөрдү колдонуу менен карап көрүлөт: а) 6 айга чейин, б) 6 айдан 12 айга чейин жана в) 1 жылдан ашык. 1996-жылы а) тобундагы жумушсуздардын саны 58%, б) группасында 25% жана в) группада 17% ды түзгөн. 1997-жылы: а) 51%, б) 24%, в) 25%; 1998-жылы - а) 48%, б) 30%, в) 22%, ал эми 1999-жылы - а) 38%, б) 32%, в) 30%ды түзгөн.<sup>991</sup> Келтирилген маалыматтардан көрүнүп тургандай, көпчүлүк адамдар жумушунан кыска мөөнөткө ажырап, кайра таба алышкан.

Социалдык сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча, жакырлар негизинен айыл чарбасында жана тейлөө тармактарында иштегендөр болгон. Мисалы, 1998-жылы айыл чарбасында иштеген жумушчулардын 74%дан ашыгын жакыр катмардашылар түзгөн. Тейлөө чөйрөсүндөгү кызматкерлердин 83%дан ашыгы кедейлерден турган. Ошол эле учурда айыл чарба өндүрүшүндө иштегендөрдин

990. Абдымаликов К.Экономика Кыргызстана. Учебник 2-е издание, исправленное и дополненное Бишкек. – 2010. – С. 496.

991. Бобушев Т.С., Бобушева Д.С. Экономическое развитие Кыргызской Республики на пути к рынку. Учебное пособие. Американский университет в Центральной Азии. Бишкек, 2006. С.113; Национальный Статистический Комитет. Безработица. 2000. – Б.: Кыргызстан. – С.149.

жакырчылык деңгээли 1997-жылдагы 61%дан 1999-жылы 74%га чейин, ал эми тейлөө чөйрөсүндө иштеген кызматкерлердин арасында бул көрсөткүч 66%дан 83%га чейин ёскөн.<sup>992</sup>

Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээлин кыскартууда эмгек мигранттарынын акча которуюулары маанилүү роль ойногону талашсыз. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, жакырчылыктын деңгээли салттуу түрдө Кыргызстандын региондору боюнча олуттуу айырмаланган, башкача айтканда өлкөнүн региондору боюнча жакырчылыктын деңгээли бирдей болгон эмес.

*Кыргыз Республикасынын областтар боюнча жакырчылыктын деңгээли, % менен.<sup>993</sup>*

Жыл	Область								
	КР	Бишкек	Чуй	Жалал-Абад	Ысык-Көл	Ош	Нарын	Талас	Баткен
Жакырчылыктын деңгээли									
1996	3,5	0,2	32,3	43,8	53,7	51,6	0,7	5,8	-
1998	4,9	20,9	31,1	65,2	58,1	70,1	83,0	77,0	-
2000	2,0	29,9	28,1	64,9	53,7	51,6	81,4	72,7	69,0
2010	3,7	7,9	21,8	44,7	38,0	41,9	53,5	42,3	33,6
2014	0,0	17,6	21,6	46,4	26,0	31,7	30,6	19,0	40,7

992. Орозбаева, А. "БЕДНОСТЬ: масштабы, основные причины в современном Кыргызстане". – Журн.: Реформа (Reforma) 2001 № 3. С. 11.

993. Атабаева Г.К. Влияние денежных переводов мигрантов на экономический рост Кыргызстана. Дисс. к.э.н. Б., 2021. – С.122. <http://inec.kg/wp-content/uploads/2019/06/Dissertatsionnaya-rabota-Atabaeva-Gulnaz-converted.pdf>

*Источник: КР УСК: Уровень жизни населения Кыргызской Республики. – Бишкек, 2017. – С. 22.*

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда жылдан жылга бардык областарда жакырчылыктын деңгээлинин төмөндөө процесси байкалат. Жакырчылыктын азайышы түштүк региондорунда көбүрөөк байкалган. Албетте, бул метаморфоздор эмгек мигранттарынын акча которууларынын өсүшүнөн улам мүмкүн болгон.

Статистикалык маалыматтар боюнча түштүк областарынан эмгек миграциясына кабылгандар басындуулук кылган. Анткени түндүк регионго салыштырмалуу түштүктө жумушсуздуктун деңгээли жогору жана жакырчылыктын пайызы да салыштырмалуу бир топ жогору.

Экономикалык тармакта иштегендердин саны маанилүү макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат жана белгилүү бир мезгилде эмгекке болгон жалпы суроо-талапты чагылдырат. Республикада 1991 – 2004-жылдары эмгекке жарамдуу калктын саны 658 мин адамга өсүп, 2004-жылы 2909,5 минге жеткен, бул дээрлик 30 пайызга өскөндүгүн көрсөтөт. Мындан демографиялык өсүш менен, бул 15 жыл ичинде эмгек рынокундагы өзгөрүүлөрдүн айкыныраак картинасын жумушка орношуу деңгээлин изилдөө аркылуу алууга болот. Жумуш менен камсыз болуу деңгээли 1991-жылдагы 78%дан 2004-жылы 65%га чейин акырындык менен төмөндөгөнүнө карабастан, жумуштуулуктун деңгээли салыштырмалуу жогору бойdon калган. Бирок

иши менен камсыз кылуу структурасы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон.

1991-жылдан 2014-жылга чейинки мезгилде экономикада иштегендердин абсолюттук саны бир аз өскөнү менен ишканаларда, уюмдарда жана мекемелерде иштегендердин саны 61,5 пайызга, башкача айтканда 1991-жылдагы 1440 мин адамдан 2004-жылда 554,6 мин адамга чейин кыскарган. Башкача айтканда, эгерде 1991-жылы эмгекке жарамдуу 10 адамдын ичинен 6 адам гарантияланган айлык ақылары бар ишканаларда иштесе, 2004-жылы алардын салыштырма салмагы 10 адамдын 2sinе чейин кыскарган.<sup>994</sup> Бул жалданма эмгектен өз алдынча иштөөгө (башкача айтканда, өз жеринде айыл чарба эмгегине) өтүүнүн натыйжасы менен байланыштуу болгон.

**Балдар эмгеги.** Кыргызстанда балдар эмгегинин кецири жайылышы коомдун социалдык-экономикалык турмушуна рыноктук мамилелердин киргизилиши жана жакырчылыктын, социалдык теңсиздиктин андан ары өсүшүне байланыштуу. Калктын жашоо деңгээлинин төмөндөшү, жумушсуздуктун жогорку деңгээли, ички жана тышкы миграциянын күчешү балдар эмгегин колдонуунун өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзгөн.

Жакырчылыктын айынан өндүрүштүк процестерге тартылган балдардын физикалык, интеллектуалдык, адеп-ахлактык жана этикалык өнүгүүсүнө олуттуу зыян келтирери белгилүү. Жаш балдардын андан аркы социалдашуусуна, башкача айтканда, “кабыргасы ката элек”, жаш өспүрүмдер-

994. Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / Международное бюро труда.- Бишкек, МОТ, 2008 – С.34.

дүн бүткүл өмүрүндө ишке ашырылуучу коомдогу жашоо үчүн зарыл болгон маданий ченемдерди жана социалдык тажрыйбаны индивид тарабынан өздөштүрүү процессине түздөн-түз терс таасириң тийгизет, ошону менен катар улуттун генофондуң начарлатуучу негизги факторлордун бири болуп саналат.

Балдар арасындагы жакырчылык Кыргыстандагы етө олуттуу көйгөй болуп саналат. 2002-жылы Кыргыз Республикасында жашаган балдардын жалпы санын ичинен 64,5% балдар жакырчылыкта жашашса, 2022-жылы бул көрсөткүч 40,3%га төмөндөгөн. Башкача айтканда, 2022-жылы 1млн. 126 миң бала жакырчылыкта жашайт.<sup>995</sup>

2000-жылы Эл аралык эмгек уюмунын демилгеси менен Кыргыстанда биринчи жолу балдар эмгегин изилдөө жүргүзүлүп, анда анын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары: айыл чарбасы, оор өнөр жай жана кол эмтеги, үй жумуштары жана кызмат көрсөтүүлөр аныкталган.<sup>996</sup>

Балдар – бул өзгөчө социалдык-демографиялык группа, алар эмгек ишмердигинин аспектинде эмгектик жана социалдык өзүн-өзү аныктоо стадиясында болуу менен мунөздөлөт жана аны башка курактык муундардан айырмалап турган бир катар спецификалык белгилерге ээ.

995. Более миллиона детей в Кыргыстане живут в бедности. Как им помочь? 2 ноября 2023. <https://kg.akipress.org/news:2012337/?from=portal&place=nowread&b=1>

996. Детский труд в сфере сельского хозяйства и торговли (на примере южных областей Кыргыстана). Бишкек: Социальные и маркетинговые исследования, 2002. <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/5834.pdf>

Азыркы учурда Кыргызстан социалдык-экономикалык өнүгүү баскычында турат, анда балдар эмгегинин проблемасы мамлекетти жана коомдун жалпы проблемасы болуп эсептелүүгө тийиш. Коомго жат мындай көрүнүш салыштырмалуу жакында эле пайда болгонуна карабастаң, елкөдө балдардын ден соолугуна коркунуч келтирген же зыян келтирген балдар эмгегинин эң начар формалары көнүри жайылган.

2007-жылдын ноябрь-декабрь айларында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан Эл аралык эмгек уюмунын Балдар эмгегин жоюу боюнча эл аралык программысы (ЭЭМ-ИПЕК) менен биргеликте балдар эмгегин изилдөө жүргүзүлүп, 26 008 адамдар суралган, анын ичинде 6300 кожолуктун ичинен 5-17 жаштагы 7080 бала болгон. Балдар эмгегин изилдөөнүн (БЭИ) маалыматы боюнча республикада 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын саны 1 миллион 467 миң адамды түзгөн. Алардын ичинен 672 миңи (45,8%) жума ичинде иштегендөр эсептелген. Балдардын арасында жумуштуулуктун таралышынын жогору болушу менен биргө, 5-17 жаштагы балдардын эмгегинин деңгээли да кыйла жогору болуп, 40,3%ды түзгөн.<sup>997</sup>

Балдар эмгегинин пайда болушунун негизги түздөн-түз факторлорунун бири болуп, елкөдөгү миграция деңгээлинин жогору болушу, ата-энелердин жумуш издең, өздөрү жашашкан регион-

997. Работающие дети в Кыргыстане: Результаты обследования детского труда в 2007 году. / МОТ; Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2009. – 92 с.

дордон чыгыш кетиши, балдар негизинен чоң ата, чоң энелеринин, тууган-туушкандашынын колунда калышы эсептелет.

Жумуш издең кетишкен ата-энелер балдары кандай абалда, кандай жашап жатканын жылдан билишпейт. Чоң ата, чоң эне же жакын туушкандашы тарабынан жашы жете элек баланы тарбиялоо, окутуу же багуу боюнча милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгынын натыйжасында жүрүм-туруму көзөмөлдөнбөгөндүктөн ал көчө баласы болуп, ээн баш чоңойгонго шарт түзүлөт.

Натыйжада бала ата-эненин тарбиясын көрбей, ээн баш чоңоусу анын инсандыгынын туура калыштанышына коркунуч келтириет жана социалдык терс көндүмдердин өнүгүшүнө өбелгө түзөт.

Маанилүү дагы бир фактор, көптөгөн үй-бүлөлөрдүн жашоо деңгээлиниң төмөндүгүн жана үй-бүлөлүк көйгөйлөр да баланын туура калыштануусуна тескери таасирин тийгизген маанилүү фактор болуп эсептелет. Үй-бүлөдөгү негативдүү кырдаал, моралдык климат, ата-эне менен болгон мамиле, ата-эненин терс жашоо образы (ичкили克, баңгиллик ж.б.) баланын үйдөн чыгыш кетишине өбелгө түзүп, аны “көчө баласына” айлантууга түрткү берет.

Албетте, үй-бүлөдө терс көрүнүштердин пайда болушуна тигил же бул даражада тышкы факторлор да негизги ролду ойнойт. Маселен, мамлекеттин жалпы социалдык саясаты, калктын материалдык жактан камсыз болуу деңгээли, жарандардын укуктук жактан корголушу. Жалпысынан алар коомдо, конкреттүү калктуу конушта, үй-бүлөдө

жана башка ар кандай терс көрүнүштөр өнүгө турган фондуда түзөт.

Калктын кескин социалдык дифференциациясы, жумушсуздук, социалдык толкундоолор жана анын натыйжасында жашоо деңгээлиниң төмөндөшү, чондордун жашоо ориентациясын жоготушу адамдардын социалдык обочолонушуна, аларды кадимки жашоо ыргагынан чыгарып салууга шарт түзгөн. Узакка созулган өлкөдөгү туруксуз кырдаал, экономикалык кризистин жылдарында калыштанган терс социалдык фон. Көптөгөн терс көрүнүштөрдүн себептерине мыйзамдардын жеткилеңсиздиги, мектепте жана үй-бүлөдө профилактикалык иштердин жетишсиздиктери да себеп болот. Мындай кырдаалдын курмандыктары албетте, биринчи кезекте, балдар болушкан.

Балдарды балдар эмгегине тартуу жогору бойдон калууда. Демек, 2007-жылы иштеген балдардын 70%дан ашыгы балдардын ден соолугуна коркунуч келтире турган, алардын билим алуу мүмкүнчүлүгүнө тоскоолдук жарата турган же физикалык, ақыл-эстик, адеп-ахлактык, моралдык жана социалдык өсүүсүнө залал тийгизе турган иштерде иштешкен. Ал эми 2000-жылы бул көрсөткүч 85%ды түзгөн.<sup>998</sup>

2005-жылы республикада 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын жалпы саны 1 467 352

998. Кыргыз Республикасында иштеген балдар. 2014-2015-жылдардагы балдар эмгегин изилдөөсү. Эл аралык эмгек уомуу, (ЭЭУ) Балдар эмгегин жоо боюнча эл аралык программа (ИПЕК). Татыкуу эмгек маселелери боюнча техникалык колдоо тобу жана ЭУУнун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү учун бюросу, – Бишкек МОТ, 2016. – 10-б.; <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

баланы түзгөн, анын ичинен иштеген балдардын саны 897 166 адам болгон, ал эми балдар эмгегине тартылып, иштегендердин саны 570 186 адамды түзгөн.<sup>999</sup>

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан жүргүзүлгөн Кыргызстандагы балдар эмгеги боюнча алгачкы улуттук изилдеөгө ылайык 2007-жылы 592 миң бала жаш курагы жана ёсусу үчүн туура келбegen иштерде иштешкен.<sup>1000</sup>

Статистикалык маалыматка караганда Кыргыз Республикасында 5-17 жашта 1,5 миллион бала жашайт, анын ичинен 580 000 (40%) бала жумуш менен эмгектенишет, ал эми 276 000 бала жумуштун эң оор түрлөрүндөгү жумуштар менен иштешет.<sup>1001</sup> 6-13 жаштагы балдардын 98%дан ашыгы белгиленген нормадан ашыкча салмак көтөрүшөт. Айыл жеринде жашаган, иштеген балдардын 78%дан ашыгы жумушта нормадан ашыкча оор жүк көтөрүүгө дуушар болушат. Бирок Бишкек шаарында бул кейгөй көбүрөөк кездешет –

999. Кыргыз Республикасында иштеген балдар. 2014-2015-жылдардагы балдар эмгегин изилдеөсү. Эл аралык эмгек уому, (ЭЭУ) Балдар эмгегин жоюу боюнча эл аралык программа (ИПЕК), Татыктуу эмгек маселелери боюнча техникалык колдоо тобу жана ЭУУнун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү учун бюросу, – Бишкек МОТ, 2016. – 10-б.; <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

1000. Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар. 2014-2015-жылдардагы балдар эмгегин изилдеөсү... – Бишкек МОТ, 2016. – 22-б. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

1001. Жоомартова Э. Ж., Жумабек кызы Ж. Жаш балдардын эмгегин пайдалануу, коомдук койгөй катары. Вестник МУК № 1 (38) 2019. <http://east.iuk.kg/wp-content/uploads/2022/01/vestnik-1-38-2019.pdf>

95,3%.<sup>1002</sup> Ошондой эле эмгек менен иштеген 28 000 бала мектепти таштаганга аргасыз болушкан.<sup>1003</sup>

Көпчүлүк балдар үй-бүлөдөгү материалдык кыйынчылыктардан улам мектепке барышпай калышкан. 90-жылдардагы жакыр жашашкан мектеп жашындағы балдар менен алардын ата-энелеринин али эсинде болсо керек. Айрыкча мектепке баруучу балдардын кийим-кечесинин тартыштыгына же такыр жоктугунан байланыштуу, айласыз мектепке бара албай калышкан учурлар көп болгон. Жакыр үй-бүлөлөрдүн мектеп жашындағы балдары бут кийимдерин биринчи жана экинчи сменага ылайыкташып, кезек менен алмашып кийишип, мектепке барууга мажбур болгон учурлар да көп кездешкен.

“Эл пикири” коомдук пикирди изилдөө борбору ЮНИСЕФ менен биргеликте жүргүзгөн изилдеөдө 2007-жылы 40 000ден ашуун бала – мектеп жашындағы балдардын жалпы санынын төрт пайызга жакыны – мектепке такай же такыр барбаганын көрсөткөн. Бир катар бейекмет (БӨҮ (НПО)) уюмдарынын изилдөөсү боюнча реалдуу көрсөткүчтөр үч эсे жогору, башкача айтканда, балдардын 14%га жакыны билим албайт деп эсептешкен. Эл аралык эмгек уюмунун Бишкектеги кеңсеси (ЭЭУ(МОТ)) IWPRга бир катар бейекмет уюмдар чогулткан маалыматка ылайык, 120 000 бала мектепке барбай жатканын, бул “Эл пикири”

1002. Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. [Https://kg.akipress.org/news:1540678](https://kg.akipress.org/news:1540678)

1003. Жоомартова Э. Ж., Жумабек кызы Ж. Жаш балдардын эмгегин пайдалануу, коомдук койгой катары. Вестник МУК № 1 (38) 2019. <http://east.iuk.kg/wp-content/uploads/2022/01/vestnik-1-38-2019.pdf>

коомдук пикирди изилдөө борбору берген маалыматтарга караганда үч эсे көп экенин билдириген.<sup>1004</sup>

5-17 жаштагы балдардын жалпы санындагы балдардын 10,5% гана (156139 адам) мектепке/билим берүү уюмуна такыр барышкан эмес. Балдардын жынысынан көз каранды болгон аталган көрсөткүч боюнча олуттуу айырмачылыктар байкалган эмес. Маалыматтар да айыл жеринде бул категориядагы балдар шаар жерине караганда бир аз жогору (11,5%, шаар 8,3%) экендигин көрсөтөт. Мектепке такыр барбаган балдардын эң жогорку пайызы Чуй (14,5%), Ош (12,7%) жана Талас (12,3%) облустарында, ал эми эң төмөнкү пайызы - Бишкек шаарында (5,9%). Жакыр үй чарбалардагы мектепке такыр барбаган балдардын үлүшү бай үй чарбаларга караганда жогору (11,1 жана 7,5%).<sup>1005</sup>

Бүгүнкү күнгө чейин иштеген жана окубай калган балдардын саны боюнча статистикалык толук жана так маалымат жок. Жалгыз жеткиликтүү жана официалдуу маалымат 2007-жылга таандык. Бул статистика боюнча Кыргызстанда

1004. Special report. Кыргызстан: высокая стоимость «бесплатного» образования. [https://iwpr.net/ru/global-voices/kyrgyzstan-vysokaya-stoimost-besplatnogo-obrazovaniya](https://iwpr.net/ru/global-voices/bednost-tolkaet-na-ispolzovanie-detskogo-truda-v-kyrgyzstane); Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. <Https://kg.akipress.org/news:1540678>

1005. Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар. 2014-2015 жылдардагы балдар эмгегинин изилдөөсү... – Бишкек МОТ, 2016. – 22-6. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

балдардын 40%дан ашыгы тигил же бул деңгээлде иштешкени кабарланган.<sup>1006</sup>

“Кыргызстанда иштеген балдар боюнча расмий статистика жок”, – дейт парламенттин депутаты, буга чейин билим берүү министринин орун басары болуп иштеген И.Карамушкина. – Жергиликтүү көпчүлүк жетекчилер (ошол эле областык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери) сандарды болгонун болгондой көрсөтүшсө, жумуштан айдалыш кетебиз деп коркушат. Ошондуктан мындай балдарды азырынча эч ким санай элек”.<sup>1007</sup>

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министригинин алдындагы Жаштар эмгек биржасынын жетекчиси А.Ахмедов балдар эмгегин пайдаланган иш берүүчүлөрдү жоопко тартуу фактылары, иш жүзүндө жокко эсе, болсо да саналуу гана экенин айтат. “Азыр ар кандай мамлекеттик инспекциялар бар, бирок иш жүзүндө өлкөнүн базарларында жана экономиканын башка секторлорунда балдар чоң көлөмдөгү иштерди аткарыш, балдардын организми не жол берилбеген чоң жүктөрдү сүйрөп барышшууда жана бул жазасыз калууда”, – дейт Ахмедов.<sup>1008</sup> Жаштар уюмунун дагы бир мүчөсү коррупция өтө кеңири жайылып кеткендиктен, жазадан оюй күтулууга болорун айтат. “Алар ага [иш берүүчүгө] текшерүү менен келишип, аныктаса дагы, ал ар дайым акча менен күтулуп кетет”, – дейт ал.<sup>1009</sup>

1006. Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. <Https://kg.akipress.org/news:1540678>

1007. Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. <Https://kg.akipress.org/news:1540678>


1008. Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. <Https://kg.akipress.org/news:1540678>

1009. Детский труд. В какой сфере дети работают? 19:37, 16 апреля 2019. <Https://kg.akipress.org/news:1540678>

5-17 жаштагы балдардын жалпы санынын ичинен 2007-жылы 570 186 (38,9%) бала иштесе, 2014-жылы иштеген балдардын саны 580 565 (39,0%) баланы түзгөн. Иштеген балдардын абсолюттук санынын жогорулаганына карабастаң, статистикалык талдоонун көз карашы менен иштеген жана иштебеген балдардын түзүмүндө олуттуу өзгөрүүлөр байкалган эмес.

5-17 жаштагы изилдөөдөн өткөн балдардын эсептик саны 1 488 485 адамды түзгөн, алардын ичинен 793 956сы (53,3%) эркек балдар болсо, 694 530у (46,7%) – кыздар. Балдардын үчтөн экисин (62,4%) 6-13 жаштагы балдар түзгөн, ар бир алтынчы бала 14-15 же 16 - 17 жашта, 5 жаштагы балдар 8,6%ды түзгөн. Балдардын жынысы боюнча бардык жаш курактык топтордо бир аз четке кагуулар байкалат: 6-13 жана 14-15 топтогу эркек балдардын пайдасына жана 5 жаштагы жана 16-17 жаштагы кыздардын пайдасына.<sup>1010</sup>

**5-17 жаштагы балдардын жыныс жана жаш курактык топтор боюнча пайыздык белүнүшү**



1010. Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар. 2014-2015-жылдардагы балдар эмгегин изилдөөсү... – Бишкек МОТ, 2016. – 50-б. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

Балдардын үчтөн экиси (68,6%) айыл жеринде, ал эми үчтөн бири (31,4%) шаар жеринде жашашкан. Балдардын саны жашаган региондор боюнча да бирдей бөлүнгөн эмес. Маселен, балдардын үлүшү өлкөдөгү балдардын салыштырмалуу көпчүлүгү (43,4%) жашаган Ош обласында (22,8%) жана Жалал-Абад обласында (20,6%) бир кыйла жогору. Бишкекте балдардын 13,0%, Чүй облусунда – 12,4%, ал эми Ош шаарында - 4,2% жашаган. Иштеген балдардын негизги үлүшү (96,2%) айыл чарба тармагында алектенишкен. Алардын ичинен негизги бөлүгү дүң жана чекене соодада (1,2%), курулуш жана иштетүү өнөр жайында (0,8%) иштегендиги белгиленген.<sup>1011</sup>

Эркек балдар эмгек акы көп төлөнгөн тармактарга көбүрөөк орношот, ал эми кыздар эмгек акысы бир топ аз жумуштарда иштешкен. Маселен, балдар пайдалуу кендерди казуу чейрөсүндө жана курулушта көп иштешкен. Ал эми кыздар көбүнчө жеке үй чарбасындагы жалданма жумуштарда иштешкен. Жумуштуулуктун башка тармактары боюнча эркек балдар менен кыздардын ортосунда олуттуу айырмачылык байкалган эмес. Бирок кыздардын иш менен камсыз болуу спектри эркек балдардыкына караганда начарыраак: кыздар 7, эркек балдар 9 тармакта иштешкен.

Балдардын эсептелген жалпы саны 1 488 485 адамды түзгөн, анын ичинде эркек балдар - 793 956 (53,3%), кыздар - 694 530 (46,7%) болгон. Балдардын

1011. Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар. 2014-2015-жылдардагы балдар эмгегин изилдөөсү... – Бишкек МОТ, 2016. – 50-б. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

үчтөн экиси (68,6%) айыл жеринде жашаса, үчтөн бири (31,4%) шаар жеринде жашашкан. Бишкекте балдардын 13,0% жашаган, ошол эле убакта калгандаres Чүй облусунда (12,4%), Баткен жана Ысык-Көл облустарында (ар бири 130 болжолдуу түрдө 8,2%дан), Нарын жана Талас облустарында – (ар бири болжолдуу түрдө 5%дан) жана Ош шаарында ар бири 4,2% жашашкан. 5-17 жаштагы балдардын миллиондон ашыгы (1 125 037 бала же 75,6%) ата-энесинин экөөсү менен төң жашашкан. Ошол эле убакта 350 минден ашык бала коркунуч тобунда жашайт: 184 397 бала (12,4%) энеси менен гана жашашкан; 27 736 бала (1,9%) атасы менен жашашкан; 151 316 баланын (10,2%) ата-энесинин экөөсү төң жок болгон. Ата-энесиз жашаган балдардын үлүшү айыл жеринде жогору. Жогорку үлүш Ош облусунда (16,3%), Ош шаарында (13,8%), Нарын (11,5%) жана Ысык-Көл облустарында (10,6%) да белгиленген.<sup>1012</sup>

Кыргыз Республикасынын Конституциясы балдар эмгегин колдонууга тыюу салат. Биздин мамлекет бул маселе боюнча негизги эл аралык документтерди – БУУнун Баланын укуктары жөнүндө конвенциясын жана аны ишке ашыруу үчүн минималдуу курак жөнүндө ЭЭУнун Конвенциясын, ошондой эле балдар эмгегинин эң начар формаларын жоюу боюнча тыюу салуу жана токтоосуз чаралар жөнүндө ЭЭУнун Конвенциясын ратификациялаган.

1012. Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар. 2014-2015 жылдардагы балдар эмгегинин изилдөөсү... – Бишкек МОТ, 2016. – 130-131-бб. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/199f039e-9bdd-4119-af04-59c30b572c63.pdf>

Эл аралык бул документтерде көрсөтүлгөн жоболорду ишке ашыруу боюнча кыргыз бийлиги тарабынан, бир канча жолу алмашканы менен жүз миндеген ишке чегерилген жана окууга тартылбай калган балдардын кайгылуу тагдыры “унутта” калыш, эл аралык уюмдарга берилген милдеттен-мелер боюнча да, кабыл алынган мыйзамдар боюнча да жарытылуу иш жасалбай, кагаз бетинде калыш келет.

Кыргызстандын мыйзамдарда иш берүүчү 16 жашка чыга элек жараптарды же өзгөчө учурларда 15 жашка чыга элек жараптарды жумушка ала албайт деп так жазылган. Маселе, балдар, көмүске экономикада иштеген чоңдор сыйктуу эле, жашыруун иштешүүгө мажбур болуп келишет. Алар чоңдордо караганда айлык акыны азыраак алышат жана ез укуктарын билбegenдикten жана жашоонун мажбурлаганынан унчугушпайт.

Балдар эмгегин азайтуу максатында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жооптуу чараларды кабыл алышкан. Тийиштүү мыйзамдар мамлекеттик деңгээлде кабыл алыныш, эл аралык нормалар ратификацияланган, жашы жете электердин эмгегинин эң начар формаларын жоюу боюнча максаттуу программа иштелип чыккан. Бирок балдар бир катар себептерден улам балдар эмгегинде иштөөнү улантыш келишүүдө. Балдар эмгегинин көйгөйлерүн чечүү үчүн жалпы улуттук жана жергиликтүү программалардын негиздиндеги ишенимдүү статистикалык маалыматтардын болушу маанилүү болуп саналат.

Эмгек ресурстары менен жумушчу күч түшүнүгү тыгыз байланышта. Мында адамдын эмгекке жөндөмдүүлүгү боюнча, б.а. өндүрүш процессинде-өзүнүн физикалык жана интеллектуалдык жөндөмдүүлүгү пайдаланылат. Жумушчу күч-өзгөчө товар, анын өндүрүштүк сапаты экономиканын атаандаштык эффективдүүлүгүн, жогорку сапаттагы товарды чыгаруу жана комфорттук усулдукту көрсөтүү, илимий-техникалык темпин жана уюштуруу иштерин кайра жандандыруу дегенди түшүндүрет.

Ошондуктан эмгек рыногуна билимдүү жана чыгармачыл активдүү даярдалган эмгек күчүн даярдоо чоң мааниге ээ. Эл чарбасында аймактык мобилдүү жана квалификациялуу эмгек күчү-бирден бир негизин түзөт. Канчалык экономика өнүккөн сайын, ошончолук жогорку квалификация эмгек күчүн кецири керектелүүчүнүн талаптарын толук канааттандыруу етө кыйын. Бардык өнүккөн мамлекеттерде илимий техниканын жетишкенине ылайыктуу мамлекеттик органдар жана жеке жумуш берүүчүлөр эмгек рыногунда жумушчу күчүнө жогорку деңгээлде өндүрүштүк жана жашоо шартын түзүүгө умтулушууда.

Практика көрсөткөндөй республикада кайра жаралуу мезгилинде, калктын санынын өсүшү менен эмгек рыногу да кыйла өсүүдө. Мисалы, 2013-жылы республикада калктын саны 1990 – жылга салыштырганда – 51,4%га өскөн, анын ичинен

эмгек ресурстары – 13,0%га жогорулаган.(Табл. кара).<sup>1013</sup>

*Республикада эмгек ресурстарынын өсүш динамикасы*

	1990	1995	2000	2005
Калктын саны, мин адам	4367,2	4483,4	4908,4	5138,7
%менен	100	102,6	112,4	117,6
Эмгек ресурстары, мин адам	2184,0	2290,0	2686,6	3007,0
% менен	100	104,8	121,0	137,6
Эмгек ресурстарынын жалпы калктын санына болгон катнашы, % менен	50,0	51,0	54,7	58,5

*Статистикалык маалыматы: "КР цифраларда", Б. 1995–2014.*

Эмгек рыногу социалдык жана экономикалык жактан түрүксуздугун бүгүнкү күнгө чейин сакталууда, ошондуктан калктын бакубаттуулугу анын канчалык өнүккөн жана ийкемдүү болушунан кез каранды. Республикадагы социалдык маанидеги курч көйгөй жумушсуздук болуп эсептелет жана ага катар эле квалификациялуу жумушчу күчүнүн жетишсиздиги болуп саналат.

Республиканын калкынын тышкы жана ички миграциясынын контролсуздугу Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу коркунуч көлтирген проблема болуп саналат. Республиканын региондорунда, айрыкча алыссы, климаттык шарты татаал райондорунда

1013. Абдымаликов К. Кыргызстандын Экономикасы (өткөөл мезгилинде) – Б.: “Улуу тоолор” – 2016. – 459-б.

көбүрөөк таасириң тийгизген кризис эмгекке жарамдуу калктын чакан шаарлардан жана айыл жерлеринен ири шаарлардын чет-жакаларына ағыш кетишіне алып келүүдө. Бул социалдық инфраструктуралының жұғұн кескин жогорулатып, элементардық әмгек рыногунун калыптанышына өбелгө түзөт. Ал әми бул көзөмөлсүз ички миграциядан келип чыккан кейгейлөрдүн толук тизмеси эмес. Кыргызстандың экономикалық жана социалдық абалын стабилдештируү бол проблемаларды чечүү боюнча эффективдүү چараларды иштеп чыгууга байланыштуу болот.

**Миграция.** Мамлекеттин саясий жана социалдық-экономикалық турмушундагы көңүл бурууну талап кылган олуттуу кейгейлөрдүн бири – миграция маселеси. Миграция маселеси өлкөнүн саясий, социалдық-экономикалық, демографиялық, этникалық процесстерине түздөн-түз таасириң тийгизген маанилүү көрүнүш. Калктын миграциясы татаал процесс. Анын өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү түздөн-түз мамлекеттик саясий жана социалдық-экономикалық шарттар менен аныкталат.

Бул жерде калктын миграция процесси төмөнкүдөй классификацияланат: калктын кайра кайткыс миграциясы – жашаган жерин биротоло алмаштыруусу; убактылуу – кыйла узак мөөнөткө алмаштыруусу, бирок чектелүү мөөнөткө; мезгилдик – жылдын белгилүү бир мезгилинде орун алмаштыруу. Тышкы (өлкөнүн чегинен тышкаркы) жана ички (өлкөнүн ичинде) миграцияны бөлүп көрсөттүгө болот. Калктын тышкы миграциясына әмиграция менен иммиграция таандык. Ички миграцияга болсо айыл жеринен шаарга, райондор

аралык орун которуулар ж.б.у.с. тийиштүү. Андан тышкарды “маятниктик миграциялар” түшүнүгү колдонулат, б.а. өзүнүн калктуу пунктунан тышкарды иш ордуна же окууга болгон тез-тез каттоолор. Демек, калктын миграция процесси калктын жашаган жерин алмашуусу менен байланышкан маселелерди камтыган кыйла кенири түшүнүк катары эсептелет. Калктын түрдүү орун алмашуулары түз жана кыйыр түрүндө саясий кырдаал, саясий бийликтин формасы, мамлекеттик түзүлүш, саясий режим ж.б.у.с. менен байланышкан.<sup>1014</sup>

Әмгек ресурстарын аймактык кайра бөлүштүрүүнү жакшыртуу маселеси Кыргызстан әгемендүүлүк алгандан кийин өзгөчө мааниге ээ болгон. Советтер Союзу урагандан кийин саясий жана экономикалық кризистин, улуттар аралык мамлелердин курчушунун, жарандык согуштун натыйжасында Кыргызстанда жана коңшу республикаларда миграциялық ағымдардын бағыттары жана көлөмү түп тамырынан бери өзгөргөн.

Мындан тышкарды Кыргызстанда миграциянын стихиялуу, деструктивдүү мүнөзү күчөп, орун тилдүү калктын массалык түрдө түпкүлүктүү этникалық мекендерине кечүү процесси башталганы байкалган. Натыйжада республиканын калкынын этникалық структурасынын өзгөрүүсүнө дуушар болгон. Ошол эле учурда жергиликтүү кыргыз калкынын концентрациясынын көбейүү тенден-

1014. Акаев А.А. Кыргыз Республикасындагы миграциялык процесстердин динамикасына саясат таануучулук анализ. Диссертация, саяс.и.к. Б., 2021. – 10 – 11-бб. [Https://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/akaev-avtoref-kyrg.pdf](https://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/akaev-avtoref-kyrg.pdf)

циясы байкалып, этникалык гомогендуулуктун деңгээли жогорулаган.<sup>1015</sup>

СССРдин кулашы калктын болуп көрбөгендөй массалык жер которууларына алыш келген. Эгемендүүлүккө ээ болгон жаңы мамлекеттердин чек аралары үй-бүлөлөрдү, тууган-туушкандарды аркыл мамлекеттердин жарандары болуп бөлүнүп калган. Миллиондогон үй-бүлөлөр өздөрүнүн тарыхый этникалык мекенинен ажырап калган. Алардын көпчүлүгү киндик кан тамган өлкөлөрүнө, этникалык эпиборборлоруна кайра кетүүгө аракеттенишкен. Болжолдуу эсептөөлөр боюнча, СССР жоюлгандан кийинки биринчи он жыл ичинде КМШ өлкөлөрдөн туруктуу этникалык мекендерине 9 миллиондон ашуун адамдар жер которушкан.<sup>1016</sup>

Кыргызстандагы миграциялык процесстер өлкөнү социалдык жана экономикалык чейредөгү терең кризистик абалдан сактап калуунун маанилүү өбелгесү болгон. Миграциялык агымдардын маанилүүлүгүн аныктоочу негизги фактор болуп, калктын Кыргызстандын чегинен тышкary жактарга массалык түрдө чыгыш кетүү тенденциясы саналат.

Миграциянын негизги себептерин бир нече негизги группаларга бөлүп кароого болот:<sup>1017</sup>

1015. Матаева С.Ш. Факторы, обуславливающие направленность трудовых миграционных потоков Кыргызстан Жун.: Вестник МУК № 4 (37) 2018. – 145 с.

1016. Акаев А.А. Кыргыз Республикасындагы миграциялык процесстердин динамикасына саясат таануучулук анализ. <https://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/akaev-avtoref-kyrg.pdf>

1017. Уметова Айнур. Подходы к разработке Миграционной политики в странах Центральной Азии и Европы (Сравнительный анализ на примере Кыргызской Республики и Польши). В ки.: Открывая двери подготовке политики: Средняя Азия и Южный Кавказ. Проект Фонда Демократии ООН №.UDF-GLO-09-281. –

### Экономикалык:

- эмгек миграциясы болгон өлкөлөрдө эмгек ақынын жогорку деңгээли
- Кыргызстанда калктын жашоо деңгээлинин төмөндүгү
- социалдык – экономикалык стабилдуулуктун жоктугу

### Саясий:

- коомдук-саясий туруксуздук (2005-жылдын 24-мартиндагы жана 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуялар)
- ички саясий аренада орус тилинин статусу жөнүндө мезгил-мезгили менен талкууга түшүүсү

### Коопсуздук:

- улутчулук сезимдердин өсүшү (1990 жана 2010-жылдардагы Ош окуялары)
- үмүтсүздүк жана баш аламандык сезими, өздөрүнүн жана балдарынын келечегинин кооптуулугу.

Өз кезегинде жагымдуу миграциялык процесстер Кыргызстандагы коомдун туруктуулугуна жана өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизип келет.

Демек, Кыргызстандагы миграциялык саясат, миграциялык процесстер жана эмгек мигранттарынын коопсуздугу азыркы Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын маанилүү, артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналууга тийиш. Ошол эле учурда миграциянын

Прага, 2012. – С.107. [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf)

кайсы түрү болбосун, мамлекет үчүн бир катар актуалдуу жана кейгэйлүү проблемалар жарагыш, ез мезгилинде көңүл бурулбай жана чечилбей келе жатат.

Кечикирилбей чечүүгө негиз болгон маселелердин катарына мамлекеттер аралык келишимидер менен макулдашуулардын мыйзам чегинде так жана кыйشاусуз аткарылуусуна жетишүү, республиканын бардык аймактарында стихиялуу эмгек миграциясына чыгыш кетүүнүн алдын алыш, аларды тушундурүү жолу менен окутуп, ез алдынча кетүүгө бөгөт коюу жана мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди жоюу маселелери. Ошону менен катар мигранттардын коопсуздук кейгэйлөрү, жумуш менен камсыз кылуу, туракжай, ден соолук жана башка маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилүүсү тийиши.

Орус тилдүү калктын Кыргыстандан этнический, тарыхый мекенине чыгыш кетүү процесси СССРдин урашы менен гана эмес, экономиканын, өнер жай ишканаларынын жана айыл чарба өндүрүшүнүн кыйрашы менен да тыгыз байланыштуу болгон. Эки (1999-ж., 2009-ж.) эл каттоонун маалыматтары боюнча 1999-жылы Кыргыстандын тургундарынын арасында 397,5 миң башка өлкөлөрдөн келип жашагандар түзгөн болсо, 2009-жылы алардын саны 236,2 миң адамга кысарган.<sup>1018</sup>

1018. Мкртчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. [demoscope.ru. № 181-182, 10-23 октября, 2011. 29 с.](https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf) <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>; Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией

Кыргыстандагы калктын тышкы миграциясы абдан маанилүү фактор болуп саналат. Эгерде республиканын миграциясынын тарыхына жана экономикалык өнүгүүсүнө кайрыла турган болсок, анда Совет доорунда Кыргыстанга ыктыярдуу иммиграция мүнөздүү болгон. Кыргыстандын өнер жайын, айыл чарбасын, саламаттыкты сактоону, билим берүүнү, илимди өнүктүрүү үчүн жогорку квалификациялуу адистер КПСС БКнын тапшырмасы менен СССРдин борбордук бөлүгүнөн атайын жөнөтүлгөн.

ХХ кылымдын экинчи жарымында Кыргыз ССРи социалдык-экономикалык, илимий, билим берүү жана маданий өнүгүү жагынан алга карай эбегейсиз чоң кадам жасаганына Союздуң артарабынан келишкен жогорку квалификациялуу специалисттеринин кошкон салымы өтө жогору. Советтик Кыргызстан көп жагынан алдыңкы индустралдык-агардык борборго айланыш, республиканын бардык региондорунун социалдык-өндүрүштүк инфраструктуралары болуп көрбөгендөй өнүгүп, республика көп улуттуу өлкөгө айланган.

СССР кулагандан кийин Кыргызстан оор мезгилди баштан кечирүүгө дуушар болгон. Анткени постсоветтик мейкиндикте вертикалдык жана горизонталдык экономикалык жана кооперациялык байланыштардын кескин масштабдуу үзүлүшүнүн негизинде социалдык-экономикалык терең кризиске түш болгон. Дээрлик бардык ири өнер жай ишканалары токтолулган же жабылууга

аргасыз болгон. Анын натыйжасында массалык жумушсуздук келип чыккан. Калктын жакырлануусу башталган. Мисалы, 1990-2001-жылдары Кыргызстандын ички дүң продукциянын көлемү АКШ доллары менен эсептегендө 10,35 эсеге кыскарган. Ошол эле көрсөткүч Россияда 3,37 эсеге, Өзбекстанда 3,45 эсеге, Казакстанда 1,65 эсеге азайган. Калктын жан башына ИДПнын көлемү АКШ доллары менен эсептегендө Кыргызстанда 11,15 эсеге, Орусияда 3,32 эсеге, Өзбекстанда 4,07 эсеге, Казакстанда 1,66 эсеге азайган.<sup>1019</sup>

Кыргызстанда колхоздук жана совхоздук системанын ужумштуудай тездик темп менен жоюлушу, рыноктук атаандаштыкты объективдүү жана сезсүз түрдө идеалдаштыруу социалдык-экономикалык чейрөдө кыйраткыч натыйжаларга алыш келген. Келтирилген мисалдардан көрүнүп турғандай, акаевдик “шок терапиялык” экономикалык реформаны жүргүзүүнүн натыйжасында Кыргыз Республикасы КМШ өлкөлөрүнүн ичинде эл чарбасы толук бүлүндүрүлүп, арта калган, эң жарды мамлекетке айланган.

Жумуш издең, жашоо шарттарын жакшыртуу максатында эң алдыңкы илимпоздор, инженерлер, дарыгерлер, квалификациялуу жумушчулар Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Батыш Европага, АКШга, Израилге жана башка өлкөлөргө көчүп кетишкени таң калыштуу болбой калган.

1019. Турдиев Т.И. Социо-эколого-экономические последствия трудовой миграции населения Кыргызстана. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsio-ekologo-ekonomicheskie-posledstviya-trudovoy-migratsii-naseleniya-kyrgyzstana>

“Акыл-эстүүлөрдүн” (“утечка умов”) чыгыш кетиши Кыргызстандын социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү учун орду толгус чоң жоготуу болгон. Эгемендүүлүктүн биринчи он жылдыгында (1990-2000-жылдар) республикадан эмгекке жарамдуу калктын тышкы миграциясынын натыйжасында ички дүң продукциядагы жоготуулардын үлүшү болжол менен 3% жылдык орточо ченди түзгөн.

90-жылдар ичинде “булчуңдардын ағымы” (“утечка мускулов”), башкача айтканда Кыргыз Республикасынын эмгекке жарамдуу калкынын олуттуу бөлүгү жумуш издең, убактылуу ишке орношуу үчүн негизинен Россия Федерациясына жана Казакстанга кетүүгө аргасыз болгон. Мында калктын өтө жакырдыгы түйүндүү фактор болуп саналат, анын деңгээли чектик көрсөткүчтөрдөн дайыма 3-4 эсе ашып турат.<sup>1020</sup> Кыргызстандагы жакырчылыктын олуттуу кесепеттеринин бири – калктын масштабдуу миграциясы.

80-жылдардын аягында жана 90-жылдардын башында дүйнөлүк аренада геосаясий процесстер (Германиянын кайрадан биригиши жана Советтер Союзунун кулашы) Кыргызстанда жашашкан этническы башка улуттардын өкулдөрүнө тарыхый мекенине кайтып келүүнү чечкен калктын массалык ағылыш кетүүсүнө көңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.

1020. Турдиев Т.И. Социо-эколого-экономические последствия трудовой миграции населения Кыргызстана. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsio-ekologo-ekonomicheskie-posledstviya-trudovoy-migratsii-naseleniya-kyrgyzstana>

1989-жылдан 1991-жылга чейинки мезгил ичинде Кыргызстандан 214,9 миң адам көчүп кеткен. Мигранттардын улуттук курамы төмөнкүдөй болгон: 122 016 орустар, 25 426 немистер, 15 918 украиндер. Бул мезгилди этникалык миграция катары белгилесе болот. Ал эми 1992-жылы Кыргызстандан 103 миң адам этникалык тарыхый мекенине чыгып кетишкен.<sup>1021</sup> Миграциялык агым менен чет өлкөлөргө чыгып кетүүнүн туу чокусу 1993-жылга туура келип, республиканын аймагынан 144 миң адам чыгып кеткен.<sup>1022</sup>

1989-1998-жылдары калктын миграциялык агым менен республикадан чыгып кетүүсү 381 миң адамды же калктын дээрлик 9% ын түзгөн. 1990-жылдардын экинчи жарымында, миграция статистикасы көрсөткөндөй, республикадан чыгуу бир аз кыскарган, бирок 1999-жылы экономикалык кризистин натыйжасында кайра есө баштаган.<sup>1023</sup> Ички саясий кырдаалдын курчушу да миграцияга таасирин тийгизген: 1999 жана 2000-жылдары Өзбекстандын оппозициялык маанайдагы куралдуу топтордун

1021. Уметова Айнур. Подходы к разработке Миграционной политики в странах Центральной Азии и Европы (Сравнительный анализ на примере Кыргызской Республики и Польши). В кн.: Открывая двери подготовке политики: Средняя Азия и Южный Кавказ. Проект Фонда Демократии ООН №.UDF-GLO-09-281. – Прага, 2012. – С.107. [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf)

1022. Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – 332 с. [https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011\\_info.pdf](https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011_info.pdf)

1023. Элебаева А. Современные миграционные процессы в Кыргызстане / Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Под ред. Ж.А. Зайончковской и Г.С. Витковской. - М.: «Адамантъ», 2009. – С.384.

өкүлдөрү Тажикстандан өлкөнүн түштүгүндөгү Баткен обласы аркылуу Өзбекстанга алыш өтүү учун басып киришкен. 2000-жылы Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен “моджахеддердин” кагылышуусунун натыйжада 5,6 миң адам ички жер каторгонго мажбур болушкан.<sup>1024</sup>

2005-жылы республикада бийлик алмашкан (“жоогазын революциясы” деп аталган), аны коштогон баш аламандык да ушундай кесепттерге дуушар кылган. Натыйжада, акыркы эл каттоолор аралык мезгилдин ичинде эл аралык миграциянын эсебинен калктын азайышы 269 миң адамды, башкача айтканда калктын 5,6% түзгөн.<sup>1025</sup>

2000-жылдардагы миграциялык төмөндөөнүн кыскарышы салттуу чет өлкөлөргө чыгып кетүүнүн азайышынын эсебинен камсыздалган: 1989-1998-жылдары Кыргызстан бул өлкөлөр менен миграциялык алмашууда 102 миң, ал эми 1999-2008-жылдары 18 миң адамын жоготкон. КМШ өлкөлөрүнө агылып чыгуу дээрлик мурдагы деңгээлде сакталган, мисалы 1989 – 1998-жылдар ичинде 279 миң киши чыгып кеткен болсо, 1999 – 2008-жылдарда 251 миң киши.<sup>1026</sup> Бул эсептөөлөр

1024. Тенденции в области миграции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Обзор за 2001- 2002 годы. М.: МОМ 2002. с. 111-112; Мкртчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. demoscope.ru. № 181-182, 10-23 октября, 2011. – С.4.<https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>

1025. Мкртчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. demoscope.ru. № 181-182, 10-23 октября, 2011. – С.4. <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>; Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – С. 217. [https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011\\_info.pdf](https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011_info.pdf)

1026. Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – С. 217. <https://www.hse.ru/>

учурдагы миграциялык статистикадан алынган, алар түрүктүү жашпоо үчүн кеткендерди каттоого негизделип, убактылуу миграциялык агымдар эсепке алынган эмес.

1990 – 2010-жылдар ичинде Кыргызстандагы миграциялык агым кошуна, уч өлкө: Россия, Казакстан жана Өзбекстан менен болгон калктын тарыхый байланышы жогору болгон. Республикадан биротоло чыгыш кетишкен жарандардын 80% ушул уч өлкөгө кетишкендөр түзгөн. Россия Федерациясына миграциялык агым тынымсыз ёсуп, Казакстан менен Өзбекстандын үлүшү ақырындап азайыш баратканы байкалган. Россия иммиграциянын негизги өлкесүү катары эсептeliп жаткандин мааниси, кыязы, 1990-жылдары жана андан кийинки жылдарда кайра кайтыш келүү миграциясы менен түшүндүрүлгөн.<sup>1027</sup>

1990-жылдардын башында аталган уч өлкөгө Кыргызстандан эмиграциялангандар 60-70%ын түзсө, 2000-жылдардын аягында бул көсеткүч Россия менен Казакстанга 95% туура келген. 1990-жылдары республиканын тургундарынын 15-20% “алыссы” чет өлкөлөргө кеткенине карабастан, өлкөдөн КМШдан тышкаркы мамлекеттерге чыгуу, иш жүзүндө токтотулган.

1999-2009-жылдары КМШдан тышкаркы өлкөлөргө 19,5 миң кыргызстандык чыгыш кеткен,

data/ 2012/03/19/1264969721/Kyrg2011 info.pdf; Мкртчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. [demoscope.ru](http://demoscope.ru). № 181-182, 10-23 октября, 2011. – С.4. <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>

1027. Космарская Н.П. “Дети империи” в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992-2002). М.: Наталис, 2006. с. 58-97.

анын ичинен 14,9 миң Германияга, 2 миң АКШга, 1,3 миң Израилге кеткен. 2000-жылдары “салттуу” чет мамлекеттерге миграциянын кыскарьышы бардык постсоветтик өлкөлөрдө байкалган, мунун себеби этникалык миграциянын потенциалынын кескин азайышы жана кабыл алуучу өлкөлөрдүн, биринчи кезекте Германиянын миграциялык саясатынын катаалдашусу болгон.<sup>1028</sup>

Жалпысынан, 2000-жылдары Кыргызстандын миграциялык өнөктөшүү катары Россиянын ролу етө маанилүү болгон, ал тургай постсоветтик мейкиндикте да Кыргызстандын Россиядан миграциялык “көз карандылыгы” бүгүнкү күнгө чейин сакталыш келе жатат.

Кыргызстандын калкынын этникалык составынын өзгөрүшүнэ эл аралык миграциянын таасири етө чоң болгон. Орустардын жана башка “европалык” элдердин түпкү мекендериине агылып чыгыш кетүсү уланган, бирок 90-жылдардын аяк ченинде анын абсолюттук масштабы 1990-жылдарга салыштырмалуу кыскарган. Кыязы, миграциялык потенциалдын азайышы чоң роль ойногон болуу керек.

1989-жылы Кыргызстанда жалаң славян элдеринин (орустар, украиндер жана белорустар) саны 1033,8 миң адамды түзсө, 1999-жылы 656,9 миң адамга же 36%га кыскарган.<sup>1029</sup> Натыйжада, 1990-жылдардагы интенсивдүү миграциялык

1028. Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – С. 218. <https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011 info.pdf>

1029. Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – С. 220. <https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011 info.pdf>

процессстер республикадагы орустардын санынын үчтөн бирине жана украиналыктардын саны эки эсеге кыскарышына шарт түзгөн.<sup>1030</sup>

1990 – 1998-жылдары орустардын, украиндердин жана белорустардын миграциялык жоготуулары 247,8 миң адамды же 1989-жылдын башындағы бул элдердин санынын 24%ын түзгөн. 1999 – 2009-жылдар үчүн бул элдердин ағылыш чыгышы 153,9 миң адамды же 1999-жылдын башына карата калктын 23%ын түзгөн, башкача айтканда ағылыш чыгуунун интенсивдүүлүгү өзгөргөн эмес. Ушундай эле төмөндөө татарлар арасында да байкалган, мисалы 1990 – 1998-жылдары татар улутундагылар – 30%, ал эми 1999-2009-жылдары -22%га азайган. 1990-жылдары Кыргызстандан немецтер менен еврейлер калкынын тездик темпте, интенсивдүү ағылыш чыгыш кетүүсүнө алар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүп, 101,3 миң же 70% немец улутундагылар жана 5,6 миң же 68% еврейлер республикадан чыгыш кетишкен. Ал эми кийинки он жылдыкта өлкөдө калгандарынын жарымынан көбү кетүүгө мүмкүнчүлүк альшкан.<sup>1031</sup>

Эл аралык миграциянын натыйжасында 80-жылдары этникалык жактан гетерогендүү, б.а. көп

1030. Разработка Концепции миграционной политики Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – С.13. [https://www.aica.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.aica.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf)

1031. Мирчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. [demoscope.ru](https://demoscope.ru). № 181-182, 10-23 октября, 2011. – С. 8. <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>; Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – С. 220. [https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011\\_info.pdf](https://www.hse.ru/data/2012/03/19/1264969721/Kyrg2011_info.pdf)

улуттуу өлкө болгон Кыргызстан (өзгөчө шаар калкы үчүн) monoэтностуулукка карай тездик темп менен өзгөрө баштаган. Эл каттоо учурларында (1989-, 1999- жана 2009-жж.) айрыкча Бишкек шаарында жана Чүй облусунда Европа элдеринин көп сандаган диаспоралары сакталыш калганы менен алардын саны өлкөдөн эмиграциялануусунун жана жергиликтүү, кыргыз улутундагылардын массалык түрдө көчүп келишинин эсебинен кыскарууда. Ошол эле учурда бул процесс экономикалык факторлорго гана баш ийбестен, көп жагынан жалпы саясий кырдаал менен аныкталыш, өлкөнүн дестабилдешүүсүнө түрткү болгон.

Башка өлкөлөр менен миграциялык алмашуунун натыйжасында 1989-2007-жылдар ичинде Кыргызстандан 900 минден ашык адамдар чыгыш кетишкен, ал эми тышкы миграциянын терс сальдосу 593 минге жакын адамды түзгөн.<sup>1032</sup> Иммигранттардын эң көп саны 1996-1999-жылдарга туура келген. Кыргыз Республикасына келгендердин 80%га жакынын Кытайдан, Туркиядан, Пакистандан, Афганстандан жана Ирандан келишкен жарапдар болгон.<sup>1033</sup>

Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын аймагынан КМШ өлкөлөрүнө жана алыскы чет

1032. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – С.20. [https://www.aica.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.aica.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf)

1033. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – С.23. [https://www.aica.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.aica.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf)

өлкөлөргө 909 692 адам чыгып кеткен, анын ичинде:<sup>1034</sup>

- Россияга – 653 465 адам;
- Өзбекстанга – 52 482 адам;
- Казакстан – 84 931 адам;
- башка постсоветтик өлкөлөргө – 22 210 адам;
- алыссы чет мамлекеттерге – 96 604 адам

Статистикалык маалымат боюнча 1999-2009-жылдар ичинде биздин өлкөдө жашашкан бардык улуттардын өкүлдөрүнүн миграциялык агымы катталган. 1990-жылдары Кыргызстанга 17 минц кыргыздар жана 0,9 минц дунгандардын келиши байкалган. 1999 – 2009-жылдар ичинде казактардын миграциялык азаюусу көбөйүп, республикада жашашкан казактардын 20%ы негизинен Казакстанга жана башка өлкөлөргө чыгып кетишиген. Өзбек улутундагылардын миграциялык агымы уланган, бирок бул элдин арасында олуттуу табигый көбөйүү жогору болгондуктан, алардын Кыргызстандагы санынын азайышына алып келген эмес, тескерисинче, бир аз гана көбейүүнүн санын азайткан. Тажик улутунун арасында да миграция агымы байкалган, бирок алар Тажикстанга эмес, биринчи кезекте Россияга кетишиген. Закавказье элдеринин өкүлдөрүнүн да азайуусу байкалган.<sup>1035</sup>

Миграциялык бүмдүн негизги себептеринин бири болуп, биринчи кезекте, саясий фактор болгон.

1034. Тынаев Нурдин. Обзор миграционной ситуации в Кыргызстане: основные вызовы. С.21. [https://www.auca.kg/uploads/Migration%20Projects/Training%20materials/Migration%20sit-n\\_Tynaev.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration%20Projects/Training%20materials/Migration%20sit-n_Tynaev.pdf)

1035. Мкртчян Н., Сарыгулов Б. Миграция в современном Кыргызстане. [demoscope.ru](http://demoscope.ru). № 181-182, 10-23 октября, 2011. – С. 8-9. <https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/28e0wprgc5/74681963.pdf>;

Баарынан мурда, СССРдин урашы, улуттук аң сезимдин өсүшү жана мурдагы Советтер Союзунун бардык региондорунда улуттар аралык мамилелердин курчушу менен коштолгон. 1990-жылдары Ош шаарындагы улуттар аралык кандуу кагылышшуу да Кыргызстандын орус тилдүү калкынын тышкы миграциясынын массалык агымына күчтүү стимул болгон.<sup>1036</sup>

Эгемендүүлүк жана көз карандысыздык процесстеринин алгачкы этапында Кыргыз Республикасында эле эмес, мурдагы союздук республикалардын дээрлик бардыгында табигый жана сөзсүз түрдө моноэтникалык тенденциялар менен коштолгон. Ага орус тилдүү калктын улуттук республикаларда артыкчылыктуу өзгөчө позициясынын жоюлушуна байланыштуу “социалдык ыңгайсыздык” да белгилүү бир деңгээлде роль ойногон. Мындан тышкary, словян улутундагы калктын агылып кетишине таасир эткен дагы башка себептер:<sup>1037</sup>

- келечек жана перспективалар тууралуу тунгуюктук, б.а. өзү үчүн да, балдар үчүн да маанилүү ёбелгөлөрдүн белгисиздиги;
- этносаясий кырдаалдын туруксуздугу;

1036. Элебаева А.Б. Межэтнические отношения в постсоветских государствах Центральной Азии: динамика развития. – Бишкек, 2001. - С.107-108.

1037. Разработка Концепции миграционной политики Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – С.14. [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf); Сарыгулов Б.А. Современное состояние и перспективы межгосударственной миграции русскоязычного населения в Кыргызской Республике //Внешняя миграция русскоязычного населения Кыргызстана: проблемы и последствия. - Бишкек, 2000. - С.12.

- Россиянын колдоосуна үмүт үзүү;
- КМШ мамлекеттери чектерин жабышып, изоляциялануу процесси улантылып жатканы.

1989-жылдын 23-сентябринда кабыл алынган “Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын” орус тилин көп улуттуу республиканын турмушундагы мурдагы үстөмдүк ролунан ажыратуусу да орус тилдүүлөрдүн массалык түрдө агылыш кетүүсүнө чечүүчү ролду ойногону талашсыз. Тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алуусу менен катар эгемендүү мамлекеттин кадрдык саясатында этноцентристик үстөмдүк күчтөлүп, иш жүзүндө мамлекеттик бардык бийликтин деңгээлдериндеги жетекчи кызматтарда иштешкен башка улуттун өкүлдөрүнүн ордуна титулдук этникалык топтун өкүлдөрүнүн ээлөөсү да, албетте таасири чоң болгон.

Биринчи этап, 1990-жылдардын башынан тартыш ортосуна чейин уланатылган. Бул мезгилде республикада жашашкан орус тилдүү калктын саясий жана экономикалык себептерден улам жана тарыхый этникалык мекенине кайтыш кетүү учун туруктуу көчүп кетүүсү менен мунездөлгөн.

Ал эми экинчи мезгил 1993-1994 жылдардан тартыш байкалат жана негизги өзгөчөлүгү бил мезгилде миграцияда кыргыздар жана башка улуттардын көчүүсү жумуш издөө менен тийиштүү болгондугунда жана көп учурда Россия Федерациисына көчүү менен байланыштуу түшүнүрүлөт. Ал эми миграциянын жаңы толкуну 1999-жылдан башталат жана жергиликтүү улуттун жумушчу күчүнүн экономикалык абалдарга бай-

ланыштуу чет өлкөлөргө, Россия Федерациясы жана Казакстанга кетүүсү менен коштолгон.<sup>1038</sup>

1989-жылдан 1995-жылдын биринчи жарымна чейин республикадан 286,4 миң адам чыгыш кеткен, бул ушул мезгилде мурдагы жашаган жеринен кеткен бардык катталган адамдардын жалпы санынын 51,8%ын түзгөн (552,5 миң).<sup>1039</sup> Бул көрсөткүчтөр тышкы миграциянын масштабын көрсөтүп турат. Эгерде 1993-жылы республикада жалпысынан 4502,0 миң адам жашап, алардын 840,5 миң орус улутундагылар деп эсептелсе, 1994-жылы, башкача айтканда, бир эле жылдын ичинде калктын жалпы саны 39,4 минге (4462,6 миң адам), же 0,9%га кыскарган, ал эми орус улутундагылардын саны 84,3 миң адамга (756,3 минге чейин), же 10,3% кыскарган.<sup>1040</sup>

Тышкы миграциянын пиги 1993-жылга туура келип, Кыргызстандан расмий катталган 120,6 миң мигрант чыгыш кеткен. Эгерде жалаң орус улутундагылар жөнүндө айта турган болсок, алар Кыргызстандан кеткендердин негизги массивин түзүшкөн: ошол эле 1993-жылдагы рекорддук миграцияда 89,9 миң адам чыгыш кетип, жалпы кеткендердин 62,7% ын түзгөн.<sup>1041</sup> 1990-жылдан 1994-

1038. Сулайманова Б.Б. Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/578905>

1039. Социально-экономические проблемы миграции населения Киргизской Республики (1991 — 1996 гг.). Бишкек, 1997. С. 38.

1040. Демографический ежегодник Киргизской Республики. 1996 год. Б.: 1997. — С. 34 — 35.

1041. Социально-экономические проблемы миграции населения Киргизской Республики... С. 77, 39, 85; Немешина Л., Омаров Н., Панарин С. Русские Кыргызстана в 1990—2000-е годы:

жылга чейин республикадагы орустардын саны 917,6 миң кишиден 756,3 миңге чейин азайган. Алар бүткүл калктасты үлүшү 21,0%ды түзгөн болсо эми 17,1%га чейин төмөндөгөн.<sup>1042</sup>

Ал эми 1995-жылдан 1998-жылга чейин республикадан орус тилдүү улуттардын миграциясынын динамикалык көрсөткүчтөрү төмөндөө темпинде болгон. 1998-жылы Кыргызстандан орус тилдүүлөрдүн миграциясы 10 минден ашкан эмес.<sup>1043</sup> Бирок 1998-жылдардан кийин мурда чыгыш кетишкен орус тилдүүлөрдүн бир аз бөлүгүндө Кыргыз Республикасына кайтыш келүү процесси башталган. Кайтыш келишкендердин көпчүлүгү квалификациялуу жумушчулар, инженерлер жана техниктер болгон. 1990-жылдардын аягында – 2000-жылдардын башында кыргыз эмес улутундагылардын миграциялык процесстердин турукташуу мезгили аяктайт.<sup>1044</sup>

Өлкөнүн экономикасынын масштабы жетиштүү сандагы жумуш орундарын түзгөн эмес жана калктын ёсуп жаткан керектөөлөрүн канаттан-

---

динамика размерности, качественные сдвиги, оценка адаптации. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-kirgystana-v-1990-2000-e-gody-dinamika-razmernosti-kachestvennye-sdvigi-otsenka-adaptatsii>

1042. Демографический ежегодник Киргизской Республики. 1996 год. Б.: 1997. – С. 34 – 35.

1043. Немешина Л., Омаров Н., Панарин С. Русские Кыргызстана в 1990–2000-е годы: динамика размерности, качественные сдвиги, оценка адаптации. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-kirgystana-v-1990-2000-e-gody-dinamika-razmernosti-kachestvennye-sdvigi-otsenka-adaptatsii>

1044. Немешина Л., Омаров Н., Панарин С. Русские Кыргызстана в 1990–2000-е годы: динамика размерности, качественные сдвиги, оценка адаптации. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-kirgystana-v-1990-2000-e-gody-dinamika-razmernosti-kachestvennye-sdvigi-otsenka-adaptatsii>

дырган эмгек акынын жетиштүү деңгээлин берген эмес. Ошол мезгилде басымдуу роль ойногон этносаясий факторлор менен катар миграциялык активдүүлүккө бүткүл союздук чарбалык байланыштардын ыдырашы, өнер жай өндүрүшүнүн кыскарышы да таасирин тийгизип, калктын жумуш издеөдөгү территориялык миграциялык агымын күчтөкөн. 90-жылдардагы экономикалык терең кризис калктын киреше деңгээлинин төмөндөшүнө, коррупциянын ёсушунө, криминалдын активдешүүсүнө, экономикадагы терс көрүнүштөрдүн көбөйшүнө алыш келген.

Экономикалык сектордун өнүгүү динамикасынын туруксуз мүнөзү жана анын натыйжасында ички эмгек рыногундагы кырдаалдын курчушу калктын эмгекке жарамдуу белүгүнүн миграциялык жүрүм-турумун кальштандырган. Республикаданы миграциялык кризистин күчөшү, жумушсуздуктун деңгээлинин ёсушу, өлкөнүн ичинде киреше табуу мүмкүнчүлүгүнүн кескин кыскарышы калктын “жумушчу булчундардын” (“утечка мускулов”) республикадан чет өлкөлөргө миграциялык агымынын ёсүүсүнө алдын ала түрткү берген.

Кыргызстанда эмгек миграциясы эгемендүүлүктүн алгачкы күнүнөн бери эң чоң жана көрүнүктүү миграциялык тренд болуп калды. Эмгек миграциясы – бул Кыргызстандагы жумушсуздардын көп белүгүн ёзуне камтыган альтернативалуу, кеңири жеткиликтүү иш чөйрөсүнө айланган. Эмгек миграциясынын процесси 90-жылдардын ортосунан бери официалдуу учетко алына баштаган. Кыргызстанда экономикалык кыйынчылыктардын натыйжасында түпкүлүктүү кыргыз улуттун өкул-

дерүнөн жумушчы күчүнүн экспортунун өсүшүнүн табигый процесси 90-жылдардын башында эле башталган. Тарыхый жалпылыктын болушуна жана тилдик тоскоолдуктардын жоктугuna байланыштуу Кыргызстандан эмгек миграциясынын негизги багыттары Россия менен Казакстан болуп саналган.<sup>1045</sup>

Эмгек миграциясынын процесси 90-жылдардын орто ченинен тартып республикада официалдуу каттоосу белгиленип, Кыргызстанда түпкүлүктүү улуттун өкүлдерүнүн жумушчы күчүн экспорттоонун табигый процесси жүргүзүлө баштаган. 1994-1997-жылдары жумуш издең 200 мингे жакын кыргыз улутундагылар эмиграцияланган. 2002-жылдан 2006-жылга чейинки мезгилде өлкөдөн чыгыш кеткен кыргыздардын үлүшү бардык чыгыш кеткендөрдин санынын 16,7% түзгөн.<sup>1046</sup>

Кыргызстанда эмгек мигранттарынын негизги ағымы дагы эле уюшкан жана жөнгө салынган миграциядан тышкары, негизинен стихиялуу, мыйзамсыз жүргүзүп келе жатат. Ар кандай эсептөөлөр боюнча, эмгек мигранттарынын 80ден 90%га чейин расмий эмес каналдар аркылуу, тууган-тууш-

1045. Омаров Н.М. Миграционные процессы в Кыргызской Республике в годы независимости: Итоги десятилетия. – Бишкек: Технология, 2001. – С. 19.

1046. Уметова Айнур. Подходы к разработке Миграционной политики в странах Центральной Азии и Европы (Сравнительный анализ на примере Кыргызской Республики и Польши). В кн.: Открывая двери подготовке политики: Средняя Азия и Южный Кавказ. Проект Фонда Демократии ООН №.UDF-GLO-09-281. – Прага, 2012. – С.107. [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/Umetova,%20migration%20policy%20paper,%20Russ.pdf)

кандарынын жана тааныштарынын чакырыгы менен өмүрүн тобокелге салып кетип жатышпат.<sup>1047</sup>

Эмгек миграциясында эң активдүү болуп эмгекке жарамдуу курактагы жарапдар эсептелет. Эмгек мигранттарына социалдык сурамжылоо жүргүзүлгөндө гендердик жана курактык түзүмдөрдүн бирдей эместиги аныкталган. Эмгек миграциясына калктын дээрлик бардык жынысы жана курагы, кесиптик, социалдык жана аймактык топтору тартылган. Социалдык сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча басымдуу, эң көп группаны 16 жаштан 36 жашка чейинкилер түзгөн; 16 – 25 жаштагылар сурамжылоого катышкандардын 44,1%н, 26 – 35 жаштагылар 31,4%ды жана 36 жаштан жогоркулар 6,8%ды түзгөн.<sup>1048</sup>

Демек, тышкы эмгек миграциясынын курамын негизинен жаштардан түзүлгөнү аныкталган. Мигранттардын жаш курагы жана ага байланыштуу жеke потенциалы аларга эмгек миграциясынын жүрүшүндө алынган өтө чоң физикалык, психологиялык жана моралдык жүктөрдү компенсациялоого мүмкүндүк берген. Респонденттердин жарымынан көбү орто (52,2%) жана жогорку (36,7%) билимге ээ экендиги аныкталган. Сурамжылоодо эмгек мигранттарынын гендердик балансы төмөнкүдөй болгон: эркектер 56,5%ды жана аялдар 43,5%ды түзүшкөн. Эмгек мигранттарынын басымдуу

1047. Мусабаева А. Аналитическая заметка Политика экспорта рабочей силы: вызовы для Кыргызстана [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Musabaeva\\_rus.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Musabaeva_rus.pdf).

1048. Элебаева А. Миграционная политика кыргызской республики в современных условиях. <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-kyrgyzskoy-respublikii-v-sovremennyh-usloviyah>

көпчүлүк белугүн кыргыз улутунун өкүлдөрү түзүп, алар 97,2%ды түзгөн. Башка улуттардын үлүшү 1%дан ашкан эмес. Сурамжылоого катышкандардын 55,1%ы үй-бүлөлүү болсо, 41,9%ы бойдок жаштар, алардын айрымдары Россияга туугандары менен кетишиген.<sup>1049</sup> Эмгек миграциясынын курамын негизинен айыл тургундары түзөт.

Профессор А.Элебаевын социалогиялык изилдөөсү көрсөткөндөй, эмгек миграциясында жургөн респонденттердин 38,2%ы дагы деле эч кандай документ түзүшкөн эмес, бул категориянын 38,8%ын жаштар түзгөн. Ошол эле учурда респонденттердин 34,1%ы иш берүүчү менен келишим түзүүгө жетишиген, ал эми 17,7%ы жумушка легалсыз орношкондон кийин келишимди жолжоболоштурууну күтүшкөн. Сурамжылоого катышкандардын 6,3%ы гана иш менен камсыз кылуу кызматы аркылуу келишим түзүшкөн, ал эми 3,3%ы – тиешелүү мамлекеттер аралык келишимдин алкагында ишке орношкон.<sup>1050</sup>

Кыргызстандык эмгек мигранттарынын 60%дан ашыгы мыйзамсыз, башкача айтканда, каттоосу жана иштөөгө уруксаты жок, айласыз иштегенге аргасыз болушат. Кыргызстандык мигранттардын жарымынан көбү жумуш берүүчүлөр тарабынан нормадан ашыкча иштөөгө аргасыз болушат.<sup>1051</sup>

1049. Элебаева А. Миграционная политика кыргызской Республики в современных условиях. <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-kyrgyzskoy-respublikii-v-sovremennyih-usloviyah>

1050. Элебаева А. Миграционная политика кыргызской Республики в современных условиях. <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-kyrgyzskoy-respublikii-v-sovremennyih-usloviyah>

1051. Институт Центральной Азии и Кавказа, Исследовательская программа "Шелковый путь"; Эрика Марат "Трудовая

Кыргызстандан эмгек миграциясынын көлемүнүн консолидацияланган эксперттик эсептөөлөрү боюнча, республиканын чет өлкөлөрдө иштеген жарапардынын саны 600 мингэ жетет, бул 360 мингэ жакын мигрант чет өлкөлөрдө мыйзамсыз иштеп жүргөнүн же иштеп жатканын билдирет. Кыргызстандын эмгек миграциясынын негизги вектору Россия менен Казакстанга багытталгандыктан, мыйзамсыз мигранттардын басымдуу белугү дал ушул эки өлкөдө топтолгону эч кандай жашыруун сыр болгон эмес. Мындай маалыматтарды россиялык жана казакстандык ММКлардагы кыргызстандык мигранттардын аталган өлкөлөрдө кармалышы тууралуу маалыматында да тастыкталган.<sup>1052</sup>

Мыйзамсыз эмгек эмигранттарын Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү мыйзам боюнча кыргыз жарапардын каттап, так учетун жүргүзүүгө милдеттүү. Бирок бул ишти биздин чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөр ар кандай себептер менен жеткиликтүү аткарыштай келет. Мигранттардын көбү чет өлкөдө мыйзамсыз иштеп жүрүшкөндүктөн, чет жактагы кыргызстандыктардынын саны боюнча иш жүзүндө статистикалык

---

миграция в Центральной Азии. Последствия глобального экономического кризиса", Публикация "Шелкового пути", май, 2009 г., [http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/0905\\_migration.pdf](http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/0905_migration.pdf)

1052. Российское информационное агентство "Новый регион": "В центре Москвы задержаны 50 нелегальных мигрантов из Кыргызстана", <http://www.nr2.ru/moskow/159269.html>; Телеканал "Мир": "Более тысячи нелегальных мигрантов задержаны в Алматы", <http://mir24.tv/news/incidentes/3197>; Кыргызстан Расширенный миграционный профиль 2010. – 75 с. file:///C:/Users/Dosbol/Downloads/Kyrgyzstan Extended Migration Profile ru%20(1).pdf

так маалымат жок. Кыргыз бийликтери эмгек мигранттарын кабыл алган елкөлөрдүн миграциялык органдары тарабынан берилген статистиканы колдонуу менен гана чектелишет. Миграциялык агым менен жүрушкөн Кыргызстандык жарандардын так маалыматы бүгүнкү күнгө чейин жок. ММКда, илимий эмгектерде бирине бири дал келбegen, так эмес, ар кандай маалыматтар жүрөт.

Статистикалык официалдуу маалыматтар боюнча Кыргызстандан эмгек миграциясынын агымы 340 миң адам деп эсептелсе, айрым маалыматтарда 500 миң, аттүгүл 1 миллион адам деген цифралар айтылыш да, жазылыш да жүрөт.<sup>1053</sup>

Эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгү елкөнүн түштүк аймактарынан болгону белгилүү болгон. Жогорку Кеңештин эмгек миграциясы боюнча комитетинин мурдагы жетекчиси К.Исабековдун айтымында, кыргызстандык эмгек мигранттарынын 90% түштүк облустарынан, ал эми 10% гана Кыргызстандын түндүк аймагынан болгонун кабарлаган. Көптөгөн эмгек мигранттары Россиянын же Казакстандын жарандыгын алууну көздешет. Мисалы, колдо болгон маалыматтар боюнча, акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстандын 100 миндей жараны Россиянын жарандыгын алган.<sup>1054</sup>

Башка өлкөлөргө жумуш издең, иштөө үчүн баруу Кыргызстандын жашоочулары үчүн дагы эле сейрек көрүнүш болгон, бирок Кореяга туруктуу миграциялык каналдар түзүлгөн.<sup>1055</sup> Кыргызстандык мигранттар акырындап Туркиянын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Сириянын, Ливандын, Кувейттин эмгек рыногун өздөштүрө башташып,<sup>1056</sup> бүгүнкү күнү кыргыз мигранттары көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эмгектенишүүдө.

Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдындағы жарандарды чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борборунун билдириген официалдуу маалыматы боюнча, 2022-жылдын февраль айына карата чет өлкөлөрдө эмгектенишкен кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллион 118 минди түзгөн. Маалымат боюнча, Россияда мигранттардын саны 1 миллион 63 минди түзгөн. Экинчи орунда Казакстан турат. Ал жерде 30 миң, Туркияда 20 миң, АКШ жана араб өлкөлөрүндө 10 минден, Германия, Канада жана Италияда 6 миң, Түштүк Кореяда 5 минден ашуун адам эмгектенишет. Мындан тышкары, 76 миң кыргызстандык кара тизмеге киргизилгендикten Россия Федерациясына киругү укугуunan ажыратылган.<sup>1057</sup> Официал-

[public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms\\_308867.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms_308867.pdf)

1055. Солтоева А. Лучше работать в Сеуле, чем в ауле / Вечерний Бишкек, 3 апреля 2007 года.

1056. Элебаева А. Современные миграционные процессы в Кыргызстане / Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Под ред. Ж.А. Зайончковской и Г.С. Витковской. -М.: "Адамантъ". 2009, с. 391.

1057. Подольская Дарья. Бишкек - 24.kg, 10 февраля 2022. За рубежом работает 1 миллион 188 тысяч граждан Кыргызстана.

1053. АКИ-пресс со ссылкой на данные ГКМЗ, 6 февраля 2008 г.; Трудовая миграция и продуктивное использование человеческих ресурсов Кыргызская Республика Бишкек 2009. – С. 19. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms\\_308867.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms_308867.pdf);

1054. АКИ-пресс, 2 февраля 2008 г.; Трудовая миграция и продуктивное использование человеческих ресурсов Кыргызская Республика Бишкек 2009. – С.19. <https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/>

дуу каттоого алынбаган, мыйзамсыз иштеп жүрүшкөн мигранттардын саны канча экени бүгүнкү күнү да белгисиз.

Негизинен мигранттар жыл бою иштешет (67,1%), алардын учтөн бири гана сезондук иштерде иштешет. Кыргыз мигранттары негизинен курулуш тармагында – 25,8%, соодада – 22,1%, тейлөөдө – 12,4% жана коомдук тамактанууда – 9% иштешет. Мигранттардын кыйла аз сандагысы жеке үй чарбаларында – 4,6% жана өнөр жайда – 3,9% гана тартылган. Бир аз көбүрөөгү тигүү тармагында иштешип, ал – 7,7%ды, ал эми транспорт жана байланыш тармагында – 6,2%ды түзгөн.<sup>1058</sup>

Эгемендүүлүк жылдар ичинде өлкөнүн социалдык-экономикалык абалынын өнүгүшү эмгек миграция процесстеринин турукташына жана мигранттардын акча которууларына көз каранды болуп калган. Эмгек мигранттары үй-бүлөлөрүн жыргалчылыктан чыгаруу максатында чет өлкөлөрдө эмне деген азап-тозокторду баштан кечирип, “тиштеринин кирин сорушуп” тапкан каражаттарын ата-энелерине жөнөтүшөт. Эмгек мигранттарынын үй-бүлөлөрүнө экономикалык колдоо көрсөтүүсүнүн натыйжасында үй чарбачылыгында жана жашоо деңгээлдеринде өзгөрүүлөр болуп жатат. Мигранттардын жөнөткөн каражаттарынын негизинеде калктын жашоо шарты жакшырып, керектөөлөрдүн

[https://24.kg/obschestvo/223469\\_zarubejom\\_rabotaet\\_1million\\_188\\_tyis\\_yach\\_grajdan\\_kyrgyzstana:/](https://24.kg/obschestvo/223469_zarubejom_rabotaet_1million_188_tyis_yach_grajdan_kyrgyzstana/)

1058. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – С.37. [https://www.ausa.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.ausa.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf).

структурасы өзгөргөн. Каражаттын белгилүү бир бөлүгү үй-бүлөнүн күндөлүк тиричилигине жана билим берүүгө, башкача айтканда балдарын окутууга жумшалат. Сарамжалдуу үй-бүлөлөр каражаттын бир бөлүгүн чакан бизнеси өнүктүрүүгө, ишкердик үчүн шарттарды түзүүгө жумшашат.

Ошону менен бирге, эмгек мигранттарынын кирешелери локалдык аймактарды (кичи Мекендерди) өнүктүрүүгө багытталган кайрымдуулук жардамын көрсөтүүгө, социалдык объекттерди (мектептерди, бала бакчаларды) курууга же ондоого жана чакан ишканаларды (кондитердик, тигүү цехтерди) ачууга багытталган жакшы жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

Кыргызстанда акыркы отуз жыл ичиндеги миграциялык процесстердин динамикасын жана акча которуулардын көлөмүн талдоо өлкөдөгү бул процесстерге мүнәздүү болгон негизги тенденцияларды жана спецификалык өзгөчөлүктөрдү аныктоого мүмкүндүк берет.

Республикадагы миграциялык процесстерге таасирин тийгизген спецификалык фактор – калктын санын тездик темп менен өсүү фактору. Мисалы, 1989-жылдагы эл каттоонун маалыматы боюнча Кыргыз Республикасындагы жараптардын саны 4 257 755 адамды түзсө, он жылдан кийин, 1999-жылдагы эл каттоодо – 4 822 938 адам. Ал эми кийинки он жылдыкта (2000-2009) – 5 362 793 адамга өскөн. Кыргызстандын калкынын жалпы санынын ичинен кыргыздардын салыштырма салмагы 1989-жылы 52,37%ды түзсө, 1999-жылы –

64,86%ды, ал эми 2009-жылдагы эл каттоонун маалыматтары боюнча – 70,95%ды түзгөн.<sup>1059</sup>

Кыргыз Республикасынын эл аралык акча которуулар боюнча атайын мыйзамдары жок. Которулуп келген акчалардын өлчөмү боюнча укуктук чектөөлөр да жок. Алар акча жөнөткөн елкөлөрдүн акча которуу мыйзамдары же акча которуучу оператордун ички эрежелери менен жөнгө салынып келген.

2006-жылы АБРдин иликтөөлөрүнүн маалыматтары боюнча мигранттардын көпчүлүгү (78,5%) коммерциялык банктар жана алардын филиалдары, башкача айтканда, формалдуу каналдар аркылуу акча которуучу операторду пайдалана тургандыгын жана которулган акчалардын көпчүлүк бөлүгү (78,2%) Кыргызстанга ушул каналдар аркылуу келе тургандыгын көрсөткөн.<sup>1060</sup>

Мигранттардын үй-бүлөлөргө жөнөтүп турушкан акчалардын орточо суммасы 11 миң рублди түзгөн. Медианалык жана модалдык көрсөткүч

1059. Атабаева Г.К. Влияние денежных переводов мигрантов на экономический рост Кыргызстана. <http://inec.kg/wp-content/uploads/2019/06/Dissertatsionnaya-rabota-Atabaeva-Gulnaz-converted.pdf>. Хауг, В. Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии (полностью опубликовано в книге "Население Кыргызстана" / Под ред. З. Кудабаева, М. Гийо, М. Денисенко - Б.: 2004. с.109-157) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php>. – Загл. с экрана.

1060. Отчет «Переводы международных мигрантов и бедность в Кыргызской Республике», 2007 год, Проект АБР «Исследование по переводам международных мигрантов в Центральной Азии и на Южном Кавказе»; Дүйнөлүк экономикалык каатчылыктын Кыргызстандан Россияга эмгектик миграцияга тийгизген таасири: Сапаттык баяндама жана сандык изилдөө – Б.: 2009. – 83 – 84-бб. <https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/40541.pdf>;

10 миң рубль болгон. Бир жолку акча которуунун орточо өлчөмү 1 миң рублдан 100 миң рублга чейинкини түзгөн. Орточо ар бир мигрантка жылышына 4,2 жолудан акча которуу туура келген.<sup>1061</sup>

Акча которуу боюнча социологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, сурамжылоого катышкан мигранттардын дээрлик 40% ай сайын үйлөрүнө акча жөнөтүп турушкан. Кыргызстандык мигранттын айлык кирешеси орточо 400 АКШ долларын түзгөн. Ал эми акча которуулардын суммасы 200 АКШ долларынан аз болгон. Мигранттардын акча которуулары орто эсеп менен алган маяналарынын 40%дан ашыгын түзгөн. Сурамжыланган кыргызстандык эмгек мигранттарынын 13,6%ы үйлөрүнө 50 АКШ долларынан аз, 30,6% – 50 АКШ долларынан 100 АКШ долларына чейин, 13,9% – 101 АКШ долларынан 150 АКШ долларына чейин, 16,9% – 151 АКШ долларынан 200 АКШ долларына чейин, 47% мигранттар айлык кирешинин 50 жана андан ашык пайызын жөнөтүшкөдүгү аныкталган.<sup>1062</sup>

Сурамжыланган эмгек мигранттарынын 19,7% ай сайын, 37,6% – эки айда бир жолу, 29% – жарым жылда бир, 8,7% – жылышына бир жолу, 1,3% – бир жылга жетпеген мезгилде акча которуп турушканын билдиришкен. Сурамжылоого

1061. Дүйнөлүк экономикалык каатчылыктын Кыргызстандан Россияга эмгектик миграцияга тийгизген таасири: Сапаттык баяндама жана сандык изилдөө – Б.: 2009. – 83 – 84-бб. <https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/40541.pdf>

1062. Тынаев Нурдин. Обзор миграционной ситуации в Кыргызстане: основные вызовы. С.33. <https://www.auca.kg/uploads/Migration%20Projects/Training%20materials/Migration sit-n Tynaev.pdf>

каташкан эмгек мигранттарынын 42,4%ы банкттар аркылуу которуюуларды, 7,2%ы почталык которуюуларды, 3,1%ы жеке адамдар аркылуу акча которуюуларды, 22,2%ы үйгө кеткен досторунан берип жиберүү менен, ал эми 22,8%ы тез акча которуюу системаларын колдонушкан (Western Union, Anelik, Unistream, жана башкалар).<sup>1063</sup>

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чөт өлкөлөрдөн акча которуюулардын жалпы наркын өлчөө үчүн акча которуюу системалары жана коммерциялык банктар тарабынан берилген маалыматтарды гана пайдаланат. Ал эми банктардан сырткарды ар кандай жолдор менен жөнөтүлгөн акчалар менен товар түрүндө келген мүлкөрдүн эсебин алууга мамлекет үчүн кызыксыз болгондуктан, ага көңүл да бурулган эмес.

Ошол эле учурда эмгек мигранттары башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшүп, өздөрүнүн ар кандай жеке муктаждыктар үчүн алган маяналарынын белгилүү бир бөлүгүн сарпташкан. Респонденттердин дээрлик 25%ы иштеп тапкан каражатынын 55%дан ашыгын өздөрүнүн жеке жашоосуна жумшашкан. Ал эми мигранттардын 26 – 50%ы тапкандарынын 40%га чейинкисин өздөрүнүн жашоосуна жумшашкан.<sup>1064</sup>

Эмгек мигранттарынын үй-бүлөлөрүнүн реалдуу кирешелерине акча которуюулардын эбегей-

сиз чоң салымы керектөө чыгымдарынын кескин есүшүнө шарт түзүп, бул өз кезегинде ИДПНЫН реалдуу көлемүнө оң таасирин тийгизген. Керектөө чыгымдарынын өсүшү импорттун эбегейсиз көбөйүшүнө жана соода тартыштыгынын есүшүнө алып келген. Бул, биринчи кезекте мигранттардын акча которуюуларынын көлемүнүн өсүшү менен шартталган. Эмгек мигранттарынын акча которуюулары республиканын реалдуу экономикасына капиталдык салым катары эмес, негизинен керектөө чыгымдарын жана турак жай курулушун өстүрүүгө жумшалган.

Убакыттын өтүшү менен Кыргызстандан Россияга барган эмгек мигранттарынын саны көбөйүп, акча которуюулардын көлемү да ескөн. Банк аркылуу акча түрүндөгү которуюулар жалпы которуюунун 95%ын түзүп, которуюулардын калган 5%ы товар түрүндө болгон. Экономика илимдеринин доктору, КРСУнун профессору Г.В.Кумысковдун изилдөөсү боюнча Кыргызстанда бир үй-бүлөгө акча которуюунун жылдык орточо суммасы 1380 доллардан туура келген.<sup>1065</sup>

Комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча акча которуюулардын дээрлик 75%ы Кыргыз Республикасынын түштүк областарына туура келген. Ошол эле учурда акча которуюулардын 80%дан ашыгы Россияда иштешкен мигранттардан келген.<sup>1066</sup>

1063. Тынаев Нурдин. Обзор миграционной ситуации в Кыргызстане: основные вызовы. С.33. [https://www.auca.kg/uploads/Migration%20Projects/Training%20materials/Migration%20sit-n\\_Tyunaev.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration%20Projects/Training%20materials/Migration%20sit-n_Tyunaev.pdf)

1064. Разработка Концепции миграционной политики Кыргызской Республики. Бишкек – 2013. – С.39. [https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf)

1065. Кумсков Г.В. Тенденции динамики денежных переводов трудовых мигрантов // Вестник КРСУ. 2012. Т. 12. № 4. С. 55-59. URL: <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/3772.pdf>;

1066. Турдиев Т.И. Социо-эколого-экономические последствия трудовой миграции населения Кыргызстана. <https://cyberleninka.ru/>

Россия Федерациясынын дээрлик бардык региондорунда россиялык жумуш берүүчүлөр негизинен Кыргыз Республикасынан келишкен эмгек мигранттарын жумушка алууда бир топ артыкчылыштарды берип келишет. Анткени кыргыз улуттундагы мигранттар башка постсоветтик мамлекеттерден келишкен мигранттарга салыштырмалуу алар, биринчи кезекте мыйзамдан чыкпаганга аракет кылышканыгы, сабаттуулугу, орус тилин билүүсү жана куулук-шумдугунун жоктугу, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткаруусу жагынан кыргыз мигранттары көп жылдык эмгектери менен далилдегендигинде болгон.<sup>1067</sup>

Профессор Б.Абытов статкомдун расмий маалыматтарынан жана ар кандай башка булактарга жарыяланган официалдуу маалыматтарга таянуу менен Кыргызстан эгемендүүлүктөн бери, 32 жыл ичинде тышкы эмгек мигранттарынын санын анализдеп, төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдү берген:<sup>1068</sup>

[article/n/sotsio-ekologo-ekonomicheskie-posledstviya-trudovoy-migratsii-naseleniya-kyrgyzstana](#); Кумсков Г.В. Тенденции динамики денежных переводов трудовых мигрантов // Вестник КРСУ. 2012. Т. 12. № 4. С. 55-59. URL: <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/3772.pdf>

1067. Турдиев Т.И. Факторы социальной и экологической устойчивости Кыргызстана: монография. – М.: МАКС Пресс, 2013. – С.144.

1068. Абытов Б. 7 Февраля 2023. Проблемы безопасности мигрантов Кыргызстана: факты, реалии и последствия. [https://mnenie.akipress.org/unews/un\\_post:27077](https://mnenie.akipress.org/unews/un_post:27077); <https://ru.kyrgyztoday.org/archives/452269>

1990-ж. миң киши	1994-ж. миң киши	1998-ж. миң киши	2001-ж. миң киши	2006-ж. миң киши	2010-ж. миң киши	2014-ж. миң киши	2018-ж. миң киши	2022-ж. миң киши
82,9	71,2	15,8	31,6	163,4	137,4	526,0	263,4	1.118 [7]
-	1994-97 г.- 200,0 [8]	2003 - 300,0 [9]	161,4 [10]	137,4 [11]	571716 [12]	640,0	1.118 [14]	

Тогуз жыл ичин анализдеген таблицадан көрүнүп тургандай, ар бир төрт жылда республикадан чет өлкөлөргө кетишкен эмгек мигранттардын саны орто эсеп менен 2409,7 миң адамды түзгөн. Эң кызыгы статкомдун жарыялаган маалыматы менен Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин жетекчилери берген маалыматтарда айырмачылыштар орун алган. Чет өлкөлөрдө, анын ичинде Россияда, Казакстанда, Туркияда, Кореяда жана башка алышкы өлкөлөрдө расмий катталган, мыйзамдуу түрдө эмгекке тартылган канча мигрант бар жана мыйзамсыз, ар кандай жолдор менен келишкен канча эмгек мигранттар болгондугу тууралуу бир да так маалымат бүгүнкү күнгө чейин жок.

Республикада жумуш орундардын жетишсиздигине, турмуштун оордугуна байланыштуу калктын эмгекке жарамдуу басымдуу бөлүгү үй-бүлөлөрүн багуу максатында, эгемендүүлүккө ээ болгондон бери, чет өлкөлөргө жыл сайын кетип жаткандардын жалпы суммардык саны канчага жеткени белгисиз жана аны анализдеген мамлекеттик уюм да жок. Миграция проблемасы мамле-

кеттик деңгээлдеги эң кейгөйлүү, кечиктирилбей чечүүгө тийиш болгон проблема.

Албетте, эмгек миграциясы көптөгөн социалдык жана экономикалык эффекттер менен байланышкан. Атап айтканда, эмгектин журушундө мигранттар объективдүү түрдө квалификациясын жогорулатыш, өндүрүштүк жана башкаруу тажрыйбасын топтошот. Уюштуруучулук жөндөмүнүн деңгээлин жогорулатышат, ошондой эле чакан жана орто бизнести өнүктүрүү учун баштапкы капиталды түзүштөт, рынок экономикасынын локомотиви болгон орто таптын калыптанышына чындал көмөк көрсөтүштөт.

Мындан тышкary, эмгек миграциясы бизнестин жана рыноктук мамилелердин мектебине айланыш, дүйнөлүк бизнес тажрыйбасын өздөштүрүүн активдүү каражаты катары экономикалык жана башка ишмердүүлүктүн интенсивдүү катализатору болуп саналыш калды.

Республиканын жергиликтүү калкынын чет өлкөлөргө эмгек миграциясы менен чыгып кетишкендөрдин өлкөнүн келечегине тийгизген терс жана оң жактары бар. Алгач эмгек миграциясынын айрым терс жактары:<sup>1069</sup>

- республикадан чыгып кетишкен Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын эмес ошол, кабыл алган мамлекеттердин улуттук байлыгын өстүрүүгө салым кошшууда. Чет өлкөлөрдө иштеп жатышкан биздин эмигрант-мекендештер тапкан каражат-

1069. Эргешбаев У.Ж. Социально-экономические последствия современных миграционных процессов в Кыргызстане. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya-sovremennyh-migratsionnyh-protsessov-v-kyrgyzstane-1>

тарынын олуттуу бөлүгүн ошол өлкөнүн экономикасын өстүрүү учун жумшашат;

- Кыргызстандан калктын эң мыкты, атаандаштыкка жөндөмдүү жана демилгелүү бөлүгү эмгек миграциясы менен чет өлкөлөргө кетип жатат, мындан улуттук экономика жабыр тартыш, эмгекке жарамдуу калктын саны кыскарууда;

- жаштардын массалык түрдө иш издең өлкөдөн чыгып кетипши Кыргызстандын демографиялык абалына, үй-бүлөлүк мамилелерге, улуттук каада-салттардын уланышына терс таасириин тийгизет;

- мигранттардын акча которууларынын жана капиталдарынын көлөмүн аныктап, алдын ала болжолдоо айтуу етө кыйын. Чет өлкөлөрдө мигранттар канчалык көп мезгил жашап, иштеп калышса, алардын акча которуулары да азайыш, мекени менен болгон байланышы акырындап солгундайт.

Отуз жылдык мезгил ичинде эмгек миграциясынын, өзгөчө Кыргызстандын түпкүлүктүү калкына жана өлкөгө тийгизген оң жактарынын ичинен төмөнкүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот:

- эмгекке жарамдуу, жергиликтүү улуттун өкулдөрү мигрант болуп, чет өлкөлөргө иш издең чыгып кетипши республикада ашыкча жумушчу күчүнүн кейгейүн чечүүгө көмектөшкөн. 2001-жылдын 1-январына карата Кыргызстанда жумушчу күчүнүн сунушу суроо-талаптан 40 эсे ашкан.<sup>1070</sup>

1070. Национальная стратегия сокращения бедности до 2003 г. — Бишкек, 2001. — С. 42. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya-sovremennyh-migratsionnyh-protsessov-v-kyrgyzstane-1>

Эмгек миграциясы жумушсуздуктун кыскарышына алып келген. Ошону менен катар социалдык жөлөк-пулдарга, жумушсуздарды кайра даярдоого, алар үчүн коомдук жумуштарды уюштурууга, үй-бүлөлөрүнө жардам көрсөтүүдөгү чыгымдардын кыскарышына алып келген;

- чет өлкөлөрдө иштешкен эмгек мигранттары професионалдык квалификациясын жогорулатканга, өндүрүштүк жана уюштуруучулук жөндөмгө ээ болушкан. Бул жагдай Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ, анткени титулдук улуттагы калктын басымдуу бөлүгү квалификациялык деңгээли төмөн. Өнүккөн өлкөлөрдө эмгектенип жатышкан биздин мигранттар алдыңкы технологиялары, талаптары жогору, эмгек стандарттары бар өлкөдө болуу менен ездерүнүн жалпы билим жана маданий деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мигранттар ишкердик байланыштарды түзүштөт, башка өлкөлөрдөн келген өнөктөштер менен жеке байланыштарын көнөтиштөт. Мигранттар ез мекенинде пайдалуу боло турган баалуу тажрыйбага жана билимге ээ болушат;

- чет өлкөлөрдө иштеп, баштапкы капиталды тооптошкон мигранттар Кыргызстанга кайтып келгенден кийин чакан жана орто ишканаларды түзүшүп, өлкөдө орто класстын калыптанышына өбелгө түзүштөт;

- эмгек мигранттарынын Кыргызстанга акча которуулары чет элдик валютанын олуттуу булагы болуп саналат. Кыргызстанга которулган эмгек мигранттарынын кирешеси калктын жашоо деңгээлин жогорулатып, республиканын төлөм балансын жакшыртат. Валюталык кирешенин

булагы катары мигранттардын трансферттери улуттук валюта – сомдун позициясын кыйла бекемдейт. Эмгек мигранттары мекенине кайтып келгенде ездөрү менен кошо баалуу буюмдарын жана аманаттарын ала келишет. Бул баалуулуктардын жана үнөмдөөлөрдүн чоңдугу жумушчу күчүн экспорттоочу өлкөнүн улуттук реалдуу кирешесин эсептөөдө трансферттердин көлемүн эки эсеге көбейтүүгө мүмкүндүк берет.<sup>1071</sup>

- мигранттардын акча которуулары өлкөдө ички суроо-талапты көбейтөт жана ошону менен өндүрүштүн өсүшүнө жана иш менен камсыз болууга түрткү берет. Трансферттердин эсебинен бүтүндөй коомдун болбосо да, анын кандайдыр бир бөлүгүнүн жашоо деңгээлин сезилерлик жогорулатат. Эксперттердин эсеби боюнча, Кыргызстанга эмгек мигранттарынын акча которууларынын жылдык агымы 2002 – 2003-жж. 500 миллион доллардан ашык сумманы түзгөн, бул республиканын ИДПсынын 27%на барабар болгон. Бул көрсөткүч тышкы жардамдын жана инвестициянын жылдык көлемүнөн алда канча ашык болгон.<sup>1072</sup>

1071. Экспорт рабочей силы и влияние переводов трудящихся мигрантов на платежные балансы стран выезда, в книге Международная миграция населения: Россия и современный мир, под ред. В. А. Ионцева — М.: Диалог — МГУ, 1999. С. 69. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya-sovremennoy-migratsionnyy-protsessov-v-kyrgyzstane-1>

1072. Оценка переводов работающих за границей трудовых мигрантов. Институт экономической политики «Бишкекский консенсус», Бишкек. 2005. Информационное агентство АКИ press <http://www.akipress.org; https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya-sovremennoy-migratsionnyy-protsessov-v-kyrgyzstane-1>

Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандагы миграциялык процесстердин негизги тенденциялары болуп орус тилдүү калктын ағылып чыгып кетиши жана түпкүлүктүү калктын эмгек миграциясынын өсүшү эсептелет. Кыргызстандан эмгек мигранттарынын эң көп ағымы, биринчи кезекте, Россиянын аймактарына болгон жана биздин мигранттар РФнын кызыкчылыктарына каршы келбейт. Анткени Россиянын экономикасына арзан жумушчу күчү ағылып барып жатат. Калктын эмгек миграциясының натыйжасында биздин өлкө үчүн Россиянын жана башка мамлекеттер менен соода-экономикалык, маданий жана башка байланыштардын чыңдалуусуна түрткү берет.

Кыргызстан мурдагыдай эле тышкы эмгек миграциясын акча которуюулардын булагы жана ички эмгек рыногундагы чыңалууну азайтуу жолу катары карап келет. Тышкы эмгек миграция саясаты абдан маанилүү экенине карабай, мамлекеттик бийлик тарабынан, иш жүзүндө, бул маселеге жетишерлик көңүл бурулбай, жоопкерсиз мамиле жасалып келе жатат.

Кыргызстан үчүн тышкы миграциянын маанилүү экенин эске алуу менен, келечек үчүн улуттук кызыкчылыктар эске алынган улуттук стратегия иштелип чыгып, кабыл алынуу зарылдыгы эчак бышып жетилген.

Кыргыз Республикасынын экономикалык жактан активдүү калкынын төрттөн биринен көбү (2,5 миллион адам) чет өлкөлөрдө.<sup>1073</sup> Мамлекеттин

<sup>1073</sup>. Абытов Б. 7 Февраля 2023. Проблемы безопасности мигрантов Кыргызстана: факты, реалии и последствия.

стратегиялык кызыкчылыктары, тактап айтканда, елкөнүн экономикалык өнүгүүсү жана коргонуу жөндөмдүүлүгү калктын ички жана тышкы миграциясына көз каранды. Республиканын калкынын тышкы жана ички миграциясынын контролсуздугу Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу коркунуч болуп саналат.

Республиканын региондорунда көбүрөек таасирин тийгизген кризис эмгекке жарамдуу калктын кичи шаарлардан жана айыл жерлеринен или шаарлардын чет-жакаларына ағып кетишине алыш келген, бул социалдык инфраструктураннын жүгүн кескин жогорулатты жана стихиялуу эмгек рыногун калыптаандырды. Эмгек ресурстарын белүштүрүүнү рационалдуу жөнгө салуу үчүн Кыргызстан эффективдүү миграциялык саясатын иштеп чыгуу маселеси эчак бышып жетилген.



## АКАЕВДИК АВТОРИТАРДЫК РЕЖИМДИН КУЛАШЫ. “ЖООГАЗЫН” РЕВОЛЮЦИЯСЫ

Бийлик менен байлыкка манчыркаган президент Акаев мамлекеттин жана өзүнүн үй-бүлөсүнүн эртеңки келечек тағдыры жөнүндө ақыл калчап, ой чаптырып, анализ жасоого ақылды тайкылышкы кылган. Өлкөнү коррупциялашкан, үй-бүлөлүк акаевдик башкарууга нааразы болушкан оппозициялык маанайдагылардын жүрөктөрүнүн үшүн алыш коюу максатында 2002-жылдын 17-мартында Жалал-Абад областынын Аксы районунун Боспиек айылында куралсыз, тынч демонстрантарга ок атууга буйрук берилген. Натыйжада 6 киши курман болуп, 29 адамга медициналык жардам көрсөтүлүп, анын ичинен 15 киши ок атуучу куралдан жарадар болушкан.<sup>1074</sup> Бирок, бийликтин курал колдонуу менен Аксы районунун элин сыйндырууга болгон аракети ишке ашкан эмес. Калк тескериинче өздөрүнүн аракеттеринде уюшкан-

<sup>1074</sup>. Зайналов Э., Пономарев В. Аксыйские события (сокращенная версия) [электронный ресурс] //Отчет Рабочей Группы НПО СНГ по предотвращению и разрешению конфликтов. <https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/uploads/files/42.pdf>

дыкты, сабырдуулукту жана чечкиндүүлүкту көрсөтүшкөн.

Эл тарабынан тынчтык демонстрациясы Кытайга Үзөңгү-Кууштун берилип жиберилгендиги жана А.Бекназаровдун камакка алышына каршылык көрсөтүү максатында өткөрүлгөн. Өлкөбүздөгү үй-бүлөлүк кландык башкарууга каршы күрештүн башаты аталган Аксы окуясы акыйкаттуулук учун жөө жүрүшкө чыгышкандар. Алар эч кандай мамлекеттик бийликтеге коркунуч келтиришкен эмес. Жүрүштүн натыйжасы кандуу болгону менен, элдин аң-сезиминде өзгөрүүлөр жаратылып, кийинки олуттуу окуяларга өбелгө түзгөн.

Бийликтин “Берк ал десе, баш алышкан” жел өпкө жетекчилери Боспиектеги куралсыз, тынч демонстранттарга каршы ок атуу менен Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында акаевдик авторитардык режимдин кулашынын башталышына кеңири жол ачканга шарт түзүшкөн.

2002-жылдагы Аксы окуясы Акаевдин позициясын бир топ солкулдаткандан кийин, 2003-жылдын 18-февралында Конституциянын жаңы долбоору кабыл алышып, анда бир палаталуу парламент кайрадан мыйзамдаштырылып, 1996-жылга чейин Жогорку Кеңештин алышын салынган бир катар ыйгарым укуктары кайтарылып, парламенттин укуктары кеңейтилген. Ошондой эле депутаттардын кол тийбестик укугу да кайтарып

берилген. Бирок жалпысынан, Президенттин полномочиеси мурдагы деңгээлинде калтырылган.<sup>1075</sup>

Акаев башкарған 15 жылда Конституцияга 5 жолу (1993, 1994, 1996, 1998 жана 2003-жылдар) ондоолор жана түзөтүүлөр киргизилген. Негизинен бардык өзгөртүүлөр президенттин ыйгарым укуктарынын күчтөлүшүнө алыш келген. 2003-жылы Негизги мыйзамга ақыркы ондоолор киргизилгенден кийин коомчулук тарабынан Акаев бийлиkti узурпациялоого айыштала баштаган.

Акаевдик башкаруу мезгилиnde конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген сайын президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, “үй-бүлөлүк, авторитардык” акаевдик саясий режимдин пайдубалы бекемделген. Өлкөдө тынымсыз башаламан реорганизациялар жана конституциялык реформалардын жүргүзүлүсү өкүм сүрүп турган. Бирок президенттин ыйгарым укуктары канчалык кеңейтилбесин, практика көрсөткөндөй, аткаруу бийлигинин эффективдүү иштешин камсыз кыла алган эмес.

1990-жылдан тартып, март окуясы – 2005-жылга чейинки мезгил ичинде Акаев президенттик укугунаан ашкере пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүн “жалайыктай” 10 жолу отставкага кетирип, 10 жолу кайра дайындалган. Кыргыз Республиканын премьер-министри 8 жолу алмаштырылган. Бул кызматта орточо иштөө

1075. Закон Кыргызской Республики “О новой редакции Конституции Кыргызской Республики” от 18 февраля 2003 года № 40.

мөөнөтү бир жылдан бир аз ашык убакытты түзгөн.<sup>1076</sup>

Тилекке каршы, Акаев бийликке келгендин алгачкы күнүнөн тартып жеке, үй-бүлөлүк таркызыкчылыгынын туткуунунда калып, мамлекеттин алтын фондун болгон кадр саясаты таптакыр унутта калтырган. Өлкөнүн бүгүнкү, эртеңки жана келечек тагдырын чечүүчү мамлекеттик деңгээлдеги профессионал кадрлар ақырындаш четке сүрүлүп, ал боштондукту Президенттин үй-бүлө мүчөлөрү, эң жакын тууган-туушкандары, жолдош-жоролору, абыл айткыч “Бакайлары” ээлешип, алар Ажонун колу менен кимди кайсы “майлуу” кызмат орундарга коюуну чечкенге жетишип, мамлекеттик иштерге түз да, кыйыр да кийилигише башташкан. Жыйынтыгында мамлекеттик башкаруунун бардык тармактарында “кадрдык ачарчылык” өкүм сүргөн.

“Пулун болсо кулунмун” принцибин Акаев үй-бүлөсү менен бирдикте туу тутушкан. Кадрдык системага туруктуу “мамлекеттик кызмат орундарынын рыногу” акаевдик башкаруу мезгилинен баштап киргизилип, республикадагы кызматтык орундар 100% президент башында турган жетекчилердин кирешелүү бизнес булагына айланырган. Кызмат орундар кадимки базардагыдай, американлык доллар менен сатылуусу өлкөдө кеңири кулач жайган. Министрлер-кабинетинин башчысынан тартып айыл башчыга чейинки кызмат орундар түз же ортомчулар аркылуу ачык соодага чыгарылып калган заман бүгүнкү күнгө чейин улантылып келет.

1076. Феномен революции. – Б.: 2015. – С. 180.

Президенттер алмашкан сайын Министрлер кабинети баш болгон мамлекеттик структурадагы эмгектенишкен кадрлар да “отставкага” кетирилип, толугу менен тазаланып, кызмат орундар аукционго чыгарылып, профессионал адистердин ордуна “Кудайдан жөө качышкан, динди туу тутушкан”, учтөрт жасалма дипломдуу, шектүү “кадрлар” ар кандай мыйзамсыз жолдор менен кызматка тартылуусу албетте, союз мезгилинде кальштаган мамлекеттик кадр саясатындагы түрүктүү системанын биротоло жоюлушуна алыш келген. Өлкөнү сабатсыз, күн карама кадрлар каптаап, мамлекет профессионал кадрлардын дефицитине кабылган.

Президент Акаевдин эң жогорку мамлекеттик бийлик эшелонуна башкаруу элиталарын тандоодогу жана аларды жайгаштыруудагы жүргүзгөн саясатынын өзөгүн үй-бүлөлүк клиентелизм түзгөн.

Акаев кыргызга кандай кыяматтык иштерди жасаганын айтып түгөтө албайсың... – дейт, “Улутман” саясий партиясынын тәрагасы С.Турумалиев – Анын түшүнүү ондон ашык премьер-министр алмашты, жүздөгөн министрлер, губернаторлор, акимдер алмашты, жүздөгөн депутаттар алмашты. Кана, бүгүн ошолордун кимиши “мен мамлекет алдында, эл алдында ак иштедим, душмандык кылган жокмун”, – деп айта алат. Эч кимиси!!!

Анткени, мамлекеттин негизин талкалап, байлыгын талагандар ошолор болду”, – деп айткан.<sup>1077</sup>

1077. Түрдумалиев С. 19.04.21013. Кыргыздын душманы – кыргыз. <http://www.sayasat.kg/kg/mmkda-emne-skipper/23418%D0%BD%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7.html>

Жыйынтыгында Кыргызстан “банан республикасына” айланып, акаевдик башкаруудан бери алты президент алмашса да, мамлекеттик башкарууда ақылга сыйбаган көрүнүштөр кайталанып келе жатат. Ага эч ким деле таң калбай калды. Коомчулукта президенттердин үй-бүлө, туугантуушкандары, алардын шоопурлары, жан сакчылары, кабылдамадагы секретарь-референттери официалдуу үлкөн кызматтарды ээлешип, мамлекетти менчигиндей башкаруусу албетта, Кыргызстандын саясий, социалдык-экономикалык жана руханий енүүгүсүн ондогон жылдар бою артка тартып келет.

1990-жылдары түзүлгөн акаевдик саясий система эффективдүү мамлекеттик институттарды жана башкаруу системасын түзө алган эмес. Акаев өзүнүн түзгөн режимин сактап калуу максатында система дайыма модификацияланып жана өзгөртүлүп турган, ақырында асимметриялык мүнөзгө ээ болгон. Ал конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен мамлекет башчынын прерогативдерин жана ыйгарым укуктарын болуп көрбөгөндөй күчтүп, Кыргызстанды каалагандай калчаган деңгээлге жеткен.

Акаев президент болуп шайлангандын алгачки жылдары анын жубайы Майрам Акаевынын мамлекеттик башкаруу процессиндеги “ишмердүүлүгү” коомчулукка белгисиз болгон. А.Акаев биринчи күндөн тартып, жумуштан кийин, үйүнө келген соң, күндөлүк аткаралган мамлекет-тик иштер боюнча М.Акаевага кецири “отчет” берүүсү салтка

айланган. Демек, Майрам Дүйшөновна мамлекеттик ишке президент Акаев менен бир күндө киришип, алгачкы күндөрү этика сактап, президентке “көрсөтмө берип, ақыл айттуу” менен өлкөнү башкарууга активдүү катышуусу үй-бүлө рамкасында, көмүскөдө болгон.

“...Табиятынан назик, жумшак “аялды башынан катуу кармабаган” Аскар Акаев үйдө эле эмес, мамлекеттик башкарууда да Майрам Дүйшөновнага жеңиле баштаган. Акырындап президент Акаевдин командасында М.Акаева эң таасирдүү, чечүүчү ролду ойнот калган. 1995 – 1996-жылдардан тарта Майрам Акаева кадр маселесин эле эмес, ошол кадрлары аркылуу мамлекеттик маселелерди чечүүгө, президенттин чечимдерин токтотуп коюуга жана башкача кабыл алдырууга жетиште баштаган. Ошентип, 1997-жылдан баштап президенттик бийлик ичинен экиге бөлүнүп, реалдуу үй-бүлөнүн колуна еткөн”, – деп жазат А.Бекназаров.<sup>1078</sup>

Мамлекеттик маселелерди чечүүдө президентке караганда “кан айымдын” айтканы айткандай, дегени дегендей кыйشاусуз аткарылган-дыйын президенттин командасындагы мамлекеттик чиновниктер эле эмес, кыргыз коомчулугу жакшы билишкен.

Акаевдик чиновниктер өздөрүнүн проблемаларын президент менен эмес, “кан айым” аркылуу түз чечкенге етүшкөн. Албетте, куру эмес. “Куру аяка бата жүрбөйт” демекчи, чечилүүчү маселелердин ар биригинин өз алдынча таксасы (наркы)

1078. Бекназаров А. Мен – кыргызмын: I китеп. – Б.: Турап, 2020. – 444-б.

болгон. Мамлекеттик структурада бир күн иштебеген капчыктуу базаркомдор акчанын күчү менен каалаган мамлекеттик кызматты “сатып” алууга болорун жакшы өздөштүрүшкөн. “Кан айымдын” ишеничине кирген, анын “оту менен кирип, күлү менен чыккан”, ортомчулук ролду аткарған, эсептелүү гана “Сүмбүл агалар”<sup>1079</sup> болгон. “Май кармаган бармагын жалайт” сыңары, “Сүмбүл агалар” да аткарған ортомчулук кызматын акысыз етешкөн эмес.

Кыргыз мамлекети кыска эле мезгил ичинде Акаевдин үй-бүлөсүнүн менчигине айланыш, өлкөнү каалагандай башкарып, байлыгы таланыш, тонолгонго кецири коррупциялык жол ачылган. Бийлик пулга сатылып, коомдук байлык мамлекеттик чиновниктер тарабынан таланыш-тонолгонго кецири жол ачылган. Акаевдик башкаруу мезгилинде иштешкен мамлекеттик кызматкерлердин ичинен эл, жер үчүн таза иштеген чиновники микроскоп менен да табуу мүмкүн эмес болгон коррупциялашкан система бекем орнотулган. Бийликтин мындаи коррупциялашкан системасы бүгүнкү күнгө чейин кецири тамыр жайып, улантылып келе жатат.

СССРдин мезгилинде түптөлгөн бакубат, агрардык-индустриялык кыргыз мамлекеттин үй-бүлөсүн башкарууга алы жетпеген президент А.Акаев 15 жыл ичинде, пайдубалына чейин ташталканын чыгарып, өлкөгө орду толгус, 1000 эсе-

1079. Турциянын “Даңазалуу кылым” сериалынын көпчүлүк көрөрмандарынын эң сүйүктүү каармандарынын бири Топкапанын (Султандын ордосу) башкы эбнүху Сүмбүл ага (Сюмбюль-ага) болгон.

леген зыян келтирип кетти. “Анын кыргызга жасаган кыянаттык иштерин айтчу болсок каңырыгың түтөйт, кабыргаң кайышат, дилиң муздайт, жүрөгүң титирийт” – деп жазат С.Турумалиев.<sup>1080</sup>

Бул жерде Англиянын улуу уулу У.Черчиллдин Н.Хрушев жөнүндө айтканын мисалга келтирүү орундуу болуп турат. 1964-жылы В.Черчиллдин 90 жылдык маараке күнү Англиянын Парламентинин палатасында СССРге тендересиз зыян келтирген улуу адамдын урматына тост көтөрүлгөндө, Черчилль мындай деп жооп кайтарган: “Тилекке каршы, Советтер өлкөсүнө менден 1000 эсе көп зыян келтирген адам бар. Ал Н.С.Хрушев, ошондуктан ага кол чабалы” (“К сожалению, имеется человек, который нанес урон стране Советов в 1000 раз больше чем я. Это Н.С.Хрушев, так похлопаем ему”) – деп айткан.<sup>1081</sup>

“Бийликтин туу чокусуна парашют менен түшкөн”<sup>1082</sup> Акаев кыска мөөнөт ичинде бийлик менен байлыктын кумарына “мас” болуп, эсирген деңгээлге жеткен. “Акаев, сыйагы, кыргыз мамлекети – бул менмин, ал эми Кыргызстандын элинин байлыгын жеке мен гана каалагандай башка-

рам...”<sup>1083</sup> – деп, өлкөнү менчиктеп алгансып, ооз көптүрө айтканы бар. Акаевдин көзүн май басып, кулагы керең тартып, мамлекеттин саясий жана социалдык-экономикалык абалын, калктын жашоо деңгээлин кызматтын кулуна айланышкан мамлекеттин эң жогорку эшелонундагы супер-кошоматчы-кызматкерлердин көздөрү менен көрүп, ушагына муюп, жашаганга өткөн.

2002-жылдын 17-мартында болуп өткөн трагедиялуу Аксы окуясы да президент Акаевди эсine келтире алган эмес. “Коомчулук Аксы коогалаңын “карғашалуу окуя” деп жүрет. Бул жөн эле “окуя” же “кайғылуу каргаша” да эмес. Бул – мамлекет башчылары мансабына манчыркап, өз элине түздөн-түз караниеттик менен атайлаш жасалган, пенде бүткөндүн түшүнө кирбей турган тириукмуш кылмыш! Бул – Акаевдин жана анын жан жөкөрлөрү менен табакташтарынын карапайым калктан талап-тоноп, чогултуп алган байлыгын жана арамза бийлигин биротоло сактап калууга жанталашып, аны үчүн мекендештеринин канын төгүүдөн дагы кайра тартпаган мыкаачы айла-амалы жана алдын-ала атайын даярдалган ыплас иш-планы”, – деп жазат Д.Садырбаев.<sup>1084</sup>

Окуянын башаты Ат-Башыдагы мамлекеттик чек арадагы Узөнгү-Кууш тоо кыркаларынын Кыргызстанга тиешелүү делген 90 миң гектар

1080. Кыргыздын душманы – кыргыз.19.04.2013 15:55. <https://www.savasat.kg/kg/mmlda-emne-skipper/23418%20%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7.html>

1081. Газета: “За Родину, за Сталина!”, №10 (17), 1999 г.; Масалиев А. Народ должен знать правду. – Б.: 2004. – С. 87.

1082. Мурзахмедова Г. 21.10.2000 00:00:00. Газета СНГ. Президент Киргизии Аскар Акаев: “На вершину власти я опустился на парашюте”. [https://www.ng.ru/cis/2000-10-21/5\\_harizma.html](https://www.ng.ru/cis/2000-10-21/5_harizma.html)

1083. Архив Усубалиева Т.У. “О ЗАПАСАХ, ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА КЫРГЫЗСТАНА”, 22-б. <https://usubaliev.files.wordpress.com/2020/11/o-zapasah-hranenii-i-realizaciizolota-kirgyzstana.pdf>

1084. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик комиссиясынын төрагасы Д.Садырбаевдин доклады // Садырбаев Д. Абийир соту. – Б., 2007. – 4-б.

жерин Кытайга өткөрүп берүүнү жалгыз өзү чечип салган деп Президент А.Акаевди катуу сынданаи Жогорку Кенештин ошол мезгилидеги Аксы шайлоо окуругунун депутаты А.Бекназаровдун артына расмий бийлик сая түшүп, камакка алышашинааш башталган.

17-марта жоо журушко чыгышкан куралсыз тынчтык демонстранттарды Босниек айылнына жакын, ээн талаада куралданган күч структуралары тосуп, артка кайтарууга аракет жасашкан. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын орун басары А.Калбаев демонстранттарга: “15 мунот убакыт берем, тарабасаңар күч колдоном” – деп эскерген. Көп отпөй милиция кызматкерлери демонстранттарга карата ок атышкан. Жыйынтыгында кан тогулуп, 4 адам октон курман болуп, 7 адам ар кандай жаракат алган.<sup>1085</sup>

Кийинки күнү, 18-марта Аксы районунун борбору Кербен айылныда милиция менен демонстранттардын кагылышуусу улантылган. Босниектеги каргашалуу кандуу окуяны угушкан аксылыктар Кербенге агылыш келе баштаган. Кыжырданган эл райондук ички иштер болумун басып алууга аракет жасашып, курчоого алышкан. Кагылышууда эки таралтан тең жаракат алғандар болуп, 14 кини райондук ооруканага жеткирилген. Күч органдары демонстранттарды кууп, таратууга аракет жасаи,

1085. Акунов А. А. 2005-жылы 24-марташы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңбыланттардын тарыхына кысқача сөрөп. // Доор жаңырткан элдик ыңбыланттар: 2005-жылдан 24-мартында жана 2010-жылдан 7-паролинде Кыргызстанда жүзүү ашкан элдик ыңбыланттардын маарекесине ариалган жыйнап. – Бишкек: 2015. – 32, 34-66.

кайрадан куралдуу жарактардан ок атуулар башталып, атышуу кийинки күнү таңга маал токтогон. ИИБнын кызматкерлери менен болгон кагылышууда 7 кишиге ок жаңылыш, бир кини курман болгон.<sup>1086</sup>

19-марта Кербенде митингге чыккандардын саны 20 миңге жеткөн. Аксыда абал кескин курчуп, бийликтин контролунан чыгыш кеткен соң, камактагы А.Бекназаровду бошотууга арасыз болгон. 17 – 19-марташы кагылышуулардын натыйжасында Аксы районунда 6 адам, анын ичинде 5 адам октон (Эркиналы Четимбаев, Сатынбай Уркумбаев, Кадыркул Сапаралиев, Советбек Тагаев, Элдияр Уметалиев) жана алтынчысы (Медербек Бекмуратов) дубинка менен токмоктоодон каза болгон.<sup>1087</sup>

Тынч демонстрацияга чыгышкан 300го жакын куралсыз элге ок атуу менен акаевдик режим күчтөнүп калган оппозицияга бийликтин булчук күчүн даңгизалоого жасаган максаттуу аракети болгон. Режимдин куралдуу “Ормои опузасы” эреже катары, тескери натыйжа берип, кырдаалдын туруксуздашына, акаевдик бийликке болгон ишенимдин томондошуну шарт түзген.

1086. Акунов А. А. 2005-жылы 24-марташы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңбыланттардын тарыхына кысқача сөрөп. // Доор жаңырткан элдик ыңбыланттар: 2005-жылдан 24-мартында жана 2010-жылдан 7-паролинде Кыргызстанда жүзүү ашкан элдик ыңбыланттардын маарекесине ариалган жыйнап. – Бишкек: 2015. – 35-б.

1087. Зейналов Э., Попомарен В. «АКСЫЙСКИЕ СОБЫТИЯ» (Сокращенная версия) // Рабочая Группа НПО СНГ по предотвращению и разрешению конфликтов, [электронный ресурс]. [http://memohre.org/uploads/files/42\\_source.pdf](http://memohre.org/uploads/files/42_source.pdf)

Кыргыз оппозициясы жаратылышынан кландык, регионалдык болуп белүнгөндүктөн, эч качан бирдиктүү саясий платформасы болгон эмес. Аксыда болуп өткөн каргашалуу окуя оппозициянын лидерлерин кандайдыр бир деңгээлде бириктиргенге шарт түзгөн.

Акаевдик режим Аксы окуясынан эч кандай натыйжалуу оң сабак алган эмес. Тескерисинче, изилдөө жана теришириүү иштери созуктурулуп, толук фальсификацияланып, адилеттүү жыйынтык чыккан эмес. Акаев шылтоо менен өзүнө ылайыксыз чиновниктерден: премьер-министр К.Бакиевди, президенттин администрация жетекчиси А.Карышкуловду жана областык, райондук деңгээлдеги айрым кызмат адамдарын иштен четтетүү менен чектелгөн.

Бийликтин мындана жоопкерсиздиги жана көңүл коштугу 2005-жылы 24-марттагы “жоогазын революциясына” алыш келген себептердин негизгилеринен болгон.

Акаевдик режимдин адилетсиз жасаган иштерине нааразы болуп чыккан элди күч колдонуу менен басып салууга болгон аракеттин натыйжасы кандуу кайғы менен аяктаган. Бийлик менен болгон чыр-чатақтын башынан аягына чейин аксы қалкы өздөрүнүн аракеттеринде уюшкандыкты, тартилти жана ырааттуулукту көрсөтүшкөн.

Коррупциялашкан акаевдик режим аксы трагедиясынын башынан аягына чейин жүрүшүндө элдин мүдөөсүн, кызыкчылыгын түшүнүүгө жана кабыл алууга жөндөмсүз экендигин көрсөткөн. Демек, акаевдик башкаруу режиминин кризиси апогейине бара жатканын бийлигине, бийлик аркылуу

байлыгына манчыркаган академик-президент этибарга алган эмес.

Президент башында турган бийликтин “бөрк ал десе, баш алган” саясий кызматтагы желдеттери аттырышкан бакандай аксылык алты азаматтын денеси суүй электе Акаев аксылык аксакалдар менен жолугушуусу, кыргыз салтында ақылга сыйбаган иш болгон. Акаевдин уруксатысыз “чымын” учпаган заманда бийликтеги кайсы чиовник, жанынан тоюп, “ат” – деп буйрук бере алат?!

Акаев аксылык аксакалдар менен жолукканда артистенип: “Куттуу Ноорузун алдында Аксы жергесинде болгон окуялар биздин журөгүбүзү канатыш, орду толгус кайыга, муңга салды”. Андан ары ал: “укук коргоочулардын атын жамынган кээ бир арам ойлуу адамдар тарабынан аз да болсо провокация болуп кетти” – деген.<sup>1088</sup>

Акаевдин сезүнде кечирим суроо жок. Тескерисинче, күнөөнү жок провокаторго шилтей салган. Кыргыздын салтын сыйлап Акаев курун мойнуна салып, Аксы элинин астына барып, тизе бүгүп, аксылыктар аркылуу бүткүл кыгыз элинен кечирим сураса болмок.

Акаев Ак-үйгө аксылык “дежур чалдарды” чакыртып, көңүл айткан болгон. “Кыларын тымызын кылыш коюп, кыл жип менен бууп коюп” кайрадан, “болбой турган иш эле, болуп кетти өзү эле” болуп, аксылык аксакалдардын астында Акаев кайсы абийири чыдап жолугушуу өткөргөнү да таң калыштуу. Анын көп жүэздүү, бети жок экенин

1088. Выступление Президента А. Акаева на встрече с активом и аксакалами Аксыйского района. Слово Кыргызстана. 11.04. 2002.

бийликтө иштешкендөр эле эмес, кыргыз интелигенциясы ақыркы он жыл ичинде жакшы билип калган.

В.И.Лениндин айткан идеялары акаевдик башкаруунун ақыркы жылдарына карата дал келет. Ал: “Көпчүлүк учурда революция үчүн төмөнкү катмарлардын мурдагыдай жашагысы келбеки аздык кылат. Ал үчүн жогору жактагылар мурдагыдай кожоюндук кыла албаганы жана башкара албаганы талап кылышат.”<sup>1089</sup> Бул фраза менен В.И.Ленин коомдогу белгүнүп жарылууларды, андан чыгуунун жолу жок, кризистик кырдаалды мүнөздөгөн. Карапайым эл (“төмөнкү класстар”) мурдагыдай жашагысы келбектен гана өзгөрүүлөр (революция) болушу мүмкүн эмес деп эсептеген В.И.Ленин. Аны үчүн башкаруу бийлиги (“жогоркулар”) элди башкара албай, “кожоюндук” кыла албай турган абалга туш болушу керек деп эсептеген ал.

Президент Акаев бийликтин “эки тизгин, бир чылбырын” толук колго алыш, үй-бүлөлүк бийлигин андан ары чындоону мыйзамдаштырып алуу максатында Конституцияга кезектеги өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүү эмес, эми, “Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясынын” долбоорун референдумга чыгаруу

1089. «Верхи не могут, низы не хотят»: Верхи не могут управлять по-старому и сохранять в неизменном виде свое господство. Низы не хотят жить по-старому и желают изменений своей жизни в лучшую сторону. Идея Ленина о революции. <https://autogear.ru/article/252/093/verhi-ne-mogut-nizyi-ne-hotyat-ideya-lenina-o-revolyutsii/>; Верхи не могут, низы не хотят. <https://dslov.ru/pos/p1440.htm>

менен 2003-жылдын 2-февралында кабыл алдырғанга жетишкен.

Конституциянын текстин даярдалуусунун жол-жобосу президенттик бийликтин көз боемочулугунун, элди алдоонун ачык мисалы болгон. Президент Конституцияда карапаган жана мыйзамдуу түрдө таризделбegen, курамын ал өзү аныктаган орган – Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Кеңешмеге бийликтө лоялдуу оппозициянын өкулдөрү да чакырылган. Жыйын даярдаган текст советтик салт боюнча “элдик талкууга коюлуп”, анын жүрушүндө 11 000 (!) сунуш түшкөнү кабарланган. Аナン аларды президент дайынdagан юристтерден турган комиссия “жалпылап”, текст референдумга чыгарылган.

Ошентип, Конституциялык кеңешме “жалпы элдик талкуу” сыйктуу формалдуу фасаддык ролду ойногон менен чындыгында президенттик аппаратта түзүлгөн текст өзгөрүүсүз калтырылган. Оппозициялык партиялардын идеяларына жана кызыкчылкытарына карама-каршы келген бир мандаттуу мажоритардык округдүк системага өтүү, албетте, президенттик ақыркы вариантында пайда болгон.<sup>1090</sup>

Акаев тынымсыз Конституцияны өзгөртүп турган. Ал 1993-жылы Жаңы Конституция кабыл алынганда: “... кылымдар бою өзгөртүүсүз иштей турган Конституция кабыл алынды” деп айткан.<sup>1091</sup> Бирок Акаев эч качан сөзүндө турган эмес. Ал

1090. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы = Kirghiz cycles / Д.Е. Фурман, С.А. Шерматова. - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. -С. 53 - 54.

1091. Слово Кыргызстана. 7.05.1993.

конституцияны жеке жана үй-булөлүк кызычылыгы үчүн төрт жолу: 1994, 1996, 1998 жана 2003-жылы түп-тамырынан бери “ондоп, түзеткөнгө” барган. Президент парламенттин структурасын эксперимент кылыш, алгач бир палаталуу, андан кийин эки палаталуу, кайра бир палаталуу, ал эми шайлоо системасын адегенде мажоритардык система, андан кийин аралаш, кайра мажоритардык системага айландырып, алардын мөөнөттөрүн жана ыйгарым укуктарын каалагандай калчаган.

Күчтөнүп келе жаткан оппозиция Акаевдин кыркырын кайнатып, оппозициялык маалымат каражаттарын жабууга жетишкен. Ал: “Ачыгын айтсам, эгер менин оппозицияга болгон демократиялык толеранттуулугум болбогондо, ошондой эле менин президенттик ишмердигимдин айланасында пайда болгон айыштоолорго жана жалаалар үчүн республикадагы азыркы оппозициялык партиялардын жана маалымат каражаттарынын ондон бири да болмок эмес. Ал эми жалаа жабууга ынтызар болгон оппозиционерлердин көбү башка жерлерде отурмак”.<sup>1092</sup>

Акаевдин Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алганга баруусуна, албетте, биринчи кезекте, өзү жана үй-булө мүчөлөрү түткү болсо, экинчи кезекте, ага кол алдында көз каранды болуп иштешкен, бийликтин жогорку эшелонундагы “реформаторлору” менен “Абыке, Көбөш, Арзыматтары” жана “саясий сойкулары” болгон.

1092. Слово Кыргызстана. 26. 09. 2002; Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы = Kirghiz cycles / Д.Е. Фурман, С.А. Шерматова. - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. - С. 28.

Алар президентти “жерге, сууга тийгишишпей” мактاشып, ЖКнын жана президенттин кезектеги шайлоолору чукулдал калганын эске салышып, мамлекеттин келечеги, элдин жыргалчылыгы үчүн сиз, өзүңүз башында турганыңыз он, өлкөнүн келечек тагдырын бөлөк-бетөнгө калтырганыңыз ылайыксыз деген, жан эриткен сөздөр менен макулдатып, президентти жакындал келе жаткан “жоогазын революциясына” түртүшкөндөрүн ажого “акыл айтып, кеңеп берчү” шылуун, кошоматчылары өздөрү да туйган эмес.

Махатма Ганди: “Элге эч нерсе бербей туруп, алардын ишеничине ээ боло албайсың” – деп айтса крек. Акаев да популисттик демилгелерди эсепке албаганда, 14 жыл бийликтө туралуу, мамлекетке жана кыргыз элинин эсинде каларлык эч нерсе жасаган жок. Кландык-коррупциялашкан бийлики түзгөн Акаев Кыргызстанды тышкы оор карызга батырып, 90% калкты жакырлантып, жумушсуздуктун деңгээлин 200 минден ашырып, 800 миң эмгекке жарамдуу жаштар Россия менен Казакстанда күнүмдүк нанын тапканы өлкөдөн чыгып кетүүсү “демократия аралынын” лидеринин “даңктуу” жолунун трагедиялуу аяктоосуна шарт түзгөн.<sup>1093</sup>

Акаевди президенттик бийликтөн кетириүүнүн максатка ылайыктуулугун Батышта биринчи жолу 2004-жылы ачык жарыяланган. Көз карандысыз ICG (“Эл аралык крайзис тобу”) “Кыргызстандагы саясий өткөөл: кейгөйлөр жана перспективалар” деген документте, маңызы боюнча,

1093. Сыроежкин К. 00:41 19.04.2005. Киргизский бунт: после дележа портфелей обязательно последует передел “семейного наследства”. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1113856860>

Акаевге ультиматум катары жарыяланган. “Акаевди бийликтен кетирүүдө эл аралык коомчулук негизги ролду ойношу керек, бирок анын жообу ушул убакка чейин жай жана начар координацияланган... ММКлар, жарандык коом жана ар кандай бейекмөт топтор тарабынан аны бийликтен кетирүү үчүн дагы көп колдоо керек” – деп жазган.<sup>1094</sup>

АКШнын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янг АКШ Кыргызстандагы жарандык коомду өнүктүрүүгө (600 миллион долларга жакын) инвестация салганын жана Вашингтон бул жардамдын үзүүн көргүсү келип жатканын ачык айткан. Ошону менен катар 2005-жылдын күзүндө болуучу президенттик шайлоого карата АКШнын негизги талабын Стивен Янг ачык билдирген: “Эгер Аскар Акаев дагы бир мөөнөтке талапкерлигин койбосо, ал өлкөдө демократиянын негиздөөчүлөрүнүн бири катары тарыхта кала берет”.<sup>1095</sup>

Ошол эле учурда ал: “Кыргызстандагы шайлоолор демократиялык стандарттарга жооп бербесе, бул АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы эле эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелердин салкындашина алыш келерин” да эскерткен. Жогорку Кеңешке болгон шайлоонун

1094. Воронин С.А., Бакина Е.А.. Клановая иерархия как основа «тиольпановой революции» в Кыргызстане. Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 2019 Vol. 11 No. 2. – С. 162.

1095. Тиольпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F\\_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F); Известия. 25.02.2005; Сыроежкин К. Киргизский бунт: после дележка портфелей обязательно последует передел "семейного наследства". 00:41 19.04.2005. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1113856860>

кандай булганычтуу ёткөнүнө анализ жасаган соң, 16-маргтта АКШнын Кыргызстандагы элчиси С.Янг түштүк кланынын тарабын колдоп, Акаевдин кызматтан кетишин талап кылыш: “Отставкага кетүү чечими демократияны өнүктүрүүдө алдыга жасалган олуттуу кадам болот” – деп айткан.<sup>1096</sup>

Батыш менен Россиянын ортосундагы төң салмақтуулукту кармаганга аракет кылган Акаев: “Махатма Гандинин стоикалык толеранттуулугу, Конфуцийдин улуу философиясы, Томас Джейферсон менен Улуу Петрдин тайманбас реформасы менен улуттук менталитеттин мыкты өзгөчөлүктөрүнүн табигый синтези” – деп айткан.<sup>1097</sup> АКШнын элчиси Стивен Янгдын Акаевге карата айткан сын сездерүнөн кийин ал: Батыш демократияны бизге “большевиктик метод” менен таңуулоодо, оппозиция болсо проамерикалык жана антироссийчыл. “Өлкөнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен бардыгы этап, этабы менен жасалышы керек. Мен бул маселеде батыштын большевизмине кошула албаймын”<sup>1098</sup> – деген, “Известияга” берген интервьюсунда. Ал эми кийинчөрөк биз эмне үчүн Россиядан үйрөнө албайбыз, анын жолун жолдой албайбыз? – деп айткан.<sup>1099</sup>

1096. Дипломатия США в Кыргызстане / под ред. Д. Орлова. М., 2015. Клановая иерархия как основа «тиольпановой революции» в Кыргызстане Воронин С.А., Бакина Е.А. Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 2019 Vol. 11 No. 2. С. 167. [https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/22486/17581/ru\\_RU](https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/22486/17581/ru_RU)

1097. С. Чериков. Присутствие духа. Слово Кыргызстана. 09.01.2004.

1098. Известия. 27.08.2001.

1099. Коммерсант. 11.07.2005. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы = Kirghiz cycles / Д.Е. Фурман, С.А. Шерматова. - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суво-нир, 2010. -С. 29-30.

2005-жылдын күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого Акаевдин төртүнчү жолу катышууга укук алуу максатында референдумга чыгарылып жаткан Жаңы Конституциянын проектисине президент Акаевге ишеним көрсөтүү маселеси да киргизилген. Демек, парламенттик шайлоо үй-бүлө пландаштырган сценарий менен өткөрүлсө, Акаевдин кайра шайланаусуна кецири жол ачылмак.

Ал эми, конституциянын жаңы редакциясында “Президент кезинде эле эмес, (49-статья) президенттиктен кеткендөн кийин да кылган иштери же аракетсиздиги үчүн эч качан жооп бербей турган кол тийбестиктерди (53-статья) өзүнө эле эмес үй-бүлө мүчөлөрүнө, жашаган үйүнө, минген маши-насына, почта-каттарына, архивине, документ-терине, башка мүлктөрүнө, багажына чейин жаздырып, аларды камсыз кылуу, кайтаруу, үй-бүлөсү жана үй-бүлө мүчөлөрү менен мамлекеттин эсебинен жүргүзүлгөнүнөн бери Конституциянын дээрлик беш статьясында жазылган (49 – 53-ст.). Мурунку, 1998-жылкы референдумда депутаттарда абсолюттук кол тийбестик бар экен деп, аны алдырганын унутуп өзүнө, үй-бүлө мүчөлөрүнө – кыргызча айтканда “итинен битине чейин” өмүр бою кол тийбестикте болуп, мамлекеттин камкордугунда түбөлүк болууну бекиткенин Конституцияны 2003-жылдын 2-февралындагы референдум аркылуу кабыл алдырган”, – деп жазган А.Бекназаров.<sup>1100</sup>

Дүйнөлүк практикада шайлоо менен келишкен мамлекет башчыларынын жеке керт башт-

<sup>1100</sup>. Бекназаров А. Мен – кыргызмын: I китеп. – Б.: Туар, 2020. – 435-б.

арына, үй-бүлө мүчөлөрүнө жана алардын кыймылдуу да, кыймылсыз да мүлктөрүнө мамлекет тарабынан гарантиялуу түбөлүк коргоого алынган мындай Конституция жок. Бирок абсолюттук монорхтарда, мисалы: Сауд Аравиясында, Катарда, Оманда, БАЭда сакталып калган.

Акаев бийлигинен пайдаланып кандай конституция кабыл алса, ага таң калуунун кажети жок. Конституциялык гарантиялуу кол тийбестик анын башкаруу мезилинде гана, убактылуу иштейт. Анткени, Кыргызстан турукташа элек мамлекет. Ал эми кыргыз калкы уруулук деңгээлден улуттук деңгээлге өсүп жетиле элек. Ошол себептен бийликке келген кийинки президент, ал ким болбосун, Кыргызстандын 30 жылдык практикасы көрсөткөндөй, сез-сүз, президенттик ишин өзүнө ылайыкталган конституциялык реформадан баштаары кыргыз бийлиги үчүн мүнөздүү көрүнүш.

Кыргыз Республикасы стабилдүү турукташкан, өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдүн катарына жетүү үчүн кыргыз коомчулугу белгилүү бир тарыхый этапты басып өтүү талап кылышат. Аны үчүн:

биринчи кезекте, дүйнөлүк ааламдашуу процесси мезилинде, коомду алга жылдыруучу кыргыздын билимдүү интеллигенциясынын трайбализм жана регионализм илдөтинен арылган калың катмары өсүп чыгуусу абзел;

экинчиден, кыргыз коомчулугу уруулуктан арылып, улуттук деңгээлге өсүп жетилип, бийлик башына “кыргызчылык” илдetti менен оорубаган, таза, ыймандуу бийди тандаганга өсүп жетүү мезгилдин талабы;

үчүнчүдөн, “кадрлар баарын чечет” принцибинде мамлекеттик кадр саясатынын стратегия-

лык программы илимий негизде иштелип чыгыш, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн нукура таланттуу жаштарды жердигине, уруусуна жана жек-жаатыгына карабай туура тандалып, аларды жогорку профессионалдык-кесиптик даярдыктан өткөрүп, туура жайгаштырылуусу зарыл. Кыргызстанда билимдүү, тажрыйбалуу, кесипкөй, профессионалдарга көнүри жол ачылуусу зарыл;

**төртүнчүдөн**, мамлекет менен коомчулук бирдикте бийликтин бардык бутактарындагы уюшулган коррупцияга жана кылмыштуу топторго каршы аяосуз согуш жарыялоо менен алардын урпактарына чейин коомдо баш кетөргөс абалга жеткирүү аркылуу, өлкөнү жат көрүнүштөрдөн арылтууга жетишүү.

Кыргыз мамлекетинин саясий, социалдык-экономикалык жана маданий жактан өнүгүп, алдынкы стабилдүү өлкө куруу тагдыры кыргыз элинин колунда жана калктын активдуулугундө. Ар бир атуул, ал ким болбосун, мыйзамды сыйлап, мыйзам менен жашаганга жетишүү.

Ал эми академик-трайбалист Акаевдин мамлекетти башкарууга жеткен акылы жана деңгээли тууралуу мындан 30 жыл мурда, 1993-жылды, кыргыздын патриархы Т.Усубалиев: “Акаев, сиягы, кыргыз мамлекети – бул менмин, ал эми Кыргызстандын элинин байлыгын жеке мен гана каалагандай башкарам деп өзүн эсептейт көрүнөт...” – деп, көзу ачыктык кылыш алдын ала, абдан таамай, так жана таң калуу менен жазган.<sup>1101</sup>

Сиягы Акаевдин, биринчиден, өзүн жана үй-бүлө мүчөлөрүн конституциянын негизинде абсолюттук коргоого алганын “өзүмдү, өзүм билем, ету-гүмдү төргө илем” сыйары кыргыз элин тоотпогону катары бааланса, экинчиден, ЖКнын шайлоосунда “бөлтүрүктөрүн” эле эмес, тууган-туушкандары менен кайын-журттарын жана үй-бүлөгө берилип кызмат өтөшкөндөрүн кошуп, парламентти да “менчиктөөгө” болгон аракети “уютсызга кашык сунса, беш ууртайт” катары бааланат.

Каргашалуу Аксы окуясынан кийин өлкөдөгү саясий кырдаал курчуп, оппозициянын жыйындары байма-бай өткөрүлүп, алгачкы жолу “Акаев кетсин!” деген ураандар менен нааразычылык митингдердин өтүүсү күн санап күч альш, аягы эмне менен бүтөөрүн академиктик инстинкт менен баамдап, анын кооптонуу сезими үстөмдүк кылыш, кандай болгон күндө да конституция менен өзүнүн бийлигин, үй-бүлөсүн жана кыймылдуу да, кыймылсыз да байлыгын сактап калууга жан талашкан аракети катары бааланат.

Тарыхта бийлик эч качан элдик болгон эмес. Бийликке жетүүнүн жолдору ар башка. Бийликке келүүнүн эц эле маданияттуу жолу шайлоо. Бирок дүйнө мамлекеттеринин тарыхында 100% таза өткөн шайлоо болгон эмес жана болбойт дагы. Өнүккөн, Батыш өлкөлөрдө мыйзамдын диктатурасы жогору болгондуктан, шайлоолордун таза өтүү пайызы салыштырмалуу жогору.

Шайлоочулардын жардамы менен бийликке келишкен партиянын лидери баш болгон бир уч

1101. Архив Усубалиева Т.У. “О ЗАПАСАХ, ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА КЫРГЫЗСТАНА”, 22-б. <https://usubaliev.files.wordpress.com/2020/11/o-zapasah-hranenii-i-realizaciizolota-kyrgyzstana.pdf>

топ, элге берген убадаларын унутушуп, жеке кызыкчылыктарын канаттандыруу максатында жана бийликин колдон чыгарбай, кармап калуу үчүн мамлекеттик репрессиялык машинаны ийкемдүү пайдаланышат.

Бийлик калктын үнүн угууга жөндөмсүз. Бийликтин жаратылышы ушундай. Журт башын дагылар елкөдөгү болуп жаткан жетишкендиктерди да, кемчиликтерди да, кол алдындагы кошоматчычиновниктердин көздөрү менен көрүп, алардын айткан ушак сөздөрү менен жыйынтык чыгарышат. Ошондуктан элибиз: “бийликтин көзү сокур да, кулагы дүлөй” – деп, бекеринен айтпаган чыгаар.

Акыркы жылдары кадыры кеткен шайлоодон калктын көңүлү жүрт көчкөндөй калып, шайлоо участкаларына өлкөнүн келечеги үчүн, патриоттук сезим менен эмес, талапкерлердин акчасына жипсиз байланышкан шайлоочулар айласыз, “мойнунан байлангансып” мажбур добуш берүүгө барышат. Мисалы, 2021-жылдын 10-январында еткөн Президенттик шайлоого калктын 39,75% катышса, ушул эле жылдын 28-ноябрда Жогорку Кеңештин VII чакырылышында тизмеге киргизилген шайлоочулардын саны 3 703 420 шайлоочунутүзүп, добуш берүүгө 1 281 622 шайлоочу же шайлоочулардын жалпы санынын 34,61% катышкан.<sup>1102</sup>

Айрым депутаттардын алган добуштары республика боюнча мингэ жетпейт, а бирок “оозу

1102. ЦИК КР подвела итоги голосования и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу. 15 ДЕКАБРЯ 2021. [HTTPS://SHAILOO.GOV.KG/RU/NEWS/6048/](https://SHAILOO.GOV.KG/RU/NEWS/6048/)

кыйшык болсо да, байдын баласы сүйлөсүн” сыңары, алар жалпы кыргыз элинин атынан сүйлөшүшөт. 2011-жылга чейин шайлоо өттү деп жарыяланышы үчүн шайлоочулардын 50%дан кем эмес катышуусу керек болгон. Бирок 2011-жылы жаңы конституциялык мыйзам кабыл алынып, бул жобо жокко чыгарылган.<sup>1103</sup>

Кыргыстанда адилеттүү, таза шайлоо еткөрүүгө трайбализм үстөмдүк кылган кыргыз коомчулугу даяр эмес. Коррупциялык-криминалдык жана непотизм үстөмдүк кылган жолдор менен шайлоодон “жеңишке” жеткен бийлик, мамлекетти да так ошондой эле коррупциялашкан, мыйзамды одоно бузуу жолдору менен башкаарын тарых далилдеп келет. Шайлоолордун жана референдумдардын жыйынтыктарынын акаевдик бийлик тарабынан имитациялануусу жана манипуляциялоосу чыныгы коомдук пикириди чагылдырган эмес. Акаевге каршы оппозициялык күчтөр күчегөн.

Демек, шайлоого болгон коомчулуктун аң сезими жана көз карашы өзгөртүлүп, шайлоого карата элдин ишеними кайтарылып берилмейин, башкаруу бийлигине ыйманы таза жетекчилер шайланып келмейин мамлекеттин саясий, социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсүндө революциялык өзгөрүүлөр болбайт.

1103. Хасанова Савия 10 января 2021. Анализ: Как в Кыргыстане сокращается явка, а президенты набирают все меньше голосов. [HTTPS://KLOOP.KG/BLOG/2021/01/10/ANALIZ-KAK-V-KYRGYZSTANE-SOKRASHHAETSYA-YAVKA-A-PREZIDENTY-NABIRAYUT-VSE-MENSHE-GOLOSOV/](https://KLOOP.KG/BLOG/2021/01/10/ANALIZ-KAK-V-KYRGYZSTANE-SOKRASHHAETSYA-YAVKA-A-PREZIDENTY-NABIRAYUT-VSE-MENSHE-GOLOSOV/)

Президент тарабынан 2005-жылга дайындалган парламенттик шайлоо эч убакта баштары бирикпеген оппозицияга жем ташталган. Кыргыз оппозициясынын басымдуу бөлүгү тигил же бул себептерден улам Акаевге каршы чыгышкан мурдагы партиялык жана мамлекеттик ишмерлердин тобу. Алар кызматтан “шыптырылган” соң мамлекеттик женилдиктер менен артыкчылыктардан ажыратылып, бийликтөө нааразы болушкандар. Оппозициянын бирдиктүү саясий платформасы да жок болгон.

2002-жылга чейин оппозициянын биригүү зарылчылыгы болгон эмес. Буга чейин Акаев оппозицияны бөлүп-жарып, айрымдарына кызмат берип, бир бөлүгүн сатып алуу ыкмаларын ийкемдүү пайдаланып, каалагандай калчап келген.

Кыргыз оппозиционерлеринин басымдуу көпчүлүгү мамлекеттин эсебинен байышкан, капчыктуу жарандар. Алар кызматтан четтетилгендиги учун жана президенттен кызмат алуу учун партия түзүшүп, өздөрүнүн үркөрдөй болгон тарапкерлерин чогултушуп, бийлиktи сыйнап чыгышат. Бирок жогорку кызмат учун оппозиция болушкандан айырмаланган, акаевдик башкаруу системасын езгертуүгө бел байлашкан официалдуу оппозиция 2005-жылдагы так ушул “жоогазын” революциясынын өзөгүн түзген.

Адегенде акаевдик башкарууга каршы оппозиция коммунисттер гана болгон. 2004-жылдын башынан баштап Кыргызстан элдик конгресси, “Таза шайлоолор учун” граждандаңык союзу, “Элдин бийлиги учун!” бирикмеси, “Жаңы бағыт” коомдук

саясий кыймылы, кийинчөрек “Ата-Журт” жана башка уюмдар түзүле баштаган.<sup>1104</sup>

2004-жылдын 10-июнунда “Элдин бийлиги учун!” шайлоо алдындагы блок алты саясий партиялардын атынан: “Жаңы Кыргызстан”, “Эрк”, “Кайран эл”, “Кыргызстандын Демократиялык кыймылы”, Республика партиясы, “Асаба” – республиканын Президенттигине К.Бакиевдин талапкерлигин көрсөтүшкөн. “Элдин бийлиги учун!” шайлоо блогунун билдириүүсү жарыяланып, анда келечектеги мамлекет башчылыгына талапкер катары коомчулукта айрым аты атагандардын ичинен К. Бакиев эң татыктуу деп эсептелген. Анын эл арасында кадыр-баркы жогору, ар кандай жетекчи кызматтарда иштеп, республиканын ёк-мөтүн жетектеген. К.Бакиев республиканын бардык региондоруна таанымал инсан. Ал эми бул ага республиканы жетектеп, терең экономикалык жана социалдык кризистен алыш чыгууга мүмкүнчүлүк берет – деп жазылган.<sup>1105</sup>

Ушул эле жылдын сентябрь айында акаевдик режимдин авторитардык трансформациясына нааразы болгон тогуз саясий партиялар: “Жаңы Кыргызстан”, “Асаба”, Кыргызстан демократиялык кыймылы, “Кайран эл”, “Эркин Кыргызстан”, “Экиндик”, Коммунисттер партиясы, Коммунисттик партия жана Республика партиясы биригишип

1104. Акунов А. А. 2005-жылы 24-марttагы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңқылаптардын тарыхына кыскача сереп. Китепте: Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар: 2005-жылдын 24-мартында жана 2010-жылдын 7-парелинде Кыргызстанда жүзегө ашкан элдик ыңқылаптардын маарекесине арналган жыйнак. – Бишкек: 2015. – 38-б.

1105. Газета “МСН”. – 2004. – 18 июня.

Кыргызстан Элдик Кыймылын (КЭК) түзүшүп, ноябрь айында бириккен кыймылдын учредителдик съезді еткөрүлгөн.<sup>1106</sup>

КЭКтин катарын партиялардан башка, Акаевдин непотисттик (непотизм) башкаруу саясатына каршы болушуп, аны менен тил табыша албаган, Ажого эң жакын санаалаш, соратнектери елкөгө белгилүү, бийликтин жогорку эшелонундагы личностор да КЭКке келип кошуулушкан. Алар партияда болбосо деле, ар биринин артында жетишерлик санда тилектеш-мекендеш колдоочулары бар инсандар.

КЭКтин курултайына өлкөнүн бардык областтарынан 250дөн ашуун делегаттар, ЕККУнун, ПРООНдун жана башка эл аралык уюмдардын, чет елкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, ошондой эле дүйнөлүк агенттиктардин журналистери, телевидение, радио жана басма сез өкүлдөрү катышышкан. “Республикадагы саясий жана социалдык-экономикалык оор абал жана 2005-жылда етүүчү шайлоолор боюнча Кыргызстан Элдик кыймылтынын милдеттери тууралуу” деген темада негизги доклад менен КЭКтин төрагасы К.Бакиев жасап, жыйынтыгында съезд резолюция кабыл алган.

Резолюцияда: - биз адилеттүү, таза, демократиялык шайлоолор аркылуу бийлики тынчтык жол менен конституциялык алмаштырууга умтулабыз. Республика авторитардык-олигархиялык мамлекетке айланып кетүү коркунучу алдында бардык конструктивдүү, чыныгы мекенчил саясий партия-

1106. Автордун ездүк архивинен.

лардын жана коомдук кыймылдардын күчтөрүн консолидациялоо максатында бир блокко биригүүгө тийиш. Биз саясатчылардын жеке амбицияларын ишке ашыруу үчүн эмес, елкөбүздү системалык криистен чыгаруунун бирдиктүү реалдуу ишке ашырыла турган программасын иштеп чыгуу максатында биригебиз, деп жазылган.<sup>1107</sup>

2004-жылдын декабрьинде аягында дагы бир тарыхый окуя болгон. 29-декабрда “Кыргызстан элдик кыймылы” бирикмеси, “Ата-Журт” кыймылы, Кыргызстан элдик конгресси жана “Таза шайлоо учун” жарандык союзу биргелешип, Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн Форумун түзүшүп, ак ниет, адилеттүү жана ачык-айкын шайлоолорду еткөрүү боюнча кызматташуу жана аракеттерди координациялоо жөнүндөгү Меморандумга кол коюшкан.<sup>1108</sup>

Кыргыз оппозициясына кландык-регионалдык факторлор мүнөздүү. Республика дагы оппозициялык топтордун бардыгы бир муштумга биригишүсү мүмкүн эмес. Бакиевдин кандидатурасын колдогон оппозициялык топко каршы өздөрүнүн талапкерин алыш чыгарууну көздөшкөн башка саясий күчтөр тымызын иштерди жүргүзгөнү да коомчулукка белгилүү болгон. Ал эмес бириккен оппозициялык күчтөрдүн ичинде да позициясы

1107. Бакиев К. Мартовская революция: исторический выбор народа. – Бишкек, 2010. – С.51; Автордун ездүк архивинен.

1108. Бакиев К. Мартовская революция: исторический выбор народа. – Бишкек, 2010. – С.52; Акунов А. А. 2005-жылы 24-маргатында 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңқылаптардын тарыхына кыскача сереп. Китеpte: Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар: 2005-жылдын 24-мартында жана 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда жүзөгө ашкан элдик ыңқылаптардын маарекесине арналган жыйнак. – Бишкек: 2015. – 39-6.

туруктуу, так эмес саясий партиялардын лидерлери да болгон.

Ф.Кулов “На перевале” (“Ашууда”) деген китебинде мындай деп жазган: “Мен жетектеген Кыргызстан Элдик Конгрессине кирген кыргыз оппозициясынын лидерлери мага, колонияга, бир нече жолу келишти. Алар: “Ата-Мекенди” жетектеген Өмүрбек Текебаев; “Ар-Намыс” партиясы боюнча менин күжүрмөн орун басарым Эмил Алиев; Элдик партияны жетектеген Мелис Эшимканов жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасы Алмаз Атамбаев.

Бир жолу алар келишип мындай дешти: “Феликс Шаршенбаевич, оппозицияга көңүлдөнүшкөн бардык саясатчыларды бириктire турган адамды азыр аныктоону кырдаал талап кылууда. Абактын ичинен агымдагы иш менен алектенүү өтө оор. Сиз туура түшүнүңүз, ошнуктан, эркиндикте иштей турган лидер керек”. Мен таптакыр каршы болгон жокмун, бул логикалуу деп айттым. Атамбаев Курманбек Бакиевдин талапкөрлигин сунуштады. Анын үстүнө түштүктүктөр Бакивге токтоп жатышкан. Мен колдодум.

Текебаев менен Эшимканов Бакиевге каршы чыгышты: депутат кезинде, кийин оппозицияга келгенде да, бийликтин дарегине жада калса кыпсындей да сын айтууга батына албагандыгы, бир жолу да Акаевге каршы сүйлөбөгөнү, тескерисинче – аны колдогону аларга жаккан жок. Өзүнүн саясий көз караштары жөнүндө ачык билдириүү кылган жок, андан да жаманы, көрсө, ал өзүнүн китебинде мага авторитардык жетекчилер жагат деп жазыптыр”. Кийин аларды жолуктурууга, Бакиевди

прессадан чыгып сүйлөтүүгө карата кылган аракеттеримден майнап чыккан жок. Анан Эшимканов менен Текебаев Бакиевди колдошподу. Бирок ага ачык түрдө каршы да чыгышпады – бу да болсо жакшы” – деп жазган.<sup>1109</sup>

Ошентип, 2005-жылдын башына карата алдыдагы боло турган шайлоолордогу аягышкан күрөштөрдүн саясий майданында массаны уюштуруп, аларды жетектеп, бийликтөр каршы турууга жөндөмдүү жамааттык субъекттер так аныкталган.

Оппозициянын катарынын тездик темпте есүүсү жана алардын басымдуу көпчүлүгүнүн бир блокко биригип акаевдик бийликтөр каршы “ат тезегин кургатпай” байма-бай, тынымсыз акцияларды өткөрүүсү өзүн өлкөдөгү дээрлик жалгыз “чыныгы демократ” катары кабылдаган Акаевдин кыжырын кайнаткан.

Акаев оппозицияга карата 1992-жылы эле мындай деген: “Мен дайыма өзүмө суроо берчүмүн: КДКга кирген партиялардын айрым өкүлдөрү эмне учун президентти сынга алууда мынчалык агрессивдүү жана түгөнгүс, ... эреже катары, конструктивдүү эмес?”<sup>1110</sup> Андан кийин 2002-жылы Акаевдин интонациясы катаалдашып, ал: “Ачыгын айтып

1109. Кулов Ф. На перевале. – М.: Время, 2008. – С. 181 – 182; Куловдун сезү толугу менен көчүрүлдү. Кара: Акунов А. А. 2005-жылы 24-марттагы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңбылаптардын тарыхына кыскача сереп. Китеpte: Доор жаңырткан элдик ыңбылаптар: 2005-жылдын 24-мартында жана 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда жүзегө ашкан элдик ыңбылаптардын маарекесине арналган жыйнак. – Бишкек: 2015. – 40-б.

1110. Слово Кыргызстана. 01.08.1992; Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы = Kirghiz cycles / Д.Е. Фурман, С.А. Шерматова. - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве- нир, 2010. -С. 28.

коёон, эгерде менин президенттик ишмердүүлүгүмдүн айланасында пайда болгон жалган жалаалар менен так эмес маалыматтарга чыдап, ашыкча демократиялык толеранттуулугум менен оппозицияга карата кечиримдүү мамиле кылбаганымда, республикадагы оппозициялык партиялар менен массалык маалымат каражаттарынын ондон бир бөлүгү жок болмок, ал эми жалган жалааларды таңуулоого жан үрөшкөн оппозиционерлердин көпчүлүгү башка жерлерде отурушмак”, – деген.<sup>1111</sup>

2004-жылдын 10-декабрында А.Акаев оппозицияны “чет элдик капитал каржылаپ, ыплас саясий технологияларды колдонуп жатат” – деп айыптаган.<sup>1112</sup> Оппозициянын жетекчилеринин басымдуу көпчүлүгү бул маалыматты таң калуу менен кабыл алышкан.

Бирок Американын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янгдын АКШЫН Мамлекеттик департаментинде жасаган баяндамасында: “...Мамлекеттик департаментке мурда жиберилген материалдарга караганда, азыркы учурда Кыргызстандын саясий аренасында эки формация пайда болууда. Алар (оппозиционерлер – Н.Д.) оболу парламенттеги депутаттык орундар учун ат салышып, андан соң президенттикке ез талапкерлерин көрсөтүшөт. Бириңчиден, бул “Кыргызстан Элдик Кыймылы”

1111. Слово Кыргызстана. 26.09.2002; Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы = Kirghiz cycles / Д.Е. Фурман, С.А. Шерматова. - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве- нир, 2010. -С. 28.

1112. Тюльпановая революция. <https://profilbaru.com/ru/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F>

шайлоо алдындагы блогу. 2004-жылы июлда алты оппозициялык партия биригип, бул кызматка жалгыз талапкер катары мурдагы премьер-министр К.Бакиевди көрсөткөн. Ал АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди жемиштүү өнүктүрүү жагынан эң алгылыктуу талапкер деп ойлойм. Мен Бакиев менен бир нече жолу жолугуп, аны Американын президенти жана өкмөтү колдойт деп ишенидиргем. Бакиев жана анын блогу парламенттик шайлоодо жеңишке жеткендөн кийин америкалык колдоодон пайдаланууга даяр экенин билдиргөн...

...Оппозициянын дагы бир лидери – мурдагы тышкы иштер министри Р.Отунбаева менен да байланышты ийгиликтүү улантып жатабыз. Ал учун бөлүнгөн каражаттын эсебинен биз айрым бейекмөт уюмдарды түзүү жана колдоо учун лобби системасын түздүк, ошондой эле анын (Отунбаевын – Н.Д.) Кыргызстандын ички иштерине Россиянын кийлигишпөөсү тууралуу билдириүүсүн бүткүл өлкө боюнча жакшыраак чагылдыруу учун бирдиктүү масс-медиа системасын уюштурдук.

Демократиялык оппозициянын лидерлеринин бийликтөө келишине бирдей шарттарды камсыз кылуу жана жардам берүү максатында биздин шайлоо алдындагы негизги милдетибиз – Акаевдин бийликтөө жана аракетке жөндөмсүз коррупциялык режимине, анын орусиячыл багытына жана “административдик ресурстарды” мыйзамсыз пайдалануусуна карата колдоо көрсөтпөө. Буга байланыштуу элчиликтин алдындагы Демократиялык комиссия, Сорос фонду, Бишкектеги Евразия фонду ЮСАИД менен биргеликтөө шайлоочулардын саясий жактан активдүү толторун уюш-

туруп, аларды президенттикке аттанган талапкерлерге каршы башаламандыктарга шыктандыруу”, – деп жазылган билдириүүдө.<sup>1113</sup>

АКШ жана Батыш өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен К.Бакиевдин жана Р.Отунбаевын байланышы болгону эч кимге жашыруун болгон эмес. Алар парламенттин шайлоосунда оппозициялык талапкерлерге колдоо көрсөтүү максатында белгилүү бир “N-ный” суммасында каражат алуулары да мүмкүн.

Элчи Стивен Янгдын билдириүүсүндө: “Парламенттик жана президенттик шайлоонун алгачкы этапында оппозициялык партияларга каржылык колдоонун көлөмүн 30 миллион долларга чейин жогорулатуу жана бейекмөт уюмдар үчүн кошумча каражаттарды түзүү маанилүү” – деп жазылган.<sup>1114</sup>

Ал каражат негизинен республикадагы чет өлкөлүк мамлекеттердин каржылоосундагы НПО-лорго (КЭУ), анын ичинде Улуттук Демократиялык Институтка, Эл аралык Республикалык Институтка, Freedom House, Internews тармагына, Евразия Фондуна жана чет мамлекеттер менен байланышта болгон оппозиция өкүлдөрүнө берүү караган.<sup>1115</sup>

1113. Юферова Ядвига. Сколько потратил Госдеп США на “Революцию тюльпанов” в Киргизии. Политический детектив из жизни первого президента Киргизии Аскара Акаева. 09.11.2014 18:00 <https://rg.ru/2014/11/07/akaev.html>

1114. Юферова Ядвига. Сколько потратил Госдеп США на “Революцию тюльпанов” в Киргизии. Политический детектив из жизни первого президента Киргизии Аскара Акаева. 09.11.2014 18:00 <https://rg.ru/2014/11/07/akaev.html>

1115. Павловский Г. О.Киргизский переворот. Март-апрель 2005. Сборник / Сост.: Г. О. Павловский — М.: Издательство

Демек, чындал эле үй-бүлөлүк бийликке каршы оппозицияны колдоо максатында АКШ тара拜ынан каражат берилген болсо, анда ал каражат конкреттүү кимдерге берилгендиги, кандай пайдаланылгандыгы, кимдин “чөнтөгүнө” кирип кеткениги боюнча оппозициялык лидерлердин көпчүлүгүндө эч кандай маалымат болгон эмес. Бирок шайлоодон кийин, маркум Д.Садырбаев шайлоо өнекетүнө карата Роза айымдан финансыйлык колдоо алганын айтканы бар. Ал эми “Жоогазын революциясынын” жеңишке жетишине чет өлкөлүктөр эмес, оппозициянын айрым жетекчилери да ишенбей, күндөлүк чай-чамек үчүн ортого каражат чыгаруудан баш тартышкан.

Албетте, оппозициянын мучелерүнүн көңүлүнүн борборунда 2005-жылдын 27-февральна белгиленген Жогорку Кеңешке боло турган шайлоодо болгон. Талапкерлердин бардыгы өздөрүнүн шайлоо округдарында активдүү иштөө менен алек болгон. Бийликтин “бөрк ал десе, баш алышкан” республикалык жетекчилеринен тартып айыл башчыларына чейинки бюджеттен маяна алышкандардын бардыгы оппозициялык талапкерлерге каршы катаал чаалар көрүлөрү алдын ала белгилүү болгон.

Демек, депутаттык мандат үчүн боло турган оппозиция менен бийликтин ортосундагы айыгышкан күрөш болорун жана анын натыйжасында “оюндан от чыгып” кетүү коркунучу шексиз экенин оппозиция жетекчилери алдын ала сезип, аягына чейин бекем турууга бел байлашкан.

Коррупциялашкан-трайбалисттик-үй-бүлөлүк башкаруунун таасири күн санап, ақырында пүштүшү менен көп жылдар бою калыштанган келечексиз кландык-этникалык төң салмактуулуктун тигиштери ыдырап, сөгүлө баштаган. Үй-бүлөнүн ар бир мүчесү өзүнүн жакын санаалаштарын бийликтөө тартуу процесси ақыркы жылдары ачык жүргүзүлө баштаган, демек, аларга орун бошотуш керек болгон.

Мисалы, коомчулуктун пикири менен эсептешпей, кара өзгөйлүк менен Акаев өзүнүн студенттери жана аспиранттарын, жубайы болсо туугантуушкандары менен бала кездеги санаалаштарын, ал эми уул-кыздары досторун бийликтөө тартуу көнүмүш адатка айланган.

Албетте, үй-бүлө мүчөлөрүнүн мамлекеттин бардык тармактарына ашыкча кийлигишүүсү президентке аброй алыш келген эмес. Мындай көрүнүш ақыркы жылдары Акаевге лоялдуу болгондордун арасында да нааразычылыктын жарылуусун жаратпай койгон эмес.

Шайлоо өнекетүнө жакын калганды ар кандай интригага жана өлкөдөгү кырдаалдын туруксуздугуна байланыштуу президенттин айланасындағы бир топ таасирдүү шакирттери кызматтан четтетилген. Үй-бүлөгө жакын, президенттин чөйрөсүндөгү жогорку эшелондогу кызматкерлер кайсы күнү кызматтан кетерин билишкен эмес. Ошол себептен да президенттин айланасындағы бир катар саясий кызматтагы жетекчилер 2005-жылдын башында беш жыл гарантиялуу, тынч жашоо максатында парламенттин депутаттыгына талапкер болуу чечимин кабыл алышкан. Ош областынын мурдагы

губенатору Н.Касиев, Эсептөө палатасынын башчысы Д.Өскөнбаев, Нарын облусунун губернатору А.Салымбеков, эки министр жана башка мамлекеттик чиновниктер да акаевдик таасирден алыштоо максатында ушундай кадамга барышкан.<sup>1116</sup>

Кыргыз элин ирежитип, көкөйгө көк талкандай тийген акаевдик-коррупциялашкан-үй-бүлөлүк башкаруу бийликтөө каршы деп эсептелген кыргыздын көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмерлерин Жогорку Кеңешке келтирбөө максатында, алдын ала мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенге жетишкен. Мисалы, акаевдик шайлоо кодексине ылайык, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде иштешкендөр үчүн ЖЖКнын депутаттыгына талапкер катары катталуу укугуунан ажыратылган. Шайлоо кодексинде: “акыркы беш жылда өлкөдө туруктуу жашабаган жарандардын депутаттыкка талапкерлигин коюуга укугу жок”, – деген жобосуна таянышкан.<sup>1117</sup> Ушул беренеге таянуу менен акаевдик бийликтөө шайлоонун астында элчиликтен М.Шеримкуловду, Р.Отунбаеваны, М.Абыловду, У.Сыдыковду четтетип, шайлоого талапкер болуп катышшуу укугуунан ажыратылган.<sup>1118</sup>

1116. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «Тюльпановой революции». Международный институт гуманитарно-политических исследований. <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

1117. Акунов А. А. 2005-жылы 24-маргтагы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңқылаптардын тарыхына кыскача сереп. // Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар: 2005-жылдын 24-мартинда жана 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда жүзегө ашкан элдик ыңқылаптардын маарекесине арналган жыйнак. – Бишкек: 2015. – 41-6.

1118. Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мазмандын бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т., 496 – 497-66.

Чет өлкөлөрдөгү элчилик жайгашкан терриория, эл аралык кабыл алынган мыйзам боюнча Кыргызстандын чегине кирет. Ал эми элчилер акаевдик бийликтин саясатын кыйشاусуз жургүзүшкөн мамлекеттик өкүлдөр. Мындай ақылга сыйбаган, чектен чыккан мыйзамдын долбоору, албетте, Жогорку Кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго жарабаган, өз көмөчүнө күл тарткандан башка иш жасабаган, күн карама, бийликтин укуругунан чыга албаган, суу жүрөк, соодагер депутаттардын колу менен токулуп, үйбүлөгө жагынуу иретинде кабыл аланган.

Бул мыйзамдын негизги максаты Жогорку Кеңештин депутаттыгына, бириңчи кезекте, Акаевдин “бөлтүрүктөрүнүн” жана үй-бүлөнүн туугантуушандарынын, ошондой эле бийликтин “отуменен кирип, күлү менен чыгышкан” жогорку эшелендөгү чиновниктердин жек-жаатарынын депутаттыкка тоскоолдуксуз өтүүлөрүнө шарт түзүүгө жанталашкан аракет болгон.

“Кыргын согуш так талашуудан чыкты” демекчи, “Жоогазын революциясынын” чыгуу себептери да так ушул шайлоонун шайтан оюунунан старт берилген.

Акаев өмүрү еткөнчө президент болуп турбасын жакшы түшүнгөн, бирок кайра шайлоого барбаймын дегенине карапайым калк деле көп ишнене берген эмес. Аныз деле анын калуусуна чакырыктар айтылыш<sup>1119</sup>, анын мөөнөтүн узартуу

1119. “Жеке мен... Акаев өзүнүн функцияларын, идеяларын, башталган иштерин толук аткаруу үчүн кызматта калышын каалайт элем... Ал эми өлкө боюнча жүз миндерген адамдар мени жогору жактан эч кандай демилгесиз колдошот...” – деп жазган статьянын

үчүн референдумга кол топтоо кызуу жүргүзүлүп жаткан.

Ошол себептен бийлиkti колдон чыгарбай, өлкөдө эч кандай катаклизмсиз президенттик “тактыны” сактап калуу үчүн төртүнчү мөөнөткө баруунун айла-амалы аны көп түйшөлткөн. Беш жыл ичинде мураскерлери Жогорку Кеңеште саясаттын “казанында” кайнап, эстафетаны алганга даяр болорун Акаев жакшы түшүнгөн. Атасынын арты менен Батыштан<sup>1120</sup> билим альшкан уулу Айдар (тийиштүү түрдө коомдук пикирди түзүү башталган) же кызы Берметти ушул максат менен ЖКНЫН шайлоосуна аттандырган.

2005-жылдын февраль-март айларындагы Жогорку Кеңештин үчүнчү чакырылышина шайлоо Конституцияны өзгөртүүгө даярдык катары бааланган. “Чындыгында, 27-февраль парламенттик шайлоо күнү, бирок биздин президент буга чейин президенттик жарышка, октябрда боло турган президенттик шайлоого сигнал берип койгон. Ошон-

---

автору Д.Кыштобаев. Кыштобаев Д. Лилипутия в огне. Слово Кыргызстана. 6.02.2004; 2003-жылдын сентябринде “президент А.Акаевдин эгемен Кыргызстандын өнүгүшүне кошкон зорсалымын эске алуу менен” Кыргызстандын ишкерлер ассоциациясы андан дагы бир мөөнөткө калууну расмий түрдө суралган. (См.: А.Гордиенко. Аскара Акаева попросили остаться. Независимая газета. 30.09.2003) // Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 54 – 55.

1120. Бир маегинде А. Акаев балдарынын карьерасын кантип уюштурганын айтып берген —Айдарды Мериленд университетине окууга тапшырууга анын досу академик Роальд Сагдеев жардам бергенин, ал эми Берметтин Лозаннадагы стипендиясын да анын «эски досу» ошол кездеги БУУнун европадагы оғистин башчысы Владимир Петровский “тапкан” - деп айткан. Новые Известия. 9.06.1998.// Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 55.

дуктан бул парламенттик шайлоо бийликтегилер каалагандай сценарий боюнча өтүүсү керек. Ушул жайда конституцияны өзгөртө турган бийликтин адамдары парламентке өтүшү керек. Бул парламент ошол эле президентти башка инкарнацияда алып келүүгө көмөктөшө турган момун, кол бала деңгээлде болот".<sup>1121</sup>

Акаев 2005-жылдагы күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого төртүнчү ирет барбаймын деп, жанын жеп, сөз жүзүндө убада бергени менен ага баш ийген бийликтеги шылуун, эки жүздүүлөр тымызын, жең ичинен уюштурулган расмий иш-чараларда Акаевдин дарегине бир канча ирет бийликтө калууну өтүнгөн кайрылуулар кабыл аланган (мисалы, Бишкектеги ишкерлердин конгрессинде).

Ал эми түштүктө президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча референдум өткөрүү боюнча кол топтоо компаниясы кызуу жүргүзүлгөн. Мисалы, 2005-жылдын 14-февралдына карата А.Сатыбаевдин коомдук фонду зарыл болгон кол тамгалардын үчтөн бири чогултуулганын кабарлаган.<sup>1122</sup> Бул анын дагы бир мөөнөткө талапкерлигин коюуга мүмкүндүк бере турган жолдорду (референдум аркылуу же ыйгарым укуктарын көнөйтүү менен же Конституцияга өзгөртүү киргизүү

менен) табууга аракет кылыш жатканын көрсөтүп турат.<sup>1123</sup>

2005-жылдагы парламенттик жана президенттик шайлоолорго карата акаевдик бийликтин мыйзамсыз жүргүзгөн иштери боюнча А.Бекназаров мындай жазат: "...“үй-бүлөнүн” атынан оппозициянын өкүлдөрүнө каршы аттанышкан талапкерлерди финанссылык колдоо үчүн, Президенттин мөөнөтүн 2010-жылга чейин узартуу үчүн, референдумга байланыштуу чыгымдар жана башка чыгымдар үчүн президент А.Акаевге “эң жакын” деп эсептелген чиновниктер, бизнесмен, банкир, ректор жана директорлор жана башкалардан акча каражатын жыйноо жана көрсөтүлгөн суммалар жөнүндө тизме” – 24-марктан кийин А.Акаевдин, Б.Жанузаковдун жана О.Ибраимовдун кабинетинен акча төккөн 102 кишинин тизмеси Генералдык прокурор А.Бекназаров тарабынан алынып, көчүрмөсү 2005-жылдын 22-апрелинде ЖКНЫН төрагасы ئ.Tekебаевге жибергенин тастыктайт.<sup>1124</sup>

Бийлик менен байлыктын даамына эсирген Акаев, бийлиktи сактап калуу максатында, болжолу “Зарлап жүрүп тапкан жалгызындын боорун жулуп алсаң да, бийликтى колдон чыгарбоо керек. Бийлигиң колдон тайса кадырың каликыңа эмес, катыныңда да калбайт”, – деген Чыңгыз хандын айтканын туу туткан өндөнет.

1121. Отунбаева Р. и Абылов М. (лидеры киргизской оппозиции) - "Мы избрали желтый цвет как цвет перемен" (интервью). <https://centrasia.org/newsA.php?st=1108021200>; Интервью Р.Отунбаевой и М.Абылова радиостанции «Эхо Москвы». 09.02.2005.

1122. Молдалиев О. Мартовская революция в Кыргызстане: первые уроки//Мартовская революция в Кыргызстане: шаг вперед или два шага назад. – Б., 2005. – с.20; Галиева З.И. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана. – Б., 2007. – С. 258.

1123. Галиева З.И. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана. – Б., 2007. – С. 258.

1124. Бекназаров А. Мен – кыргызын: III китеп, I том. – Б.: Туар, 2016. – 18-б. Китептин тиркемесинде 102 кишинин аты, жөнү жана канча АКШ доллар бергини тиркелген. Ушул эле китептин 325 – 326, 333 – 343-бб.

Кызы Бермет менен уулу Айдарды Жогорку Кеңештин депутаттыгына өтүүсүнө шарт түзүп, аттандыруусунун түпкү максаты беш жылда уулкызы чоң саясаттын казанында кайнап, ак-караны ажыратып такшалышып, бийликтин сырларын өздөштүрүшүп, “Атакеси” президенттик мураскерликти чыр-чатақсыз тынч өткөрүп берүү максаты болбай койгон эместир. Мындай, мураскерлик салт чыгыш өлкөлөрүнө мунөздүү эмеспи.

2003-жылы Акаев кезектеги конституциялык реформаны баштаган кезде, кызы Бермет бийликтин күчү менен партия түзүүгө киришип, “Алга, Кыргызстан!” партиясын негиздеген. Конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Жогорку Кеңеш кайрадан туруктуу негизде иштеген бир палаталуу парламентке кайтып келип, бир мандаттуу округдар боюнча 75 депутат шайланган. Конституциянын жаңылыгы партиялар өз талапкерлерин көрсөтүү укугуна ээ болгон.

2003-жылдын 7-сентябринда Бишкекте төрт партия: “Жаңы заман”, “Манас эл”, Кыргызстан кооператорлор партиясы жана “Жаңы кыймыл” биригишип курултай өткөрүшүп, “Алга, Кыргызстан!” партиясын түзүшкөн. Съезддин ишине 300 адам катышып, Б.Бегалиев жетектеген саясий кеңеш шайланып, “Күчтүү Кыргызстан үчүн!” манифести кабыл алынган.<sup>1125</sup>

1125. Алга, Кыргызстан! [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B0\\_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD!](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD!) У правительства Кыргызстана появилась большая партия. IWPR Central Asia Monday, 21 February, 2005. <https://iwpr.net/ru/global-voices/uchastie-pravitelstva-kirgystana-voyavilas-bolshaya-partiya>. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «Тюльпановой революции». Международ-

Ошол учурда бийликтин “күкүктөрү” “Алга, Кыргызстан!” партиясынын пайда болушу Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болду деп жарыялоого шашылышкан, анткени өлкөнүн прогрессивдүү конструктивдүү күчтөрү мурда болуп көрбөгендәй консолидация процессин башташты дешип, сайрап чыгышкан. Бирок акаевдик башкаруунун доору буткөндөн кийин, өлкөнүн прогрессивдүү конструктивдүү күчтөрүн консолидациялаган, мындай шаан-шөкөт менен түзүлгөн “Алга, Кыргызстан!” бир жолку колдонулуучу партия катары бат эле унтуулуп калган.

Президент Акаев кетирген кемчиликтөр, тилекке каршы, отуз жыл ичинде, президенттердин бирине да сабак болгон жок. Кеткен президенттин кетирген кемчиликтөрин эске алуунун ордуна кыргыз президенттери, акаевдик курс менен “Алга, Президент!” урааны астында, бийликтин бардык бутактарына ээлик кылуу аракети менен өлкөнү бийлеп келе жатышат.

2005-жылдын 27-февралына белгиленген парламенттик шайлоо өлкөдөгү революциялык кырдаалдын курчушунун негизги себеби болгон. Акаевдик бийлик чү дегенде эле шайлоо кодексин одоно бузуп, өзүм билемдик менен өтө ыплас жана адеп-ахлаксыз иш-аракеттерди жүргүзүү менен баштаганы, албетте оппозициянын катуу каршылыгын жараткан.

ный институт гуманитарно-политических исследований. <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>; Эркебаев А.Э. “Цветные революции” в Кыргызстане. // Феномен революции. – Б.: 2015. – С. 180.

Президент эч бир уят-сатсыз өзүнүн уулкызын, жакындарын депутаттыкка аттандырса, канайым Майрам Дүйшөновна карачечекей синдиерин, ал эми “Манастан Чубак кемби экен” сыңары премьер-министр Н.Танаев<sup>1126</sup> уулун, президенттин администрация башчысы Т.Касымов уулу менен күйөө баласын, ички иштер министри бир тууганын, социалдык коргоо министри күйөөсүн, Чуй облас-тынын губернатору бир тууганын ж.б.,<sup>1127</sup> айтор акаевдик үй-буле мүчөлөрү, бир туугандары жана бийликтин жогорку эшелонундагы ишеничтүү чиновниктеринин тууган-туушкандары менен Жогорку Кеңештин депутаттык 75 оруну экиден кем эмес талапкер менен толтурулуп, алардын шайлоодон өтүп келүүсүнө президент жеke өзу көзөмөлгө алып, бийликтин “машинасын” толук колдонууга батасын берген.

“Независимая газетасынын” баяндамачысы В.Панфилованын Акаевге: “ – Балдарыңыз саясатка аттанаарда, парламенттик шайлоого өз талапкерлигин коюуда сиз менен кеңештиби? – деген суроосуна:

– Ооба, албетте, кеңештик. Мен алардын тандоосун сыйлайм, алар эр жетип, чоңоюшкан жана алардын жашоодо өз ордун табышын каалайм. Бирок мен эртеби-кечпи, саясий карьерамды

1126. Танаев Николай Тимофеевич (5-ноябрь 1945-ж. – 19-июль 2020-ж.) – Кыргызстандын мамлекеттик ишмери. Кыргыз Республикасынын премьер-министр (2002 – 2005).

1127. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «Тюльпановой революции». Международный институт гуманитарно-политических исследований. <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

аяктайм. Мейли, менин балдарым да бул жаатта өздөрүн синап көрүшсүн”, – деп жооп берген.<sup>1128</sup>

Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы кандай болуп кетеринен тынчсызданган Акаев, анын үй-булесү, Администрациясы жана Танаев башында турган өкмөттүн курамы, айрыкча күч органдары бардык күчтөрүн Жогорку Кеңештин шайлоосуна бурган.

2005-жылдын башында Жогорку Кеңештин IV чакырылышына депутаттардын шайлоосун чырчатаксыз өткөрүүдө бардык шайлоо округунан (75) бийлик тарабынан колдоо көрсөтүлгөн талапкерлерге ар тарааттуу жардам берүү максатында, жана айрыкча, эц негизинен, оппозициялык маанайdagы каттоодон өтүшкөн талапкердердин иштеринен “кылдан кыйкым таап”, шайлоо марафонунан четтетүү максатында, атайын “ЖИРНЫЙ КРЕСТ” деген атальшта Премьер-министр Н.Танаевдин төрагалыгы астында, бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин республикалык жыйыны жабык эшик артында, етө жашыруун түрдө өткөрүлгөн.

Жыйындын стенограммасы 2005-жылдын январь айынын башында оппозициялык массалык маалымат каражаттарында жана интернет сайттарда жарыяланып кетүүсү, албетте, Акаев баш болгон мамлекеттик чиновниктер ичинде ызы-чуу жаратыш “күнөөлүүнү” жазалоо учун издөө башталган. Жашыруун жыйындын маалыматын президенттин

1128. Панфилова Виктория. 28.01.2005 В преддверии еще одной «бархатной революции» <https://www.ng.ru/cis/2005-01-28/akaev.html>

күйөө баласы А.Тойгонбаевдин көрсөтмөсү аркылуу таратылган деген чын, калпы белгисиз информация да тараган.<sup>1129</sup>

Республиканын ар кайсы аймактарынан алынган маалыматтардын билдириүсүнө караганда премьер-министр Н.Танаев областарда жолугушууларды өткөрүп, Бишкекте өткөн жашыруун жыйынга караганда бир топ катаал формада бийликтин камчысын көрсөтүп, жетекчилерге “Ормон опузасын” көрсөткөн.

Акаевдик башкаруу бийлигинин Жогорку Кеңешке шайлоолор мезгилинде мамлекетке жана ез элине жасаган карасанатайлык менен жүргүзгөн саясатынын бетин ачуу максатында, тарыхтын чындыгы үчүн ММКга жарыяланган стенограмманын биринчи бөлүгүн толугу менен берүүнү туура таптык. Текст орус тилинде болгондуктан стенограмма кандай жарыяланса ошол калыбында езгөртүүсүз берилди.<sup>1130</sup>

1129. Рина Приживойт. 14 января 2005 Премьер сказал: «Это черный пиар» <https://www.msn.kg/ru/news/9101/>

1130. Власть готовится к войне. Даны команда ликвидировать депутатов Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова, Дооронбека Садырбаева, Болотбека Шерниязова, Алымбая Султанова, Азимбека Бекназарова <https://www.msn.kg/ru/news/9101/> Рина ПРИЖИВОЙТ 00:54 15.01.2005. "50-ю зелененъкими мы похороним всю оппозицию в дубовых гробах..." Стенограмма "фальшивого" заседания правительства Киргизии. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1105739640>. 14.01.05. Источник – Моя столица. Постоянный адрес статьи - <https://centrasia.org/newsA.php?st=1105739640>; Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 457 – 465-бб.

## ЖИРНЫЙ КРЕСТ

Власть готовится к войне, или сокрушительный удар по народному движению.

Дана команда ликвидировать депутатов Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова, Дооронбека Садырбаева, Болотбека Шерниязова, Алымбая Султанова, Азимбека Бекназарова

*(Изложение стенограммы секретного заседания, которое провел глава правительства Кыргызстана Н. Танаев в «Белом доме» накануне нового года).*

Н.Танаев: — Уважаемые руководители всех уровней государственной власти! Вам всем хорошо известно, президент Кыргызской Республики выступил в прямом эфире по национальному телевидению накануне нового года и предупредил население о готовящейся у нас “тюльпановой” революции.

На нас с вами возложена стратегическая задача — предотвратить любые революции, которые хотят нам навязать как внешние, так и внутренние силы.

Я привык исполнять поручения глубокоуважаемого Аскара Акаевича по-военному четко и без комментариев и того же потребую от вас всех.

Нас ожидает нешуточная борьба. Предупреждаю вас: возможно, прольется кровь, но для нас пути назад нет. Поэтому кто не уверен или сомневается в правильности выбранного пути, отказы-

вайтесь сейчас, мы по-хорошему расстанемся, чем поливать потом друг друга.

Будем вести жестокую войну по принципу — кто не с нами, тот наш враг. А врагов своих отважные предки кыргызов никогда не щадили. Прошу убрать всем карандаши и блокноты. Заседание абсолютно секретное. Ни письменная, ни устная информация не должна выйти за эти двери. Все, что будет сказано здесь, только запоминайте. Всем понятно?

— Конечно, понятно!

— Мы готовы сегодня выполнить любые распоряжения президента!

Н. Танаев: — Хорошо. Другого нам просто не дано. Список кандидатов у всех есть?

— Да, есть.

Н. Танаев: — В таком случае давайте начнем с юго-западного региона. Север у нас относительно стабилен. В Баткенской области лишь один фаворит — полуучченый, полуполитик, всем известный полный бузотер Нур уулу Досбол. Так?

Губернатор: — Да, все правильно.

Н. Танаев: — Ну и что собираетесь делать с ним?

Губернатор: — Ничего особенного. Он, конечно, имеет небольшую популярность среди жителей сельской местности, но сказать, что он пойдет на выборы, как паровоз, нельзя. У него очень ограниченные моральные и материальные ресурсы. Да его не хватит даже на один тур. Я уверен, мы сами справимся с этой проблемой.

Н. Танаев: — Неплохое начало. Значит, вы будете поддерживать этого врача Балтабаева?

СНБЭшник: — Нет-нет. Лучше Нур уулу Досбол, чем этот Балтабаев. Он намного радикальней, чем этот полупрофессор. Он тоже не наш.

Н. Танаев: — А не слишком ли жирно, дорогие мои, для крохотного Баткена два полных бузотера?

Губернатор: — Нет-нет, с ними обоими серьезных проблем не будет. Сами найдем для них противоядие. Против них работают преданные нам до конца люди. Инициатива в наших руках, мы не собираемся упускать ее...

Н. Танаев: — Ну хорошо, давайте двинемся дальше: по Кызыл-Кийскому, Хайдаркенскому направлению. Как там?

Мэр города: — Если не Исхак Масалиев, в наших округах были бы все свои люди. Вот Исхак...

Н. Танаев: — Если Масалиев — это вам не Апсамат Масалиев. Если и пройдет младший Масалиев, с ним можно договориться. Да, согласен, лучше, если он не пройдет, но из-за него делать большую трагедию не следует. Переживем. А как в Оше?

Губернатор: — У нас в Араванском районе есть один — Алишер Абдимомунов. Нежелательный для нас, относительно. От него не будет ни пользы, ни вреда ни правым, ни левым. Мы решили не вмешиваться в этот округ. Вот в Нариманском округе уже создает проблемы экс-депутат Анвар Артыков. Его активисты буквально растерзали команду нашего уважаемого аксакала Борубая Жураевича, который вот уже второй срок своего депутатства душой и телом был с нами. Помочь бы аксакалу...

Н. Танаев: — А договориться с самим Артыковым нельзя?

Губернатор: — Можно, но...

Н. Танаев: — Что — но?

Губернатор: — Такое соглашение может стоить нам очень дорого. Анвар Артыков знает себе цену, образован, компетентен практически во всех вопросах. Да и нрав у него крутой. В самый ответственный момент выкинет что-нибудь, не дай Бог!

Н. Танаев: — На какой избирателей он рассчитывает, на узбеков?

Губернатор: — Узбек, кыргыз, русский: ему — “баары бир”. Он найдет общий язык с кем угодно, надо будет — и с самим шайтаном. Умеет пользоваться своим длинным языком.

Н. Танаев: — Так подсократите ему язык. Нам ни к чему такие длинные и шустрые языки.

Губернатор: — А как это сделать?

Н. Танаев: — Через детей работайте, через родственников, знакомых. Нажмите на них как следует. Посмотрим, будет ли потом разглашаться. Дальше!

Губернатор: — Дальше докладывать будет районное руководство...

Н. Танаев: — Хорошо.

Аким района: — У нас — трое. Все знатности. Наш кандидат Абыганы Эркебаевич, но у Марата Султанова очень много родственников и денег. Третий — популярный в народе генерал Исаков. Наша главная задача — протолкнуть Абыгана Эркебаевича. Мы, в принципе, не скрываем наших симпатий. Даже поощряем распространение

нить слухи, что наш глубокоуважаемый президент назначит своим преемником, скорее всего, Абыгана Эркебаевича. Но Марат Султанов тоже работает очень мощно и напористо. То, что его супруга — работница Фонда “Мээрим”, говорит о многом. Выбить его с гонки будет трудно. Нет никаких гарантий. Простой народ может плюнуть на все и выберет генерала. Такая опасность имеется.

Н. Танаев: — Ничего подобного. Конкретная задача — преградить в любом случае дорогу этому солдафону. Руки-ноги — в цепь, и пустить по миру.

Аким района: — С этим я не справлюсь. Не забывайте, статус генерала повыше моего.

Н. Танаев: — Что тебе нужно, чтобы его пинком под зад выставить из Алая вместе с его генеральским статусом?

Аким района: — Не знаю, разве что деньги. Применять силу против алайцев опасно, чревато непредсказуемыми последствиями. Единственный есть способ — перекупить избирателей...

Н. Танаев: — Так перекупайте, это хоть что-то, чем ничего, (помощнику) выделите им 5 миллионов сомов. Хватит тебе 5 лимонов?

Аким района: — Наверное...

Н. Танаев: — Слушай ты... что ты мямлишь, говори прямо — хватит или нет?

Аким района: — Хватит!

Н. Танаев: — Ты у меня смотри, если Исаков станет депутатом, то ты получишь прописку в “Молдовановке”. Понял меня?

Аким района: — Понял...

Н. Танаев (помощнику): — Регион — под моим контролем. Будет прокол, тебя накажу...

**Помощник:** — Хорошо.

**Н. Танаев:** — Дальше.

**Губернатор:** — Адахан Мадумаров. Работаем против него уже второй год. Есть один местный бизнесмен, естественно, с нашего согласия два года проводит среди населения округа Мадумарова благотворительные акции, ведет строительство моста, ремонтирует школы и дороги, обеспечивает компьютерами и обеспечивает население продуктами питания. Он вложил в эти дела около 15 миллионов. Но есть другая проблема: чем больше другие вкладывают в благотворительность в Узгенском районе, тем круче растет популярность Мадумарова.

**Н. Танаев:** — Знаешь что, дорогой, да он просто—напросто педераст, этот твой претендент в депутаты, а не бизнесмен! Надеется победить Мадумарова всего за 15 лимонов, да еще в сомах. Ему надо еще 25 вложить, а дальше мы поможем.

**Губернатор:** — Зелеными?

**Н. Танаев:** — Да ты что, охренел! 50-ю зелененькими мы похороним всю оппозицию в дубовых гробах. Короче, главная задача — сделать все возможное и невозможное для того, чтобы не только не пропустить Мадумарова в депутаты, но и вычеркнуть его имя навсегда из политической жизни республики.

Не сделайте этого вы, Мадумаров уделает всех вас. Будьте уверены, если Мадумаров доберется до вершины власти, он повесит каждого из вас на каждом телеграфном столбе вдоль дороги от Узгена до Бишкека. Поэтому СНБ, МВД, Оборона, будьте готовы ко всему. Подтягивайте силы в сторону

Узгена. Малейшее движение — рубите под корень. Нет движения, так спровоцируйте, надо будет, организовывайте межнациональные столкновения. Ясно вам, на политической карте Кыргызстана не должно быть имени этого недорезанного петуха. Любой ценой, вплоть до "ЛО" (ред.: — "ЛО" — ликвидация объекта). А за работу эту пусть платит этот ваш п... (смех) бизнесмен...

**Губернатор:** — Ни хрена себе...

**Н. Танаев:** — А как ты хотел? Указания не выполните, такая б... вас всех накроет, проклинать будете, что родились на этот белый свет. Слушай, ты, СНБ, если Мадумаров будет сидеть в кресле депутата, так ты сядешь в СИЗО собственной службы... Теперь вы наконец понимаете всю серьезность положения!

— Еще бы...

**Н. Танаев:** — Пошли дальше...

**Губернатор:** — По Кара-Кульджинскому округу бесспорным фаворитом был наш Соке, Сооронбай Жээнбеков. Но наши карты перетасовал не очень известный пацан, который все эти годы околачивался около Текебаева и Баямана. Чотонов Дуйшенкул... Именитые оппозиционеры так раскрутили его, что избиратели поверили им, и теперь он создает нам большие трудности.

**Н. Танаев:** — Если этот никому не известный пацан уже создает трудности в Кара-Кульдже, то я обещаю создать вам настоящий кошмар на вашей улице. Губернатор Ошской области, губернатор Джалаал-Абадской области, а также руководители СНБ, МВД — будете пополнять ряды безработных на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке.

Говори, что нужно, чтобы популярность этого пацана пошла на х...

**Губернатор:** — Я думаю, ваша помощь не понадобится, вполне достаточно, если старшие братья Соке — губернатор Джалал-Абадской области и ректор университета того же Джалал-Абада и остальные братья и сестры Соке, которые живут безбедно, раскошелятся и поработают среди своих сородичей...

**Н. Танаев:** — А они намерены раскошеливаться?

**Губернатор:** — Не только раскошелятся, но и расчехлятся, если надо, и не допустим провала. Мы там работаем.

**Н. Танаев:** — Хорошо. В Кара-Кульдже — это ваши семейные проблемы. А как дела в собственной области?

**Губернатор:** — У нас тоже есть проблемы, но они не такие ужасные. В самом городе, я думаю, серьезных проблем не будет. А вот в пригородном Сузакском районе есть одна маленькая... Там решил стать депутатом младший брат покойного Сатыбалды Жээнбекова, Жусуп Жээнбеков. Но Жусуп — все же не Сатыбалды, надеемся, он не способен создать особые трудности. Против него мы выставили генерала милиции Тагаева, который без труда справится с ним...

**Н. Танаев:** — Поверим губернатору?

**Министр ВД:** — Без сомнения.

**Н. Танаев:** — Дальше...

**СНБшник:** — В Базар-Кургане Текебаев идет, он вне конкуренции, и помешать ему практически невозможно.

**Н. Танаев:** — Отчего же?

**СНБшник:** — Дело в том, что в самом Базар-Курганском районе равного оппонента Текебаеву нет. Чужаки там не пляшут. Если положение в Базар-Кургане сравнить с футболом, то Текебаев как бы игрок суперлиги, а все остальные — игроки дворовых команд. В такой ситуации вкладывать не только миллионы, но даже миллиарды сомов не имеет смысла, задача абсолютно бесперспективная. Здесь придется смириться с тем, что Текебаев еще раз станет депутатом.

**Н. Танаев:** — А Калматов? Он же грозился, что выиграет у Текебаева как минимум в первом туре.

**СНБшник:** — В принципе он может выиграть в первом туре даже у самого президента, конечно, если верить его словам. Язык у него без тормозов. В Джалал-Абаде его кличка Лапшегон. Так что несерьезно на него делать ставку.

**Н. Танаев:** — И что, будем сидеть вот так, сложа руки, и хлопать ресницами, а Текебаев триумфально пройдет в депутаты? Неужели ничего нельзя сделать?

**Губернатор:** — Можно, только надо окружить каждый избирательный участок силовиками...

**Н. Танаев:** — Этого делать не следует. Силовики нужны в других округах, где есть претенденты похлеще Текебаева. Ну что ж, продолжайте следить за ним, может, сам попадется в свои же ловушки, которые он сам в огромном количестве расставил по всему избирательному кодексу. Пойдем дальше по списку.

**Губернатор:** — Переходим к Дооронбеку Садырбаеву. Если верить словам районного акима, у него нет никаких шансов снова стать депутатом. Из всех сегодняшних претендентов у него самый низкий рейтинг. В течение целого года по нашему поручению близкие родственники Садырбаева ежемесячно проводят массовые мероприятия, антисадырбаевские агитации среди населения Ноокенского района. Организовали спортивные состязания, благотворительные акции в виде безвозмездной помощи: раздали цемент, шифер, компьютеры и продовольственные товары.

Я считаю, бесспорным лидером среди претендентов с нашей стороны является депутат Собрания народных представителей Женишбек Эшенкулов. Он уже по второму, а кое-где и по третьему разу успел накормить и одарить золотыми и другими украшениями лидеров практически 12,5 тысячи избирателей узбекской национальности. По нашим данным, они на 100 % намерены голосовать за Эшенкулова. Среди кыргызов тоже есть немало его почитателей. После осенней поездки Эшенкулова в составе президентской делегации в Грецию сверху (он показал пальцем в сторону ул. Токтогула. — Прим.) был приказ поддержать его. Мы полностью поддерживаем и, как видите, работаем грамотно. По словам активистов команды Эшенкулова, они намереваются выиграть выборы в первом туре окончательно и бесповоротно — с цифрой 75 %. Я убежден, что им можно верить.

**Н. Танаев:** — Я не понял, они что — узбеки?

**Губернатор:** — Кто? Да нет, оба кыргызы. Просто Эшенкулов близкий родственник Садырбаева. Их отцы — родные братья.

**Н. Танаев:** — Вот это подонок! (пауза) Но он наш подонок (смех в зале). Надо ему оказать всемерную поддержку... Такому кандидату не жалейте ничего. А сам ты веришь в то, что твой фаворит выиграет у Садырбаева?

**Губернатор:** — Гарантий на все 100 %, конечно, нет. Но есть 80 %. Садырбаев не пройдет, я убежден.

**Н. Танаев:** — Через суд снять Садырбаева можно?

**СНБЭШНИК:** — Нет, нельзя. Последние 6 месяцев в каждом аиле наши люди следят за всеми движениями Садырбаева. Пока ничего не смогли обнаружить, нет ни малейшей зацепки, что противоречило бы закону. Слишком уж он осторожный и хитрый. В отличие от других, которые в день по несколько раз объезжают близлежащие аилы, он редко посещает своих избирателей. Мы сделали вывод: если даже он сумеет за оставшееся время обехать каждый аил, не сумеет он поправить свою изо дня в день падающую популярность. Если не учитывать его служебный автомобиль, для него, как нам известно, будет весьма проблематичным даже обеспечить бензином все автомашины своей команды. В материальном плане, достоверно могу сказать, он гол как сокол. С уголовной стороны мы никак не сможем его зацепить. Другими кандидатами на сегодняшний день истрачено свыше 40 миллионов сомов. Уже больше 20 выложил один только Эшенкулов.

**Н. Танаев:** — Какой вывод? Значит, отсюда следует, вы на 100 % уверены, что не пропустите Садырбаева?

**Губернатор:** — Мы не пропустим его, будь он даже трижды народным артистом...

**Н. Танаев:** — Ни х... ты не владеешь ситуацией! А ты думай, прежде чем делать такие безответственные заявления. Тебе не удастся, как я убедился, помешать Садырбаеву. На прошлых выборах твой предшественник говорил то же самое. Правда, как только этот артист появлялся на публике, так все заверения губернатора исполнялись с точностью до наоборот. Придется и этот округ взять под свой персональный контроль. Болот Чыныбаевич, пожалуйста, вплотную займитесь проблемой Садырбаева.

**Джанузаков:** — Хорошо.

**Н. Танаев (помощнику):** — Выделите этому округу 30 миллионов, а те, кто хочет продолжать с нами сотрудничать, пусть выкладывают столько же. С Садырбаевым мы должны сделать то же самое, что и с Мадумаровым. Только тут нельзя будоражить все население, достаточно “успокоить” одного Садырбаева, у которого и родственников-то в округе раз-два и обчелся. Вынудите ближайшего родственника заплатить за эту работу, что он, как мне кажется, сделает с превеликим удовольствием. Тогда и все станет на свои места. Население Ноокенского района — это не аксыйцы и даже не базаркоргонцы. Они ни х... не смогут бунтовать.

**Губернатор:** — Николай Тимофеевич, может быть, мы оставим в покое этого пожилого человека, если даже очень захочет, он не пойдет

поднимать народ. Конечно, ноокенцы не умеют бунтовать, только не следует забывать, авторитет Садырбаева достаточно высок и на севере Кыргызстана. Как бы из-за него мы не разбудили все население Кыргызстана!

**Н. Танаев:** — Если мы не сумеем “успокоить” его, он, не моргнув глазом, потом “успокоит” всех нас, учти. Этот ваш “старик-артист” находится сегодня в самом центре группы молодых людей, которые как раз и рвутся к власти. И не дай Бог, если революционным путем сменится власть в стране! Вот тогда именно этот “немощный” старик будет висеть над всеми вами, как меч правосудия. Не лучше ли нам сейчас избавиться от него? Короче, его имя также должно исчезнуть с политического пространства страны. Все. Достаточно. Он все получил и от старой, и от новой власти. Запомните все, если имя не исчезнет, то все вы исчезните из этого мира. Понятно?

— Понятно.

**Н. Танаев:** — Вот и хорошо, ему уготована одна дорога — в “ЛО”... Дальше...

**Губернатор:** — Дальше у нас Усен Сыдыков...

**Н. Танаев:** — Не будем тратить время на Сыдыкова, Шеримкулова, Абылова и на Отунбаеву. Можете не разрабатывать. В ЦИКе знают. Их не зарегистрируют.

**Аким района:** — В Конституционном суде говорили иначе.

**Н. Танаев:** — Это Баекова так обещала, и слава Богу, Баекова — это еще не Конституционный суд. Лучше бы Баекова решала свои проблемы, чем

становиться адвокатом экс-послов. Баекова — нам не указ. Эта “великолепная” четверка не будет допущена к выборам. Это не только мое мнение, это мнение самого хозяина, если хотите. Идем дальше...

**Губернатор:** — По списку тут Бекназаров. Мы нашли 20 претендентов по всему округу, чтобы они растащили голоса этого придурка...

**Н. Танаев:** — Таким путем ты хочешь решить проблему Бекназарова?

**Губернатор:** — Ну...

**Н. Танаев:** — Чо ты нукаешь? Называешь Бекназарова придурком, и здесь же доказываешь, что и сам ты далеко не ушел от него. Ты что, не помнишь, как буквально два года назад все руководители силовых структур, в том числе и генеральный прокурор, с треском угодили в свою же яму, которую вырыли для Бекназарова. Дураки, сегодня вы в день по три раза должны молиться Богу, прося для хозяина долгих лет жизни. Не сдал он никого из вас. Достаточно было сказать ему: “все делать по закону”, как многие из вас тут же угодили бы в тюрьму. Будьте благодарны хозяину. Короче, Бекназаров должен быть под пристальным вниманием всех нас. Силовые министерства, подтягивайте дополнительные силы в эти сомнительные регионы. Майли-Сайский гарнизон нужно срочно пополнить оружием и живой силой. От аксыйцев можно ожидать всего. СНБ, я никак не могу понять, какие там у вас люди сидят, вы хоть что-нибудь для государства и для хозяина будете делать, или вечно будете заниматься своим бизнесом...

**СНБэшник:** — Мы стараемся...

**Н. Танаев:** — Плохо стараетесь. Если бы к чему-то были способны, сегодня здесь заводить разговор о Бекназарове не следовало бы... Так?

**СНБэшник:** — Так, конечно, так, но и они не сидят сложа руки. В их рядах есть и наши бывшие сотрудники, работники МВД, прокуратуры, а также судебной системы. Они достаточно грамотно прикрывают друг друга. Простая ликвидация кого бы ни было в наше время — задача не из легких...

**Н. Танаев:** — Вот видите, область и район своими силами не могут справиться с шайкой Бекназарова. Мы должны навалиться на них всеми силами. А для этого не надо жалеть ни денег, ни оружия. Его нужно было убирать еще год назад, народ поволновался бы и успокоился. А куда им деваться-то! Мы же прошли эту школу. Сейчас, если вздумают двинуться в столицу, не мешайте. Пусть идут хоть десять, хоть двадцать тысяч человек. Теперь у нас достаточно сил, чтобы встретить у города и проучить их как следует. Короче, если мы раз и навсегда не решим проблему Бекназарова, мирной жизни в нашей стране не будет. Поэтому СНБ должна разработать специальные меры по нейтрализации особо опасного объекта. Мы поддержим любые ваши предложения вплоть до... Понятно?

— Понятно.

**Н. Танаев:** — Дальше...

**Губернатор:** — Курманбек Бакиев...

**Н. Танаев:** — Буквально недавно мы все работали под началом Курманбека Салиевича. Тогда он был нашим единомышленником. Как только перестал он быть премьер-министром, тут же

примкнул к группе людей, которые называются отбросами общества. Он, конечно, сам себя погубил своей неразборчивостью в выборе друзей. Жалко, но он должен пенять только сам на себя. Поэтому примите все меры относительно и Курманбека Салиевича. Он не должен быть в Жогорку Кенеше. Кубанычбек Мырзабекович, это и вас касается.

**Жумалиев:** — Хорошо.

**Губернатор:** — А в других округах нет ни одного претендента, настроенного против существующей власти. Кто бы ни победил, будет наш человек.

**Н. Танаев:** — Ладно, а как у нас дела в Таласе?

**Губернатор:** — Слава Богу, пока все идет хорошо. Двух скандальных претендентов, Альymbая Султанова и Болота Шерниязова, нам удалось выкинуть из региона. Одного уговорили, с другим поговорили “по-свойски”, в общем, оба они не будут баллотироваться в Таласе. Теперь у нас будут бороться за депутатские мандаты только свои люди. Независимо от того, кто станет депутатом, это будет человек, душой и телом предан Аскару Акаевичу. Правда, ходит слух, собирается баллотироваться в верхнем Таласе Тугельбай Казаков. Но он сам еще не подтвердил своих намерений. А кто не знает известного певца и мелодиста Тугельбая Казакова? Его позиция к современной действительности известна всем. Политик он достаточно опытный. На первых выборах он одержал внушительную победу, но тогда районным и областным властям удалось вырвать у него победу и отдать конкуренту. Он то ли

не сумел, то ли не захотел, но ему не удалось подтвердить свою победу.

Старожилы районной власти обещают повторить то, что было несколько лет назад. Мы знаем, у Казакова нет ни средств, ни духа, чтобы пойти против административных ресурсов. Я думаю, проблему Казакова решим собственными силами.

**Н. Танаев:** — Чуйская область?

**Губернатор:** — У нас не будут никаких проблем. У нас нет нежелательных претендентов. Может, кое-где у нас и возникнут локальные шкубаловки, но это будут исключительно междусобойчики. В Чуйской области собираются баллотироваться люди, преданные нынешней власти. Поэтому мы считаем — будет разумно не вмешиваться в избирательный процесс. Не растрачивать административные ресурсы в пустое дело, кто бы ни победил — будет нашим.

**Н. Танаев:** — Слава Богу, есть хоть одна область в республике, на кого мы можем рассчитывать полностью. А как у нас обстоят дела в столице?

**СНБЭШНИК:** — В столице будут проблемы. Откровенно говоря, губернатор Таласской области, господин Айдаралиев, подсунул Бишкеку крупную “свинью”. И не одну. Самая крупная “свинья” — это Болот Шерниязов. Депутат Жогорку Кенеша. Он собирается баллотироваться по Асанбаевскому округу. Вы все хорошо знаете Шерниязова. У него одного и средств, и дурости хватит на несколько человек. Самая сильная и организованная команда из всех претендентов тоже у него. Самое ужасное, он абсолютно непредсказуемый человек. Вечером

может сказать одно, утром делать совершенно другое. Борьба с таким непредсказуемым человеком в правовом поле — дело бесперспективное. Если мы выбросим 50 миллионов сомов, он спокойно найдет и сто миллионов. Даже если мы выставим 1000 автоматчиков, нет гарантии, что он не выставит 2000 вооруженных до зубов боевиков. Он может дестабилизировать обстановку в столице. За границей у него много компаньонов, друзей и соратников. Возможности у него во всех отношениях неограниченные.

**Н. Танаев:** — А кто с ним собирается соперничать?

**СНБЭшник:** — Серьезных нет, если не считать хозяина газеты "Агым" Мелиса Эшимканова. Но он не сможет оказать Шерниязову серьезного сопротивления. Поэтому самое лучшее средство — не трогать. Пускай проходит.

**Н. Танаев:** — Да ты что, в своем уме? Пошел на х... этот недоделанный ковбой. Ни в коем случае нельзя его даже близко подпускать к Жогорку Кенешу. Если радикалам удастся собрать хоть какую-то живую силу, будьте уверены, организатором и вдохновителем гражданского неповиновения будет не кто иной, как Б. Шерниязов. Не дай Бог, конечно, но мне не хотелось бы сидеть в "Белом доме", окруженным всадниками Шерниязова. Давайте поручим проблему Шерниязова решить СНБ под особым контролем Болота Чыныбаевича. Пусть поработают, не исключая варианта "ЛО".

Дальше...

**СНБЭшник:** — Теперь о второй, м-м, "свинье". Алымбай Султанов. Два созыва был депу-

татом из Таласа, а теперь вот собрался баллотироваться в город. Позиция и у него неслабая. Материально крепок. Последние годы отличается резко агрессивными выступлениями. Если состыкуется с Шерниязовым, способен дестабилизировать обстановку в городе и, возможно, уже здесь возникнет "аксыйский синдром". К сожалению, это горькая правда.

**Н. Танаев:** — Понятно. Любой ценой засунуть куда-нибудь этого мента-придурка, вплоть до "ЛО". Кстати, а как с Проненко?

**Мэр города:** — С Проненко все в порядке. Ее проблему успешно решает бизнесмен Шин.

**Н. Танаев:** — А, этот катала. Так он что, закатает ее, что ли?

**Мэр города:** — Ему в подмогу мэрия направляет своего кандидата, тоже небезбедного. Так что на этот раз с Проненко будет покончено...

**Н. Танаев:** — Как, силой?

**Мэр города:** — Нет, деньгами.

**Н. Танаев:** — Ну хорошо, а как дела на Иссык-Куле?

**Помощник:** — Там положение, в принципе, такое, какое мы задумали. По всей области ситуация 100 % в руках госпожи Шайлиевой. Она не нуждается в чьей-либо помощи. Обещает сделать депутатами только преданных нам людей. К тому же, говорит, об иссык-кульской оппозиции сказано очень громко. Ситуация показывает, что на Иссык-Куле, кроме Жыпара Жекшеева, оппозиционеров днем с огнем не сыщешь. А ниточки жекшевской души она держит, по ее словам, в своих крепких руках и может дергать за них, когда захочет.

**Н.Танаев:** — Я верю Токон Асановне, если она обещала, так и будет. Эй вы, мать вашу е... губернаторы, учитесь у этой великой женщины, как управлять областью... А что у нас в Нарыне?

**Губернатор:** — Все под нашим контролем. Незначительные междуусобицы обязательно будут. Но они в корне отличаются от антигосударственных выступлений. Вот, к примеру, в Кочкорском районе будут бороться за один мандат сразу трое наших людей. Для нас нет никакой разницы между Усубалиевым, Жапаровым и Болотбековым. Кто бы ни победил, победа будет за главой государства. Правда, в самом Нарыне баллотируется Ишембай Кадырбеков, но нет смысла против него использовать административный ресурс.

**Н. Танаев:** — Почему же?..

**Губернатор:** — Всем известно, что Кадырбеков подошел к своему политическому закату. Местные ребята, бизнесмены, собираются устроить из него козлодрание. Среди них есть парни очень богатые и достаточно популярные. Наверное, поэтому Кадырбеков сам попросил меня слегка “прижать” его от имени администрации, чтобы поднять его падающий рейтинг в народе. Мы не стали “прижимать” его. На самом деле изо дня в день падает популярность Кадырбекова. Так что проблему Кадырбекова без проблем решат местные парни, я им верю.

**Н.Танаев:** — Хорошо, но как бы нам не пришлось потом разочароваться в них... Еще раз прошу вас всех — чтобы там ни было, ни одного слова из нашего сегодняшнего разговора не должно выйти за эти двери. Список, который мы рассматри-

вали, оставьте на столе. Не записывайте в свои блокноты ни одну фамилию. Если даже вас во сне спросят о них, вы не должны называть эти фамилии

— Нур уулу Досбол, Балтабаев Ташполот, Абдимомунов Алишер, Артыков Анвар, Исаков Исмаил, Мадумаров Адахан, Чотонов Дуйшенбек, Жээнбеков Жусупжан, Текебаев Омурбек, Садырбаев Дооронбек, Сыдыков Усен, Бекназаров Азимбек, Бакиев Курманбек, Казаков Тугельбай, Шеримкулов Медеткан, Шерниязов Болотбек, Султанов Альмай, Отунбаева Роза, Проненко Алевтина, Жекшев Жыпар, Кадырбеков Ишембай.

Каждый из вас должен держать в голове эти фамилии и знать, что надо делать против них. На этот список я ставлю жирный крест... Зря, что ли, за огромные деньги мы пригласили из Москвы наших друзей технологов-пиарщиков... Мы покажем народу, как надо отстаивать власть. Вам советую сделать то же самое во время выборов. А теперь, после перерыва, рассмотрим тех, кого нам надо пропускать вместо них. Сейчас перерыв на 15 минут.

(Конец 1-й части секретного заседания, прошедшего в «Белом доме» накануне нового года.)

Премьер-министр Танаевдин шайлоо боюнча ёткөргөн жыйынынын биринчи белүгүнүн стенограммасы дүйшөмбү күнү ар кайсы интернет сайтарга жарыяланып кеткен. Басылманын мазмунун окугандардын баары шок болушкан.

11-январда ТРКнын “Пирамида” маалымат программасында Н.Танаев менен журналисттердин жолугушуусунан фрагмент көрсөтүлгөн. Шайлоо

штабынын жетекчиси интернеттеги жарыяга көңүл буруп, муну адамдык мамиледен аша чапкан “кара пиар” деп атаган. Тексте: “жалаң түштүктүк фамилиялары келтирилгени” да таң калыштуу. Танаев жыйын чын эле болгонун, анда күч органынын кызматкерлерине шайлоо учурунда коомдук тартипти камсыз кылуу тапшырмасы берилгенин ырастаган.<sup>1131</sup>

Акаевдик бийликтин жогорку эшелондагы өкүлдөрү “алдыгарда жаздырар” болуп, парламенттик шайлоону, күч колдонуу менен болсо да, өз пайдасына чечүү максатында мамлекеттик жыйын өткөрүшүп, бийликтин адилетсиздигин сындалп чыгышкан оппозициялык талапкерлерди Жогорку Кеңештин депутаттыгына өткөрбөө максатында ачык согуш жарыялашкан. Премьер-министр Танаев: “Биз элге бийлики кантит коргош керек экенин көрсөтөбүз” – деп, жыйынга катышкан мамчиновниктерге муштумун көкөлөтө көрсөткөн.

Танаев жетектеп өткөргөн жыйын кадимки гитлердик гестапонун (1933 – 1945-жж)<sup>1132</sup> духунда өткөрүлүп, кимге кандай жаза колдонору алдын ала аныкталыш, оппозиция мүчөлөрүнүн адамдык абириине, ар-намысына доо кетирүүчү оозго алгыс сөздөр менен алардын аты-жөнүн, кесиптик деңгээлин кемсингит мазактоо акаевдик чиновниктерге

1131. Премьер сказал: «Это черный пиар». 14 января 2005. <https://www.msn.kg/ru/news/9101/>

1132. Гестапо фашисттик Германиянын мамлекеттик жашыруун полициясы болгон. Ал 1933-1945-жылдары Германияда да, оккупацияланган елкөлөрде да иштеген. Нюрнбергдеги эл аралык согуш трибуналы (1946) аны кылымыштуу уюм деп тапкан. <https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE>

мүнөздүү болуп, алар өздөрүнүн маданияттуулук деңгээлин көрсөтүшкөн.

Мамлекетти каалагандай калчап турган акаевдик үй-бүлөлөлүк башкаруу шайлоо өнөкөтүнө жасаган мыйзамсыз аракети менен өзүнүн арамзалык жүзүн даана ачыктаган. Акаев элге, мамлекетке жасаган ак эмгеги менен эмес, жеткен адамдык, мыттайымдык, караөзгөйлүк менен үй-бүлөлүк бийлигин колдон чыгарбай сактап калуунун аракетинде болгон.

Улуу Платон: “Коомдун руханий-саисий ба-кубаттыгы ошол мамлекеттин башындагы өкүмдардын адамдык сапатына байланыштуу болот, антикени өкүмдар эл-журтун ак жолго, асыл максаттарга шыктандыруу васийпасын аркалап, башкаларга өрнөк көрсөтө алгандай асыл сапаттарга ээ болушу абзел” – деп айткан.<sup>1133</sup>

Ал эми өз учурунда падышанын вазири кызматын аркалаган, улуу дарыгер Ибн Сина (Авиценна): “Өз элине ак дилден кызмат кылам деген өкүмдар ар кандай дүнүйө азгырыктарынан алыс болуш үчүн өзүнүн билимин, инсандак наркнасилии тынымсыз өркүндөтүп туруу максатында даанышман философтор, илимдин, искусствонун адамдары жана жазуучулар менен такай байланышып, пикир алышып турушу зарыл” – деп айткан.<sup>1134</sup>

1133. Атаннын тилин уул, аганын тилин ини албас заманда канткенде Сабитжан менен Орозкулдарга уят бутет? Газ.: “Кыргыз Туусу” 28-март, 2019-ж. <http://kyrgyztuusu.kg/?p=20903>

1134. Атаннын тилин уул, аганын тилин ини албас заманда кант-кенде Сабитжан менен Орозкулдарга уят бутет? Газ.: “Кыргыз Туусу” 28-март, 2019-ж. <http://kyrgyztuusu.kg/?p=20903>

Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги “илимпоз” академик Акаев президент болуп шайлангандын алгачкы жылдары Кыргызстанды кыска мөөнөттө “Швейцарияга” айландырам деп, ооз көптүрө айткандарына жумурай-журт күбө. Көрсө ал он беш жыл бою “бейиштин швейцариясын” үй-бүлөсүнө, тууган-туушкандарына жана табакташ-шакирттерине куруу учун республиканын байлыгын тоноонун үстүндө эмгектенип, жыйынтыгында мамлекетти бандиттик-криминалдык өлкөгө айландырып, өзү “сүттөн ак” болуп, четке чыга берген.

Акаевдин куугунтугуна кабылып, Бакиевдин түшүнде премьер-министр болгон бизнесмен, саясатчы Данияр Усенов: “Бул өлкөдө бул үй-бүлө, анын жакын чөйрөсү паспорттон баштап медициналык шприцке чейин, бюджеттик каражаттарды уурдоодон тартып, мамлекеттик мулкту кайра сатууга чейин акча жасашкан. Кецири жайылтылган мамлекеттик коррупция... Ак үйдүн 7-кабатына чейин жетип, 7-кабаттан жакшы ойлонуштуруулуп түзүлгөн схемалар түрүндө ылдый түшүрүлүп, акырында мамлекеттик чиновниктердин мамлекеттик философиясына айланган” – деп, өлкөдө өкүм сүргөн чындыкты айткан.<sup>1135</sup>

Бирок акаевдик башкаруу мезгилиндеги мамлекеттик коррупциянын кецири тамыр жайышын ашыра сынданган Усеновго Бакиевдик режиминде коррупция боюнча алдыңкы фигуralардын

1135. И. о. вице -премьера Д. Усенов: Всеобъемлющая государственная коррупция спустилась с 7-го этажа Белого Дома. АКИpress. 4.05.2005.

бирине айлануусуна эч нерсе тоскоол болгон эмес.<sup>1136</sup>

Бийликтө коррупциялык жол менен жетишкен бизнесмен-саясатчылар тойгончо уурдашып, өлгөнчө карганышат да сүттөн акмын дешип жанын жешет. Алардын ооз көптүрүп сүйлөгөн сөздөрү менен жасаган иштери таптакыр Төцирден тескери болуп келет отуз жылдан бери. “Бүкүрдү мүрзө түзэйт” сыңары, коррупционер-чиновниктер мамлекеттүү үчүн эч качан иштеп жарытышпайт.

Бийлик менен байлыктын таттуу даамына манчыркаган Акаев үй-бүлөсү менен бирге президенттик креслодон ажырап калышса эле “кыямат кайым” болчудай сезишип, бийликтүү сактап калуунун айласында болушкан. Албетте, Акаевдин арты менен эң жогорку мамлекеттик кызмет орундарын ээлешкендердин кызыкчылыгы үй-бүлөнүкүнөн кем болгон эмес. Бийликтин негизги максаты шайлоо аркылуу парламентти толук көз каранды кылуунун стратегиясын иштеп чыгып, конституцияны өзгөртүү жолу менен Акаевдин бийлигин сактап калууга шарт түзүү болгон.

Республика боюнча нааразылыктарды жаратып, көптөгөн чыр-чатактарды пайда кылган акаевдик шайлоолор революциянын милтесине от тутандырган. Грузия менен Украинаада болуп өткөн “түстүү” революциялар кыргыз оппозициясын шыктандырып, Акаевди, ошондой эле ушул сыйактуу режимдерди түзүп алышкан башка постсоветтик президенттерди чочуткан.

1136. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 62.

2004-жылы 11-июнда Грузия менен Украинаадагы “түстүү” революциялардан кийин чочулоо сезими пайда болгон Акаев: “...“Баркыт” же “кызгылт” пакеттерде алынып келинген жаңы эл аралык саясий технологиялар абдан тынчсызданууну жаратууда. Эрксизден суроо туулат: демократияны өнүктүрүү деген жүйөлүү шылтоо менен большевиктик “революцияларды экспорттоо” стратегиясына кайтып келүү болбайбу?” – деп айткан.<sup>1137</sup>

Президенттин кийинки мөөнөткө шайланусуна каршы болгон оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүнөн кооптонгон Акаев кыргыздарды “тажик сценарийи” менен коркутуп, оппозициянын артында АКШ туруп, аларды каржылоодо, оппозиция алар менен байланышта деген “маалымат бар” деп айткан. Бирок Шеварднадзе жана Кучма менен болгон окуя менин башыма келбейт, анткени мен алардан канча жакшымын, эл менин жакшы көрөт деген иллюзиялык ишенимде болгон.<sup>1138</sup>

2004-жылдын сентябринде Кыргызстандын парламенттик оппозициясы өлкөнүн Конституциялык сотуна учурдагы президент А.Акаевдин 2005-жылы төртүнчү мөөнөткө талапкерлигин көрсүтүгө укуктуулугу тууралуу өтүнүч кат жөнөткөн. 22-сентябрда Конституциялык сот бул өтүнүчтү кароодон баштаркан.<sup>1139</sup>

1137. Слово Кыргызстана. 11.06.2004.

1138. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008. – С. 58-59.

1139. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F\\_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)

Акаевдин коркуу сезими Шеварднадзе жана Кучма менен болгон окуя менин башыма келбейт, анткени мен алардан бир топ мыктымын, мени эл жакшы көрөт<sup>1140</sup> деген ишенимге алмашылып, башында айланган кара туманды этибарга алган эмес.

Акаев 2005-жылдын январында мындай дейт: “... Бизде Украинаадагыдай “Кучма кет!” деген чакырыктар жок... Анан калса, социологиялык сурамжылоого караганда, президент А.Акаевдин бүгүнкү күндө рейтинги абдан жогору... 65% менин кетишими калабайт. Маселе абалдын жакшыргандыгында. Ошондуктан, ар дайым биздин коммунисттердин лидери маркум А.Масалиевге добуш берип келген түштүктө деле азыр башка аймактарга караганда менин колдогондор көп. Ошол эле учурда американлыктар түштүктүн лидерлери – Бакиев, Мадумаров менен иштешип жатканын эстен чыгарбоо керек”.<sup>1141</sup>

Ал эми революцияга бир ай калганда, 2005-жылдын февраль айында, президент Акаев: “Бизде эч кандай революция же толкундоолор болбайт, республикада буга эч кандай шарт жана себептер жок” – деп, ишенимдүү түрдө билдириген.<sup>1142</sup>

Башка президенттер сыйяктуу эле, Акаев шайлоолордогу үгүт иштерин жана добуштарды эсептөөнү, ошондой эле референдумдарды өз пайда-

1140. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008. – С. 58-59.

1141. В преддверии еще одной «бархатной революции» (интервью А.Акаева). Независимая газета. 29.01.2005; Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 59-60.

1142. Независимая газета. 7.02.2005; Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008. – С. 60.

сына бурмалап, конституцияны тынымсыз бузуу менен өзгөртүп, парламенттин түзүмүн жана шайлоо системасын эксперимент кылышп, ага коюлган чектеөлөрдөн буйтап өтүү менен кутулуп турган.

Акаев көп кырдуу, көп жүздүү кубулуп турган адам. Ал россиялык окумуштуу еврейлердин мектебинен тарбия алыш чыккан өтө билимдүү, кыргыз улутунда чанда жарагчы инсан. Ал жаратылышынан кооз сүйлегөнгө мастер, калпычы жана алдамчы. Мисалы: “Кимdir бирөө үчүн саясат бириинчи кезекте элдин үстүнөн бийлик болсо, мен үчүн бул элдин кызыкчылыгына кызмат кылуу” – деп, ооз көптүрө айтканы бар.<sup>1143</sup>

Бирок Акаевдин айткан кооз сөздөрү менен анын жасаган иштери жана жүргүзгөн мамлекеттин саясаты теңирден тескери болгон. Анын режими мезгилиnde өлкөдө коррупция гүлдөгөнүн, Ак үйдүн жетинчи кабатына чыгыш кеткенин президент өзү айткан. Акаев калп айткан. Коррупциянын “атасы” да, “энеси” да анын өзү болгон. Чындыгында коррупция Ай үйдүн жетинчи кабатындагы президенттин кабинетинен ылдый карай терең ойлонуштурулуп, пландуу түшүрүлүп, коррупциялашкан Акаевдин кланы кыска мөөнөттө Кыргызстандын негизги байлыктарына ээ болгон.<sup>1144</sup>

“Манастан Чубак кем бекен” – болуп, жетинчи кабаттан ылдый түшүрүлгөн коррупция өлкөнү “кара тумоодой” каптаап, айыл башчыга, мектептин

1143. А.Акаев. Откровенный разговор. М. Совершенно секретно. 1998. С. 76.

1144. Тюльпановая революция в Кыргызстане причины, ход и последствия для страны. <https://works.doklad.ru/view/Xo8hkZre5tE/all.html>

директоруна чейин ажырыктын тамырындай жайылтылган. Коррупция акаевдик башкаруудан тартып, Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу механизминин ажырагыс бөлүгүнө айланган.

2005-жылдагы Жогорку Кеңешке үчүнчү чакырылыштын шайлоосу үй-бүлөлүк бийлики сактап калуу максатында Конституцияны өзгөртүүгө даярдык катары кабыл алынган. Р.Отунбаева 2005-жылдын 9-февралында “Эхо Москва” радиосуна берген интервьюсунда: “Конституцияны ушул жайда өзгөртө турган адамдар парламентке кириши керек. Бул парламент ушул эле президентти башка инкарнацияда бийлигин сактап калууга көмектөшө тургандай деңгээлде жоопш, “кол бала” болот” – деп айткан.<sup>1145</sup>

Акаев башынан эле жердештери менен уруулаштарына, жарым-жартылай илимий чөйрөдөгү тааныштарына, өзүнө жана жубайына таянган. Калк ичинде ал өзүнүн кадыр-баркынын жана популярдуулугунун кескин төмөндөшүн жакшы түшүнгөн. Бийлигин сактап калуунун айласы катары парламенттик колдоого ээ болуу максатында өзүнүн жакын тууган-туушкандарын жана жубайынын жакындарын шайлоого аттандырып, ар кандай майда-барат “центрист” партияларын бириктируүнүн негизинде “Алга, Кыргызстан!” партиясын түздүрткөн.<sup>1146</sup>

“Алга, Кыргызстан!” партиясы президенттин жулунгандарын жана энергиялуу кызы Берметтин толук

1145. Интервью Р.Отунбаевой и М.Абылова радиостанции. «Эхо Москва». 09.02.2005.

1146. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 56.

көзөмөлдөөсү астында болгон. Бермет: “Кыргызстан менин атамдын эмгеги, атамдын эмгеги өчпөсүн деп парламентке барам” – деп айткан.<sup>1147</sup> Ал эми партияны анын күйөөсү, кыргыз олигархы (казак жана Казакстандын жараны), “Кыргыз элинин күйөө баласы” деп аталган Адил Тойгонбаев каржылаган.<sup>1148</sup> Ошол эле учурда оппозициялык талапкерлер ар кандай шылтоолор менен талапкерлиги алынып салыш, ар кандай басмырлоого дуушар болушкан. Ал эми оппозициялык дипломат-талапкерлерге колдонулган мыйзамдар президенттин Швейцарияда жашап-иштеп жүргөн кызы Берметке карата иштетилген эмес, ал өмүрүндө бир да жолу кыргыз сому менен маяна албаганы айтылган.<sup>1149</sup>

2005-жылы күзүндө өтүлүүчү президенттик шайлоону Акаев өз пайдасына ызы-чуусуз, тынч еткөрүү максатында 75 шайлоо округунун ар бирине бийлиkti колдой турган экиден кем эмес ишенимдүү талапкерлер тандалган. Өкмөт тарабынан түзүлгөн атайын комиссия аларды Ак үйдүн жетинчи кабатында “электен” еткөрүп, милдеттөнме баракчасына кол тамгаларын калтырып, шайлоого аттандырышкан. Административдик ресурстар толук колдонулары баса белгиленген. Бийликтин тизмесине кирген талапкерлерге шайлоо округундагы мамкызматкерлер менен тыгыз иштөөсү да эскертилген.

1147. Зыгарь М. Во всем виноваты дети. Киргизский переворот. Март – апрель 2005: Сборник / сост.: Г.О.Павловский. – М.: Изд. “Европа”, 2005. – С.52.

1148. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М ., 2008 – С. 57.

1149. Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М ., 2008 – С. 57.

Шайлоодо эч кандай тоскоолдуксуз жеңишке жетишүү максатында чет өлкөлөрдөн саясий технологдор бийлик тарабынан уюштурулуп, чакыртылган. Алардын саны да рекорддук көрсөткүчкө жеткен. “Акыл үйрөткүчтөр” негизинен россиялыктар болушкан. Негизги каржы булактары бийликтин, расмий талапкерлердин же бийлике жакын ири бизнесмендер тарабынан каржыланып, саясий стратегдер негизинен бийлик колдогон талапкерлер үчүн иштешкен. Талапкерлерди алдыга сүрөп чыгуу максатында колдонулган технологиялар – буга чейинки шайлоолордо өнөкөткө айланып, кеңири жайылтылган добушту сатып алуу ыкмалары бийликчил талапкерлер да, оппозициялык талапкерлер да кеңири пайдаланышкан.

“МСН” газетасы: “Айрыкча айылдарда жакырчылыкта жашашкан элдер, шайлоо алдында эмне таркатса да алууга мажбур болушкан. Шайлоочу жүрөгү, акыл-эси менен өзү тандаган талапкер башка болсо да, бир мүшөк ун же 100-200 сом алганы үчүн ал өзүн ошол, пара берген кишиге добуш берүүгө милдеттүүмүн деп эсептеген”, – деп жазган.<sup>1150</sup> Добушту сатып алуу боюнча бийлик таптаган талапкерлер эч кимди астына чыгарган эмес.

“Бөрк ал десе, баш алышкан” бийликтин желдеттери оппозициялык талапкерлерге ар кандай күч колдонуу менен кысым көрсөтүшүп, аларды каттоодон баш тартырууга, “кылдан кыйкым табышып” шайлоодон четтетүү ыкмаларын активдүү колдонушкан.

1150. Но поражение от победы уже возможно отличить. Газ.: “МСН” 4.03.05

Жалпысынан каттоого документ тапшырышкан 473 талапкерлердин 427си гана катталса, добуш берүү күнүнө 389 адам шайлоо бүллөтөндерине киргизилген. Шайлоо күнүнө чейин 23 талапкер өз талапкерлигин алыш салууга мажбур болсо, Боршайком 12 талапкердин документтерин жокко чыгарган. Алардын ичинде 4 талапкер – мурдагы элчилер: М.Шеримкулов, Р.Отунбаева, У.Сыдыков жана М.Абыловдор шайлоого чейин акыркы 5 жыл ичинде өлкөдө жашаган эмес деген шылтоо менен (алардын өлкөнүн кызыкчылыгын коргоп, командировкада жүргөнү эч кимди кызыктырган эмес) БШК каттоодон баш тарткан.<sup>1151</sup>

Соттордун жана округдук комиссиялардын чечимдеринин негизинде: М.Жунушалиев (67-округу), А.Тургунбаева (45-округу), А.Жапаров, К.Байтереков жана Б.Болотбеков (34-округу), А.Малиев (75-округу), Э.Алыбаев (66-округу), А.Кулбаев (3-округу) жана башкалар шайлоодон четтетилген. №34ү Кочкор шайлоо округунда, Кыргызстандын мурдагы лидери Т.Усубалиевге максималдуу “комфорт” түзүү максатында, республикага белгилүү үч саясатчыны ар кандай майда себептерге байланыштырып, шайлоо марафонунан четтеткен. Ал эми Малиевдин тараапташтары еткергөн нааразылык акциялары жана алардын жолдорду тосушунун натыйжасында №75и Тоң шайлоо округу боюнча добуш берүүнү 13-мартка

1151. Парламентские выборы в Кыргызской Республике. 27 февраля и 13 марта 2005 года. Итоговый отчет ЕДИПЧ/ОБСЕ – Варшава, 20 мая 2005 года. – С. 11. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

еткөрүүгө алыш келген. Жыйынтыгында шайлоо күнүнө карата үч шайлоо округунда бирден гана талапкер калтырылган.<sup>1152</sup>

Шайлоонун өзүндө административдик ресурс толук пайдаланылган, атап айтканда, шайлоо комиссиялары бийликке ишенимдүү адамдардан: кызмат адамдарынан, бюджеттик уюмдардын кызматкерлеринен, бийликтеги талапкерлердин жакындарынан жана алардын кол алдында гылардан түзүлүп, шайлоочуларды сатып алуу жана аларга кысым көрсөтүү, шайлоочуларды шайлоо участкаларына уюшканда транспорттор менен жеткириүү жана алардын добуш берүүсүнө катуу көзөмөлгө алуу, шайлоочулардын тизмелери менен манипуляциялоо жана башкалар сыйктуу ақылга сыйбас механизмдер колдонулган.

Добуш берүү күнүнүн алдында эч бир себепсиз эле участкалык шайлоо комиссияларынын курамынан “ишенимсиз” деп эсептелген мүчөлөрдү массалык түрдө чыгарылып, анын ордун “шенимдүүлөр” киргизилген. Мисалы, президенттин үй-бүлөсүнө жакын, Эсеп палатасынын экс-жетекчиси Д.Өскөнбаев ат салышкан №65 Сокулук шайлоо округунда добуш берүү күнүнө чейин дээрлик бардык шайлоо участкаларында талапкер А.Муртазалиев тарабынан дайындалган мүчөлөр УШКнын курамынан чыгарылган.<sup>1153</sup>

Республика боюнча сценарий окшош болгон – тигил же бул комиссиянын мүчөсү угүт иштерине

1152. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

1153. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

аралашкан деген тоголок арыздын негизинде, тек шерүүсүз ал шектүү мүчөлөр комиссиялардан дароо чыгарып салынган. Мисалы, Ак-Жол айылындагы № 258 участогу, Садовая айылындагы № 280, Александровка айылындагы № 273 жана № 274 участоктору ж.б. Анын үстүнө шайлоо участкаларына барганды УШКнын төрагалары добуш берүү алдында комиссиялардын курамында алмаштыруулар болгонун жашырууга аракет кылышкан.<sup>1154</sup>

Шайлоо марафонундагы негизги маселенин бири бийлик оппозициялык маанайдагы талапкерлердин жасабаган иштерин жасады деп айыпта, шайлоодон четтектенинде. Шайлоочулардын добушун сатып алуу, үгүт иштериндеги мыйзам бузулар жана башка жат көрүнүштөр Кыргызстан эгемендүүлүкке ээ болгондон тартып бардык бийликчил да, оппозициялык да талапкерлерге көнүмүш адатка айланып эле эмес, принципиалдуу түрдө жергиликтүү жашоонун күнүмдүк нормалары катары болуп калган.

Ал эми “официалдуу” талапкерлердин кыянаттыктары алда канча одоно жана етө эле жоопкерчиликсиз болгон. Шайлоо мыйзамын баары бузушкан, бирок жазалангандар оппозициялык талапкерлер гана болгону шайлоочулар ичинде адилетсиздик сезимин жараткан. Демек, Б.Акаевын, А.Акаевдин, О.Журавлевдун, О.Безбородовын, Д.Оскенбаевдин жана башкалардын атынан шайлоочуларды коркутуп-үркүтүү боюнча көп

1154. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

сандалан фактывларга эч кандай реакция болгон эмес.<sup>1155</sup>

Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо эки тур менен, 2005-жылдын 27-февралында жана 13-мартында өткөрүлгөн. 75 депутаттык мандатка 422 талапкер катышкан. Тизмеге киргизилген шайлоочулардын 60% добуш берүүгө катышкан. Шайлоонун биринчи туру өткөн күндүн эртеси Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) 75 шайлоо округунун ичинен 32 талапкер, анын ичинде Кыргызстандын президентинин уулу Айдар Акаев 80%га<sup>1156</sup> жакын добуш алуу менен биринчи турда жөнүп чыкканы жарыялаган.

Бийликтин, байлыктын жана трайбализмдин күчү менен президенттин уулу шайлоочулар менен жолугушууга катышпай туруп, депутаттык мандатка ээ болгон. “Оозу кыйышык болсо да, байдын баласы сүйлөсүн” сыңары, акаевдик үй-бүлөлүк башкаруудан мурас катары кийинки президенттерге эстафета катары өткөрүлүп, мындай жугуштуу “илдет” көнүмүш адатка айланып, “байдын балдары” эле эмес жек жаат, кайын-журттарына чейин мамлекеттин “майлуу” кызмат орундарын ээлешип, өлкөнүн “канын” сүлүк курттай соруусу бүгүнкү күнгө чейин улантылып келет.

Шайлоонун биринчи турунда президенттин уулу А.Акаевден башка президенттик “Алга, Кыргызстан!” партиясынын 8 өкүлү, ошондой эле

1155. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

1156. На парламентских выборах в Киргизии лидируют дети президента время публикации: 28 февраль 2005 г. последнее обновление: 07 декабря 2017 г. [HTTPS://WWW.NEWSRU.COM/WORLD/28FEB2005/VOTE.HTML](https://www.newsru.com/world/28feb2005/vote.html)

оппозициячылар А.Бекназаров менен М.Мукашев парламентке өткөн.

Президенттин кызы Бермет Акаева талапкерлигин койгон №1 Университет шайлоо округунда комиссия мүчөлөрү менен окуу жайдын окутуучулары студенттердин добуш берүүсүн катуу көзөмөлгө алыш, добуш берүү алдында алардын айрымдарынын зачеткаларын мажбурлап тартып алышкан.<sup>1157</sup> Б.Акаева 52% добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 45,5% добушун алыш, экинчи турга чыккан. Экинчи турга “Алга, Кыргызстан!” партиясынан 14 талапкер жана оппозициянын бир катар көрунүктүү өкүлдөрү: К.Бакиев, А.Мадумаров, ئ.Текебаев, Д.Нур уулу жана башкалар чыгышкан.

Шайлоонун биринчи турунда административдик “жирный кресттик” чабуулдуң натыйжасында оппозициялык маанайдагы талапкерлердин басымдуу көпчүлүгү “чалгы менен чапкандай” эле өтпей калышып, дээрлик бардык шайлоо округдарында соттук теришүүлөр башталган. Бийликке толугу менен көз каранды соттор адилеттүү чечим кабыл алууга алсыз болушуп, акаевдик бийликтин тапшырмасын аткарышкан.

Кыргыз элинин улуттук менталитетинде уруучулук жана жердешчилик байланыштар абдан бекем болгондуктан, талапкерге карата бийликтин жасаган адилетсиздиги республиканын бардык райондорунда, айрыкча, оппозициялык маанайдагы талапкерлердин округдарында шайлоочулардын кыжырдануусун келтиргендиктен бийликке каршы

1157. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

күч колдонуу, нааразылык акциялары, митингдер, жолдорду жабуу, администрациялык имараттарды басып алуулар стихиялуу башталып, оппозициялык күчтөр аны бирдиктүү революциялык кыймылга айландырууга аракеттенишкен.

Акаев башында турган “Алга, Кыргызстан!” саясий партиясынан көрсөтүлгөн талапкерлер жана түздөн-түз “үй-булө” кийлигишкен № 1 – Университет, № 6 – Асанбай, № 7 – Тоголок Молдо, № 11 – Курулуш, № 21 – Токтогул, № 23 – Майлуу-Суу, № 24 – Ноокен, № 33 – Нарын, № 34 – Кочкор, № 39 – Куршаб, № 41 – Кара-Суу, № 44 – Алай, № 54 – Талас, № 55 – Бакай-Ата, № 66 – Ақ-Суу, № 69 – Балыкчы, № 75 – Тоң жана башка шайлоо округдарында нааразычылык аябай күчөп, митингдер, жол тосуулар, соттошуулар, жергилиттүү мамлекеттик администрациянын имараттарын ээлеп алуу, жергилиттүү комиссияларын уруп, сабоого чейин жеткен.<sup>1158</sup>

13-маргтагы экинчи турда шайлоолор 39 округда болуп, добуш берүүнүн жүрүшүндө бийлик колдогон талапкерлерге ачыктан, ачык көптөгөн мыйзам бузуулар менен өткөрүүгө жол берген. Экинчи турдун жыйынтыгы боюнча парламентке Акаевдин тарапкерлеринин басымдуу көпчүлүгүнүн шайлануусу менен жыйынтыкталган. Президенттин тун кызы Бермет 2-турда № 1 – Университет округунан административдик ресурстун жана эбегейсиз чоң каражаттын күчү менен шайлоочулардын 50%дан ашуун добушуна ээ болуп, атаандашы, оппозициячыл журналист Б.Мариповдон озуп,

1158. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 477-б.

депутаттык мандатка ээ болгону белгиленген.<sup>1159</sup> Шайлоонун жыйынтыгы менен айрым маалыматтар боюнча 75 депутаттык мандаттын 71ин Акаевдин тарапкерлери ээлешкен.<sup>1160</sup>

Дүйшембү күнү, 14-марта эртең менен утулган талапкерлердин тарапкерлери Ош, Өзгөн, Алай, Токтогул райондорунда, Жалал-Абад шаарында, Баткенде, Таласта жана башка жерлерде массалык митингге чыгышып, президент Акаевдин кызматтан кетишин, кайра шайлоо еткөрүүнү талап кылып, жолдорду бууп турушкан. 15-марта № 6 – Асанбай шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына экс-талапкерлер М.Эшимканов, №11 – Курулуш шайлоо округу боюнча К.Карабеков жана №21 – Токтогул шайлоо округу боюнча Т.Мадияров шайлоо учурунда алардын оппоненти “Алга, Кыргызстан!” партиясы колдогон талапкерлер тарбынан көптөгөн мыйзам бузуулар болгонун белгилешкен.<sup>1161</sup>

Тоң жана Кочкор шайлоо округдарында шайлоочулар добуш берүү учурунда бийликтин кишилеринин баарына каршы добуш беришкен. Мисалы, Тоң округунда шайлоочулар бардык талапкерлерге каршы 67,45% добуш беришкен, ал эми Кочкордо – 62% каршы добуш берилген. 16-марта А.Жапаров менен Б.Болотбековдун жактоочулары Кочкор

1159. Стенин Андрей РИА Новости /. 10:08 24.03.2015 "Тюльпановая революция" в Киргизии (2005) <https://ria.ru/20150324/1053953942.html>

1160. Эркебаев А.Э. "Цветные революции" в Кыргызстане. // Феномен революции. – Б.: 2015. – С. 181; Газ.: "Вечерний Бишкек, 1 апреля 2005 г. (данные британской газеты TheGuardian).

1161. Кынев А.В. Кыргызстан до и после «tüльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

районунун акимиатынын имаратын басып альшкан.<sup>1162</sup>

Нааразычылык митингдери Ысык-Көл обласынын Каракол шаарында, Тоң, Түп жана Жети-Өгүз райондорунда етүп, демонстрацияга чыгышкандар Каракол – Балыкчы жолдорун тосушуп, Тоң райондук администрациясынын имаратын эзлеп альшкан.<sup>1163</sup>

Шайлоодон кийин, 15-марта, “Ата-Журт” оппозициялык кыймылдынын жетекчиси Р.Отунбаева: “Биз башка эч бир мамлекет каалабаган парламентке ээ болдук. Президенттин тууган-туушкандарын айтпаганда да парламентке капчыгы калыңдар келишти” – деп, россиялык “Независимая газетасына” интервью берген.<sup>1164</sup> Жалпы нааразылыкты жаратып, көптөгөн чыр-чатактарды пайда кылган шайлоолор революциянын чыгуусуна түрткү болгон.

Албетте, бийликтин аракеттерин бир жактуу эле күнөөлүү деп айтуунун өзү да чындыкка жатпайт. Бийликтегилер бийлигин сактап калуу үчүн ар качан катаал чааларды колдонуп келген. Керек болсо, бийликтин официалдуу каршы чыккан оппозицияга эле эмес, карапайым калкты баш көтөртпөй бийлөө максатында да репрессивдүү методдорду колдонуусу мүмкүн болгон.

1162. Кыргызстан тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы (1990 – 2016-жк.). – Б.: “Күт-Бер”, 2016. – 499-б.

1163. Кыргызстан тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы (1990 – 2016-жк.). – Б.: “Күт-Бер”, 2016. – 498-б.

1164. Виктория Панфилова 15.03.2005. Кто будет конкурентом Аскара Акаева. Газ.: “Независимая газета”. [https://www.ng.ru/cis/2005-03-15/5\\_kirghizia.html](https://www.ng.ru/cis/2005-03-15/5_kirghizia.html); Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М., 2008 – С. 58.

Уюшулган, уюткулуу оппозициялык партиялардын негизги максаты бийлиktи мыйзамдуу жол менен кетирип, бийликке жетүү. Оппозициянын аракеттеринде күнөө жок деп бутум чыгаруу да туура эмес. Ал эми классикалык оппозициядан айырмаланып, кыргыз оппозициясынын уюгун акаевдик башкаруу мезгилиндеги бийликтин жогорку эшелонунда иштешип, коррупциялык жол менен байышкан экс-мамчиновниктер түзгөн. Алардын мансаптык жеке кызыкчылкытары баарынан жогору. Аларга кайрадан “майлуу” кызмат сунушталса, Акаевди айга, күнгө төнөшип, “күн тийбес жердин күкүктөрүнө” айланып кетишчу “кер” пендeler.

Шайлоонун мыйзамсыз еткенүнө байланыштуу республиканын бардык региондорунда жүрүп жаткан баш аламандыктар етө эле стихиялуу мүнезгө ээ болгондуктан, оппозициянын контролунан чыгып кеткенин Отунбаева: “Биз элдин иш-аракеттерине жетише алган жокпуз, анткени эл азыр көп жерлерде көчөгө чыгып кетиши. А биз болсо тегерегибизди караганга гана үлгүрдүк – бир эле учурда беш-алты жерде баш аламандык күчөндүктөн, оппозиция акцияларды уюштурууга жетише албай калган”, – деп мүнөздөгөн.<sup>1165</sup>

Алгач түштүктө, Ошто жана Жалал-Абадда бийликтеги кысым көрсөтүү менен областык администрациянын имаратын ээлеп алышкан. Жалал-Абадда бийлиktи басып алууга байланыштуу А.Бекназаров: “Эл администрациянын имаратын басып алган эмес, ошол жерде оппозиция жетекчи-

1165 . Дашков Д. Акаева в отставку – кричали в Джалаабаде. Республика (Казахстан). 18.03. 2005.

лери областын губернатору жана Жалал-Абад шаарынын мэри менен сүйлөшүү үчүн аларды күткөн, бирок алар качып кетишкен” – деп айткан.<sup>1166</sup> Революциянын жүрүшүндө Жалал-Абаддагы банк тонолуп, түрмөдөн кылмышкерлер бошотулган.<sup>1167</sup>

Акаевдик бийликтин шайлоону одоно мыйзам бузуулар менен еткөрүүсүнүн натыйжасында Кыргызстан бир заматта кымгуутка, “кимди ким көрдү, Быржыбайды там бастыга” айланган. “Мүйүздүү боломун, деп кулагынан ажыраган” сыңары, өлкөдөгү революциялык кырдаалды президент Акаев өзү түзүп, колунан бийликтин “эки тизгин, бир чылбырын” чыгып бара жатканын баамдал, заманаасы куурулуп, Кыргызстандын кеңдиги ага тардай сезилген. Демонстрацияга чыккан эл: “Акаев – кетсин!” деген ураан анын кулагында жаңырып, башына балка менен чапкандай туюлган.

Бийлик өлкөдөгү оор кырдаалды тез арада стабилдештириүү максатында жаңыдан шайланышкан Жогорку Кеңештин депутаттарынын 1-жыйынын 22-мартка шашылыш чакырууну чечип, аны еткөрүүгө камдана баштаган. Ак үйдө жыйындын сценариийин Б.Акаева башында болгон белгилүү юристтер Ч.Арабаев, М.Укушев, депутаттар А.Сабиров, Э.Төрөбаев, К.Конгантевдер жана башкалардын катышуусунда түзүшкөн.<sup>1168</sup>

Акаевдик бийликтеги каршы күрөш жүргүзүшкөн оппозициялык кыймылдар президентти

1166 . В.Панфилова, Д.Сатпаев. Киргизия вышла на митинги. Независимая газета. 1.03.2005.

1167 . Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы. – М ., 2008 – С. 58.

1168 . Бекназаров А. Аксы ыйы – улутт кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 484-б.

бийликтен кетирүү максатында, 2005-жылдын 15-мартында, Жалал-Абадда Элдик курултай өткөрүү чечилип, ага шайлоого нааразы болгондордун баарына, саясий партияларга, НПОлордун өкүлдөрүнө, чет элдик өкүлчүлүктөргө чакыруу жөнөтүлгөн.

Курултай областык администрациянын алдындагы аянта өткөрүлгөн. Курултайга 10 минден ашуун эл катышып, “Элин аткан, жерин саткан Акаев кетсин!”, “Акаев – кет!”, “Таза шайлоо өткөрүлсүн!” жана башка ураандар менен чакырыктар болгон. Курултайда оппозициялык күчтөр биригүү чечими кабыл алынып, башында К.Бакиев турган Элдик биримдиктин көзөмөлдөөчү кеңеши түзүлгөн.<sup>1169</sup>

Жогорку Кеңештин үчүнчү чакырылышына болуп өткөн шайлоо бийлик тарабынан көптөгөн укук бузуулар менен өтүүсү Кыргызстанда саясий кризистин кескин тереңдешине шарт түзгөн. Өлкөнүн түштүгүндө болуп өткөн саясий окуялар чечүүчү мааниге ээ болуп, эми тынчтык мунездөгү демонстрациялардын жана митингдердин убагы аяктап, чекиндуу иштерди жүргүзүүнүн мезгили башталган. Жалал-Абад обласында кош бийлик орнотулуп, элдик бийликтин коргоо үчүн “Элдик” кошуундар түзүлгөн. Курултай Эл биримдигинин областык кеңешин түзүп, элдик бийликтин башчысы, губернатор болуп Ж.Жээнбеков, орун басарлыгына Ж.Курбанов шайланышкан.

2005-жылдын 15-мартында Жалал-Абад шаарында өтөрүлгөн Элдик курултайда область

1169. Кыргызский переворот. Март – апрель 2005 г. – С. 23.

боюнча Акаевдин бийлиги кулатылып, элдик бийик орнотулган. Областын аймагындағы официалдуу бийликтегилер: милиция, сот, прокуратура, салык жана башка органдардын башчылары элдик бийликтин таанышкандар кызмат орундарында калып, иштерин уланта берүү чечими кабыл алынган. Райондук жана айыл өкмөттөрүндө да ушундай эле тартипте ишин улантуу чечилген. 19-марта Элдик курултай Ошто, андан кийин Талааста өтүү чечими кабыл алынуу менен курултай өз ишин жыйынтыктаган.

18-марта митингдин катышуучулары Ош шаарындағы областык администрациянын имаратын, ошондой эле Ош аэропортун ээлеп алышкан.<sup>1170</sup> Ушул эле күнү Базар-Коргон жана Токтогул райондорунун администрациясынын имараттары шайлоочулар тарабынан басып алынган. Токтогул районунда шайлоочулар Ош – Бишкек жолунун 270 – 279-километрлерин тосушкан.<sup>1171</sup>

19-марта Бишкектин түштүк-чыгыш тарабындағы Көк-Жар конушунун жанында депутаттықка экс-талапкерлер М.Эшимканов менен К.Карабековдун, ошондой эле КСДПнын лидерлери А.Атамбаевдин, Кыргызстан Демократиялык Кыймылынан (КДК) Ж.Жекшөевдин жана “Жаңы Багыт” партиясынан М.Иманалиевдин катышуусунда митинг болуп өткөн. Митингде сүйлөшкендөрдүн айтымында, бийлик шайлоодо депутаттықка

1170. Кыргызстан тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы (1990 – 2016-жж.). – Б.: “Кут-Бер”, 2016. – 498-б.; Приживойт Р. Власть вроде есть, но её почти нет. // МСН, 2005, 22 марта.

1171. Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар. – Б.: 2015. – 45-6.

талапкерлерин жылдыруу үчүн ыплас технологиялар колдонулган.

Ошол мезгилдеги Кыргызстандагы саясий кырдаалды М.Эшимканов өткөн кылымдын 80-жылдардын аягындагы Румыниянын башчысы Чаушескунун атын өлтүрүлгөн кырдаал менен сальштырып, Кыргыз Республикасынын Президентине эскертуусун билдирип: “Аскар Акаевдин ушундай окуяга түш болуусун мен ага абдан каалабайт элем”, – деген ал.<sup>1172</sup> Президент командасы менен отставкага кетүсүн талап кылуу менен митинг жыйынтыкталган.

Ушул эле күнү, 19-марта, Ошто курултай өтүп, жыйынга саясатчылары: К.Бакиев, У.Сыдыков, Д.Нур уулу, Р.Отунбаева, А.Мадумаров, Т.Тургуналиев жана башкалар катышкан. Курултайда бийлик тарабынан күч колдонуусунун алдын алуу максатында “эл бийлигин” түзүп, элдик кошуундарды уюштуруу жана өлкөнүн башка региондорунда курултайларды өткөрүү чечими кабыл алышып, жыйындын жыйынтыгында элдик губернатор болуп А.Артыков, анын орун басарлыгына К.Тезекбаев шайланган.

20-марта, таңкы saat бештерде, Жалал-Абад жана Ош шаарларында бир эле убакытта областтык мамлекеттик администрацияларынын имараттарын бошотуу операциясы башталган. Ош жана Жалал-Абад шаарларында милициянын өзгөчө күчтөр тобу имаратты бошотуу иш-чараларды жүргүзүшүп,

1172. Кынаев А.В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». <http://igpi.ru/info/people/kynev/1128082583.html>

мекеменин ичиндеги аялдарга жана кары-картаңдарга каршы аёсуз күч колдонулган.<sup>1173</sup>

Операция башталган мезгилде Оштогу мекемени кайтарышкан 100дәй, ал эми Жалал-Абадда 300дәй адамдар, алардын басымдуу көпчүлүгү аялдар болушкан. Жалал-Абадда областтык имаратты бошотууга 20 мунэттей убакыт кеткен. Эшик-терезелерден капыстан киришкен спецназчылар уктап жатышкан адамдарды эшикке сүйрөп чыгышып, аскер КамАЗдарына күч менен жүктөшкөн. Коргоочулар спецназга бензин куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыткандан имаратта өрт чыккан. Ушундай эле жол менен Ош шаарындагы областтык администрациянын имараты да бошотулган. Операция учурунда Ош областтынын “Элдик губернатору” А.Артыков кармалышып, бирок кийин оппозициянын кысымы менен бийлик аны бошотууга аргасыз болгон.<sup>1174</sup>

Ушул эле күнү түштөн кийин Жалал-Абадда кырдаал кескин курчуган. Шаардын чет жакаларынын биринде кыжырданган миндеген адамдар чогулган. Алардын көпчүлүгү Сузак районунун тургундары болушкан. Кыска убакыт митинг өткөрүшкөндөн кийин алар шаардын борборун көздөй бет алышып, жолдон Сузак райондук администрациянын башчысы Ш.Жакыповду барымтага алыш-

1173. Весна 2005 г. глазами кыргызстанцев: тревоги, ожидания, надежды (устные истории). – Бишкек, 2005. – С. 17.

1174. Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар. – Б.: 2015. – 46-б.; Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F\\_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)

кан. Каарданган митингчилер түз эле областтык акимчиликтин имаратын кайрадан басып алып, камакта жатышкан жолдошторун бошотуу учун областтык ички иштер бөлүмүнүн имараттарынын комплексин көздөй бет алышкан. Жергиликтүү милиция кызматкерлери курал-жарактары менен ИИМдин имаратын таштап, чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Ички иштер башкармалыгынын аймагына кирип барышкандар, имараттардын бирин өрттөп салышкан. Спецназчылар башкы имараттын чатырына чыгып, элди токтотуу үмүтү менен асманга ок чыгарышкан. Жаалданган митингчилер атылган окко карабастан ИИБдин имараттарынын бүтүндөй комплексин басып алып, милициянын дээрлик бардык автоунааларын оодарып, талкалап, бардык имараттардын ичиндеги эмеректерди талкалап салышкан. Кагылышуу учурунда Ички иштер министрлигинин 15ке жакын кызматkeri аркандай деңгээлде жаракат алышкан. Митингчилер аэропотту да ээлешип, самолет кончу жолго шагыл төгүшкөн.

21-март күнү эртең менен Ош шаарында оппозициячылдар областтык жана шаардык администрациялардын, областтык ички иштер башкармалыктарынын жана улуттук коопсуздук кызматынын имараттарын басып алышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын эки жогорку кызматтагы офицери оппозиция тарапка өткөнүн жарыялашкан. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Э.Эсеналиев журналисттерге “Укук коргоо органдары элдик кеңеш менен биргеликте иш алып барат” – деп, кабарлаган. Ош шаардык ички иштер башкы баш-

кармалыгы, областтык ИИБ, МАИ кызматкерлери иш жүзүндө, оппозиция тарапка өтүп кетишкен.<sup>1175</sup>

“Элдик бийлик” кеңештери Талас жана Нарын областтарында түзүлгөн. Убактылуу элдик бийлик Ош обласынын алты, Жалал-Абад обласынын беш, Талас обласынын уч районунда абалды өз колдоруна алышкандыктарын кабарлаган.<sup>1176</sup>

23-марта Баткенде, Кочкордо, Тондо, Базар-Коргондо, Өзгөндө курултайлар өткөрүлүп, ал жерлердеги бийлик дагы олуттуу каршылыксыз эле митингчилер тарабына өтүшкөн. 24-марта чейин эле Чүй менен Ысык-Көл областтарынан башка беш обласа тең Акаевдин бийлиги кулатылып, иш жүзүндө оппозициянын колуна өткөн.

Кыргызстандын президентти колдогон “Эл менен жана эл үчүн” коомдук фонду парламенттин депутаттарын “өлкөдө өзгөчө кырдаал” киргизүүгө чакырган. Фонд ошондой эле бийлики “коомдук идеологиялык террорго” катышкан маалымат каражаттарын айыптоого, жабууга жана президент Аскар Акаевди Конституциянын гаранты катары коргоого чакырган.

Кыргызстандын улуттук биримдигинин координациялык кеңеши кайрылуу кабыл алган, анда: “Акаевдин жана анын жан-жөкөрлөрүнүн бүгүнкү кандуу аракеттери өз элине каршы согуш

1175. Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар. – Б.: 2015. – 46-б.; Тюльпановая революция. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F>

1176. Кыргызстан тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. 3 томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы (1990 – 2016-жк.). – Б.: “Күт-Бер”, 2016. – 501-б.

булуп эсептөлөт. Алар өздөрүнүн кылмыштуу бийлигин сактап калуу максатында улуттар аралык кагылышшууларды, кан төгүүлөрдү уюштурууга даяр. Ушул чечүүчү саатта Ата Мекендин тагдырын туу туткан бардык мекендештерди үй-бүлөлүк-кландык, мафия-коррупциялык режимге каршы тuruуга чакырабыз”, – деп айттылган.<sup>1177</sup>

ЕККУнун Кыргыз борбору Жалал-Абад менен Оштогу окуялар “зомбулуктун күчөшүнө алыш келиши мүмкүн, бул өлкөдөгү саясий кырдаалга жана стабилдүүлүккө терс таасириин тийгизиши мүмкүн” – деп билдирген. ЕККУнун борбору тараалтарды күч колдонуудан баш тартууга жана мыйзам үстөмдүгүнө, диалогго жана адам укуктары менен жарандык эркиндиктердин негизги принциптерин урматтоого умтулууга чакырат”, – деп билдирген.<sup>1178</sup>

22-март Акаев отставкага кетүү, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча оппозициянын талаптарын чечкиндүү четке каккан. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча оппозициянын талаптарына бийлик жооп кылыш, боршайком тескерисинче шайлоонун жыйынтыгын бекиткен.

22-март күнү эртең менен Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча 75 округдун 69ун бекиткен. Ушул эле күнү Бишкекте жаңы парламенттин биринчи сессиясы ачылып, ага бийликчил партия-

1177. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

1178. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

лардан 58 депутат катышкан. Сессия жүрүп жаткан мезгилде, Бишкектин борбордук Ала-Тоо аянтында, бийликтин аракеттерин колдоо урааны астында оппозицияга каршы бийлик уюштурган митинг еткерүлгөн. Митингге, биринчи кезекте мамлекеттик мекемелерде иштешкендөр менен окуучу, студенттер тартылган. Борбордогу көпчүлүк университеттер бардык сабактарды токтотуп, студенттерди катарага тизип, акаевдик режимди колдогон митингге айдал келинген.<sup>1179</sup>

А.Акаев депутаттардын алдында сүйлөп жатыш, езгөчө кырдаал киргизбейм жана оппозицияга катуу чараптарды көрбэйм деп, убада кылган. Ал эми кечинде, атайын телекайрылуусунда президент өзүнүн мөөнөтүнөн мурда отставкага кетиши “эч бир саясий күчтөрдүн компетенциясына кирбейт” жана “бул тема боюнча эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбэймүн” – деп билдирген.<sup>1180</sup>

Парламентте сүйлөп жатыш Акаев: “коомго зыян келтирген идеялык көз караштарды жана баалуулуктарды тацуулаган маргиналдуу жана экстремисттик күчтөрдү”, “жеке кызыкчылыгы учун саясий максаттарды көздөп, кырдаалды дестабилидештируүгө” аракеттеген күчтөрдү айыптаган. Ал Кыргызстанда “ата мекенчил революционерлерди” мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык көрүп жатат деп айыптаап, “коомдо бул личностордун иш-аракет-

1179. Доор жанырткан элдик ыңқылаптар. – Б.: 2015. – 46-б.; Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F\\_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)

1180. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

теринде чет элдик директиваларды жетекчиликке алышып, чет элдик каражаттардын эсебинен элдин кызыкчылыгына зыян келтирген түрүксуздук кырдаалын түзүүгө” чакырат. Акаевдин айтымында, Кыргызстандагы окуяларды КМШ өлкөлөрүндөгү башка “түстүү революциялардан” бөлүп кароого болбайт, алар мамлекеттик төңкөрүшкө айланыш, укуктук чектен чыгыш кетишкен. “Тартипти коргоо органдары оппозициянын аракеттерине татыктуу жооп кайтарууда, мындан ары да ушундай болот”, – деген.<sup>1181</sup>

А.Акаевдин Бишкекте сүйлөгөн сезүнөн кийин дароо Оштон Бишкекке келген оппозициялык Кыргызстан элдик кыймылдынын бир нече мүчөлөрү кармалган. “Алдырда жаздырар” болуп, Акаев оппозиция менен сүйлөшүүгө барууну каалаган эмес. Өлкөдө кырдаалдын тереңдеп бара жатканына тынчсызданган республиканын көрүнүктүү саясий, маданий жана илимий өлкүлдөрү абалды түрүктештируу максатында президентке кириүгө аракеттенишкен. Бирок аларды Акаев кабыл алган эмес.

Т.Сариев жазган китебинде: “Сессиянын жүрүшүндө депутат Бермет Акаева ораторлордун сезүн дембе-дем бөлүп: “Ким менен сүйлөшбүз? Ал жерде жөн гана чоң эмес топ, ал жерде эл жок, кайдагы оппозиция, ал жерде оппозиция жок!” – деп, кайра-кайра айтып, ез оюн депутаттарга тануулап жатты”, – деп жазган.<sup>1182</sup>

1181. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

1182. Сариев Т. Шах Кыргызской демократии. – Б.: “Салам”, 2008. – С. 20-21; Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар. – Б.: 2015. – 51-6

22-март күнү Кадамжай району жана Кызыл-Кия шаары оппозициялык күчтөрдүн колуна өтүп, Кыргызстандын түштүгүндө акаевдик режим толук кулатылып, коңшу Өзбекстан менен Тажикстан мамлекеттери чек араларын бир тараптуу убактылуу жабышкан. Ал эми Тажикстанда “этникалык кыргыздардын көп сандаган диаспоралары жашаган Тажикстандын чыгышындагы Мургаб жана Жергетал райондоруна саясий жана куралдуу экстремисттердин чек ара аркылуу өтүү аракеттерине жол бербөө боюнча алдын алуу үчүн кошумча чарагалар көрүлүүдө”, – деп билдириген Тажикстандын чек ара кызматы.<sup>1183</sup>

Элдик кыймылдын лидери К.Бакиев жакынкы күндөрү Бишкекте өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөрдүн катышуусунда курултай өткөрүү пландалыш жатканын кабарлаган. Акаев шашылыш күч структураларынын башчысын алмаштырган. 23-марта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы К.Дүйшөбаевди Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, ал эми М.Суталиновду башкы прокурор кылыш дайындаган.

23-марта “Чоң казаттын” астында кандайдыр бир тыныгуу болгонсуп, эки тарап тең чечкиндуү аракеттерге даярданыш жатышкан. Ушул күнү Ош менен Жалал-Абаддан Бишкекке миндеген элдер келе жатат деген кабар шаар тургундарына чагылгандай тез тараган. Түштүктүк козголончуларды колдоо максатында Борбордун “Ала-Тоо” аянына шаардын жаштары, “Биргө” жана “Кел-

1183. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

Кел” жаштар кыймылынын мүчөлөрү митинге чогула башташкан.

Бирок расмий бийликті тартипти орнотуу үчүн күч колдонуп, ОМОНдун күчү менен оппозициянын митингин таратып, алардын айрым катышуучуларын камакка алган. Күч түзүмдөрү түштүк аймактарынан айырмаланып, бул жерде милиция чечкиндүүлүктү, ал тургай катаалдыгын көрсөткөн. Бийликті демонстранттарды кууп, таратуу боюнча ез мүмкүнчүлүктөрүн сыйап көргөн.

23-марта Координациялык Кеңештин Президиумунун мүчөлөрүнүн жыйынында 24-марта етүүчү митингдин маселелери талкууланган. Жыйындан кийин А.Бекназаров менен А.Жапаров А.Атамбаевдин Алма-Ата көчесүндөгү офисине, 24-марта етүүчү митинг боюнча макулдашууга барышкан. “Биз, – деп жазат Бекназаров, – Алмазга дароо келгенибиздин себебин айттык... Алмаз дароо эле: “Жок, биз Ала-Тоо аянына барбайбыз. Биз Көк-Жардын круговоюнда еткөрөбүз. Барсак Октябрь раякимчилигинин алдына чейин барабыз. Биздин талап М.Эшимкановго мандат берсе болду. Башка талап жок” – деди. Кыскасы, А.Жапаров экөөбүз аларды көндүре алган жокпуз”.<sup>1184</sup>

Түштүктүн оппозиция күчтөрү башынан эле регионалисттик жана трабалисттик бөлүнүүчүлүктүн негизинде түндүктүн оппозициялык күчтөрү эле эмес, бийликтин, кала берсе түндүк элинин да колдоосуна ээ болгон эмес. Бирок бийликтин азабын тартып, шайлоодо көз көрүнөө “өгөйлөнүп”, жабыр

1184. Бекназаров А. Аксы ыйы – улуттукайгысы. Экинчи китеп.  
– Б.: “Бийликтик”, 2010. – 496 – 497-66.

тартышкан айрым түндүк регионунун оппозициялык күчтөрү тарабынан колдоо болгон.

Кыргыз улутунун трабалисттик-регионалдык принцип менен белүнүүсү мамлекеттин пайдубалынын урашына доо кетирүүчү коркунучтуу жарака. Улуттук идеологиянын жоктугу, бийликтин чабалдыгы, калктын түндүк-түштүк болуп белүнүүсү жараканы андан ары терендөттүп келет. Кыргыз улутунун ичтен белүнүп-жарылуучулугу, албетте, мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан илдет, улуттун трагедиясы. “Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып”, кыргыз улутун бириктирип, уютку болуучу журт атасы да, бийлик да, чыгармачыл интеллигенция да азырынча жок, болсо да алсыз.

Совет доорундагы кыргыз жетекчилери менен чыгармачыл интеллигенция катмары трайбалисттик принципте өсүп чыккан, бирок советтик идеологиянын жана партиянын камчысынын күчтүүлүгүнөн белүнүүчүлүк тымызын болгон. Ал эми эгемендүүлүктө ээ болгондон баштап, кыргыз элинин ич ара белүнүүчүлүгү ачыка чыгып, бийликтке келишкен журт “жакшылары” өз иштерин регионалдык-трайбалисттик принциптин негизинде жүргүзүшкөндүн натыйжасында ички жарака жылдан, жылга терендөгендөн терендөөдө. Акыркы отуз үч жыл ичинде мамлекет тарабынан трайбалисттик-регионалдык белүнүүчүлүк боюнча улуттук идеологиянын иштелип чыкпагандыгы, жок дегенде аракет жасалбагандыгы етө өкүнүчтүү.

24-марта эртең менен президент Акаев “Бишкек шаарына коменданттык saat киргизүү жөнүндөгү” Жарлыкка кол койгон. Указ эки айлык

(60 суткалык) мөөнөт менен 2005-жылдын 25-мартинын saat 15.00ден баштап күчүнө кирмек. Жарлык таң ушул 24-марта даярдалган, б.а. бул жарлыкка ылайык, кол коюлган тизмеде жаңы ички иштер министри К.Дүйшөбаевдин колу коюлуп, ал 23-март күнү кечинде дайындалган.<sup>1185</sup>

23-марта оппозициянын лидерлери координациялык кеңеште каршылык көрсөтүү акциясынын жол жобосу такталган. Оппозиция 24-мартан баштап Бишкектин борбордук аянында мөөнөтсүз тынчтык “курултай” өткөрүү чечилген. Ак үйдү басып алуу пландаштырылган эмес. Митингчилер борбордук аянтка боз үйлөрдү, палаткаларды тигишип, талаптардын аткарылуусун мөөнөтсүз күтүү пландыштырылган. План боюнча шаардын уч тарабынан келген оппозициянын массалык жүрүштөрү борборго чогулуп, өкмөттүк имараттарды курчап алышы керек болгон.

Ушул күнү таң эртең менен миндеген демонстранттар дарыгер Ж.Назаралиевдин медициналык борборунун жана Ленин акимиатынын жанына чогулушуп, борборду көздөй колонна менен ағылып жыла баштаган. Жолдо Ош базарынан миндеген элдер кошулган. Милиция кызматкерлери демонстранттардын колонналарына эч кандай тоскоолдук кышкан эмес. Борбордук райондорду милиция белүктөрүнүн жана ички аскерлердин жоокерлери курчоого алышкан, бирок алар резина союлдар

1185. Бектемиров К. Кыргызский унанизм или народный “анонизм” // МСН, 2005 г. 19 апреля; Галиева З.И. Политическая трансформация сувренного Кыргызстана. – Б., 2007. – С. 286 – 287.

жана пластик калкандар менен гана куралданышкан.

24-марта Бишкекте, Ала-Тоо аянында, 30 миндөн аштуун эл: “Акаев, кет!”, “Акаевге – отставка!” ж.б. ураандар астында демонстранттардын Акаевди отставкага кетирүү талабы менен митинг башталган. Митинг жүрүп жатканда Генералдык прокуратурадан К.Аманкулов баштаган кызматкерлер келишип, Генералдык прокуратура эл тарапка өткөнүн, ал митингчилерди колдоп жазган кайрылууну окуп берди. Бул Бишкектеги мамле-кеттик органдардын эл тарабына өткөн биринчи кайрылуусу болгон.<sup>1186</sup> Андан кийин: “Мага мамле-кеттик телевидениеден жаңы эле телефон чалышты – ал жакта да козголоң болуп жатат. 600 адам оппозицияны колдойбуз деп ачык кат жазышты. Телевидениянын миң кызматкеринин 600ү оппозицияны колдосо, ансыз деле көп”, – деп кабарлаган оппозициялык “Агым” газетасынын башкы редактору М.Эшимканов “Коммерсант” газетасына.<sup>1187</sup>

Бийлик тараптан оппозиция лидерлери сүйлөп жаткан трибунага чагымчылар тынымсыз чыгып, ораторлорду сүйлөтө койбой, сезүн бузуп, чыр чыгарууга, митингди үзгүлтүккө учуратууга аракеттер дембе-дем жүргүзүлүп жаткан.

Түш чендерде провокаторлор ийгиликке жетип, күтүүсүздөн адамдардын тынч турган колоннalarына союлдары жана колдо жасалган калканчтары менен бир нече жүз провокаторлор ач айкырык

1186. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китең. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 499-б.

1187. Революция в Кыргызстане. Президент Акаев бежал. 13:00, 24/03/2005, <https://web.archive.org/web/20140407070233/http://charter97.org/bel/news/2005/03/24/revol>

менен чабуул жасашкан. Ала-Тоо аянынын түндүкбатыш тарабында бийлик уюштурулган миндей “ак кепкачан” жаштардын тобу митингчилерди ташбаңга алышып, чабуулга өтүшкөн. Аларды колдоо максатында аяңта 700дәй атайын өкмөттүк күчтөр пайда болуп, элди таркатууга аракат кылышкан. Митингдеги эл алгач дүрбөлөңгө түшүп, туш-тарапка кашкан. Эсин жыйган соң митингчилер кайра артка кайтыш, жол жээгиндеги гранит таштарды майдалап, чабуулга өткөн. Оппозиция кырдаалды контролдой албай калып, митинг үзгүлтүккө учуралган. Демонстранттарга караганда бийликтин уюштурган чабуулчулары бир канча эсө аз болуп, алар баш калкалоо үчүн Ак үйдү көздөй кашышкан.<sup>1188</sup>

Бийлик ушундай жол менен демонстранттарды кууп, таратууга болгон провокациясы “Теңирден тескери” чыгып, акаевдик бийликтин кулашына өздөрү ыңгайлуу шарт түзгөн. “Ак кепкачандардын” провокациясынан кийин аяңта митингчилер менен укук коргоо органдарынын тирешүүсү башталган. Күч түзүмдөрү менен демонстранттардын ортосундагы позициялык кагыльшуу үч-төрт saatka созулуп, натыйжада милиция өкмет үйүнүн тосмосуна жашынып, коргонууну жабык эшик артында кармоого аргасыз болгон.

Бирок жаалданып, кызуу кандыкка алдырыган калың эл, көбүнеке жаштар казыктар, арматура, таштар менен куралданышып, милициянын курчоосун шыптып, Ак үйдүн имаратына кирип бары-

1188. Груздов Ю. Революция в Кыргызстане завершилась победой народа и прогрессивных сил! // Моя столица, 25 марта 2005.

шып, жолундагы нерселердин баарын талкалап салышкан.

Кыска убакытка созулган катуу кагыльшуудан кийин укук коргоо органдары качууга аргасыз болушкан. Кагыльшуунун натыйжасы эки тараптан тен, өзгөчө укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында жүздөгөн жаракат алгандар болгон.

Бирок митингчилер өкмет үйүнөн коргоо министри Э.Топоев менен Улуттук коопсуздук министрлигинин башчысы К.Иманкуловду, Улуттук гвардиянын кол башчысы А.Чотбаевди, президенттин пресс-секретары А.Сегизбаевди жана президенттин администрация жетекчисинин биринчи орун басары Б.Жанузаковду кармашып, ур-томокко алышкан.<sup>1189</sup>

Ак үйдү кайтарышкан аскер жана милиция кызматкерлери митингчилерге каршылык көрсөтпейбүз деп имараттан чыгып кетишкен. Митингчилер өкмет үйүнүн биринчи кабатын ээлешкен мезгилде А.Атамбаевдин колоннасы аяңта келишкенин кабарлашты – деп жазат Бекназаров.<sup>1190</sup>

Демонстранттар президенттин иш кагаздарынын ичинен, “элдик бийлик” революциясын аскердик операциянын күчү менен басуу боюнча А.Акаевдин Россиянын президенти В.Путинге кайрылуусун табышкан.<sup>1191</sup> 24-марта, кечке маал

1189. Галиева З.И. Политическая трансформация сувренного Кыргызстана. – Б., 2007. – С. 289; Глумсов Д. Бесславный конец эпохи // Эксперт-Казахстан. – Алматы, 2005 - № 7 (33) 11 апреля.

1190. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайтысы. экинчи ките. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 501-б.

1191. Галиева З.И. Политическая трансформация сувренного Кыргызстана. – Б., 2007. – С. 291.

оппозиция лидери Ф.Кулов абактан боштуулуп, ал түз эле кыргыз мамлекеттик телевидениеси аркылуу калкка кайрылуу жасаган.

24-марта күүгүм киргендөн баштап, түнү менен Бишкек шаарынын соода түйүндөрү, мамлекеттик жана коомдук мекемелер талкаланып, талап-тоноочулук иштер күч алган. Айрыкча акаевдердин үй-бүлөсүнө таандык деп эсептелген ири соода түйүндөрү массалык түрдө таланып-тоноолууга кабылган. Кулов башында турган күч структуралары чечкиндүү аракеттерди жүргүзүүнүн натыйжасында шаардагы абал акырындап жөнгө салынган.<sup>1192</sup> Мародёрлук бүтүп, шаар ичи турукташкандан кийин, Генералдык прокуратура талап-тоноочулукту уюштуруунун башында Акаевдин күйөө баласы А.Тойгонбаев турганы аныкталган.<sup>1193</sup> Митингди кууп, таратуу боюнча “ак кепкачандар” менен спортсмендерди алдын ала, мурдатан даярдаган да Тойгонбаев болуп чыккан.

Ак үйгө чабуул башталгандан мурда А.Акаев жана жакын санаалаштары Өкмөт үйүнөн чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Акаев үй-бүлөсүн алыш, резиденциядан вертолёт менен Казакстандын чегине чыгып кетип, андан ары самолет менен Алма-Атага барган. Мурдагы премьер-министр Н.Танаев отставкага кеткенин билдиргендөн кийин акаевдик өкмет отставкага кеткен. Бишкекте жана бүткүл республикада тартилти сактоо максатында күч министрлери убактылуу өз орундарында калышкан.

1192. Кулов Ф. На перевале. – М.: Время, 2008. – С.184 – 185.

1193. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 513-б.

24-марктан 25-марктка караган түнү чукул чакырылган парламент К.Бакиевди президенттин милдетин аткаруучу жана Премьер-министрликке бекиткенден кийин К.Бакиев, А.Жапаров, А.Бекназаров, Ч.Баекова, Р.Жээнбековдор КТРге келишип, элге кайрылуу жасашкан. Акаев менен Танаев качып кетишкенин, Бакиев президенттин милдетин убактылуу аткаруучу жана премьер-министр болуп бекитилгенин жарыялашкан.<sup>1194</sup>

25-мартта, Ала-Тоо аянтында, миндеген жаңы бийликтин жактоочуларына президенттин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалган К.Бакиев: “Урматтуу эл, мен эч качан Акаевге окшоп үй-бүлөмдү, аялымды, балдарымды, туугандарымды бийликке аралаштыrbаймын. Конституциялык реформаларды тезинен баштаймын. Мына, уч ай өтпөй өзүңөр күбө болосуңар”, – деп айткан.<sup>1195</sup>

Мындан кийин дароо эле Бакиев Р.Отунбаевынын тышкы иштер министрлигине дайындалган. Бир күн мурда абактан чыккан “Ар-Намыс” партиясынын лидери Ф.Кулов республиканын бардык күч түзүмдөрүнүн координатору, А.Бекназаров башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп, Боршайкомдун төрагасынын мурдагы орун басары Т.Абдраимов БКШнын жетекчилигине дайындалган. Ушул күндөрү өкметтүн убактылуу курамы да бекитилген.

26-мартта, эртең менен жаңы өкмет борбордогу кырдаалды толугу менен өз көзөмөлүнө

1194. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 515-б.

1195. Бекназаров А. Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 516-б.

алып, баш аламандыкты токтотууга жетишкен. Ушул эле күнү Россия Федерациясынын Президенти В.Путин менен К.Бакиев телефон аркылуу сүйлөшүшкөн. Путин Бакиевге Россия Кыргызстанга бардык зарыл жардамдарды көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Ошол эле учурда Кремлдин басма сез кызматы Акаев үй-бүлөсү менен Москвада экенин тастыктаган. АКШнын Кыргызстандагы элчisi Стивен Янг, Бакиевдин айтымында, аны “өз мамлекетинин атынан” биринчилерден болуп күттүктаган. Бакиевдин өкмөтүн кошуна Өзбекстан да тааныганын билдирген.<sup>1196</sup>

К.Бакиев ушул эле күнү маалымат каражаттарына пресс-конференция берген. Маалымат жыйынында сүйлөгөн сезүндө ал кыргыз оппозициясы митингдерди жана демонстрацияларды уюштуруп жатканда бийликтин мындай тез алмашуусун күтпөгөнүн белгилеген. Бишкектеги өкмөт үйүнө чабуул жасалгандан кийинки эки сутка ичинде 5 адам каза болуп, бир жарым минден ашууну аркандай жаракат алгандар болгон. Чабуул учурунда жаракат алгандардын саны 350 киши болуп, өлүмжитим болгон эмес.<sup>1197</sup>

Парламенттик шайлоо 2005-жылдын 24-мартындагы “жоогазын” революциясынын катализатору болгонуна карабай, Жогорку Кеңештин 3-чакырылыши иштей баштаган. 29-мартта жаңы шайланган бир палаталуу парламент өз ишин баштап,

1196. Оранжевое бессилие или судьба «демократического выбора [Электорний ресурс] // Gazeta.kz – 2006. – 7 февраля. – режим доступа: <http://www.Gazeta.kz>

1197. Революция тюпанов в Киргизии как вариант политической модернизации общества. [HTTPS://TOPREF.RU/REFERAT/128185.HTML](https://TOPREF.RU/REFERAT/128185.HTML)

ЖКНЫН ТЕРАГАЛЫГЫНА Ө.Текебаев шайланган. Оппозициянын башчылары кызмат орундарды ээлешкен соң элдин парламенттик шайлоолордун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы аткарылбай, унутта калган.

Акаевдик режимди өзгөртүү боюнча активдүү иш-аракеттер башталган. Жаңы өкмөт толук кандуу иштешин камсыз кылуу үчүн мыйзамдаштыруу процессин тездетип, өлкөнү кыска убакыт ичинде укуктук жолго түшүрүү милдети турган. Бирок Москвага качып барып, түнөк тапкан Акаев 3-апрелде Кыргыз Республикасынын президенттик ыйгарым укуктарынан пайдаланып, региондук карама-каршылыкты тереңдетүү максатында, Ф.Кулоду арткы число менен күнөөсүн кечип, абакатан чыгарып, КРнын Премьер-министр кылыш дайындаган.<sup>1198</sup>

Адегенде Ф.Кулов Акаевге Конституцияга ылайык Жогорку Кеңештин жыйынында кызматтан кетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн анын өлкөгө кайтып келишин жана анын коопсуздугу камсыз болорун билдирген, бирок бир нече saatтан кийин президенттин милдетин аткаруучу К.Бакиев качын президентке кайтып келүүсү туура эмес, анткени “ал келсе аны эл тытып салат” деп айткан.

Депутаттардын бир бөлүгү Президентти кызматтан алыш, соттоону талап кылса, Конституциялык соттун төрайымы Ч.Баекова Акаевди президент деп эсептөөгө болбой турганын, анткени анын өлкөдөн качканын өз ыктыяры менен ыйгарым

1198. Бекназаров А. Мен – кыргызмын. III китеп, I том. – Б.: Турад, 2016. – 35-б. Акаевдин жарлыгынын көчүрмөсү ушул эле эмгектин 357-бетинде


ууктарын еткөрүп берүү катары бааласа болорун айткан.<sup>1199</sup>

И.Кадырбеков президенттин милдетин аткаруучу Бакиевге Москвадан Акаевдин арызын алыш келүүгө убадасын берип, ал Москвага жолугушууга барган. Бирок Акаев аткарууга мүмкүн болбай турган өзүнүн талаптарын койгон. Бир канча сүйлөшүлөрдөн кийин, экинчи ирет Акаевге ЖКнын төрагасы Ө.Текебаев баш болгон депутаттар тобу 4-апрелде Москвага барышып, Кыргызстандын элчилигинде анын отставкага кетүү жөнүндөгү жазылган арызын алыш келишип, парламентте каралышп, анда арызды канаттандыруу менен Акаевдин президенттигине чекит коюлган. Кол коюунун куну акаевдик конституцияда каралган экс-президенттик статусу сакталуу менен бирге республиканын чегинде жеке кол тийбестик, мамлекеттин эсебинен жашоо жана өмүр бою коргоого алынган кепилдиктер убада кылынган. Бул кепилдиктер президенттин багуусундагы балдарына да тиешелүү. Кызы Бермет жана уулу Айдар эч кандай кепилдикке ээ болгон эмес. Акаевдин жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү мүлктөрү да коргоого алынган.<sup>1200</sup>

1199. Загорецкий М. Аскар не акбар // Коммерсантъ (Москва). №58/п (3142). С.1-9.

1200. 2003-жылы Акаев Текебаев, Кадырбеков ж.б. депутаттар аркылуу Конституциянын талабына каршы келген "Биринчи Президент" деген статусту мыйзам менен бекиттиртип алган. Мыйзам боюнча Биринчи Президент жана анын үй-бүлө мүчөлөрү түшкө кирбекен, дүйнөлүк бир да өлкөдө жок женилдиктер, артыкчылыктар, кол тийбестиктер, бюджеттин эсебинен жашоо ж.б. мамлекеттик камкордуктарга алынган. Кара: Бекназаров А. Мен – кыргызмын. III китеп, I том. – Б.: Туар, 2016. – 37-б.; Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюль-пановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюль-пановая_революция)

Төмөнде Жогорку Кеңештин төрагасына Кыргыз Республикасынын президенттик полномочиесин токтоткону жөнүндөгү Акаевдин өз колу менен жазган арызынын көчүрмөсү:



Ал арада Бишкекте президенттин үй-бүлөсүнүн мүлкүн издөө компаниясы активдүү иш жүргүзүп жаткан. Акаевдердеги тиешелүү байлыктарды изилдөөнүн демилгечиси экономикалык блокту көзөмөлдөгөн Кыргыз Республикасынын вице-

премьеринин милдетин аткаруучу Данияр Усөнов<sup>1201</sup> болгон. Ал журналисттерге: "Президент А.Акаевдин мүлкүн текшерүү — элдин талабы, аны республиканын өкмөтү аткарышы керек", — деген. Анын айтымында, А.Акаевдин үй-бүлө мучелору Кыргызстандан акча которо турган оффшордук аймактардын тизмеси буга чейин түзүлгөн.<sup>1202</sup>

Жаңы бийликтүүк жолго түшүп, легитимдүү иш жүргүзүү үчүн Жогорку Кеңештин үчүнчү чакырылышка болгон акаевдик шайлоону жокко чыгаруу же мыйзамдаштыруу маселеси орчуундуу турган. Бул маселени чечүүдө Боршайком 27-марта күтүүсүз чечим кабыл алыш, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруудан баш тартып, 27-февралдагы жана 13-марта га добуш берүүнүн легитимдүүлүгүн тастыктаган.<sup>1203</sup>

БШКнын кабыл алган чечими парламенттик кош бийлиktи жараткан: 27-февралда жана 13-марта шайлоонун эки турунда шайланган жаңы парламент жана ыйгарым укуктары официалдуу

1201. Усөнов Данияр Токтогулович (1960) - Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери, 2009-жылдын 21-октябринан 2010-жылдын 7-апрелине чейин Кыргыз Республикасынын 14-премьер-министри. 2010-жылдын 7-апрелинде ал революцияга айланган массалык нааразылык акцияларынан улам кызматтан кетип, андан кийин басма сездүн маалыматына караганда, Улуу Британияга качып кеткен. 2013-жылдын 10-июнунда Данияр Усөнов кызматтык авалынан кыннаттык менен пайдалангандыгы үчүн сыртынан 15 жылга эркинен ажыратылган. 2017-жылдан бери Беларусь Республикасында Даниил Урицкий деген ысым менен жашап келет. «Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы» ЖАҚты жетектейт.

1202. Тюльпановая революция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая\\_революция](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпановая_революция)

1203. Революция тюльпанов в Киргизии как вариант политической модернизации общества. <Https://topref.ru/referat/128185.html>

түрдө 14-апрелде гана аяктай турган эски, эки палаталуу парламент. Мурдагы чакырылыштын депутаттары ақыркы шайлоонун жыйынтыгы менен макул болбой, учурдагы статусун сактап калууга аракет кылышкан. Бирок БШКнын төрагасынын милдетин аткаруучу Т.Абдраимов 28-марктан тарта мурдагы парламенттин ыйгарым укуктары токтолтулганын кабарлаган. Эгерде ақыркы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайрадан жаңы шайлоо жарыяланып кайра келгенче, парламенттин эки палаталуу эски составынын мөөнөтү белгисиз убакытка чейин узартылмак.

Жаңы Жогорку Кеңештин депутаттары ишке киришери менен дароо эле оппозициянын лидери К.Бакиевди өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу жана премьер-министри кылыш шайлашкан. Бул чечим менен алар мурдагы парламенттин төмөнкү палатасы болгон Эл өкүлдөр жыйынтынын чечимин кайталашкан. Жогорку Кеңеш Бакиевдин билдириүүсүн жактыргандан кийин, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо күнүн 2005-жылдын 10-июлуна белгиленген.

Кыргызстанды 15 жылга жакын ичинде ақырындап бийлиktи узурпациялоого, адамдын жана жарандын негизги укуктарын жана эркиндиктерин басууга, мыйзамдуулуктун жана конституциялык демократиянын принциптерин бузууга багытталган акаевдик авторитардык, үй-бүлөлүк жана триабалисттик режими март революциясынын негизинде уратылып, Бакиевдик башкаруу мезгили башталган.



## КОРУТУНДУ

Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин “легендарлуу” депутаттары А.Акаевди президент кылыш шайлаган мезгилде, 1990-жылы, республиканын калктынын жан башына ИДПнын көлемү боюнча Кыргызстан 1220 доллар көрсөткүчү менен Борбордук Азияда Казакстандан кийин экинчи (2160 доллар) жана Советтик Орто Азия республикаларынын ичинен бириңчи орунду ээлеп турган. Кыргыз ССРинин артында СССРдеги эң начар өнүккөн союздук республика деп эсептелген Түркмөнстан (130 доллар) эле эмес, Тажикстан (780 доллар) жана Өзбекстан (980 доллар) да артта болгон.<sup>1204</sup>

Бирок демократ Акаев Батыштык кеңешчилердин акылы менен Кыргызстанды КМШ мамлекеттеринин ичинен бириңчи болуп рыноктук экономикага өткөрүү учун “ат тезегин кургаттай”, реформа артынан реформа жүргүзүп, прихватташтыруу саясатынын натыйжасында, республикалык экономиканын кыр аркасы эсептелген өнөр жайды, калкты азык-түлүк менен камсыз кылыш турган айыл чарбаны, илим-билимди жана маданиятты пайдубалына чейин кыска убакыт ичинде талкалап, жыйынтыгында елкөнү ар тараптуу терең кризис-

1204. Сураганов Ж. 07.04.2005 02:00. Африканат для Кыргызстана уже настал. За кем теперь очередь?! [Https://zonakz.net/2005/04/07/afrikanat-dlya-kirgystana-uzhe-nastal/](https://zonakz.net/2005/04/07/afrikanat-dlya-kirgystana-uzhe-nastal/)

тин турбуленттүүлүгү капитап, А.Пушкиндин “Балыкчы жана алтын балык тууралуу” жомогундагы тепшиси менен калган кесирлүү кемпирдин кейпиндей, 1995-жылы Кыргызстан ички дүн продукциянын көлемү боюнча Өзбекстандан да, Түркмөнстандан да бир топ артта калган.

Акаевдин мамлекетке каршы чыккынчылык менен жургүзгөн негизсиз революциялык реформаларынын натыйжасында Кыргызстан социалдык-экономикалык кыйроого учурал, кыска убакыттын ичинде бардык көрсөткүчтөр боюнча Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандан бир топ артта калган. 1995-жылы Кыргызстанда калктын жан башына ИДПнын көрсөткүчү РФнын көрсөткүчүнүн 42,5%ын, Өзбекстандын көрсөткүчүнүн – 52,4%ын, ал эми Түркмөнстандын – 51,8%ын араң түзгөн.<sup>1205</sup>

Аграйндустриялуу өнүккөн Кыргыз ССРине жаңыдан президент болгон академик Акаев ишин таза, ак барактан баштап, калк алдында ыйык милдетин ак дилден аткаралып, калыс, чынчыл болуп, элге жаратмандык жасап, үлгү калтыруу менен жүрт алдында тарыхый миссиясын так аткарғанда эгемен кыргыз мамлекетинин тарыхында жакшы ат менен калуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ал дүйнөкор, ач көздүгүнүн айынан тарыхый мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберип, калктын каргышына калыш, качын президент атальш эле тим болбостон Кыргыз Республикасынын башкаруу системасына үй-бүлөлүк, трайбалисттик жана коррупциялашкан системасын жайылткан

1205. Экономический анализ Кыргызстана, глазами казахского эксперта. 8.04.2005. [Https://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=55088;](https://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=55088;)

катары Кыргызстандын тарыхында кара, “жирный” тамгалар менен түбөлүк жазылып калды.

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары мамлекетти рыноктук экономикага еткөрүүгө эл да, чарба жетекчилери да даяр эмес болгон. Рынокко өтүүнүн ырааттуу, максатка умтулган иш-аракеттердин так программасы иштелип чыккан эмес. Ушундан улам өлкөдө экономикалык реформалар ишке ашпай, баш аламан мунэзгө ээ боло баштаган.

Өнөр жай ишканаларынын бириинин артынан бириинин токтооп калышы, колхоздор менен совхоздор жоюлуп, мүлктөрү баш аламан таркытылышы жумушсуздардын санынын кескин кебейүшүнө алыш келген. Өнөр жай ишканаларынын токтооп калышы эмгек акынын, пенсия жана пособиеордердин төлөнбөй калышына же алардын кечикирилишине кабылтып, жалпы элдин социалдык-экономикалык абалынын кескин начарлашына кабылткан.

Приватташтыруу процессинде элдин, эмгек колективдеринин таламдары эске алынган эмес. Мындай баш аламандыктан пайдаланышкан көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер, ишканалардын жана чарбалардын жетекчилери мамлекеттик мүлкүү өздөрү учун пайдалуу сатууга же менчик ээси болууга көндири шарттар түзүлгөн.

Көп учурларда көмүскө акционердик коомдор уюштурулуп, кызматынан пайдаланышкан жетекчилер элдин атынан сүйлешүп, алдамчылык менен алектенишкен. Экономикалык реформанын ишке ашпай, чарбалардын массалык жоюлуп, колдон колго өтүп кетүүсүнүн азабын, биринчи кезекте

эл тарткан. 1998-жылга карата өлкөнүн калкынын 70% жакырчылыктын чегинде жашаган.<sup>1206</sup>

Кыргызстандын КМШ өлкөлөрүнөн артта калуусу жылдан жылга өскөн. 2004-жылдын аягына карата Кыргызстан менен, мисалы, Казакстандын ортосундагы бул ажырым ого бетер көңейген. Мисалы, Казакстанда ИДПнын өсүшү 9,4%ды түзсө, Кыргызстанда болгону 7,1%ды түзүп, КМШда бул эң төмөн көрсөткүч болгон. 2004-жылдын башына карата Кыргызстандын калкынын жан башына ИДПнын көрсөткүчү 341,8 долларды түзсө Түркмөнстанда бул көрсөткүч 1252 долларды түзгөн.<sup>1207</sup> Бирок акаевдик башкаруу мезгилинде анын үй-булө мүчөлөрү, алардын көптөгөн туугантуушкандары, президент менен иштешкен анын соратнитери өлкө байлыгын “ынтымакта” менчиктештирип алганга жетишишип, үй-булөлөлүк кирешелери миң эселең өскөн.

“Ууру тойгончо уурда, өлгөнчө карганат” – дейт, элибизде. Мамлекеттик байлыкты талаптоноонун анабашында Акаевдин өзү турup, 2003-жылы апрелде Акаев “оозу-мурду кыйшайбай” кыргызстандыктарга: “Ар бир үчүнчү кыргызстандык коррупцияны өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрүнүн башкы себеби деп эсептейт. Коррупция мамлекеттин коопсуздугу учун негизги коркунучтардын бири болуп калды. Анын жогорку деңгээли улуттук экономиканын өңүгүшү жана демократиялык кайра түзүүлөр учун өлүмгө барабар. Бүгүнкү

1206. Социально-экономическое положение Кыргызстана. <http://www.welcome.kg/ru/history/nz/rtuy/>

1207. Экономический анализ Кыргызстана, глазами казахского эксперта. 8.04.2005. <https://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=55088>

күндө коррупциялашкан түзүмдөр мамлекеттик башкаруу системасында өз кызыкчылыктарын лоббирлөө менен гана чектелбестен, өлкөдөгү бийлиktи басып алуу аракетин көрүүдө, ошол эле учурда эң башкы коркунуч укук коргоо органдары сыйктуу институттардын бузулушуна алыш келүүдө” – деп айткан.<sup>1208</sup>

Ал эми ушул эле жылдын ноябринде: “Кыргызстанда коррупция бийликтин эң жогорку этажында уялап алыш, азыртан эле ага катуу басым жасап жатат. Ушундан улам өлкөдө ата мекендик бизнес эле эмес, чет элдик түз инвестициялар да пайдасыз болуп калды. Ал эми катардагы чиновниктер кымбат хан сарайлардын ээси болуп калышууда...” – деген.<sup>1209</sup> “Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыштыр” – деген кыргыздын макалы сыңары, коррупциянын атасы да, энеси да президенттин өзү болуп жатса, кол алдындагы кызматкерлерди кантип тыймак?!

Кыргызстандын саясатын, социалдык-экономикасын жана маданиятын өнүктүрүүчү эң негизгиси күч өлкөнүн алтын фонду эсептелген кадр маселеси кыска убакыт ичинде талкаланды. Союз урагандан бери Кыргызстанды жетектеген бир да мамлекеттик дэнгээлдеги Ж.Абдрахманов, И.Раззаковдой өлкө башчысы бийликтке келген жок. СССР урап, Кыргызстанды саясий, социалдык-еко-

1208. Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана. 9 декабря 2015 17:50 [https://kaktus.media/doc/329553\\_chto\\_govorili\\_o\\_korrupsii\\_presidenty\\_kyrgyzstana.html](https://kaktus.media/doc/329553_chto_govorili_o_korrupsii_presidenty_kyrgyzstana.html)

1209. Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана. 9 декабря 2015 17:50 [https://kaktus.media/doc/329553\\_chто\\_govorili\\_o\\_korrupsii\\_presidenty\\_kyrgyzstana.html](https://kaktus.media/doc/329553_chto_govorili_o_korrupsii_presidenty_kyrgyzstana.html)

номикалык кризис кокбодон алыш турганда, журт бузар “демократ” депутаттар трайбалисттик регионализмдин күчү менен Акаевден бир тыйын пара алышпай президент кылыш шайлашкан.

Байлыктын бал даамына кыска мөөнөттө манчыркаган Акаев шайлоо өнөкөтүнө рыноктук системаны киргизгенге жетишкен. Отуз жылдан бери элибиз “түз сураган койдой”, чөнтөгү калыңдардын жарыбаган азгырык тыйындарына алданышп, шайлап кальшты. Акча менен шайланышкан эл башчылар менен эл өкүлдөрү өлкө үчүн эмес, акаевдик кодекстин негизинде үй-булө жана туугантуушкандарынын жыргалчылыгы үчүн элдин канын соруп, мамлекетти карызга батырып келет.

Шайлоолордун куну акча менен эсептелген шум заманда, уюшулган супер-коррупциялык-бандиттик мамлекетте дале болсо жаратылышынан таза, адилеттүү, акыл-эстүү, билимдүү, элдин тагдырына күйгөн, улуттун туусун бийик көтөргөн, мамлекеттик деңгээлдеги азаматтар журт ичинде арбын. Бирок алар “Адам” деген улуу атын, таза абийирин коррупциялашкан рыноктук шайлоолорго салышп, булгоодон алыш. Демек, журт башына И.Раззаков сыйктуу таза адам жакынкы ондогон жылдар ичинде келери күмөн. Президенттик марафонго эле эмес, парламенттик шайлоого катышып, женишке жетишүү үчүн бери дегенде жүздөгөн миллион АКШ долларлары сарпталыш келе жатат. Мисалы, 2017-жылдагы президенттик шайлоого талапкер С.Жээнбеков 1 170 265 187 сом жана 6 855 700 АКШ долларын жумшагандыгын укук коргоочу Н.Токтакунов колундагы документ-

терге таянуу менён маалымат каражаттарына кабарлаган.<sup>1210</sup> Мындай чоң каражат менен Кыргызстандын бир да атуулу шайлоого жалгыз аттанбайт. Демек, уюшулган коррупционер-бизнесмендердин топтору каражаттын күчүнө таянышып, шайлоону мыйзамсыз жолдор менен өткөрүп келе жатышканына отуз жылдан ашып, көнүмүш адатка айланганы республиканын ар бир жаранына маалым болуп калган.

2015-жылдын 18-сентябринда “Кыргыз туусу” газетасында президент А.Атамбаевдин шайлоодогу коррупция боюнча айтканы жарык көргөн. Ал: ““Эл кандай болсо, бийлик да ошондой болот” – деген сезү бар. Демек сиздер кимдерди шайлайсыздар, өлкөбүздүн келечеги ошого жараша болот. Эгерде парламентке кайрадан уурулар келсе, өкмөтке да ошол уурулар келет. Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Алданбагыла, өз добушуңарды сатпагыла! Бул ирет өз келечегиңер, балдардын келечеги жөнүндө ойлонгула!” – деп айткан.<sup>1211</sup> “Эл оңолмоюнча, эл башчылар оңолбайт!” – деген И.Раззаков.<sup>1212</sup> “Жакшыдан башчы койсоң элди түзөтөөр, жамандан башчы койсоң элди жүдөтөөр”, – эл макалы. Элдин пейлине жараша башчы болот.

1210. Nurbek Toktakunov. Срочно! Про финансы избирательной кампании Сооронбая Жээнбекова. <https://www.facebook.com/toktakunov/posts/10214886545988813>; Бакыт Асанов. 15-ноябрь, 2018 Шайлоонун акчасы шек туудурду. [https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan\\_jeenbekov\\_election\\_policy/29602601.html](https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_jeenbekov_election_policy/29602601.html)

1211. Дүйшөев Шайлообек. 18-Сентябрь, 2015. Элине жараша бийлиги. [https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan\\_press/27256031.html](https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_press/27256031.html)

1212. <https://ok.ru/profile/562365866972/statuses/66797304122332>

Легендарлуу парламенттин төрагасы М.Шеримкулов Россиянын ТВнын “Итоги неделиясына” берген интервьюсунда: 1990-жылы 15-декабрда Кыргызстандын Эгемендүүлүгү жөнүндөгү Декларация жарыяланыш кабыл алынганын, ал эми 1991-жылы 31-августта республика Эгемендүү Кыргыз Республикасы болуп жарыялаганын, мамлекеттин башында етө демократиялуу, жакшы билимдүү, жаш окумуштуу Акаевдин турганын, анын ысымы жакшылыкка, жаңыланууга умтулуу жана мамлекетибиз гүлдөп өнүккөн мамлекеттердин бирине айланат деген үмүт менен байланышканын айтыш, анан: “Мен Акаевге цивилизациялуу, тарбиялуу жана билимдүү адам катары тарыхыбызда жакшы салттарды калтырат деп чындал ишенген элем. Башкача айтканда, конституция менен мыйзамдардын негизинде бийлики нормалдуу алмаштыруу салттары сакталат дегем. Тилекке каршы, андай деңгээлге ёсуп жетиле элек экен. Ал убагы келгенде бийлики нормалдуу өткөрүп берет деген менин эле эмес, көпчүлүк кыргызстандыктардын да үмүтүн актаган жок. Акаевдин өзү дал ошол, 1990 – жылдагы, эбегейсиз чоң митингдик демократиянын, массалык митингдердин толкуну менен бийликке келген. Анда эски жетекчилер кетишкен. Ушундай эле толкундуун күчү менен Акаев да кетти...”, – деген.<sup>1213</sup>

Андан ары сезүн улап, М.Шеримкулов: “...Биринчи кезекте мен Аскар Акаевди президент катары күнөөлөгүм келет. Эң башкысы ал конституцияны, мыйзамдарды, моралдык этиканы бузган.

1213. Почему в Киргизии разлюбили Акаева. 27 марта 2005. (Интервью М. Шеримкулова на российские ТВ “Итоги недели”). <https://www.svoboda.org/a/109080.html>

Биздин конституцияя бойнча бир адам беш жылдан эки мөөнөтке гана президент боло алат, анын президент болгонуна 15 жылга жакындал калды. Быйыл, 27-октябрда, анын бийликтө турганына 15 жыл толмок. Конституциялык эмес жолдор менен өзүнүн ыйгарым укуктарын узартып, референдумдар жана ар кандай мыйзамсыз жолдор менен конституцияны бир канча жолу өзгөрткөн. Бийлик бардык нерсени жасай берсе боло берет деген пикерди эл ичинде өзу жараткан. Бийликтө турганда баарын жасаса болорун, бийлик менен өз кызыкчылыгынды коргош үчүн баарын кылса болорун көрсөттү. Нормалдуу жумуш таба албаган, үй-бүлөсүн жетиштүү бага албаган, жакырчылыктын эң төмөнкү деңгээлине жеткирген эл массасын бийлик көчөгө чыгууга аргасыз кылган. Парламенттик шайлоонун мыйзамсыз өтүүсу толкундоонун катализатору болгон", – деп айткан.<sup>1214</sup>

Кыргызстанда 15 жыл ичинде түзүлгөн акаевдик кландык, үй-бүлөлүк режим 2005-жылдын 24-мартында кулатылды. Элдин муктаждыктарына карши келген кландык, үй-бүлөлүк системасы, өлкөнү башкаруунун авторитардык ыкмалары, коррупциянын гүлдөшү, мамлекеттик кызматкерлердин өзүм билемдиги, саясий элитанын жеке баюу менен гана алектенгендиги жана экономиканын кыйроосу калктын массалык жакырдануусуна кабылтыш, келечекке болгон умутсуздук элдик толкундоолор үчүн объективдүү өбөлгөлөрдү түзгөн.

1214. Почему в Киргизии разлюбили Акаева. 27 марта 2005. (Интервью М. Шеримкулова на российские ТВ "Итоги недели"). <https://www.svoboda.org/a/109080.html>

Жогорку Кеңешке болуп өткөн шайлоонун жүрүшүндө бийлик мыйзамды одоно бузуу жолдору менен колдоо көрсөткөн талапкерлерди өткөрүп алууга болгон жосунсуз аракеттеринин жыйынтыгы калктын эң акыркы чыдамын кетирип, массалык нааразылык акциясын оппозициялык күчтөр ийкемдүү пайдаланышып, март революциясын ийгиликтүү ишке ашуусун камсыз кылышкан.

24-марта оппозициянын бийлиktи басып алуу максаты жок болгон. Оппозиция жетектеген митинг акаевдик бийликтө эки талап менен уюштурулган. Биринчиси, мыйзам бузулган округдарында шайлоону кайрадан, ачык, адилет, таза өткөрүүнү жана, экинчиси, 2005-жылдын күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого Акаев катышпай турганын митингде официалдуу түрдө жарыялоосун талап кылган.<sup>1215</sup>

"Алдыраarda жаздырар" болуп, оппозиция менен тезинен сүйлөшүүгө баруу зарылчылыгы жөнүндө Акаевге ачык жана толук айтылган. Бирок ошол кезде бийликтин кулагы дүлөй жана көзү сокур болуп, президент митинге чыгуудан да, оппозиция жетекчилери менен сүйлөшүүгө баруудан да караманча отказ берген. Ал эми президенттин кызы Бермет айым: "Ким менен сүйлөшбүз, ал жерде (Ала-Тоо аянтындагы митингде – Н.Д.) жөн гана анча чоң эмес топ, ал жерде эл жок, кайдагы

1215. Акунов А. А. 2005-жылы 24-мартаагы жана 2010-жылы 7-апрелдеги элдик ыңқылаптардын тарыхына кыскача сереп. // Доор жанырткан элдик ыңқылаптар: 2005-жылдын 24-мартында жана 2010-жылдын 7-парелинде Кыргызстанда жүзөгө ашкан элдик ыңқылаптардын маарекесине арналган жыйнак. – Бишкек: 2015. – 50-6.

оппозиция, ал жерде "оппозиция жок", – дегейткан.<sup>1216</sup>

Эгерде, Акаев "Алга, Кыргызстан!" партиясы уюштурган "ак кепкачандар" менен президенттин айланасында көпөлөктөй айланышкан "шенимдүү, пахта генералдарына" жана күйөө баласы А.Тойгонаев жетектеген жан кечтилерге ишенибей, оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүгө баргандада март окуясы болбой, бардык маселелер тынчтык жол менен чечилмек.

Акаевдин суу жүрөктүгү, коркоктугу, ишenchäэктigi, чечкинсиздиги жана мамлекеттик жетекчиликке өсүп, жетилбөгөндөгүнин иштейжасында бийликтен кулатылғанына бүгүнкү күнгө чейин өзү сөзбей, күнөөнү башкалардан издең келет.

1990-жылы "легендарлуу парламенттин" кетирген эң негизги катачылыгы мамлекет башчылыгына тажрыйбалуу мамлекеттик ишмерди эмес, илимпоз Акаевди шайлагандыгы болгон. Акаев президент болгонго чейин өндүрүштө, региондук же республикалык деңгээдеги башкаруучулук кызматтарда иштеген эмес. "Акаев мамлекеттик башкаруу чөйрөсүнө келип, башкаруучулук тажрыйбасынын жоктугунаан саясий процесстерге туруштук бере алган жок. Саясатка өзгөчө мүноз, катуулугу бар адамдар келиши керек. Аскар Акаевич жумышак, билимдүү адам, менимче, анын келечектеги траекториясын ушул нерсе аныктады, анын негизги

катасы ушул болду" – дейт саясат таануучу М.Сариев.<sup>1217</sup>

Ал эми Россиянын президенти В.Путин: "Кыргызстандагы кырдаалдын өнүгүшү бийликтин алсыздыгынын жана өлкөдөгү топтолуп калган социалдык-экономикалык көйгөйлөрдүн иштейжасы болуп саналат", – деген.<sup>1218</sup>

Акаев етө билимдүү, көптү билген, сөзмер, чечен болгону менен жеткен өжөр, кекчил жана жаратылышынан акылы тайкы өндөнөт деген ой кетет. Ал бийлеген он беш жыл ичинде "базар экономикасына өтүүни тездетилген" курсун тандап, "шок терапиясын" уюштуруп, экономиканын кыраркасы болгон өнөр жайды жана айыл чарбасын пайдубалына чейин талкалап, элди жакырчылыктын сазына батырып, "итке мингизгенин" этибарга албай, мен президент катары кыргыз элине ак дилден, эң мыкты кызмат өтөп жатканда, оппозиция чет өлкөлүктөрдүн каражаты менен тоңкөрүш уюштурушту деген актапуусун, "ат тезегин кургатпай", маалымат каражаттарына интервьюларды берип келет, бүгүнкү күнгө чейин.

2021-жылдын 16-августуunda "Российская газетасына" берген интервьюсунда Акаев: "2005-жылы элдин жашоого нааразычылыгы эч кандай болгон эмес. 2000-жылдары Кыргызстандын экономикасы эл аралык каржы уюмдарынын гранттары жана кредиттери менен колдоого алынган "2001-

1217. Ошибки президента. Аскар Акаев. 17:20 11.12.2018 (обновлено: 18:37 14.12.2021) <https://ru.sputnik.kg/20181211/oshibka-prezidenta-askar-akaev-1042386466.html>

1218. Стенин А. 10:08 24.03.2015 "Тюльпановая революция" в Киргизии (2005) <https://ria.ru/20150324/1053953942.html>

1216. Сариев Т. Шах Киргизской демократии. – Б.: "Салам", 2008. – С.20-21;

2010-жылдарга Кыргызстанды өнүктүрүүнүн комплекстүү негиздери" он жылдык планын ийгиликтүү ишке ашыруунун аркасында тынымсыз жогорулап бара жаткан... Ал кезде Кыргызстан Борбор Азиядагы "демократиянын аралчасы" катары, эл аралык коомчулукта кадыр-баркы жогору болчу... Ал эми "жоогазын" революциясы АКШнын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янгдын жеке жетекчилиги астында Мамлекеттик департамент тарабынан ачык даярдалган.

Анын Мамлекеттик департаментке берген жашыруун отчету жалпыга маалым. Натыйжада чет өлкөлөрдөгү инструкторлордон атайын даярдыктан өткөн саясий авантюристтер башчылык кылган катардагы мамлекеттик төңкөрүш ишке ашты. Мындан тышкары, алар жергиликтүү наркобарондордун кылмыштуу күчтөрүнө, ошондой эле АКШ элчилигинин берешен каржылык жана маалыматтык колдоосуна таянышкан. Ошондуктан, 2005-жылдагы Кыргызстандагы төңкөрүштү Батыштадагы эле "жоогазын" революциясы деп аташат...", – дейт.<sup>1219</sup>

"Өзүн мактагандан өлгөнчө кач" – дейт элибиз, ал эми Акаев кандай иштеди, ага мезгил тараза, тарых күбө. Кандай иштеген күндө да анын коррупциялашкан, трайбалисттик башкаруусунун натыйжасында мамлекетке жасаган кыянаттык

1219. Ядвига Юферова. 16.08.2021 Аскар Акаев рассказал о трудном опыте первого президента. Российская газета – Федеральный выпуск: №185(8536) <https://rg.ru/2021/08/16/askar-akaev-rasskazal-o-trudnom-opyute-pervogo-prezidenta.html>

иштерин кыргыз эли али көчире элек. Акаев үнү жеткен жерге чейин канчалык "мен тазамын" – деп актанбасын ал коррупциянын, диктатуранын жана кыргыз эли үчүн бандит президенттердин "атасы" катары Кыргызстандын соңку тарыхында тубелүк кала берет. Акаев салган даңгыр, таш жол менен айрыкча, мамлекетке жасаган анын кыянаттык иштерин кийинки президенттер ыйык мурас катары ашыгы менен, кыйшаюсуз аткарып келишти, Кыргызстандын байлыгын тоношуп.

Коррупциялашкан, трайбалисттик-үй-бүлөлүк башкаруу системасын елкөгө орноткон Акаев: "мен ак дилимден таза иштедим" – деп маалымат каражаттарына тынымсыз актанганын токтотуп, эгерде чын эле ақылдуу, билимдүү болсо, телевидениеден официалдуу, ачык (публично), тизе бүгүп, курун мойнуна салып, кыргыз элинен кечирим сураса, кең пейил кыргыз эли мүмкүн аны кечирмек.

"Жоогазын" революциясынын жеңишинен кийин жаңыдан шайланган президент К.Бакиев алгач келечекте үй-бүлөлүк кландык башкарууга жол бербөө үчүн бардыгын жасайм деп убада кылган. Жыйынтыгында, мамлекетти акаевдик талаптоо практикасына бир аз түзөтүүлөр менен анын жолун толук кайталап, бакиевдик үй-бүлө мучөлөрү – бир туугандары жана балдары елкөнүн саясий аренасында негизги ролду ойношкон. Бакиевдин өлкөдөн качуу тагдыры да Акаевдиндей эле парламенттик шайлоодо президентти колдогон партия жеңишке жеткен. "Качкын президенттер" – деген жарлык (ярлык) менен аттары тарыхта тубелүк кара тамгалар менен жазылыш калды.

Президент А.Атамбаев да, принципинде, акаевдик-бакиевдик жолдон чыккан жок. Ал өлкөдө

түштөлүп калган коррупциялык системаны бузууга эч кандай аракеттерди жасаган эмес. Анын үй-бүлө мүчелерү өлкөнүн саясий иштерине ачык кийлигишпеген менен анын шоопуру, жансакчысы жана санаалаштары мамлекетти башкарууга активдүү катышышкан. Атамбаев мурдагы, эки президенттен айырмаланып, өлкөдөгү кырдаалды революциялык деңгээлге жеткирген эмес жана республикадан качкан жок. Бирок, мамлекетке жасаган кыянаттык иштери үчүн, жашы улгайган мезгилде, ага абактын азабын тартууга туура келген.

С.Жээнбеков Атамбаевдин жана акчанын күчү менен президент болуп шайлангандан кийин атамбаевдик жолду кыйшаюсуз улантууга салтанаттуу түрдө убада берип, өзүнөн мурункулардын салтынан бир кадам да чыккан жок. Өзүнө чейинки президенттер сыйктуу эле ал да үй-бүлөлүк-кландык башкарууга жол бербөө, коррупция менен аёсуз күрөштүгө ж.б.у.с. ооз көптүрө убада берген менен, чындыгында, мурдагы президенттердей эле каржылык агымдарды кайра бөлүштүрүү, саясий оппоненттерди жок кылуу, Кумтөр келишимин өзүнө ылайыктап кайра карап чыгуу менен алектенген.

Баса, Кумтөр алтын кени боюнча келишимди бир да президент мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ондоого барган эмес. Кумтөр президенттердин үй-бүлөлерү үчүн алтын балыктын ролун аткарган. Демек, коррупциялык жолдор менен чогултулган таза эмес акчанын арты менен шайланышкан президенттер, алар дайынdagан мамлекеттин баардык структурасында иштешкен кызматкерлер жана шайлоочулардын добушун сатып алышкан

карьерист депутаттардын басымдуу көпчүлүгү кыргыз мамлекетинин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө жан үрөп, ак дилден кызмат кылыштай турганына эгемендүүлүктүн отуз жылдык тарыхы далилдеди.

Президент болгон адамдын астында эки татаал жол болот. Биринчиси, өмүрүн өлкөгө арноо. Экинчиси, үй-бүлөнүн ыйыктыгы. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери шайланышкан бардык президенттер үй-бүлөнүн ыйыктыгын биринчи орунга коюшкандастан тарыхтын каарына калышты. Тарыхта кылымдал жакшы ат менен калуу мамлекетке сицирген ак эмгегине жараша болот. Тарых жакшылыкты даңтайт, жамандыкты кечирбейт.

Ал эми, президент С.Жапаров азыр иштеп жатат. Анын жасап жаткан эмгектерине баа берүү азырынча эртөлик кылат. Социалдык сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча калктын басымдуу көпчүлүгү президенттин саясий жана социалдык-экономикалык багытын колдойт. Демек, элдик пикир азырынча оң. Анын ишине ийгилик каалайлы. “Жөрөнү күзүндө санайт” дейт эмеспи, президенттин республикага жасаган эмгектеринин жыйынтыгына карата жана мамлекеттин саясий багытынын так аныкталгына жараша, алгач коомчулуктун элегинен өтүп, анын ким экендиги жана өлкөгө сицирген эмгегинин салмагы так аныкталыш, жыйынтыгында оң же терс баасы чыгарылган соң, Кыргызстан тарыхында өз ордун түбөлүк табат.



## ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

**20 лет демократического развития в Кыргызстане: взгляд изнутри и извне 20 years of democratic development in Kyrgyzstan: internal and external perspectives/Перевод: Галина Сергунина.** – Б.: 2012. – 314 с.

**Абдымаликов К.** Кыргызстандын Экономикасы (еткөөл мезгилинде). Учебник. – Б.: “Улуу тоолор”, 2016. – 756 б.

**Абдымаликов К.** Экономика Кыргызстана. Учебник 2-е издание, исправленное и дополненное Бишкек. – 2010. – 743 с.

**Авторханов А.Г.** Империя Кремля: Советский тип колониализма. — Garmisch-Partenkirchen: Prometheus-Verlag, 1988—425с. [https://vtorayaliteratura.com/pdf/avtorkha\\_nov\\_imperiya\\_kremlya\\_1988\\_ocr.pdf](https://vtorayaliteratura.com/pdf/avtorkha_nov_imperiya_kremlya_1988_ocr.pdf)

**Авторханов А.Г.** Сталин. Путь к диктатуре. – М.: Алгоритм, 2014. – 224 с.

**Авакьян С.А.** Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. -М. : Сашко, 2000. 528 с.

**Аганбегян А.Г.** Советская экономика. – взгляд в будущее. /А.Г. Аганбегян. – М.: Экономика, 1988. – 256 с.

**Аджубей.А.И.** Я был зятем Хрущева. /Алексей Аджубей. – Москва : Алгоритм, 2014. – 333, [2]с.

**Айнекенова Ч.Р.** Проблемы социально-экономических преобразований в переходные периоды истории Кыргызской Республики. – Б., 2019. – 336 с

**Акаев А.А.** Раздумья на судьбоносном этапе. Бишкек: 1994.

**Акаев А.А.** Кыргызстан на пути становления независимости. Избранные речи и выступления Президента Кыргызской Республики. – Бишкек: 1995.

**Акаев А.** Откровенный разговор. М.: Совершенно секретно, 1998.

**Акаев А.А.** Памятное десятилетие. Трудная дорога к демократии. — М.: Международные отношения, 2002.

**Акаев А.А.** История, прошедшая через мое сердце. – Б.: Илим, 2003. – 287 с.

**Акаев А.А.** О национальной идее, кыргызской государственности и ее лидерах. – Б.: «АРХИ», 2003. – 318 с.

**Акаев А.А.** Кыргыз Республикасындагы миграциялык процесстердин динамикасына саясат таануучулук анализ. Диссертация, с.и.к. – Бишкек, 2021. – 171-б.<https://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/akaev-avtoref-kyrg.pdf>

**Акаева, Б.** Цветы зла. О так называемой "тюльпановой революции" в Кыргызстане / Акаева Б. – Москва: Международные отношения, 2006. – 176 с.

**Акунов А.** Многопартийность и демократия в Кыргызской Республике. Историко-политический анализ. – Б., 1999.

**Акунов А.** Кыргызстан эгемендик доорунда (1991–2021) / Жооптуу ред. проф. Т.К.Чоротегин. – 2-бас, тол. ж-а онд. – Бишкек, “Калем” басмасы, 2021. – 1040 бет, жадыбал., сүрөт., карталар.

**Анараева Г.А.** Формирование и эволюция института политических партий в независимом Кыргызстане. – Б.: “Туар”, 2017. - 164 с.

**Анисин, Н.М.** Кремлевский заговор от Хрущева до Путина [Текст] : историческая литература / Н. М.Анисин. - М.: Эксмо; -М. : Алгоритм, 2009. - 256 с.

**Арзыматова А.А.** Промышленность Кыргызстана. Вторая половина XIX – XX вв. теоретико-методологические проблемы. – Б., 2008.

**Асанканов А.** Социально-культурное развитие современного киргизского сельского населения. – Фрунзе, 1989.

**Асанканов А.** 12 июня, 2020. Апрельские события и межэтнический конфликт в июне 2010 г.: почему этносы, имеющие общие генетические корни, подняли оружие друг против друга? [Https://www.caa-network.org/archives/19947](https://www.caa-network.org/archives/19947)

**Асанканов А.** Кыргызы: рост национального самосознания. – Б.: Мурас, 1997. – 225 с.

**Асанканов А.А.** Государственная политика в сфере межэтнических отношений. Журнал «Вестник КРСУ», 2013 год, Том 13, № 4, Стр. 3-6.

**Асанканов А.А.** Узбекская община в Кыргызстане (до 7 апреля 2010 г.). Журнал «Вестник КРСУ», 2016 год, Том 16, № 12, Стр. 10-14.

**Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И.** История России: конец или новое начало? - М.: Новое издаательство, 2005. - 708 с.

**Базарбаев К., Жумагулов Б.** Политические партии Кыргызстана: теория и практика. – Б.: 2012. – 140 с.

**Байбаков Н.К.** От Сталина до Ельцина.— М.: ГазОил пресс, 1998 — 351 с., [6] л.

**Бакиев К.** Мартовская революция: исторический выбор народа. – Бишкек, 2010. – 488 с.

**Бакиев К.** Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан - VaizMedia, 2015 – 191 с.

**Бактыгулов Дж.С.** Во имя народного благосостояния. – Фрунзе, 1982.

**Бактыгулов Дж. Чокушев Б.** История Республики Кыргызстана. Учебное пособие. Ч. II. – Б., 1994.

**Бактыгулов Дж.С., Осмонов О.Дж., Самиева Ж.Д.** Уровень жизни населения Кыргызстана. (1961 – 1994 гг.). – Бишкек, 1995.

**Баранов, Н.А.** Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 208 с.

**Барсенков А. С., Вдовин А. И.** История России. 1917–2009 — 3-е изд., расш. и перераб. -М.: Аспект Пресс, 2010. — 846 с.

**Бегунов Ю. К.** Тайные силы в истории России / Сост., предисл., comment. П. В. Тулаев /Отв. ред.О.А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 944 с.

**Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В.** Перестройка и крах СССР. 1985–1993. -СПб.: Норма, 2010. – 216 с.

**Бекназаров А.** Аксы ыйы – улут кайгысы. экинчи китеп. – Б.: “Бийиктик”, 2010. – 517 бет.

**Бекназаров А.** Мен – кыргызмын: I китеп. – Б.: Туар, 2020. – 788 бет.

**Бекназаров А.** Мен – кыргызмын: III китеп, I том – Б.: Туар, 2016. – 596 бет.

**Бекназаров А.** Мен – кыргызмын: III китеп, II том – Б.: Туар, 2016. – 620 бет.

**Бенедиков И.А., Рыбин А.Т.** Рядом со Сталиным. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — 240 с.

**Берия, Жданов, Молотов:** Сталин: поднявший Россию сколен. / Лаврентий Берия, Андрей Жданов, Вячеслав Молотов. -М.: Алгоритм.– 2014. – 240 с.

**Бережков В.М.** Рядом со Сталиным. — М.: Вагриус, 1998 — 478 с., [8] л. Ил.

**Бешлосс Майкл.** ИЗМЕНА В КРЕМЛЕ: Протоколы тайных соглашений Горбачева с американцами: [пер.с англ.] / Майкл Бешлосс, Строуб Тэлботт. – М.: Алгоритм. 2010. 390 с.

**Бжезинский Зб.** Выбор. Глобальное господство, глобальное лидерство/ Пер.с англ. – М.:Меж-дунар. отношения, 2005. – 288 с.

**Бжезинский З.К.** Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. – М.: АСТ, Астрель; 2013. – 288 с.

**Бжезинский Зб.** Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. -М.: Международные отношения, 2010. — 192 с.

**Бобков Ф.** Как готовили предателей. Начальник Политической контрразведки свидетельствует... М.: Издво: Эксмо, Алгоритм. 2011, 240 с.

**Бобков Ф.** КГБ и власть. -М.: Эксмо, 2003. — 416 с.

**Богатырев В.** Статус формальных политических институтов и их отношения с неформальными полити-

ческими структурами в Кыргызстане [Электронный ресурс] // Институт общественной политики. – 2008. - <http://www.ipp.kg>

**Болдин В.И.** Крушение пьедестала: Штрихи к портрету М.С.Горбачева // В. И. Болдин. – М.: Республика, 1995. – 447 с.

**Болпонова А.** Политические кланы Кыргызстана: история и современность. Центральная Азия и Кавказ. Т.18. Выпуск 3 – 4, 2015. – с. 57-71.

**Болпонова А.Б.** Трайбализм и интеграция кыргызского общества. Журнал «Вестник КРСУ», 2013 год, Том 13, № 6, Стр. 6-9.

**Борисов Н. А.** Президентство на постсоветском пространстве: процессы генезиса и трансформаций – М.: РГТУ, 2018. – 537 с.

**Боффа Джузеппе.** От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964 – 1994: Пер. с ит. Хаустовой Л.Я. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 320 с.

**Брейтвейт Р., Мэтлок Д., Тэлботт С.** Горбачёв: Крах советской империи / Пер. с англ. – М.: Алгоритм, 2012. – 400 с. (Вожди Советского Союза).

**Буш Дж., Скоукрофт Б.** Мир стал другим. Пер. с англ. -М.: Международные отношения, 2004. 504 с.

**ВдовинА.И.** СССР. История великой державы (1922–1991 гг.). -М.: РГ-Прогресс, 2018. – 768 с.

**Верхотуров Д.** Тень Атамбаева над Киргизией / Верхотуров — «ЛитРес: Самиздат», 2018 – 20с.

**Весна 2005 года глазами кыргызстанцев: тревоги, ожидания, надежды (устные истории).** – Бишкек, 2005.

**Видманов В.М.** Кто виноват? И что делать? – М.: ЗАО “Газета “Правда”, 2003. – 230 с.

**Воздействие мирового экономического кризиса на трудовую миграцию из Кыргызстана в Россию: Качественный обзор и количественное исследование [Текст].** – Бишкек: [б. и.], 2009. – 110 с

**Воротников, В.И.** А было это так...: Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС / В. И. Воротников. 2-е изд., доп. - М.: Кн. и бизнес, 2003. - 636, [1] с., 1995. – 473 с.

В Политбюро ЦК КПСС...: По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985-1991) / Сост. А. Черняев (рук. проекта), А.Вебер, В. Медведев; Горбачев-Фонд. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 784 с.

Второй съезд народных депутатов СССР. 12-24 декабря 1989 г. Стенографический отчет. (комплект из 6 книг). – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1990, ТТ.: I-VI. – 3840 с.

**Гайдар Е.Т.** Гибель империи. Уроки для современной России. -М., 2006. 439 с.

**Галиева З. И.** Политическая трансформация суверенного Кыргызстана / З. И. Галиева. - Бишкек : Кыргыз. Нац. Ун-т, 2007. - 369 с.

**Гдлян Т.Х., Иванов Н.В.** Кремлевское дело. Повесть-хроника. Ростов-на-Дону: Книга.1994. – 480 с.

**Голль Ш. де, Рузвельт Ф., Черчилль У. Сталин.** Маршал, победивший в войне. -М.: Родина, 2019.(Великие вспоминают). – 448 с.

**Горбачев М.** Декабрь-91. Моя позиция. -М.: Изд-во Новости, 1992. – 224 с.

**Горбачев М.С.** Жизнь и реформы. В двух книгах. Кн. 1. -М.: АО «Издательство «Новости», 1995. – 600 с.; Кн. 2. М.: АО «Издательство «Новости», 1995. – 656 с.

**Горбачев М.С.** Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. -М : Политиздат, 1987. – 270 с.

**Горбачев М.С.** Понять перестройку... Почему это важно сейчас / М.С. Горбачев. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.— 400 с

**Горбачев М.С.** Наедине с собой / М. Горбачев. -М.: Грин Страт, 2012. – 688 с

**Горбачев М.С.** Собр. соч. ТТ.: 1 – 28. - М.: Весь мир, 2008 - 2018.

**Горбачевские чтения.** Вып. 7. 1989 год в российской и мировой истории. / Первый съезд народных депутатов СССР: 20 лет спустя / 1989–2009: Пути Европы / 2011. 240 с. Междунар. Фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев–Фонд). -М.: Горбачев–Фонд, 2010. — С. 234.

**Гришков И.Г.** Электрофикация Советского Киргизстана. – Фрунзе, 1965.

**Гриневский О.А.** Перелом. От Брежнева к Горбачеву. М.: Олма Медиа Групп, 2004. – 622 с.

**Громов В.И.** Развал СССР – причины и последствия. - М., 15 с

**Гругман Р.А.** Советский квадрат: Сталин–Хрущев–Берия–Горбачев. / Рафаэль Гругман. - СПб: Питер, 2011. - 320 с.

**Губарев В. С.** Президент или Уотергейт по-русски: [О Б.Н. Ельцине]. -М.: МНО «Форум учёных и специалистов за сов.-амер. диалог». Секция прогностики: Тропа ГХП «Путь», 1990. — 166 с.

**Даллес А., Рокфеллер Д., Ходжа Э.: Хрущев. Кремлевский реформатор.** –М.: Эксмо, 2012 г. – 304 с.

**Джаманкулов Ж.М.** Конституция Кыргызской Республики 1993 года: Возрождение суверенного государства. – Бишкек: Изд-во ДА МИД КР, 2009

**Джумагулов Апас** Что отдано взамен. Воспоминания. – Б.: Бийиктик, 2008. – 364 с.

**Джуунушалиев Дж.** Агония партии: взгляд изнутри / Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического соосмысления. -Б., 1994.

**Декларация о государственной независимости Республики Кыргызстан:** принятая 31 августа 1991 г. № 578-ХП // Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан. - 1991. - № 17.

**Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан** // Советская Киргизия. - 1990. - № 300.

Десять лет, которые потрясли...1991-2001. (Сборник). -М.: Вагриус, 2002. - 224 с.

**Дикхут В.** Реставрация капитализма в СССР. -М., -СПб., 2004 // <http://www.pickalov.narod.ru/RCSU.htm>

**Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам 1917 - 1957 годы.** В 4х томах: Т. 3: 1946-1952 годы. -М.: Политиздат, 1958. – 704 с.; Т. 4: 1953 –1957 годы. – 1958. – 864с.

**Добрюха Н.А.** Как Сталин победил коррупцию [Текст]: [продолжение книги "Как убивали Сталина" и "Сталин и Христос"] / [Николай НАД]. -Москва: МАКС Пресс, 2015. - 461 с.

**Дорофеев Г.В.** Хрущев: интриги, предательство, власть. /Г. В. Дорофеев — «МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2010 — (Тайное и явное в истории Отечества)–М., 2010. – 256 с.

**Доор жаңырткан элдик ыңқылаптар:** 2005-жылдын 24-мартында жана 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда жүзегө ашкан элдик ыңқылаптардын маарекелерине арналган жыйнак/ Редколлегия: Т.К. Чоротегин (төрага), З.Ж. Эргешов ж.б. – Экинчи толукталган басылышы. – Бишкек: КРПЖӨ ИБНЫН алдындагы "Типография" мамл.ишик., 2015. – 302-б.

**Дубнов А.** Почему распался СССР: вспоминают руководители союзных республик. / Аркадий Дубнов. – Москва: Индивидуум, 2019. – 304 с.: ил.

**Дүйнөлүк экономикалык каатчылыктын** Кыргызстандан Россияга эмгектик миграцияга тийгизген таасири: Сапаттык баяндама жана сандык изилдөө – Б.: 2009. – 118 б.

**Жапаров С.** Саясатка аралашкан 10 жыл: Документалдуу баян. – Б.: Жанузак басма, 2014. – 80 б.

**Желтоксан.** Декабрь 1986. Документальная хроника / под ред. Берика Абыргали. – Алма-Ата: "Арыс", 2021. – 880 с.

**Жирохов, М.А.** Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР / Михаил

Жирохов; гл. ред. Е. Кондукова. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. – 688 с.

Жоробеков Ж. Кыргызстандагы саясаттын эволюциясы (тандалган макалалар). – Б.: 2023. – 340 б.

Жуков В.Ю. Новейшая история России: Перестройка и переходный период. 1985-2005: Учеб. пособие для студ. всех специальностей и форм обучения. - СПб.: СПбГАСУ, 2006. - 186 с.

Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. – М.: Вагриус, 2017. – 720 с.

Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1999. – 286 с.

Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике. – Б., 2014. – 40 с.[https://auca.kg/uploads/Tian%20Shan%20Policy%20Center/TSPC%20Publications/Unified%20Migr%20Report\\_2014.pdf](https://auca.kg/uploads/Tian%20Shan%20Policy%20Center/TSPC%20Publications/Unified%20Migr%20Report_2014.pdf)

Емельянов Ю.В. Хрущев. Смутьян в Кремле / Ю.В.Емельянов. -М.: Вече, 2005. — 416 с.

Ерина В.М. Легкая промышленность Киргизии. - Фрунзе, 1957.

Есипов Н.С. Промышленное строительство в ранее отсталых странах. -Фрунзе: Киргесуниверситет, 1962. – 345 с.

Ибраимов О.И. Турдакун Усубалиев: өмүрү жана тағдыры. – Б.: Туар, 2019. – 312 б.+16 б.

Ибраимов О. История киргизского государства (постсоветский период). – Бишкек: Улуг тоолор, 2015. – 448 с.

Игамбердиев Б.А. Экономическая политика Кыргызстана 1991-2010 гг.: Опыт и результаты. – Бишкек: б.и., 2016. – 228 с.

Иманалиев М. Неформальные институты как «правила политической игры» в Кыргызстане. [Электронный ресурс] // Институт общественной политики. – 2007. - <http://www.ipp.kg>

Исаев К. Записки неравнодушного гражданина: (сборник документальных рассказов, статей и интервью). – Б.: Инсанат, 2008. - 385 с.

Исаев К. Восток – дело тонкое, или Лицо кыргызской власти глазами очевидца. – Бишкек: ТАС, 2006.

Исаков В.Б. Кто и как развалил СССР : хроника Крупнейшей геополитической катастрофы XX века / Владимир Исаков. -Москва: Книжный мир, 2012. - 379, [4] с.

История Киргизской ССР: С древнейших времен до наших дней. В 5 т. / Гл.ред. совет: К.К.Каракеев и др.; АН Кирг.ССР, Ин-т истории. -Фрунзе: Кыргызстан, 1990. Т. 4: Киргизия в 1938 – 1960 гг. /Ред.кол.: В.П.Шерстобитов (гл.ред.) и др. 1990. – 480 с.

История Кыргызстана: ХХ век. Учебник для ВУЗов. Под общей редакцией доктора исторических наук, доцента У.Чотонова, доктора исторических наук Досбол Нур уулу. - Б.: Кыргызстан, 1998. – 344 с.

История России. 1917—2004: Учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. -М.: Аспект Пресс, 2005. – 816 с.

История современной России: Хроники «эпохи перемен» (1985–1999). В 2 ч. Ч. 1. / Под общ. ред. С.М.Шахрая (С.М.Попова, А.А.Яник). -М.: Фонд современной истории; Издательство Московского университета, 2012. - 555 с.

История современной России: Документы и материалы (1985–1999): В 2 ч. Ч. 2. / Под общ. ред. С.М.Шахрая и А.А. Клишаса (Составит. С.М.Попова, А.А. Яник). -М.: Фонд современной истории; Издательство Московского университета, 2011. - 624 с.

История России. 1917—2004: Учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. - М.:Аспект Пресс, 2005. – 816 с.

Исхак Раззаков. Жизнь отданная народу. Сборник документов и материалов. -Б., 2000.

Исхак Раззаков. Улуу инсан. Эскерүүлөр. Бишкек: Учкун, 1996. –280 [22] б.

Кайтып келме миграция эл аралык ыкмалары жана борбордук азия регионунун өзгөчөлүктөрү. International Organization for Migration (IOM) – Нур-Султан, 2020. – 242 с.

Кара-Мурза С. Русский путь. Вектор, программа, враги. – М., 2014. 208 с.; <https://unotices.com/book.php?id=4>

Кара-Мурза С.Г. Крах СССР. Кто виноват. – М.: Алгоритм, 2016. – 446 с.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до краха. -М.: Клуб семейного досуга, 2007. – 768 с. (Газетная).

Кара-Мурза С.Г. Потерянный разум. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. – 736 с.

Кара-Мурза С., Гражданкин А. Белая книга России: строительство, перестройка и реформы: 1950 – 2012 гг. – М.: Либроком, 2013. – 560 с.

Кара-Мурза С.Г. Между идеологией и наукой. – М.: Научный Эксперт, 2013. – 184 с.

Катасонов В.Ю. Вывоз золота из Советской России, СССР и Российской Федерации: 1917-2005 гг. // ЭКО. - 2010. - N 3. - С.117-134.

Киргизский переворот: март - апрель 2005 : [16+] / сост. Г. О. Павловский. – Москва : Европа, 2005. – 220 с.

Киргизстан за 50 лет: Юбил. ст. сб. -Фрунзе, 1974.

Киссинджер Генри. Дипломатия. Пер. с англ. В. В. Львова. Послесл. Г.А.Арбатова. -М.: Ладомир, 1997.— 850 с.

Киссинджер Генри. Мировой порядок. – М.: ACT, 2015. – 540 с.

Князев А. А. Векторы и парадигмы киргизской независимости (очерки постсоветской истории). – Б.: 2012. – 419-б.

Князев А.А. Государственный переворот 24 марта 2005 г. в Киргизии. – Бишкек: 2007. – 163с

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. Т.8. -М., 1985. – 542 с.

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 - начало 1980-х гг.) М.: РОССПЭН, 2009. - 543 с.

Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988)/ КПСС; Ин-т Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС; Под общ. ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. - 9-е изд., доп и испр. -М., 1983-1990. - 16 т. - В надзаг. : Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК КПСС.

Космарская, Н.П. "Дети империи" в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002) = "Children of the Empire" in Post Soviet Central Asia: Mental Shifts and Practices of Adaptation (Russians in Kirghizia, 1992–2002) / Наталья Космарская; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Ин-т Африки. — М. : Наталис, 2006. — 597 с.

Клаус Хессе. Сталинский социализм. Практическое исследование. – М.: Алгоритм, 2015. – 288 с. (Асель Ли, перевод с немецкого)

Кыргызстан: Женщины и дети из Кыргызстана, вовлеченные в миграцию наиболее уязвимые группы – FIDH. Сентябрь 2016 / №675г. 76 с.

Кыргызстан: кеңейтилген миграциялык профиль 2015-2018. – Б., 2018. – 150-б. <https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2020-01/Migration-Profile-2018-in-Russian.pdf>

Кыргызстан: путь вперед // Талайбек Койчуманов Джоомарт Отбораев С. Фредерик Стэрр//Johns Hopkins University-SAIS, 1619 Massachusetts Ave. NW, Washington. – 2005. – 36с.

Кыргызстан политика и экономика: материалы и документы: выпуск первый. Проблемы борьбы с коррупцией в кыргызстане/ Сост. М.Н.Омаров, Д.К.Сагынбаев, Ж.З.Исакова - Б.:2004.-314 С.

Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүтүнкү күнгө чейин. З томдук. III т. XX к. жана XXI к. башы. – Б.: “Кут-Бер”, 2016. – 816 б.

Койчуев Т. Избранные сочинения в 3-х томах: Политика, экономика, миросвязь Кыргызстана. – Б.: ЦЭС при ПКР, ОО “Экономисты за реформу”, 2007. – 224 с.

Койчуев Т. Избранные сочинения в 3-х томах: Том I. Советская экономика: закономерности развития и теория воспроизводства. – Б.: ЦЭС при ПКР, ОО “Экономисты за реформу”, 2007. – 502 с.

Койчуев Т. Избранные сочинения в 3-х томах: Том II. Постсоветская перестройка: теория, идеология, реалии. – Б.: ЦЭС при ПКР, ОО “Экономисты за реформу”, 2007. – 336 с.

Коктейль Полторанина: Тайны ельцинского закулисья. – М.: Алгоритм, 2013. – 224 с. – («Наследие царя Бориса»).

Команда Андропова. -М.: Русь, 2005. - 256 с.

Конституция Кыргызской Республики 1993 г. : принятая на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 1993 г. ; введ. в действие законом Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г. № 1186-XII // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. -1993 г. - № 7.

Конституция Кыргызской Республики : принятая референдумом и введена в действие законом Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. // Эркин-Тоо. - 2010. - 6 июля. - № 61.

Костин А. Л. Заговор Горбачева и Ельцина. Кто стоял за хозяевами Кремля? / А. Л. Костин «Алисторус», 2010. 890 с. электронный fd2https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kostin-aleksandr-ljvovich/zagovor-gorbacheva-i-elcina-kto-stoyal-za-hozyaevami-kremlya/2

Красильников Р. Новые крестоносцы. ЦРУ и перестройка. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 663 с.

Красильников Р. ЦРУ и "Перестройка" / Р.Красильников. – М. : Эксмо, 2011. - 224 с.

Крючков В.А. Личное дело: В 2 ч. Ч. 1. -М.: Олимп; ТКО АСТ, 1997.— 448 с.

Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. (В аспекте истории Казахстана). – Алматы: “Санат”, 1994. – 352 с.

Курманов З.К., Жакупова Т.И. Парламентаризм в Кыргызстане. Первый опыт. Бишкек, 1998. - 206 с.

Левитин Л.И. Узбекистан на историческом повороте. – М.: Вагриус, 2001, 352 с.

Леонов Н.С. Крестный путь России. 1991-2000. - М.,Изд-во: Русский Дом, 2003. – 528 с.

Лукьянин А. И. Август 91-го а был ли заговор? – М.: Алгоритм ЭКСМО, 2010. – 230 с.

Лукьянин А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики). -М.: Норма, Инфра; - М, 2010. — 304 с.

Любимов М. Операция «Голгофа» секретный план перестройки. Газета "Совершенно секретно", 1995 год, №2, 3.

Подробнее: <https://bookap.info/psywar/lubimov/gl4.shtml>; [http://www.pseudology.org/chtivo/Lyubimov\\_OperatsiyaGolgofa.pdf](http://www.pseudology.org/chtivo/Lyubimov_OperatsiyaGolgofa.pdf)

Макиавелли Н. Государь (2-е изд.). -М.: Попурри, 2005. –672 с.

Мамытова Э. Политическая борьба в Кыргызстан в 1916-1999 гг. // Политическая история Кыргызстана. – Б.,2001.

Малабаев Ж. Кыргыз мамлекетинин тарыхы. -Б., 1999.

Мартенс Людо Другой взгляд на Сталина (Запрещенный Сталин) – М.: ООО «ТД Алгоритм», 2015 – 650 с.

Мартиросян А.Б. Сталин и достижения СССР. – М.: Вече, 2016. – 320 с.

Мартиросян А.Б. Сталин: ложь и мифы о сталинской эпохе.-М.: Вече, 2019 – 544 с.

Мартиросян А.Б. Сталин после войны. 1945-1953 годы. -М.: Вече, 2014. - 448 с.

**Мартиросян А.Б. Кто привел войну в СССР? – М.: Эксмо, 2007. – 640 с.**

Масалиев А. Народ должен знать правду. – Б.: 2004. – 240 с.

May B.A. Экономика и власть. Опыт посткоммунистической трансформации. – М.: Дело, 2017. – 352 с.

Мгеладзе А.И. Сталин. Каким я его знал. Страницы недавнего прошлого. — б/м., 2001. — 386 с.

Медведев Р.А. Советский Союз. Последние годы жизни: Конец советской империи / Р.А. Медведев. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 638 с.

Миронин С.С. Сталинский порядок . -М.: Алгоритм, 2007. - 272 с.

Миронин С.С. Убийство Сталина. Крупнейший заговор XX века. -М.: Алгоритм, Эксмо. 2011. – 208 с.

**Миронин С.С. Как отравили Сталина. Судебно-медицинская экспертиза.** -М.: Алгоритм, 2014. – 208 с.

Мирошин Б. Мой адрес – Советский Союз. Том 1. Часть 1.-М., 2018. – 180 с. (91 иллюстрация) // В 5ти том. 18 книг//<https://libs.ru/book/786848/>

Млечин Л.М. Горбачев и Ельцин. Революция, реформы и контрреволюция / Л.М.Млечин. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 447 с.

Молдо Багыш Сарыбай уулу. Абак дептери /  
Түзгөн О.Сооронов. – Б.: “Акыл”, 1998. – 229 б.

Молотов В.М. Враги Сталина – враги России. – М.: Алгоритм, 2013. – 250 с.

**Мэтлок, Дж. Ф. Смерть империи: Взгляд американского посла на распад Советского Союза / Джек Ф. Мэтлок; Пер. с англ. Т. Кудрявцевой, В. Мисюченко. — М.: Рудомино, 2003. — 579 с.**

Мурзакулова А. Дж. Гражданин и государство в современном Кыргызстане. Учеб. пос. для ВУЗов / Отв. ред. Дятленко П.И. – Б.: Maxprint, 2012. – 116 с.

Мухин М. «Почему распался СССР?» — пара слов о застое или что собственно «застоялось»? [Электронный ресурс] // Научно-публицистический журнал «Актуальная история». URL: <http://actualhistory.ru/ussr-breakup-2>

Мухин Ю. И. Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века / Ю. И. Мухин. –М.: Яуза, 2011. – 910 с. 28 иллюстраций.

Мухин Ю.И. Кремль – враг народа. – М.: Яузапресс, 2011. – 256 с.

Мухин Ю.И. Кремлёвский фашизм. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с.

Мухин Ю.И. Россия гниет с головы. Проклятие власти / Ю.И.Мухин. –М.: Яузा, 2013. – 320 с.

Мухин Ю. И. Протоколы несионских мудрецов. Что такое государство и экономика. -М. Изд-во: Родина, 2018. – 270 с. <http://xn--90ahkajq3bба.xn--2000-94dygis2b.xn-p1ai/economika/econ1-1/econ021.pdf>

Народное хозяйство Киргизской ССР за годы  
Советской власти. Стат. ежегодник. -Фрунзе:  
Кыргызстан, 1987. - 245 с.

**Население Кыргызстана в начале XXI века.**  
Под редакцией М.Б. Денисенко . - Б.: 2011. – 332 с.

**Насритдинов Э. Миграция в Кыргызстане:**  
взвешивая все за и против.

Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. – Бишкек, 2013. – 94 с.  
[https://www.auca.kg/uploads/Migration\\_Database/Publications/18\\_migrac\\_report.pdf](https://www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/18_migrac_report.pdf).

Некрич А.М. Золотой век номенклатуры // Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. Т. 2. Апогей и крах сталинизма / Под

общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. -М.: Российск. гос. ун-т. 1997. – 757 с.

**Нур уулу Досбол Эгемен Кыргызстандын тескейи.** – Б.: 2003. – 255 б.

**Нур уулу Д., Ыйса уулу К. Март ынкылабы – элдин жециши:/ Д.Сарыгуловдун ред.астында.** – Б.: "Шам", 2005. – 32 б.

**Нур уулу Досбол Шайлоочу жана депутат.** – Б.: 2004. – 192 б.

**Нур уулу Досбол Кыргызстан Убактылуу ёкмөттүн башкаруу мезгилиnde.(2010 – 2011).** – Б.: 2019. – 712-б.

**Нур уулу Досбол Кыргызстан СССРдин курамы мезгилиnde (1945 – 1991).** – Б.: Солюшин, 2021. – 1107-б.

**О выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов Киргизской ССР: закон Киргизской ССР от 23 сентября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР.** – 1989. - № 17. - Ст. 138.

**О лишении К. Бакиева статуса неприкосновенности : декрет Временного Правительства от 26 апреля 2010 г. № 30 // Слово Кыргызстана.** -2010. - 26 апр.

**Омаров Н.М. Миграционные процессы в Кыргызской Республике в годы независимости: итоги десятилетия.** - Бишкек: Технология, 2001. - 192 с.

**Омаров Н. Эволюция политической системы Кыргызстана в 90-е годы XX-го - начале XXI-го веков : итоги и перспективы демократического строительства [Электронный ресурс] / Н. Омаров. - Режим доступа: <https://docviewer.yandex.ru>. - Доступ свободный.**

**О новой кыргызской оппозиции [Электронный ресурс] // Институт общественной политики.** – 2008. - <http://www.ipp.kg>

**О Правительстве Кыргызской Республики : конституционный закон Кыргызской Республики от 18 июня 2012 г. № 85 // Эркин-Тоо.** - 2014. - 16 мая.

**Осмонов Ө.Дж. Повышение благосостояния тружениников села Киргизии в условиях совершенствования социализма.** -Фрунзе, 1988.

**Осмонов Ө.Ж. Кыргызстандын айыл чарбасы жана айыл-кыштактардын социалдык турмушу.** -Б., 1994.

**Осмонов Ө.Ж. Кыргызстандын айыл чарбасы жана айыл калкынын турмуш деңгээли Совет бийлигинин соңку жылдарында.** -Б., 1994.

**Осмонов Ө.Ж. Кыргызстан тарыхы.** (Байыркы доордон азыркы мезгилге чейин): Жогорку окуу жайлары учун окуу китеbi. Ондол., толук. 6-бас. -Б.: Полиграф-бумресурсы, 2014. – 604 б.

**Основы антикоррупционной политики: Учебное пособие/ Саякбаев Т., Мамбеталиева Э., Абдыкеримов А. – "Оптима Технолоджис", 2020. - 188 с.**

**Островский А.В. Солженицын. Прощание с мифом.** -М.: Яузя, 2006. — 561 с. <http://www.x-libri.ru/elib/ostrv001/00000001.htm#a1>

**Островский А.В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР.** -М.: Крымский мост-9Д — ФОРУМ. 2011. — 864 с. <http://www.x-libri.ru/elib/ostrv002/index.htm>

**Островский А.В. Проект "Распад СССР". Тайные пружины власти.** – М.: «Алгоритм», 2016. – 544 с.

**Островский А.В. Кто привел Горбачева к власти?** – М.: «Алгоритм-Эксмо», 2010. – 544 с.

**О человеческом факторе в кыргызской политике [Электронный ресурс] // Институт стратегического анализа и прогноза.** – 2007. – <http://www.easttime.ru>

**Павловский Г. О. Киргизский переворот. Март-апрель 2005. Сборник / Сост.: Г. О. Павловский — М.: Издательство «Европа», 2005. – 210 с.**

**Парламент молчаливого большинства как зеркало кыргызской демократии [Электронный ресурс] // Институт стратегического анализа и прогноза.** – 2008. – <http://www.easttime.ru>

Первый съезд народных депутатов СССР, 25 мая - 9 июня 1989 г: Стенографический отчет Т. 3. 2987 с.

Перестройка и крах СССР. 1985-1993. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. СПб.: 2010. - 216 с

Перестройка: Двадцать лет спустя / Сост. В.И.Толстых. - М.: Русский путь, 2005. - 232 с.

Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. — Смоленск, 1993. — 484 с.

Платонов С.В. Горбачёвы: Чета президентов. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2012. — 288 с. — (Семейные кланы).

Плохий С. Последняя империя. Падение Советского Союза/ пер. С англ. Гирика С., Лунина С., Сагана А. - М.: АСТ, 2016. - 623 с(Электронный версия) <https://public.wikireading.ru/17710><https://public.wikireading.ru/17757><http://www.universalinternetlibrary.ru/book/68364/chitatknigu.shtml>

Плоских В.М., Джунушалиев Д.Д., Абыдрахманов Т.А. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов. / Отв. ред. А.Ч. Какеев. 3-е дораб. изд. Бишкек: - КРСУ, 2015. - 566 с.

Политические партии Кыргызстана: теория и практика.- Б.: 2012. - 140 с.

Пономарев В. Самодеятельные общественные организации Казахстана и Киргизии. 1987-1991 (опыт справочника). М., 1991. - 104 с.

Попов Г.Х. Снова в оппозиции. - М.: Галактика, 1994 - 443 с.

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953 / Составители О.В. Хлевнюк, Й. Горлицкий, Л.П. Кошелева, А.И. Минкж, М.Ю. Прозумениников, Л.А. Роговая, С.В. Сомонова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. — 656 с.

Прохоров Д. П. Сколько стоит продать Родину : предатели в отечеств. спецслужбах. 1918-2000 гг. / Д. П. Прохоров. - М. ; СПб. : Нева, 2005 (ПФ Красный пролетарий). - 571, [3] с.

Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ). - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 436 с.

Пыхалов И.В., Денисов И. СССР без Сталина. Крах Сверх Державы. — М.: Эксмо, Яуза, 2012. — 480 с.

Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985-2005. М.: Русь-Олимп: Астрель: АСТ, 2007. — 554, [6] с. (Новейшая история. Особый взгляд).

Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945-1991. — М.: РАГС, 1998. — 734 с.

Пихоя Р. Г. СССР. История Великой Империи. Под знаком Сталина. — Русь-Олимп, Питер, 2009. — 256 с.

Развитие народного хозяйства Киргизии. (краткий очерк). — Фрунзе: "Кыргызстан". — 1966. — 567 с.

Разаков Т. Ош коогаланы-Ошские события / Т. Разаков. - Бишкек : Салам, 2015. - 276 с.

Разаков Т. Ош коогалаңы: КГБнын маалыматтары боюнча. — Ошские события: На материалах КГБ. - Б.: Ренессанс, 1993.— 112 б.

Разаков Ф.И. Бандиты времен социализма (Хроника российской преступности 1917-1991 гг.) М.: Эскимо, 1996. 528 с. <https://www.litmir.me/br/?b=140642>; <https://document.wikireading.ru/57592>; <https://document.wikireading.ru/57532> = китеп толук берилген!!!

Разаков Ф.И. Коррупция в Политбюро: Дело «красного узбека» - М.: Алгоритм.2009. - 510 с.

Разаков Ф. И. За чьей спиной прячется президент? — Москва : Эксмо, 2012. — 352 с.

Разработка Концепции миграционной политики Кыргызской Республики. — Бишкек, 2013. — 94 с.

Распад СССР: Документы и факты (1986-1992): В 2-х тт. Т. I: Нормативные акты. Официальные сообщения. Т. II: Архивные документы и материалы. - 2-е изд. / Под общ. ред. С.М.Шахрай. - М.: Кучково поле, 2015. - 1120 с.

**Распад СССР: Документы и факты (1986–1992 гг.): в 2 т. Т. II: Архивные документы и материалы / под общ. ред. С. М. Шахрая; сост. С. М. Попова, А. А. Яник.** — М.: Кучково поле, 2016. — 824 с.

**Ратьковский И.С., Ходяков М.В.** История Советской России СПб.: Издательство "Лань", 2001. - 416 с.

**Рейган Р.** Жизнь по-американски. Изд.: М.: Новости: 1992. 752 с.

**Рейган Р., Тэтчер М.** Англосаксонская мировая империя: [статьи и выступления] / Пер. с англ. М., 2014. — 286, [1] с.

**Родрик Брейтвейт, Строуб Тэлботт, Джек Мэтлок.** Горбачев. Крах советской империи. — М.: Алгоритм. 2012. — 400 с.

**Рождение сверхдержавы, 1945–1953 годы [Текст] : [монография]/Александр Пыжиков, Александр Данилов.** - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 317, [2] с.

**Рыжков Н. И.** Главный свидетель. Дело о развале СССР/Н.И.Рыжков — М.: «Алисторус», 2009. — 240 с.

**Рыжков Н.И.** Я из партии по имени «Россия». — М. 1995. — 440 с.

**Рыжков Н.И.** Десять лет великих потрясений. - М : Ассоц. "Книга. Просвещение. Милосердие", 1995. — 574 с.

**Рыжков Н.И.** Перестройка: история предательств. — М.: Новости, 1992. — 397 с.

**Сааданбеков Ж.** Сумерки авторитаризма: закат или расцвет? — Бишкек, 2001.

**Сараскина Л.И.** Александр Солженицын. М.: 2008. - 992 с.

**Сариев Т.** Шах Кыргызской демократии / Т. Сариев. — Бишкек : Салам. — 2008. — 208 с.

**Сатылганов Токтогул.** Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы: /Ред.кол. — Ф.:Адабият, 1989. — Т. I: Ырлар. — 1989. — 264 б.

**Сенин, В.Т.** Признание в соучастии / Виктор Сенин. — М.: ЛИК, 2016. — 454 с.

**Смирнов Г.Л.** Уроки минувшего. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1997. — 303 с.

**Советский Киргизстан на этапе развитого социализма.** — Фрунзе, 1981.

**Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал.** [Текст]: 2 т. / под общ. ред.Ю. Н. Афанасьева/. В двух томах. — М.: МГГУ.— 1997. — 762 с. /Серия: Россия XXвек./

**Сойма В.М.** Запрещенный Сталин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 476 с.

**Соколов А.К., Тяжельников В.С.** Курс советской истории, 1941-1991. - М.: Высш. шк., 1999. - 415 с. <http://studlib.com/content/view/855/19/>

**Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М.С.Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства.** М.: Апрель – 85, 1995, 351 с.

**Союз можно было сохранить. Белая книга документы и факты о политике М.С.Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. Издание второе.** — М.: 2007. — 567 с. [https://www.gorby.ru/userfiles/union\\_could\\_be\\_saved.pdf](https://www.gorby.ru/userfiles/union_could_be_saved.pdf)

**Социальная болезнь: Синдром Яковleva.** Часть 1. <https://vk.com/@beskomm-sindrom-yakovleva-p1>

**Социальная болезнь: Синдром Яковлевы.** Часть II. [https://pikabu.ru/story/sotsialnaya\\_bolezn\\_sindrom\\_yakovleva\\_chast\\_2](https://pikabu.ru/story/sotsialnaya_bolezn_sindrom_yakovleva_chast_2)

**Социальная болезнь: Синдром Яковлевы.** Часть III. <https://proza.ru/2018/10/29/687>

**Социальная политика СССР в послевоенные годы. 1947-1953 гг. : Документы и материалы.** Сост.: доктор исторических наук, профессор В. В. Журавлев, кандидат исторических наук Л. Н. Лазарева— М.: НПК, 2020 — 718 с.

**Социально-экономические аспекты (на примере Кыргызской Республики): Сб. ст.** — Бишкек: КРСУ, 2014. — 250 с.

**Согрин В.В.** Политическая история современной России, 1985-2001: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – М.: Весь Мир: ИНФРА-М, 2001. – 262 с.

**Сталин И.В.** Сочинения: Т. 1–18. М.; Тверь, 1946–2006.

**Сталин И.В.** Экономические проблемы социализма в СССР. – М.: Ленанд, 2020. – 224 с.

**Степанков, В. Г.** Кремлевский заговор: Версия следствия / В. Степанков, Е. Лисов. – М.: Огонек, 1992. – 320 с.

**Суворов В.** Против всех. – М.: Добрая книга, 2013. – 472 с.

Суворов В. Тень победы. — М.: АСТ, 2002. – 314 с.

Суворов В. Беру свои слова обратно. / Виктор Суворов. М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2015. – 536 с.

**Сулайманов К.С., Сулайманов Б.К.** Проблемы животноводства в Кыргызстане. – Б., 1995.

**Султанов Ч.А.** Последний удар Империи. Баку, 20 января 1990 г., Баку - 2004. - 765 стр.

**Суходеев В.В.** Сталин. Военный гений. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 415 с.

**Суханов, Л. Е.** Три года с Ельциным: Записки первого помощника / Лев Суханов; лит. запись А. Ольбика. – Рига: Вага, 1992. – 368 с.. Источник: <http://www.yeltsincenter.ru/books/tri-goda-s-eltsinym-zapiski-pervogo-pomoshchnika>

**Таубман У.** Горбачев. Его жизнь и время / Пер. с англ. Татьяна Азаркович, Ольга Тихомирова. - М.: АСТ, Corpus, 2019. - 768 с. (Электронная версия. Текст см. сайт:[http://lovread.ec/read\\_book.php?id=77265&p=1](http://lovread.ec/read_book.php?id=77265&p=1)=[http://lovread.ec/read\\_book.php?id=77265&p=271](http://lovread.ec/read_book.php?id=77265&p=271)

**Текебаев О. Ч.** Временное Правительство Кыргызской Республики (7 апреля - 21 декабря 2010 года): события, деятельность, оценки / О. Ч. Текебаев, М. К.

Укушов ; под. ред. З. К. Курманова. - Бишкек, 2016. - 560 с.

**Текенова С., Сарыков Т.** Исторические корни и проблемы межнациональных конфликтов в Кыргызстане. – Ош, 1994.

**Терещенко Ю.Я.** История России XX - начала XXI вв. – М.:Издательство: АСТ, 2010 . – 448 с.

**Тогусаков О. А.** Кыргызстан в цивилизованном мире / О. А. Тогусаков. - Бишкек : Институт философии и политики-правовых исследований Национальной академии наук КР, 2016. - 300 с.

**Тэлботт С., Бешлосс М.** Измена в Кремле. Протоколы тайных соглашений Горбачева с американцами / С. Тэлботт — «Алисторус», 2012. [http://lovread.ec/read\\_book.php?id=95348&p=1](http://lovread.ec/read_book.php?id=95348&p=1)

**Трояновский О.А.** Через годы и расстояния. История одной семьи. – М.: Центрополиграф, 2017. – 352 с.

**Трудовая миграция и продуктивное использование человеческих ресурсов Кыргызская Республика** Бишкек 2009. – 68 с. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms\\_308867.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_308867.pdf)

**Уметова А.** Подходы к разработке Миграционной политики в странах Центральной Азии и Европы. – Прага, 2012. – 52 с.

**Усубалиев Т.У.** Руководящая роль КПСС в укреплении единства интернационального и национального в советском социалистическом образе жизни. – Фрунзе.: Кыргызстан, 1982. – 184 с.

**Усубалиев Т.У.** Созидающая сила ленинской национальной политики КПСС. – Ф.: Кыргызстан, 1984. – 304 с.

**Усубалиев Т.У.** Надо знать прошлое, чтобы не ошибаться в будущем. – Бишкек: Шам, 1996. – 423 с.

**Усубалиев Т.У.** Архив Т. Усубалиева. О запасах, хранении и реализации золота Кыргызстана. (Рукопись) –

70 с. <https://usubaliev.files.wordpress.com/2020/11/o-zapasah-hranenii-i-realizacii-zolota-kyrgyzstana.pdf>

**Усубалиев Т.** Ошскую трагедию можно было предотвратить. 3 июля 1991 года. (Рукопись) – 45 с. <https://usubaliev.files.wordpress.com/2018/10/d0bed188d181d0bad183d18ed182d180d0b0d0b3d0b5d0b4d0b8d18e-d0bcd0bed0b6d0bdd0be-d0b1d18bd0bbd0be-d0bfd180d0b5d0b4d0bed182d0b2d180d0b01.pdf>

**Усупова, Н.С.** Кыргызстан: проблемы бедности в условиях трансформации общественно-политической жизни страны [Текст] / Н.С. Усупова. – Бишкек: «Алтын принт», 2010. – 282с.

**Фалин В.М.** Без скидок на обстоятельства : [Полит.воспоминания] / Валентин Фалин. - М : Республика Современник, 1999. - 462 с.

Феномен революции. – Б.: 2015. – 252 с.

**Ферр, Гровер.** Антисталинская подłość. Гровер Ферр;[пер.с англ. В. Л. Боброва]. — М.: Алгоритм, 2007. – 464 с.

**Ферр Гровер.** Оболганный сталинизм. Клевета XX съезда. – М.: Алгоритм, 2015. – 520 с.

**Ферр Гровер.** Сталин – кровожадный тиран, это версии Троцкого и Хрущева. Обеложь. 25/04/2017 - 21:15. <Https:// aftershock.news/?q=node/513875>

**Филиппов А.В.** Новейшая история России, 1945–2006 гг.: кн. для учителя / А.В. Филиппов. — М.: Просвещение, 2007. — 494 с.

**Фроянов, И. Я.** Погружение в бездну [Текст] / И.Я.Фроянов. - Москва: Эксмо : Алгоритм, 2002. - 608 с.

**Фурман Д., Шерматова С.** Киргизские циклы. Как рушатся режим. – М.: 2012. – 176 с.

**Фурман Д.Е., Шерматова С.А.** Киргизские циклы – М.: Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 82 с. - (Доклады Института Европы = Reports of the Institute of Europe / Учреждение Российской акад. наук, Ин-т Европы РАН; № 258).

**Харт, Гэри.** Россия потрясает мир: Вторая русская революция и ее воздействие на Запад [Текст]: пер. с англ. / Г. Харт. - Москва: Новости, 1992. – 365 с

**Хлобустов О.М.** КГБ СССР 1954-1991. Тайны гибели Великой державы. – М.:Аква-Терм. – 2015. – 656 с. Подробнее: <https://www.labirint.ru/books/495880/>

**Хлобустов О.М.** Доктрина Даллеса в действии. М.: Эксмо, 2012. 240 с.

**Хлобустов О.М.** Август 1991 г. Где был КГБ? – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.

**Хрущев Н.С.** Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том 2. Февраль 1955 года - январь 1958 года. — М.: Госполитиздат, 1962 — 534 с.

**Хрущев Н.С.** Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том 8. Май 1963 года – март 1964 года. – М.: Политиздат, 1964 — 559 с.

**Хрущевизм – беда России!** В чём предательство Великого Кукурузника. Опубликовано 1 июля, 2018. <https://www.kramola.info/vesti/vlast/velikiy-kukuruznik-antologiya-odnogo-predatelstva>;

**Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина / Менон Раджан [и др].** — Москва: Новое издательство, 2008. — 244 с

**Чёрная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии.** С.Куртуа, Н.Верт, Ж-Л Панне, А.Пачковский, К.Бартошек, Ж-Л Марголен Paris, 1997 – Пер. с франц. – М., Три Века Истории, 2001. – 780 с.

**Чернова Е.П.** Пути сближения колхозной собственности с общенародной в период строительства коммунизма. – Фрунзе, 1967.

**Черняев А.С.** Шесть лет с Горбачёвым: По дневниковым записям. — М.: Прогресс-Культура, 1993. — 523 с.

**Черняев А.С.** Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972 – 1991 М., РОССПЕН, 2008. 1047 с.

**Черняев А.С.** Был ли у России шанс? Он - последний. Собрание. 2003г. 288 с.

Черняев А.С. 1991 год: Дневник помощника Президента

СССР. — М.: Терра, 1997. — 336 с. 1099 ЗАПИСЕЙ (1972 – 1991). <https://prozhito.org/person/315>; <https://nsarchive.gwu.edu/rus/Chernyaev.html>

Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991. — М., РОССПЭН, 2010. — 1047 с.

Черчилль У. Вторая мировая война. (В 3-х книгах). — М.:

Воениздат, 1991. — Кн. 1. Т. I-II. — 592 с.; Кн. 2. Т.I II-IV — 671 с.; Кн. 3. Т. V-VI. — 702 с.; сокр. пер. с англ.

Черчилль, Уинстон. Как я воевал с Россией: достаточно полно и откровенно описал все стороны этой антирусской деятельности / У. Черчилль. - М. : Алгоритм ; М. : Эксмо, 2011. - 384 с.

Чоротегин Т. Кыргызстандагы демократиячыл күрөштүн карлыгачы – КДКга чейрек кылым. Со.стр 1076 <https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan democratic movement 25th anniversary blog/27029594.html>

Чоротегин Т. К. Парламентская демократия – великий исторический шанс Кыргызстана [Электронный ресурс] : к юбилеям народных революций 24 марта 2005 г. и 7 апреля 2010 г. / Т. К. Чоротегин. - Режим доступа: <https://rus.azattyk.Org/a/26923187.html>. - Доступ свободный.

Чотонов У.Ч. Кыргызстан по пути суверенитета. Историко-политический анализ. – Б., 2007. – 384 с.

Чотонов У.Ч., Досбол Нур уулу. История отечества. Учебник для вузов. – Б.: “Учкун”, 2009. – 344 с.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф.Чуева; Послесловие С. Кулешова. – М.: ТЕРРА, 1991. – 623 с. [http://grachev62.narod.ru/molotov\\_140/content.htm](http://grachev62.narod.ru/molotov_140/content.htm)

Чуев Ф. И. Полудержавный властелин.– М.: Олма-Пресс, 2000.– 736 с. .

Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. Монография. - М.,1999. – 240 с.

Чиналиев У. Кыргызстан на пути к демократии. Трансформация политической системы / У. Чиналиев — «Росмэн», 2019

Чиналиев У. Становление кыргызской государственности в переходный период / У. Чиналиев — «Росмэн», 2000

Чиналиев У. Реализация принципа разделения властей в современном Кыргызстане / У. Чиналиев — «Росмэн», 2019

Чынгышев Т. Воспоминания: события, люди.-Б.: Бийиктик-Плюс.2016

Шахназаров Г.Х. С вождями и без них. – М., «Вагриус», 2001. – 605 с.

Швейцер П. Тайная стратегия раз渲ала СССР / П. Швейцер — «Алисторус», 2010 — 390 с. (Перев. с анг. Филимоновой Л.)

Шевякин А. Загадки гибели СССР. (История заговоров и предательств.1945-1991). – М.:Вече, 2003. – 464 с.

Шевякин А. Кто готовил развал СССР. – М.: Алгоритм, Эксмо,2014. – 448 с.

Шепилов Д. Непримкнувший. Воспоминания. – М.: Центр- полиграф, 2017. – 447 с.

Шеримкулов М. Ш. Парламент независимого Кыргызстана / М. Ш. Шеримкулов. - Бишкек : КГНУ, 1998. - 424 с.

Широнин В. КГБ – ЦРУ – Секретные пружины перестройки (Серия “Крестовые походы XX века”). – М.: Ягуар, 1997 – 288 с.

Шубин А.В. Парадоксы перестройки. Упущеный шанс СССР. – М.:Вече, 2005. – 480 с.

Щербаков В. И. Крушение советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР. – М.: Наше завтра, 2022. – 656 с.

Экономика Киргизии – составная часть народно-хозяйственного комплекса СССР. – Фрунзе: “Илим”, 1977. – 196 с.

Элебаева А.Б., Джусубеков А.К., Омуралиев Н.А. Ошский межнациональный конфликт: социологический анализ. — Б., 1991.

Элебаева А., Бешимов Б. Современные гражданские движения в Кыргызстане: Аналитический обзор // Гражданское движение в Кыргызстане. — М., 1991.

Элебаева А.Б. Межэтнические отношения в постсоветских государствах Центральной Азии: динамика развития. — Б.: Илим, 2001. — 138 с.

Энвер Ходжа. Хрущев убил Сталина дважды. — М.: Алгоритм, 2016. — 240 с.

Эркебаев А. 1990 год: приход к власти А. Акаева. — Бишкек: Кыргызстан, 1997. — 634 с.

Эркебаев А. Саясатта он жыл: макалалар, маектешүүлөр, жыйында сүйлөнгөн сездөр. — Б.: ЖЭКА Лтд., 2000. — 443 б.

Эркебаев А. Өзүндү эмес, өлкөнү ойло. Соңку он жылдагы макалалар. — Б.: "Азат Свобода". 2016. — 456 б.

Эркебаев А. Азаттыктын азаптуу жолу. Тернистый путь независимости. — Б.: "Полиграф-ресурс", 2018. — 464 б.

Яковлев, А. Н. Сумерки: [Размышления о судьбе России] / Александр Яковлев. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Материк, 2005. — 672 с.

Яковлев А. Н. Наивность демократии беспредельна. Фрагмент из новой книги А.Н. Яковлева «Реформация в России и большевизм» // Общая газета. 1994. №4. 28 января - 3 февраля.

Яковлев А.Н. Горькая чаша. —Верхне-Волжское, 1994. — 464 с.

Яковлев А.Н. Омут памяти. / Александр Яковлев. — Москва: Вагриус, 2001. — 604 с.: [16] л. ил. — (Мой 20 век)

Яковлев А.Н. Перестройка: 1985-1991. Неизданное, малоизвестное, забытое . / сост. А. А. Яковлев. — М.: Междунар. фонд "Демократия", 2008. — 867, [1] с.

Яковлев А.Н. Нам приходилось лгать и лицемерить / Вечерняя Москва. 2001.11 июля.

Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. — М.: Молодая гвардия, 1979. — 287 с.

Яковлев Н. ЦРУ против СССР. — 3-е. — М.: Эксмо, 2003. — 512 с.

Яцков В.А. Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы. / В.А. Яцков.— М.: Мысль, 1986 – 317 с.

## МАЗМУНУ

Кириш сез.....	3
СССР кыйроого карай (1985 – 1991)	19
Кыргызстан кайра куруу мезгилиnde (1985 – 1991).....	136
“Легендарлуу” кыргыз парламенти.....	206
Коррупциялашкан, чырлуу Кумтөр алтын кени.....	232
Ош окуясы (1990).....	301
Биринчи президентти шайлоо.	
Мамлекеттик суверенитеттүүлүктүн декларациясы.....	402
Кыргызстан – суверендүү мамлекет.	
Алгачкы жылдардагы саясий кырдаал .....	482
Кадрдык саясат.....	503
Алгачкы демократиялык кыймылдар жана саясий партиялар.....	549
Социалдык-экономикалык реформа.	
“Прихваташтыруу” саясаты.....	585
Коррупциянын жана көмүске экономиканын деңгээли.....	658
Жакырчылык. Эмгек миграциясы.....	755

Акаевдик авторитардык режимдин кулашы.	
“Жоогазын” революциясы .....	832
Корутунду.....	944
Пайдаланылган адабияттар.....	960
Мазмуну.....	990

**Досбол Нур уулу**

**КЫРГЫЗСТАН АКАЕВДИК  
БАШКАРУУ МЕЗГИЛИНДЕ  
1990 – 2005-жж.**

**(Азыркы Кыргызстандын саясий тарыхы)**

**Адабий редактор: ф.и.к., доцент А.Т.Карымшакова**

**Корректор: С.К. Карамолдоева**

**Техникалык редактор: Ж.Т. Ашыралиев**

Терүүго январь 2024-ж. берилди. Басууга февраль 2024-ж. кол  
коюлду. Оффсет кагазы Форматы 60x90 V<sub>16</sub>- «Century Schoolbook» ариби. Оффсет

ыкма менен басылды.

62 басма табак. Нускасы 500. Заказдын №11  
ЖЧК «Солюшин»



## Досбол Нур уулу

Белгилүү мамлекеттик жана коомдук шимер, таанымал окумуштуу, тарых илимдеринин доктору, профессор эмгек жолуун айылдык мектепте мугалимдиктен баштаган. Аидан соң Кыргыз ССРинин Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери, болум башчысы болуп эмгектенген. 1983-жылы кандидаттык, 1992-жылы докторлук диссертациясын коргогон. 1995-жылдан баштап КР ЖКнын депутаты; "Жаңы Кыргызстан" саясий партиясынын түзүүчүсү; КРнын билим, илим жана жаштар саясатынын министри; КРнын вице-премьер министри; КРнын мамлекеттик катчысы; КРнын Ж.Баласагын астындагы Улуттук университетинин ректору; "Бишкекжылуулуктүүнү" ААБнын директорлор кеңешинин мүчөсү кызматтарын аркалаган. Азыркы мезгилде КР УИАнын Б.Жамғырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтуда үзүрлүү эмгектенүүдо.

300ден ашын илимий эмгектердин ээси, анын ичинде 15 монографиянын автору: "Совхозы Кыргызстана в период строительства социализма" (1980); "Совхозы Кыргызстана" (1993); "История Кыргызстана" (1998); "Эгемен Кыргызстандын тескейи" (2003); "Шайлоочу жана депутат" (2004); "Март ыңбылабы" (2005); "История отечества" (2009); "Кыргызстан тарыхы" (2014); "Кыргызстан убактылуу өкмөттүн башкаруу мезгилинде" (2019); "Кыргызстан СССРдин курамы мезгилинде" (2021); "Кыргызстан акаевдик башкаруу мезгилинде" (2024) ж.б.

Илимий эмгектери, негизинен, Кыргызстандын тарыхына, саясатына, экономикасына жана географиясына арналган.